



С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, Г. М. Дайырбекова

МАТЕМАТИКА

6-класс

окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн
окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана
илим министрлиги сунушттайт

Бишкек
2018

УДК 373.167.1

ББК 22.1 я721

К 97

Эксперт: пед. и. д., профессор Е. Е. Син

Консультанттар: Г. Н. Лебедева, О. Т. Садыкова

Кыдыралиев С. К., ж. б.

К 97

Математика: 6-кл. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу китеби/С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, Г. М. Дайырбекова. – Б.: Аркус, 2018. – 280 б., сүрөт.

ISBN 978-9967-31-853-3

Окуу китеби окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 6-классы үчүн кабыл алынган предметтик стандартка жана программага ылайык жазылды. Китепте окуучулардын логикасын, чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн, ой жүгүртүүсүн өркүндөтүүге бағытталган көптөгөн тексттик тапшырмалар жана мисалдар көлтирилди.

Шарттуу белгилер:



– Үйдө аткарылуучу тапшырма



– Изилдөө



– Жыйынтыктоочу тапшырмалар



– Чыгармачыл иш

К 4306020500-18

УДК 373.167.1

ББК 22.1 я721

ISBN 978-9967-31-853-3

© Кыдыралиев С. К., Урдалетова А. Б., Дайырбекова Г. М., 2018

© КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2018

Авторлордон

Кымбаттуу окуучулар!


Силер математиканы окууну улантып жатасыңар. Алдыда көп жаңы жана кызыктую көнүгүүлөргө туш болосуңар. Бул китеп силемге пайдалуу жана кызыктуу, сабактарда жана өз алдыңарча иштөөгө ыңгайлую болушуна аракеттендик.

Турмушта кезиккен ар кандай маселелерди чечүү үчүн, математиканы колдоонууну үйрөнүш үчүн бул китеpte көп түрлүү тексттик маселелер берилди.

Ар бир жаңы жагдай өзүнчө пунктика жазылып, тиешелүү маселелер берилип, анын чыгарылышы да көрсөтүлдү. Маселеден кийин, ошол сыйктуу чыгарыла турган көнүгүүлөр берилди. Ар бир параграф жыйынтыктоочу тапшырмалар менен аяктайт. Анда параграфтын бардык материалдарын камтыды.

Балдар, силер көнүгүүлөрдү өз алдыңарча иштегенге аракеттенгиле. Өзүнөр чыгарган тапшырмалар эсиңерге жакшы сакталат жана өтө пайдалуу болот.

Улуу ойчул Конфуций: «Ойлонбой окууган адам убакытын текке кетирет», – деген. Бул китеп силерди ой жүгүртүүгө, талдоого, туура чечимдерди кабыл алууга ўйрөтөт.



$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

§1. Кайталоо үчүн тапшырмалар



Бул китепти бир нече маселелер менен баштайды. Аларды каникулдан кийин жаңы окуу жылына даярдануу катары кабыл алгыла. Эгерде айрымдарын чыгара албасаңар эчтеке эмес – аларды бир нече убакыттан кийин кайра дагы бир жолу чыгарып көргүлө.

I. Төмөнкү 12 маселенин ар бирине ООБА, ЖОК же БИЛБЕЙМ деңгээж үзүүлүп бергиле.

1. Бир дюймда $2,54$ см. Анда 100 см^2 16 дюйм квадраттан кичине болору чынбы?
2. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Бир дециметрде 100 миллиметр бар.
 - 2) Грамм центнерден $10\,000$ эсе кичине.
 - 3) Сутканын жарымында 720 мүнөт бар.
3. Вася менен Аида арифметиканы чыгарууда. Вася $1,236$ менен $5,414$ кошуп, сумманы ондук бөлүктөргө чейин төгеректеди. Ошол эле учурда Аида болсо ал сандарды ондук бөлүктөргө чейин төгеректеп алыш, анан аларды кошту. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Берилген сандардын суммасы $6,64$.
 - 2) Вася менен Аида бирдей натыйжага келишет.
4. Айсулуу ар бири 15 сомдон турган 3 порция балмуздак жана 32 сом 50 тыйын турган бир литр кефир үчүн сатуучуга 100 сом берди. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Сатып алған гандардын баасы 77 сом 50 тыйын.
 - 2) Айсулууга 23 сом 50 тыйын кайтарылды.



5. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Каалагандай тик бурчтукту 6 бирдей тик бурчтуу үч бурчтуктарга бөлүп кесүүгө болот.
 - 2) Периметри 24 см болгон тик бурчтуктун эң чоң аянты 35 см^2 барабар.
6. Жагы 1 м болгон квадратты жагы 1 дм болгон квадратчаларга бөлүп, аларды тасма түрүндө бири-бирине чапташты. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Тасманын узундугу 100 дм .
 - 2) Квадратчанын аянты 10 см^2 .
7. Төмөнкү айтылгандар туурабы?
 - 1) Кубдун 6 граны бар.
 - 2) Кубдун 6 чокусу бар.
 - 3) Кубдун 16 кыры бар.

8. Моторлуу кайыктын суунун агымы боюнча ылдамдыгы 35 км/саат, суунун агымына каршы ылдамдыгы 25 км/саат. Төмөнкү айтылгандар туурабы?

- 1) Суунун агымынын ылдамдыгы 10 км/саат.
- 2) Моторлуу кайыктын ылдамдыгы 30 км/саат.



9. Дүкөндө дептерлердин 3 түрү жана мукабанын 4 түрү бар. Төмөнкү айтылгандар туурабы?

- 1) Дептерлердин түрлөрүнүн саны мукабалардын түрлөрүнүн санынын 75%ин түзөт.
- 2) «Дептер – мукаба» топтомун 7 жол менен тандаса болот.

10. Себетте алма, алмурут жана шабдалы, бардыгы 33 жемиш бар. Шабдалыга караганда алмурут 2 эсеге аз, ал эми алма болсо алмурут менен шабдалынын суммасынан 3кө аз. Төмөнкү айтылгандар туурабы?


- 1) Себетте 6 алмурут бар.
- 2) Себеттеги алма шабдалыга караганда эки жарым эсө көп.

11. Автотурист бир кошумча дөңгөлөк алып, төрт дөңгөлөктуү автомобили менен саякатка чыкты. Ал жолдо дөңгөлөктүн ар бири бирдей аралыкты чуркагандай кылып улам алмаштырып турду. Төмөнкү айтылгандар туурабы?

- 1) Автомобиль 8000 км өтсө, анда ар бир дөңгөлөк 6000 км өткөн.
- 2) Ар бир дөңгөлөк 6000 км өтсө, анда автомобиль 10 000 км өткөн.

12. Бирдей узундуктагы он беш таякча сүрөттөгүдөй жайгаштырылган.

Беш бирдей квадрат пайда болгудай кылып, эки таякчанын ордун которуп койсо болобу?



II. Кийинки ар бир тапшырмада берилген жооптордун туурасын тандагыла.

13. Берилген туюнталардын ичинен кайсынысында 7 цифрасын башка каалагандай цифрага алмаштырганда натыйжа өзгөрүлбейт?

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 1) $7 + 7 \cdot 7 - 7$; | 3) $(7 + 7) : 7 - 7$; | 5) $7 + 7 + 7 - 7$. |
| 2) $7 - (7 : 7 - 7)$; | 4) $7 + (7 : 7 - 7)$; | |

14. Саат столдун үстүндө циферблаты өйдө карап жатат. Анын мүнөттүк жебеси учурда түштүк-батышка бағытталган. Канча мүнөттөн кийин анын мүнөттүк жебеси түштүк-чыгышты көрсөтөт?

- 1) 30; 2) 45; 3) 15; 4) 20; 5) 10.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

15. Сегиз орундуу сандын цифраларынын суммасы 7ге барабар. Бул сандын цифраларынын көбөйтүндүсү канчага барабар?

- 1) 0; 2) 4; 3) 7; 4) 8; 5) Аныктоого болбайт.

16. Ўй-бүлөдө беш эреккөн бар: Иван Сидорович, Сидор Иванович, Сидор Петрович, Пётр Сидорович жана Пётр Петрович. Алардын бири азыр терезени карап турат, анын атасы уктап жатат, иниси китең окууда, ал эми уулдары ойноп кетишкен. Терезени тиктеп турган адамдын аты ким?

- 1) Иван Сидорович; 3) Сидор Петрович; 5) Пётр Петрович.
2) Сидор Иванович; 4) Пётр Сидорович;

17. Эзелки маселе. Булактан чыккан суу 24 мүнөттө чөлөктөн толтурат. Бир суттүүдөн кийин суусынан чөлөктөн толтурат?

- 1) 40; 2) 28; 3) 72; 4) 60; 5) 50.

18. Сүрөттөгү белгилер сандарды билдириет (бирдей белгилер бирдей санды билдириет).

$$\begin{array}{ll} \blacktriangle + \diamond = 5; & \blacktriangle - \diamond = 5; \\ \diamond + \blacktriangledown = 7; & \blacktriangle + \blacktriangledown = \heartsuit. \end{array}$$

1) 8; 2) 21; 3) 12; 4) 5; 5) 6.

19. Салмагы 2 кг болгон тараза ташы (гирия) менен кыштын салмагынын үчтөн биригинин суммасы кыштын салмагына барабар болсо, кыштын салмагы канча килограмм?

- 1) 5; 2) 4; 3) 3; 4) 4,5; 5) 6.

20. 2005-жылдын 1-март күнүн удаалаш өсүүчү үч так сандары менен жазса болот: 01.03.05. Бул күлүмдөмөлүк касиетке ээ канча күн болот (жогорудагы мисалды кошкондо)?

- 1) 5; 2) 6; 3) 7; 4) 14; 5) 16.

21. Федя цифраларынын суммасы бирдей үч орундуу эки санды тандап алды. Чоңураак сандан кичирээк санды кемитсе, эң чоң айырма канча болушу мүмкүн?

- 1) 899; 2) 810; 3) 801; 4) 792; 5) 783.

22. Стол үстүндөгү көптөгөн карточкалардын ар биринде 4, 21 же 35 сандарынын бири жазылган. Карточкалардагы сандардын суммасы 640 болушу үчүн, эң аз канча карточканы алуу керек?

- 1) 18; 2) 644; 3) 23; 4) 24; 5) 36.

23. Гепард 15 секундда 250 м чуркай алат.

Анын ылдамдыгы канча?



- 1) 80 км/саат; 3) 60 км/саат; 5) 56 км/саат.
2) 75 км/саат; 4) 45 км/саат;

t=8:v *1 см = 10 мм*
2x + 3y
A = Pt

24. Эгерде эки сандын суммасына алардын айырмасын кошсо, анда төмөнкү жыйынтық келип чыгат:

- 1) алардын суммасынын жарымы; 4) бир сандын жарымы;
2) бул эки сандын бири; 5) эки эселенген эки сандын бири.
3) алардын эки эселенген айырмасы;

25. Дастан кандайдыр бир санды 201ге көбөйтөм деп, бирок анын нөлүн унуп салып, 21ге көбөйтүп алышп, 693 санын алган. Ал кандай натыйжа алыш керек эле?

- 1) 6963; 2) 2903; 3) 1296; 4) 8823; 5) 6633.

26. Цифраларынын суммасы 6ға бөлүнө турган бардык сандар өсүү тартибинде жазылган. Мындай катардагы жанаша эки сандын эң кичине айырмасы эмнеге барабар?

- 1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 6.

27. *a* саны *b*га караганда эки эсе чоң. *b* саны ага караганда канча процентке кичине?

- 1) 100; 2) 200; 3) 40; 4) 50; 5) 60.

28. 2012 санынын цифраларын орун алмаштыруудан алынган төрт орундуу сандардын баары өсүү тартибинде жазылган. Мындай катардагы 2012 санына эң жакын жаткан сандардын айырмасы канча?

- 1) 780; 2) 801; 3) 640; 4) 282; 5) 842.

29. Беш оюнда «Пруха» футбол клубу каршылаштарына 3 топ киргизип, өзүнүн дарбазасына 4 топ өткөрүп ийген. Клуб үч оюнду утуп, бир оюнда тең чыгып жана бир оюнда утулган. «Пруха» утулган оюнда эсеп кандай болгон?

- 1) 1:2; 2) 0:2; 3) 0:4; 4) 0:3; 5) 4:2.

30. Шоссе боюнда биринен кийин бири болуп *A, B, C, D, E, F* жана *G* айылдары жайгашкан. Таблицада бул айылдардын арасындагы аралыктардын айрымдары берилген (мисалы, *B*дан *E*ге чейин 54 км). *A* дан *G*ра чейинки аралык канча?

<i>A</i>						
	<i>B</i>					
		<i>C</i>				
38			<i>D</i>			
	54		40	<i>E</i>		
94		68			<i>F</i>	
	96			34		<i>G</i>

- 1) 112; 2) 132; 3) 150; 4) 36; 5) 143.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

§2. Сан огу. Модулу бар төндемелер

Бул параграфтан мурдагы өткөндөрдү кайталайбыз, системага салабыз жана түшүнүктөрдү көңгөтебиз.

2.1. Сан огу

Горизонталдык түз сызыкты алып, ага ОА кесиндинисин белгилейбиз. Кесиндинин сол жак учун 0 цифрасы менен белгилеп, аны координаттын башталышы дейбиз, ал эми оң жак учун 1 цифрасы менен белгилейбиз. ОА кесинди си бирдик кесинди деп аталаат.



A(1) жазуусун A чекитинин 1 координаты бар деп окуйбуз.

Натыйжада сан оғун алабыз. Сан оғунун ар бир чекитине сан туура келет, ошондой эле, тескерисинче, ар бир сан сан оғунун чекитине дал келет.

Мисалы, 0 чекитинен оң тараптан OA эки кесиндинин жайгаштырып, 2 санын туюнкан B чекитин алабыз; беш кесинди жайгаштырып, 5 санын туюнкан C чекитин алабыз.



Координат башталышынан сол тараптагы чекиттер терс сандарды билдириет. 0 чекитинен солго ОА төрт кесиндинин жайгаштырып, -4 санын туюнкан D чекитин алабыз. $2, 5, -4$ сандары ирти менен B, C, D чекиттеринин координаты деп аталаат. Булар $B(2), C(5), D(-4)$ деп жазылат.

S(2,5) жазуусу сан оғунда S чекитинин 2,5 координаты бар дегенди билдириет; T(-7,1) жазуусу T чекитинин $-7,1$ координаты бар дегенди билдириет.

Сан оғун көлдөнүү математикалык көптөгөн суроолорго жооп берет. Алардын ичинде сандарды салыштыруу маселеси ете жөнөкөй чечилет: онураак жайгашкан сан чоңураак болот. Беш жарым – үчтөн чоң, үчтөн эки – нөлдөн чоң, бирминус бирден чоң, минус бир жарым – минус төрттөн чоң ж. б.

31. Сан оғуна жайгаштыргыла жана сандарды салыштыргыла:

$$-3; \quad 1; \quad 2; \quad -1; \quad 5.$$

32. Сан оғуна жайгаштыргыла жана сандарды салыштыргыла:

$$4; \quad 6; \quad -2; \quad -5; \quad 0.$$

2.2. Сан модулун аралық деп түшүнүү

4,77 жана – 4,77 сандарын билдирген чекиттер координаттын башталышынан бирдей аралыкта жайгашат. Бул фактыны тактоо үчүн математиктер 4,77 жана – 4,77 сандары бирдей **абсолюттук мааниге (модулга)** ээ деп айтышат.

Сандын модулунун мааниси – бул санды туюнктан чекиттен координат башталышына чейинки аралык. Демек, абсолюттук маани же башкача айтканда, 4,77 санынын жана – 4,77 санынын модулу 4,77 санына барабар. Символ катары бул мындайча жазылат: $|4,77| = 4,77$; $|-4,77| = 4,77$.

33. Сандарды сан огуна жайгаштыргыла жана абсолюттук чоңдук боюнча салыштырылса:


$$3; -1; 2; 1; 5; -3.$$

34. Сандарды сан огуна жайгаштыргыла жана абсолюттук чоңдук боюнча салыштырылса:

$$4; -7; -2; 2; -3.$$

2.3. Кесиндинин узундугу

5 жана 3 сандарынын айырмасы бул сандарды туюнктан чекиттердин ортосундагы кесиндинин узундугуна барабар; 5 жана – 3 сандарынын айырмасы $5 - (-3) = 8$ ге барабар, бул дагы берилген чекиттердин ортосундагы кесиндинин узундугу.



Аталган барабардык тәмәндөгү көрүнүштүн тийиндиси: сан огунун **кесиндинин узундугу** кесиндинин оң учу болгон чекиттин координаты менен кесиндинин сол учунун координатынын айырмасына барабар.

Демек, егерде A чекити a координатына, B чекити b координатына ээ болсо, анда AB кесиндинин узундугу $b - a$ – a санына барабар. Символика түрүндө мындайча жазылат: $|AB| = b - a = |a - b|$.

AB кесиндинин узундугу чөнөөнүн багыттарына Адан Vga же $Vdan Aga$ бағынчтуу эмес. Андыктан: $|a - b| = |b - a|$.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

35. Учтарынын координаттари берилген кесиндинин узундугун тапкыла.

- a) $A(7,3)$ жана $N(2)$; c) $N(-2,9)$ жана $I(-2)$; e) $U(7)$ жана $N(-2,9)$.
b) $T(-2,2)$ d) $N(-2,9)$ жана $A(7,3)$;
жана $O(0)$;

36. Учтарынын координаттари берилген кесиндинин узундугун тапкыла.

- a) $A(7,3)$ жана $L(-3,3)$; c) $M(-4,9)$ жана $B(-5,4)$;
b) $M(-4,9)$ жана $A(7,3)$; d) $E(-0,23)$ жана $T(-2,2)$.

2.4. Сандын модулу (абсолюттук мааниси)

Ар бир терс санга оң санды туура көлтирсе болот: -1 жана 1 ;
 $-1,5$ жана $1,5$; $-120,97$ жана $120,97$. Мындай оң сан модуль же
баштапкы сандын **абсолюттук мааниси** деп аталат.

Оң сандын модулу (абсолюттук мааниси) – ал сандын өзү. Бирдей
модулу болгон оң жана терс сандар каршы сандар деп аталат.
Нөл санынын модулу нөлгө барабар.

Модуль саны тик таякчалар менен белгиленет.

Мисалы, $-1,5$ сандын модулу $|-1,5|$ деп жазылат.

Жогоруда айтылгандар төмөндөгүдей берилет:

$$|-1,5| = 1,5, |1,5| = 15, |-7651,5| = 7651,5, |1005| = 1005, |0| = 0.$$

37. Сандык туюнтыманын маанисин тапкыла.

- a) $|2,1 - 18,5| =$ c) $|-1,15 - 7,4| =$ e) $|10,3 + 11 - 2,74| =$
b) $|50,1 - 87| =$ d) $|-13,5 + 74| =$ f) $|3,4 + 0,5 + 1,7(-4)| =$

38. Сандык туюнтыманын маанисин тапкыла.

- a) $|-21 - 1,8| =$ c) $|11 \cdot 5 - 7,4| =$ e) $|0,3 + 1,1 - 7,4| =$
b) $|5 \cdot 1,1 - 27| =$ d) $|-1,3 \cdot 5 + 4,3| =$ f) $|3,4 \cdot 5 + 7(-4)| =$

2.5. «Терс» аралық



Маселе

Айгерим машинада 56 км/саат ыл-
дамдык менен баратат. $1,5$ сааттан кийин
анын артынан 88 км/саат ылдамдык ме-
нен Дамъен жолго чыкты. Дамъен жолдо
a) 1 саат; b) $2,2$ саат; c) $4,25$ саат болгондо
Айгерим канча километрге көп жүрөт?

$$t=8 : v \quad 1\text{ см} = 10\text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{V}{R}$$

Чыгарылышы

Айгерим 1,5 саатта $56 \cdot 1,5 = 84$ км жол жүрет. Эгерде Дамъен жолдо жүргөн убакытты t деп алсак, анда ал убакытта Дамъен $88t$ километр жол жүрет, Айгерим болсо $84 + 56t$ км жол басат, Айгерим менен Дамъен жүргөн жолдордун айырмасы: $d = (84 + 56t) - 88t$.

Ошондуктан Дамъен жолго чыккандан 1 саат өткөндө Айгерим

$$d = (84 + 56 \cdot 1) - 88 \cdot 1 = 140 - 88 = 52 \text{ км көп жол жүрет.}$$

2,2 сааттан кийин Айгерим

$$d = (84 + 56 \cdot 2,2) - 88 \cdot 2,2 = 207,2 - 193,6 = 13,6 \text{ км көп жол жүрет.}$$

4,25 сааттан кийин Айгерим

$$d = (84 + 56 \cdot 4,25) - 88 \cdot 4,25 = 322 - 374 = -52 \text{ км көп жол жүрет.}$$

Ақыркы натыйжада түшүнүксүз – 52 километр саны чыкты. Ушундай болушу мүмкүнбү? Көрсө, болот экен. Минус белгиси тескери санды билдириет. d чоңдугу биздин тапшырмада Дамъенге салыштырмалуу Айгерим канча километр ашык жол басканын билдириет. Дамъен жолго чыккандан бир сааттан кийин Айгерим 52 километрге ашык жол басты, 2,2 сааттан кийин – 13,6 км ашык жол басты. Ал эми 4,25 сааттан кийин Дамъен Айгеримди куул өтүп, андан көп жол басат. d чоңдугу Айгерим Дамъенден канча километр аралыкка озгондугун билдирисе, 4,25 сааттан кийин Дамъен Айгеримди куул өткөндүктөн, ал сан терс болот.

39. Бириңчи крандан мұнәтүнө 25 литрден суу жиберип, бириңчи бассейнди толтурушту. Экинчі крандан мұнәтүнө 40 литрден суу жиберип, екинчі бассейнди толтурушту. Башында бириңчи бассейнде 300 литр суу болгон, екинчинде суу болгон эмес. Бириңчи бассейнде төмөнкү убакытта канча литрге көп суу болгон: а) 5 мұн; б) 8 мұн; с) 21 мұн; д) 32 мұн?

 **40.** А кампасында 190 кг, В кампасында 450 кг ун болгон. Ар бир саатта А кампасындағы унга 70 кг, В кампасындағы унга 50 кг ун кошулуп турған. Төмөнкү убакытта В кампасындағы ун канчага көп: а) 1,5 саат; б) 10 саат; с) 16 саат; д) 19 саат?

2.6. Акча карыз болууну терс сан катары кароо

Маселе

Иван миллионер болууну чечти. Жылына 135 миң сом киреше таап, 8 жылдан кийин кыялышындағы чекке жетиш үчүн 40 миң сом калган. Ивандын баштапкы финанссылык абалы кандай болгон?

Чыгарылышы

Бир миллиондо минден мин жолу болору белгилүү. Андыктан 8 жылдан кийин Ивандын $1000 - 40 = 960$ миң сому болгон, ал ушул мезгил аралығында $135 \cdot 8 = 1080$ миң сом иштеп тапкан. Демек, Ивандын баштапкы финанссылык абалы $960 - 1080 = -120$ миң сом болгон.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Терс сандын келип чыгышы баштапкы мезгилде Иван 120 мин сом карыз болгондугун билдириш.

41. Андрей 235 сомго, 172 сомго жана 983 сомго соода кылышп, банк карточкасы менен төлөдү. Эгерде соода кылганга чейин карточкасында 1307 сом болсо, ал дагы канча сом кошуу керек?

 42. Валентина 681 сом, 672 сом жана 387 сомго соода жасап, банк карточкасы менен төлөдү. Эгерде соода кылганга чейин карточкасында 1493 сом болсо, ал дагы канча сом кошуу керек?

2.7. Берилген аралык боюнча чекиттин координатын аныктоо

Маселе

1. $M(4,2)$ чекитине чейинки аралыгы 3,1 болгон чекиттин координатын тапкыла.

2. $N(-2,3)$ чекитине чейинки аралыгы 3,1 болгон чекиттин координатын тапкыла.

Чыгарылышы

1. Изделүүчү координатты x менен белгилеп, төмөнкү төндемени алабыз $x - 4,2 = 3,1$.

Мындан $x = 7,3$ келип чыгат. Биз M чекитинин он тарабындагы чекиттин координатын таптык.

Ошол эле мезгилде M чекитинин сол тарабында да 3,1 аралыгында чекит бар. Анын координатын $4,2 - x = 3,1$ төндемесин чыгарып табабыз. Андан кийин санды он жакка көчүрүп: $-x = 3,1 - 4,2$, алуу амалын аткарып, -1 ге бөлүп, $x = 1,1$ деп табабыз.

Ошентип, биз маселенин эки чыгарылышын таптык: $(1,1)$ жана $(7,3)$ чекиттери $M(4,2)$ чекитинен 3,1 аралыкта жайгашкан.

Модуль аралыкты билдириңдиктен каралып жаткан эки төндемени бириттирип, модулдун жардамы менен бир төндемеге жазууга мүмкүн:

$$|x - 4,2| = 3,1.$$

2. Тапшырманы модуль менен төндеме катары жазууга болот: $|x - (-2,3)| = 3,25$. Анын биринчи тамыры: $x - (-2,3) = 3,25$ төндеменин чыгарылышы, экинчиши: $(-2,3) - x = 3,25$ төндеменин тамыры.

$x - (-2,3) = 3,25$ болсо, анда $x + 2,3 = 3,25$ болот, андан $x = 0,95$ келип чыгат. $(-2,3) - x = 3,25$ болсо, анда $-x = 3,25 + 2,3$ болот, андан $x = -5,55$ келип чыгат.

Модулдуу төндеме $|x - a| = b$, өзүнө 2 төндемени камтыйт: $x - a = b$ жана $(x - a) = b$. Мында b – терс эмес сан.

43. Тендерменин тамырын тапкыла.

- a) $|x - 5,12| = 2,01$ c) $|x + 2,37| = 2,21$
b) $|x - 3,21| = 12$ d) $|x + 2,7| = 1,114$

44. Тендерменин тамырын тапкыла.

- a) $|x - 1,5| = 0,32$ c) $|x + 3,9| = 8$
b) $|x - 1,45| = 0,7$ d) $|x + 1,43| = 1,29$


2.8. Жолукканга чейинки жана жолуккандан кийинки аралық

Маселе


Эки велосипедчен бири-бирин көздөй жолго чыгышты: биринчиси Бишкектен Токмокко 9 км/саат ылдамдыкта, экинчиси – Токмоктан Бишкекке 7 км/саат ылдамдыкта. 3 сааттан кийин экөөнүн ортосундагы аралық канча болот? 5 саат 45 мүнөттөн кийинчи? Бишкек менен Токмоктун ортосу 70 км .

Чыгарылышы

Берилген t убакытта алар $(9 + 7)t = 16t \text{ км}$ жол басқандан кийин, экөөнүн ортосундагы аралық $(70 - 16t) \text{ км}$ болот. Демек, 3 сааттан соң экөөнүн ортосундагы аралық $70 - 16 \cdot 3 = 22 \text{ км}$ болот.



5 саат 45 мүнөттө, башкача айтканда, 5,75 саатта, экөөнүн ортосу $70 - 16 \cdot 5,75 = 70 - 92 = -22 \text{ км}$ болот.



$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

22 км чоңдугун кандайча түшүнсө болот?

70 км аралыктан велосипедчендер өткөн аралыкты кемитип салсак, экөөнүн жолугушканга чейинки аралыгын табабыз. Ошондуктан, минус белгиси алар жолугушуп, андан кийин биринен бири 22 км аралыкка алыстап кеткендөрин белгилейт.


45. Самандар менен Кумар бирин-бири көздөй сапар алышты: Самандар – Бишкектен Баткенге 69 км/саат ылдамдыкта, Кумар – Баткенден Бишкекке 77 км/саат ылдымдыкта. 5 saatтан кийин экөөнүн ортосундагы аралык канча болот? 8,5 saatтан кийинчи? Бишкек менен Баткендин ортосу 908 км.

 **46.** Эки турист бири-бирин көздөй жолго чыгышты: биринчиси – Балыкчыдан Кочкорго 4,5 км/саат ылдамдыкта, экинчиси – Кочкордон Балыкчыга 4 км/саат ылдамдыкта. 4 saatтан кийин экөөнүн ортосундагы аралык канча болот? 8,2 saatтан кийинчи? Балыкчы менен Кочкордун ортосу 54 км.

2.9. Аралык аркылуу убакытты аныктоо

Маселе

Уулжан 64 км/саат ылдамдыкта, машина менен үйүнөн чыкты. Анын артынан 1,5 saatтан кийин 80 км/саат ылдамдыгында Керим жолго чыкты. Канча saatтан кийин экөөнүн ортосундагы аралык 8 кмди түзөт?



Чыгарылышы

1,5 saatта Уулжан $64 \cdot 1,5 = 96$ км басып өтөт. Эгерде Керимдин жолдо жургөн убактысын t менен белгилесек, анда Керим басып өткөн аралык $80t$ та барабар болот, ал эми Уулжандын басып өткөн аралык $96 + 64t$ та барабар.

Натыйкада, $(96 + 64t) - 80t = 8$ теңдемесин чыгарып, канча убакыттан кийин Керим Уулжанга 8 км аралықка жакындарын аныктайбыз:

$$(96 + 64t) - 80t = 8; \quad 96 - 16t = 8; \quad 88 = 16t; \quad t = 5,5 \text{ саатта.}$$

Бирок бул эсептин толук чыгарылышы эмес. Керим тезирәк жүргөндүктөн, ал бир нече убакыттан кийин Уулжандан ашып өтөт да, экөөнүн ортосу кайра 8 кмди түзөт. Тактап айтканда, $80t - (96 + 64t) = 8$.



Бул теңдемени чыгарып:

$$80t - (96 + 64t) = 8; \quad 16t - 96 = 8; \quad 16t = 104; \quad t = 6,5,$$

Керим 6,5 сааттан кийин Уулжандан 8 км алдыда болорун билебиз.

Модуль аралыкты билдирет дегенге таянып, жогорку еки кырдаалды бириктериип, модулдун жардамы менен маселени бир теңдеме катары жазса болот: $|80t - (96 + 64t)| = 8$.

47. Простоквашино кыштагынан шаарга чейин 54 км. Шаардан Простоквашино кыштагына 35 км/саат ылдамдыкта Шарик поезд менен келатты, ал эми Простоквашино кыштагынан шаарга 25 км/саат ылдамдыкта велосипед менен почтальон Печкин баратты. Канча saatтан кийин экөөнүн ортосундагы аралык 9 км болгон?

48. Гүлмира, 63 км/саат ылдамдык менен үйдөн чыкты. Андан 120 мүнёттөн кийин, 88 км/саат ылдамдык менен, Үсөн чыкты. Канча saatтан кийин экөөнүн ортосундагы аралык 21 кмди түзөт?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

2.10. Модулдуу төндеме

Модулдуу төндеме $|f(x)| = b$, өзүнө эки төндемени камтыйт: $f(x) = b$ жана $-f(x) = b$. Мында b – терс эмес сан.

Бул жерде $f(x)$ – көп мүчө. Кийин аныктаманы көңгөтебиз.

Маселе

Төндемени чыгаргыла:

a) $|2x| = 25$; b) $|3x - 21| = 10,2$; c) $|5x + 27| - 3 = 211$; d) $|x + 2,7| + 13 = 11$.

Чыгарылышы

a) $|2x| = 25$ 25 өки төндемени камтыйт: $2x = 25$ жана $-2x = 25$. Алардын бириңчисинин тамыры: $x = 12,5$; өкинчисиники:

b) $3x - 21 = 10,2$ төндеме, өки төндемеге ажырайт: $(3x - 21) = 10,2$ жана $-(3x - 21) = 10,2$

Булардын бириңчисин чыгарыш үчүн 21 санын оң жакка которобуз:

$3x = 10,2 + 21$, анан кошобуз: $3x = 31,2$, алынган барабардыкты Зке бөлүп, $x = 10,4$ санын алабыз.

Экинчисин чыгарыш үчүн кашааларды ачабыз: $-3x + 21 = 10,2$, анан 21 санын оң жакка которобуз: $-3x = 10,2 - 21$, андан соң кемитип: $-3x = -10,8$, $-3x$ бөлүп, $x = 3,6$ санын алабыз.

c) Модуль барабардыктын сол жагында калғандай, ал эми сандар оң жагында болгондой қылып, төндемени өзгөртөбүз: $|5x + 27| = 211 + 3$. Мындан өки төндемеге ээ болобуз: $5x + 27 = 214$ жана $-(5x + 27) = 214$.

1-чыгарылыш: $5x = 214 + 27$, андан $5x = 241$, мындан $x = 48,2$.

2-чыгарылыш: $-5x + 27 = 21$, андыктан $-5x = 214 - 27$, демек $-5x = 187$, натыйжада $x = 37,4$.

d) 13 санын төндеменин оң жагына алып чыкканда $|x + 2,7| + 13 = 11$ ал төндеменин чыгарылышы жок экендиги анык болот. $|x + 2,7| = -2$ төндемесинин чыгарылышы жок, анткени модуль аралык болгондуктан, ал эч качан терс болбайт.

49. Төндемени чыгаргыла:

a) $|4x| = 2,5$; b) $|6x - 1,2| = 16,5$; c) $|0,5x + 2| + 1 = 0,1$.

 **50. Төндемени чыгаргыла:**

a) $|7x| = 24,5$; b) $|5x + 2,1| = 0,2$; c) $|9x + 27| - 4 = 0,5$.

2.11. Түз сыйыктардын кесилиши жараткан бурчтар

Бизге белгилүү болгондой, сандар менен сан огуунун чекиттеринин ортосунда түздөн-түз байланыш бар. Андан соң тегиздиктеги чекит менен эки сандын

ортосунда да түздөн-түз байланыш орун алат. Аны көрсөтүш үчүн биз эки түз сзыктары колдонобуз. Аларга тиешелүү айрым жалпы түшүнүктөрдү карап чыгалы.

Бири-бири менен эч качан кесилишпеген түз сзыктар **параллель** (жарыш) сзыктар деп аталат. Параллелдүү түз сзыктарда жаткан кесиндер, интервалдар жана башкалар параллелдүү деп аталышат.


$AB \parallel CD$ жазуусу мындайча окулат: AB түз сзыгы CD түз сзыгына параллель.

Түз сзыктар адатта кичине тамгалар менен белгиленет. Мисалы, $m \parallel l$ жазуусу m түз сзыгы l түз сзыгына параллель дегениди билдирет.

Параллелдүү түз сзыктарды изилдөөлөрдүн көңири тарыхы бар. Алар геометрияны евклиддик жана евклиддик эмеске бөлүшкөн. Ал жөнүндө толук маалыматтарды кийин жогорку математика курстарынан окуйсузар. Ал изилдөөлөргө К. Ф. Гаусс, Г. Риман, Н. И. Лобачевский чоң салым кошушкан. Аталган улуу окумуштуулардын катарында Омар Хайямдын ысмы да тургандыгына айрымдар таң калышы мүмкүн. Ырас, ал дүйнөгө таланттуу акын катары таанымал. Ошондой эле ал тарыхка белгилүү математик, астроном катары да белгилүү Омар Хайям мындан 900 жыл мурун түзгөн календарь, биз азыр колдонуп жүргөн календардан так экендиги маалым.

Параллелдүү түз сзыктар сыйктуу эле, перпендикулярдык түз сзыктар да бар.

Эгерде эки түз сзыктарын кесилиши 4 бирдей бурчту түзсө, ал түз сзыктар **перпендикулярдуу**, ал эми ар бир бурч **түз бурч** деп аталат. $m \perp l$ жазуусу m түз сзыгы l түз сзыгына перпендикулярдуу дегенди билдирет.



Жалпысынан, кесилишкен түз сзыктар чектеш жана вертикальдуу бурчтарды түзөт.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$


$$14x = -42$$

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Эки бурчтун бир жагы жалпы болуп, экинчи жактары түз сыйыкты түзсө, анда алар **чектеш бурчтар** деп аталат.

Эки бурчтун чокусу жалпы болуп, ал эми жактары бирин-бири түз сыйыкка чейин толуктап турса, алар **вертикалдуу** деп аталат.

О чекити AB жана CD түз сыйыктарынын кесилиши болсун.



5-сүрөт

Анда AOC жана COB бурчтары чектеш бурчтар болот. Булардан бөлөк дагы үч түгэй чектеш бурчтар бар. (Аларды атагыла.) Чектеш бурчтардын суммасы 180° барабар.

Ошол эле кезде түз сыйыктарынын кесилишинин натыйжасында AB жана CD вертикалдуу эки жуп бурчтарды түзөт. Ал бурчтар AOC жана BOD , ошондой эле COB жана DOA .

AOC жана BOD вертикалдуу бурчтар бири-бирине барабар экендигин далилдеп берели.

Берилди $\angle AOC = x$, $\angle COB = y$, $\angle BOD = z$. AOC жана COB чектеш бурчтар болгондуктан, $x + y = 180^\circ$. COB жана BOD бурчтары да чектеш. Андыхтан: $y + z = 180^\circ$.

Демек, $x + y = 180^\circ$ жана $y + z = 180^\circ$ болгондуктан, $x = z$.

Муну менен биз AOC жана BOD вертикалдуу бурчтары бири-бирине барабар экендигин далилдедик.

Вертикалдуу бурчтар ар дайым бири-бирине барабар экендигине ишенич үчүн COB жана DOA бурчтары бири-бирине барабар экендигин аныктагыла.

Маселе


1) О чекити KL жана MN түз сыйыктарынын кесилиш чекити. KOM бурчу 54° барабар. MOL жана LON бурчтарынын чоңдугун тапкыла.

2) Эки түз сыйыктын кесилишинен пайда болгон эки бурчтун суммасы 92° барабар. Бул эки түз сыйыктын кесилишинен пайда болгон бурчтардын бардыгынын чоңдугун тапкыла.

3) U чекити PQ , RS жана TV түз сыйыктарынын кесилиши болсун. PUR , RUT , TUQ бурчтарынын катышы $1 : 3 : 5$. QUS , SUV жана VUP бурчтарынын чоңдугун тапкыла.

Чыгарылышы

1) KOM жана MOL бурчтары чектеш бурчтар.




6-сүрөт

Андыктан, $\angle MOL = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$. Ал эми LON бурчу 54° барабар, анткени KOM жана LON бурчтары вертикальдуу.

2) Эки түз сыйыктын кесилишинен пайда болгон эки бурч же чектеш, же вертикальдуу. Чектеш бурчтардын суммасы 180° болгондуктан, кеп вертикальдуу бурчтар жөнүндө. Алар бири-бирине барабар болгондуктан, алардын ар бири $92/2 = 46^\circ$ барабар. Демек, калган эки бурчтун ар бири: $180 - 46 = 134^\circ$ барабар.

3) PUR , RUT , TUQ бурчтар биригип, жайылган бурчту түзөт. Ал 180° ка барабар.



7-сүрөт

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Бурчтар $1 : 3 : 5$ катнашында тургандыктан, PUR бурчуунун чоңдугун x менен белгилеп, $x + 3x + 5x = 180^\circ$ тендересин алабыз. Демек, $x = PUR = 180/9 = 20^\circ$. Андан, $RUT = 3 \cdot 20^\circ = 60^\circ$, $TUQ = 5 \cdot 20^\circ = 100^\circ$. Биз QUS , SUV жана VUP бурчтарынын чоңдугун да эсептеп чыктык, себеби алар PUR , RUT , TUQ бурчтары на вертикалдуу. Ошентип, $QUS = 20^\circ$, $SUV = 60^\circ$, $VUP = 100^\circ$.

51. О чекити AB жана CD түз сызыктарынын кесилиш чекити. AOC бурчу 127° барабар. COB жана BOD бурчтарынын чоңдуктарын эсептеп чыккыла.

52. U чекити KL жана MN түз сызыктарынын кесилиш чекити. $5:11$ катнашында болгон KUN жана LUN бурчтарынын чоңдуктарын эсептеп чыккыла.

53. Эки түз сызыктын кесилишинин натыйжасында алынган эки бурчтун суммасы 180° барабар. Бул эки түз сызыктын кесилишинен пайда болгон бардык бурчтардын чоңдуктарын эсептеп чыккыла.

 **54.** О чекити GH , IJ жана IN түз сызыктарынын кесилиш чекити. GOI бурчу 77° . IOH жана HOJ бурчтарынын чоңдуктарын эсептегилеме.

 **55.** J чекити EF , GH түз сызыктарынын кесилиш чекити. EJG , GJF бурчтары $3 : 4 : 5$ катнашында жайгашкан. Бул бурчтардын чоңдуктарын эсептеп чыккыла.

 **56.** Эки сызыктын кесилишинин натыйжасында алынган эки бурчтун суммасы 14° барабар. Ушул бурчтардын чоңдуктарын эсептеп чыккыла.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$$



1. Абапның температуrasesы a° тан d° ка өзгөрдү. Төмөнкүлөрдөн жаңы температураны аныктагыла:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a) $a = 31$; $d = 7$; | f) $a = 0,5$; $d = 7$; |
| b) $a = -2$; $d = 6$; | g) $a = -2$; $d = 1,17$; |
| c) $a = 11,2$; $d = 7$; | h) $a = -13$; $d = 7,5$; |
| d) $a = 3$; $d = 5,4$; | i) $a = -14$; $d = -4,2$; |
| e) $a = -4$; $d = 6$; | j) $a = -1,5$; $d = -1,6$. |

2. Русландын a сому болгон, d сомду короткон. Азыр ал канча сом карыз болгон болот, әгерде:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| a) $a = 260$; $d = 770$; | f) $a = 95$; $d = 1732$; |
| b) $a = 81,2$; $d = 320$; | g) $a = 452,5$; $d = 747$; |
| c) $a = 34$; $d = 720$; | h) $a = 81,23$; $d = 1005$; |
| d) $a = 53$; $d = 65,8$; | i) $a = 561,4$; $d = 1100,42$; |
| e) $a = 214$; $d = 632,5$; | j) $a = 2315$; $d = 6714,51$? |

3. Төмөнкү чекиттер менен аныкталган кесиндинин узундугун тапкыла:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a) $L(1,7)$ жана $E(-4,2)$; | c) $B(-2,4)$ жана $U(23)$; | e) $V(-5,17)$ жана $A(-0,6)$. |
| b) $N(2,8)$ жана $A(-0,6)$; | d) $R(-12)$ жана $O(0)$; | |

4. Эң кичине үч орундуу натурадык сан менен ага карама-каршы сандын ортосундагы айырманы тапкыла.

5. -65тен 62ге чейинки бардык бүтүн сандардын суммасын эсептеп чыккыла.

6. Тенденции чыгарыла.

$$a) |4x - 2| = 24,5 \quad b) 3 + |5x + 2,1| = 0,7 \quad c) |3x + 2,7| - 4 = 0,2$$

7. Оштон Жалал-Абадка чейинки аралык 100 км. Оштон Жалал-Абадка 17 км/саат ылдамдык менен Ислам келе жатат, ал эми Жалал-Абаддан Ошко 23 км/саат ылдамдык менен Таалай келе жатат. Канча saatтан кийин алардын ортолорундагы аралык 30 км болот?

8. О чекити GH жана IJ түз сыйыктарынын кесилиш чекити. GOI бурчу 143° барабар. IOH жана HOJ бурчтарынын чоңдуктарын эсептегиле.

9. J чекити EF , GH түз сыйыктарынын кесилиш чекити. EJG , GJF бурчтары $7 : 17$ катнашта. HJF жана HJE бурчтарынын чоңдуктарын эсептегиле.

10. J чекити EF , GH түз сыйыктарынын кесилиш чекити. Мунун натыйжасында пайда болгон үч бурч $3 : 4 : 5$ катнашта турат. Төртүнчү бурчтун чоңдугун эсептегиле.

11. Эки түз сыйыктын кесилишинен пайда болгон эки бурчтун суммасы 344° барабар. Ушул бурчтардын чоңдуктарын эсептегиле.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

§3. Тегиздиктеги тик бурчтуу координат системасы

3.1. Тегиздиктеги координаттарды аныктоо

Мындан мурун, бүтүн жана бөлчөк сандарды талкуулаганда, түз сызыктын чекиттери менен сандардын арасындагы ылайык келүүлөрдү пайдалануу көп математикалык проблемаларды тактоого жардам берүүсү белгиленген. Бул ылайык келүү маселелердин чыгарылышынын алгебралык жана геометриялык методдорун бириктириүүгө мүмкүндүк берип, математиканын өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң салым кошту.

Бул параграфта биз бул мамилени терендетебиз жана тегиздиктеги чекитти сандардын жубуна дал көлтиребиз.

Тегиздикте тик бурчтуу координаталар системасын кийирүү үчүн OX сандык огун алабыз жана ага координата башталышы болуп саналган O чекити аркылуу OY перпендикулярдуу түз сызыкты өткөрөбүз. OY сызыгында, O чекиттинен жогорураак, J чекитин алабыз жана OJ кесиндисинин узундугу бирге барабар деп жарыялайбыз. Ошону менен биз масштаб кийирдик жана J чекиттин 1 санына дал көлтиридик. Натыйжада, OY түз сызыгындагы ар бир чекитке, OX огундагыдай болуп, кандайдыр бир сан туура келет, бул көрүнүш тескерисинче да болот.

Натыйжа катары, эки сан огуна ээ болобуз: биринчиси – горизонталдык, экинчиси – вертикалдык. Алар тегиздиктин ар бир чекитин сандардын жубу менен – чекиттин координаталары менен дал көлтириүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн M чекитин алабыз жана андан биринчи окко перпендикуляр түшүрөбүз. Перпендикулярдын горизонталдык ок менен кесилишүү чекитине туура келүүчү сан M чекитинин биринчи координатасы болуп саналат. Вертикалдык


октун ага M чекиттинен түшүрүлгөн перпендикуляр менен кесилишкен чекити экинчи координатаны аныктайт.

Эгерде чекит биринчи түз сызыкта – OX огуnda жатса, анда анын экинчи координатасы нөлгө барабар, ал эми OY огуnda жаткан чекиттер үчүн биринчи координатада нөлгө барабар.

8-сүрөттө, M чекити – 2 жана 3 координаталарына ээ.

Муну төмөнкүдөй түрдө жазуу мүмкүн: $M(-2; 3)$.


Ушундай эле L жана N чекиттерин да жазабыз: $L(-2; 0)$, $N(0; 3)$.



$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$\frac{2x+3y}{3} + 8 = 0$$



Маселе

Үйү координаталары $(-1; -2)$ болгон *B* чекитинде турган Винни-Пух өзүнүн досторунун ахыбалын суроо үчүн барды. Адегенде ал $R(-2; 2)$ чекитинде жашаган Кроликтикинде эртең мененки тамакты ичти. Андан кийин, ал Жапалак үкү менен координаталары $O(0; 0)$ болгон чекиттө дүйнөлүк проблемаларды талкуулады. Андан соң ал Иа-Иа эшекке барды жана ага куйругун жоготкондугу үчүн көңүл айтты. Иа-Иадан, $D(3; 1)$ чекитинен, ал үйүнө кайтып келди. (Эгерде силер англис тилин үйрөнүп жатсаңар, анда чекиттерди белгилеген тамгалар тиешелүү сөздөрдүн биринчи тамгалары экендигин женил эле көрсөңөр: Винни-Пух – Аюу – Bear; Кролик – Rabbit; Жапалак үкү – Owl; Эшек – Donkey.)

Винни-Пух чекиттен чекитке түз сызық боюнча кыймылдагандыгын божомолдод, ал кыймылдаган маршруттун сүрөтүн тартабыз.

57. Көк карышкыр өзүнүн $I(-3; 1)$ чекитинде жайгашкан үңкүрүнөн чыгып, түз басып келип, $H(1; -1)$ чекитинде Кызыл баш кийимченди кезиктирди. Кызыл баш кийимчен менен сүйлөшүп, ал эң кыска жол менен (силер билесиңер, эң кыска жол – бул түз сызық) $G(4; 2)$ чекитинде турган чоң эненин үйүнө чуркады. Карышкырдын маршрутун сүрөттөп көрсөткүлө.

58. Эгерде токой кесүүчүлөр $V(-1; -1)$ чекитинен чыгып, $K(2; 1)$ чекитине келишсе, ал жерден $G(4; 2)$ чекитиндеги чоң эненин үйүнө бағыт алышса, токой кесүүчүлөрдүн маршрутун сүрөттөгүлө.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

$$S = 82$$

$$Z = 24$$

$$=$$

3.2. Төгиздиктеги чекиттердин координаттары


Маселе

Дуремар сүлүктөр (L) жана бакалар (F) менен соода кылат. Анын ишинин натыйжалары сүрөтте чагылдырылган. Аны талдайлы.

F чекити 7 бака 6 сольдо баа боюнча сатылғандыгын көрсөтөт. L чекити Дуремар 13 сүлүкту 3 сольдо баа боюнча саткандыгын айтат.




Сольдо боюнча баасы



10-сүрөт

59. Көмөч үч күн май токочторду сатты. F чекити биринчи күндүн, S – экинчинин, T – үчүнчүнүн жыйынтыгын туюннат. Бул күндөрдүн ар биринде ал канча май токоч жана кандаи баа боюнча саткан?

Жыйын боюнча баасы




11-сүрөт

60. Түлкү эки күн балык менен соода кылган. Биринчи күндө ал 5 балыкты 4 сомдон, экинчи күндө 7 балыкты 3 сомдон саткан. Бул маалыматты координаталардын тик бурчтуу системасынын жардамы менен графикалык түрдө көрсөткүлө.



61. Координата тегизиндеғи чекиттер футболдук чемпионаттын натыйжаларын өткөрді. F чекити биринчи, S – әкинчи жана T – үчүнчү турдун жыйынтыктарын туонтат. Бул турлардын ар биринде канчадан гол киризилген жана бул голдорду канча оюнчу киргизген?



12-сүрөт



62. Фермер үч талаасына картөшкө тиккен. Биринчи талаанын аяны 20 га, әкинчиники – 30 га, үчүнчүнүк – 45 га. Биринчи талаадан 15 т, әкинчиден – 30 т, үчүнчүдөн 20 т картөшкө жыйналды. Бул маалыматты тик бурчтуу координаталар системасынын жардамы менен графикалык түрдө көрсөткүлө.

3.3. Тегиздиктүү чекиттерин координаттары аркылуу аныктоо

Маселе

- 1) Тамгалары төмөнкү координаталарга ээ болгон сөздөрдү окугула:

 - a) (6; -2) (2; 6) (4; 4) (-4; 4) (4; 4); b) (-3; -2) (4; 4) (2; 6) (6; -2) (2; 6);
 - c) (3; -4) (2; 6) (4; 4) (-4; 4) (3; -4) (2; 6) (4; 4) (-3; -2) (6; -2) (2; 6).

- 2) a) МАНАС; b) АСТАНА сөздөрүн координаталар аркылуу жазыла.

Чыгарылышы


1а). Биринчи тамганы окуу үчүн ОХ огу буюнча онго 6 бөлүккө, андан кийин төмөнгө 2 бөлүккө көчөбүз. Бул жерде K тамгасы турат. 2 бөлүккө онго жана 6 бөлүккө жогоруга көчүп, сөздүн әкинчи тамгасы – бул A тамгасы экенин аныктайбыз. Ушундай эле жол менен үчүнчү жана бешинчи тамгалар T тамгасы, ал эми төртүнчү тамга – E тамгасы экендигин аныктайбыз.

Натыйжада КАТЕТ сөзү – тик бурчтуу үч бурчтуктун жагынын аталышы келип чыкты.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$



13-сүрөт

1 б), с). Биринчи пунктта баяндап жазгандай аракетти улантып, 2-пунктта ИТАКА сөзү – бул Байыркы Греция баатыры Одиссей туулган аралдын аты, ал эми 3-пунктта координаталар аркылуу МАТЕМАТИКА сөзү жазылгандыгын билүү мүмкүн.

2а). МАНАС сөзүн жазуу үчүн сүрөттөн M менен белгиленген чекитти табабыз жана тикесинен жогору OX огунан чейин көтөрүлөбүз. OX огу менен кесилишүүчү чекит 3 санын аныктайт. Кийин, M чекитинен горизонталь боюнча OY огу менен кесилишкенге чейин барабыз. OY огу менен кесилишүүчү чекит – 4 санын аныктайт. Ошону менен биз M чекитинин координаталары: $(3; -4)$ болуп жазыларын белгиледик. Андан соң, A чекиттин табабыз жана андан вертикаль боюнча түшүп, биринчи координатаны: 2ни; горизонталь боюнча жылып, экинчи координатаны: бны аныктайбыз. Улантып, H тамгасына туура келүүчү координаталарды: $(-5; 2)$ жана C тамгасына туура келүүчү координаталарды: $(6; 3)$ аныктайбыз.

Ошентип, МАНАС сөзү координаталар аркылуу мындай жазылат: $(3; -4)$ $(2; 6)$ $(-5; 2)$ $(2; 6)$ $(6; 3)$.

2б). 2а) пункттагыдай эле, АСТАНА сөзү координаталар аркылуу мындай жазыларын: $(2; 6)$ $(6; 3)$ $(4; 4)$ $(2; 6)$ $(-5; 2)$ $(2; 6)$ аныктай алабыз.

63. Тамгалары төмөнкү координаталарга ээ болгон сөздөрдү окугула:

- a) $(6; -2)$ $(5; 1)$ $(2; 6)$ $(6; 3)$ $(6; 3)$;
- b) $(4; 4)$ $(-4; 4)$ $(6; -2)$ $(6; 3)$ $(4; 4)$.

64. Сөздөрдү координаталар аркылуу жазыгла:

- a) КИТ; b) СКЕЛЕТ.

$$2x + 3y \\ t = 8 : v \\ 1 \text{ см} = 10 \text{ мм} \\ A = Pt \\ b \\ x$$



65. Тамгалары төмөнкү координаталарга ээ болгон сөздөрдү окууга:

- a) (6; 3) (4; 4) (2; 6) (6; -2) (2; 6) (-5; 2);
- b) (4; 4) (2; 6) (5; 1) (2; 6) (6; 3).



66. а) ТЕСТ; б) САНТИМ (эски француз монетасы) сөздөрүн координаталары аркылуу жазгыла.

ОЮН

3.3 пунктунун маселелери кызыктуу оюндуң негизи боло алат. Класс бир нече командаға бөлүнөт. Мындан кийин 6–7 тамганы тандап алабыз жана аларды координата тегиздигине жайгаштырабыз. Ар бир команда көрсөтүлгөн тамгалардан мүмкүн болушунча көп сөздөрдү түзүүсү жана аларды координаталар аркылуу жазуусу тишиш. Эң көп сөз түзгөн команда утат. Түзүлгөн сөздөрдүн саны барабар болгон учурда сөздөрү узунураак, көбүрөөк тамга пайдаланган команда утат.



3.4. Кыргызстандын картасы жана координат системасы

Маселе

Кыргызстандын картасына координаталардын тик бурчтуу системасы көйлөн.



1. Чекитке кайсы шаар туура келгендигин аныктагыла:

- a) (5,3; -0,8); b) (-2,2; -3,9); c) (-3,2; -0,8); d) (-2,4; -4,5).

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a+b) \quad 14x = -42 \\ & S = \frac{a^2}{2} \end{aligned}$$

2. Шаарлардын координаталарын аныктағыла:

- a) Бишкең; b) Нарын; c) Баткен.

Чыгарылышы

1a) Координаталары $(5,3; -0,8)$ болгон шаарга түшүү үчүн 5 бөлүккө, дагы бир аз ОХ огу боюнча онго (3 ондукка) жылабыз, андан кийин ылдыйга, бир бөлүктөн азыраакка түшөбүз. Натыйжада Ысық-Көл обласынын борбору, Каракол шаарында болуп калабыз.

1b) Эгерде ОХ огу боюнча солго 2 бөлүккө жана дагы бир аз (2 ондукка) жылсак, андан кийин ылдыйга төрт бөлүктөн бир аз азыраакка түшсөк, координаталары $(-2,2; -3,9)$ болгон шаарга түшөбүз. Жалал-Абад шаары аты бирдей обласынын борбору.

1c) $(-3,2; -0,8)$ координаталуу шаар бул Талас.

1d) $(-2,4; -4,5)$ координаталуу шаар бул Ош.

2a) Биздин мамлекеттин борбор шаарынын координаталары координата тегиздигинин борборунун: $(0; 0)$ координаталарына туура келет;

2b) Нарын шаарынын координаталарын аныктоо үчүн, аны картадан табабыз. Андан кийин, бул чекит аркылуу өтүүчү вертикалдык сыйыктын ОХ огу менен кесилишинен биринчи координата: 2ни аныктайбыз. Бул чекит аркылуу өтүүчү горизонталдык сыйыктын ОУ огу менен кесилишүүсү экинчи координата: -3 . Демек, Нарын $(2; -3)$ координаталарга ээ;

2c) Баткендин координаталары $(-5,3; -5,5)$.

 67. Силердин калк отурукташкан пункттардын болжолдуу координаталарын аныктағыла.

68. Координаталардын тик бурчтуу системасы Казакстандын картасына кюолган.



- 1) Төмөнкү чекитке кандай шаар туура келерин аныктагыла:
 а) $(4; 0)$; б) $(-2,9; -4,8)$.
- 2) а) Тараз; б) Алматы шаарлар координаталарын аныктагыла.
- 3) Төмөнкү чекитке кайсы шаар туура келерин аныктагыла:
 а) $(-1,1; -6,7)$; б) $(1,2; -1,5)$.
- 4) а) Астана; б) Павлодар шаарлар координаталарын аныктагыла.

Эскертүү

Албетте, ар бир өлкө географиялык карталарды өз алдынча түзүп, борбор шаарын координаттын борборуна койсо, анда башаламандык болмок. Бактыга жараша, мамлекеттер бир пикирге келип, өзгөчө, география координаттарын колдонушат. Алар менен көнүрлөөттөрдөң география сабагынан таанышасынар.

3.5. Тик бурчтуктун аяны


Көп бурчтуктун аянын эсептөө эң эски жана популлярдуу геометриялык маселелердин бири. Координаттарды пайдалануу бул маселени жетишерлик дарражада жөнөкөйлөштүрөт. Муну көрсөтөлү.

Маселе

Чоуклары $A(2; 1)$, $B(2; 3)$, $C(5; 3)$, $D(5; 1)$ чекиттеринде болгон тик бурчтуктун аянын эсептегиле.

Чыгарылышы

А чекитинен D чекитине чейинки аралык OX огундагы 2 жана 5 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралыкка, башкача айтканда $5 - 2 = 3$ кө барабар экендиги түшүнүктүү.



14-сүрөт

Ошондой эле, AB кесиндинин узундугу OY огундагы 1 жана 3 сандарына тиешелүү чекиттердин ортосундагы аралыкка, башкача айтканда $3 - 1 = 2$ ге барабар.

Биз $ABCD$ тик бурчтугунун узундугу AD жагы, ал эми көндиги AB жагы болот деп айтабыз.

Ошондой эле, AD жагы $ABCD$ тик бурчтугунун негизи, ал эми AB жагы анын бийиктиги болот.

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \\ S = ab^2 & \end{aligned}$$

Тик бурчуктун аяты тик бурчуктун узундугу менен көндигинин, башкача айтканда, тик бурчуктун негизи менен бийиктигинин көбөйтүндүсүнө барабар. Демек, $ABCD$ тик бурчтугунун аяты $3 \cdot 2 = 6$ га барабар.

$ABCD$ тик бурчтугы 6 квадратчадан турат (14-сүрөт), алардын ар биринин аяты бирге барабар экендигин белгилеп коюу керек.

69. Чокулары $E(-2; -3)$, $F(-2; 3)$, $G(5; 3)$, $H(5; -3)$ чекиттеринде болгон тик бурчукту чийгиле жана анын аятын эсептегиле.

70. Чокулары $K(1; -5)$, $L(1; 3)$, $M(5; 3)$, $N(5; -5)$ чекиттеринде болгон тик бурчукту чийгиле жана анын аятын эсептегиле.

3.6. Тик бурчтуу үч бурчуктун аяты


Маселе

$ABCD$ тик бурчтугuna кайтып келип, A жана C чокуларын туташтыралы. Пайда болгон ABC үч бурчтугунун аяты эмнеге барабар?

|| Тик бурчуктун карама-каршы чокуларын туташтыруучу кесинди **тик бурчуктун диагоналы** деп аталат.

Чыгарылышы

Диагональ тик бурчукту эки тик бурчтуу үч бурчукка бөлөт. Биздин учурда, бул ABC жана ACD үч бурчуктары. Бул үч бурчуктардын аянттары бирдей, ошондуктан ABC үч бурчтугунун аяты ACD үч бурчтугунун аятына жана $ABCD$ тик бурчтугунун аятынын жарымына барабар, башкача айтканда $3 : 2 = 3$.



|| Тик бурчтуу үч бурчуктун **аяты** негизи менен бийиктигинин көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар.

|| Тик бурчтуу үч бурчуктун тик бурчун түзгөн жактар **катеттер**, үчүнчү жагы **гипотенуза** деп аталат.

ABC тик бурчтуу үч бурчтугунда AB жана BC жактары – катеттер, AC жагы гипотенуза. Ошондуктан, тик бурчтуу үч бурчуктун аяты анын катеттеринин көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар деп айтсак болот.

71. 69-көнүгүүнүн шарттарында FGH тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептегиле, анын катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

72. Чокулары $I(-3; 1)$, $J(2; 1)$, $K(2; -3)$ чекиттеринде жайгашкан тик бурчтуу үч бурчтукту чийгиле, анын аянын эсептегиле, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

73. 70-көнүгүүнүн шарттарында KLN тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептегиле, анын катеттерин жана гипотенузасын атагыла.


74. Чокулары $L(-2; -1)$, $M(3; 4)$, $N(3; -1)$ чекиттеринде жайгашкан тик бурчтуу үч бурчтукту чийгиле, анын аянын эсептегиле, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

Эгерде чокуларынын координаталары белгилүү болсо, көп бурчтуктардын аянттарын эсептөө бир топ эле жөнөкөй маселе болуп каларын биз мындан ары көрсөтөбүз.

3.7. Жактары координат оқторуна параллель болгон көп бурчтуктун аяны

Маселе

Чокулары $P(-2; -2)$, $Q(-2; 3)$, $R(1; 3)$, $S(4; -1)$, $T(4; -2)$ чекиттеринде болгон көп бурчтуктун аянын эсептегиле.



16-сүрөт

Чыгарылышы

$PQRST$ көп бурчтукунун аяны $PQWT$ тик бурчтукунун жана RWS үч бурчтукунун аянттарынын айырмасы экендигин түшүнүү кыйын эмес.

$PQWT$ тик бурчтукунун аяны: $6 \cdot 5 = 30$;

RWS үч бурчтукунун аяны: $0,5 \cdot 3 \cdot 4 = 6$.

Демек, $PQRST$ нин аяны: $30 - 6 = 24$.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

75. Чоқулары $E(-5; -2)$, $F(-5; 4)$, $G(3; -4)$, $H(-1; -4)$, $I(-1; -2)$ чекиттеринде болгон көп бурчтукту чийгиле жана анын аянын эсептегиле.


76. Чоқулары $A(2; -2)$, $B(2; 4)$, $C(6; 2)$, $D(6; -2)$ чекиттеринде болгон көп бурчтукту чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

3.8. Үч бурчтуктун аяны

Маселе

Чоқулары $L(2; 1)$, $M(1; 4)$, $N(8; 2)$ чекиттеринде болгон үч бурчтуктун аянын эсептегиле.

Чыгарылышы



17-сүрөт

LMN үч бурчтугунун аянын эсептөө үчүн, аны LMN үч бурчтугунун чоқулары аркылуу өткөрүлгөн горизонталдык жана вертикалдык кесиндилиер аркылуу түзүлгөн тик бурчтуктун ичине алабыз.

Жыйынтыгында төмөнкүнү алабыз: LMN үч бурчтугунун аяны $PMRQ$ тик бурчтугунун аянынын жана үч тик бурчтуу: PML , MRN жана LNQ үч бурчтуктардын аяңтарынын айырмасы. Бул биз жогоруда көргөндөй, өтө жөнөкөй маселе.

Ошентип, $PMRQ$ тик бурчтугунун аяны: $(8 - 1) \cdot (4 - 1) = 21$;
 PML тик бурчтуу үч бурчтугунун аяны: $0,5 (2 - 1) \cdot (4 - 1) = 1,5$;
 MRN тик бурчтуу үч бурчтугунун аяны: $0,5 (8 - 1) \cdot (4 - 2) = 7$;
 LNQ тик бурчтуу үч бурчтугунун аяны: $0,5 (8 - 2) \cdot (2 - 1) = 3$.
Демек, LMN үч бурчтугунун аяны:
 $21 - 1,5 - 7 - 3 = 9,5$.

Фигуранын аянын адатта тиешелүү индекстери менен S тамгасы аркылуу белгилешет. Ошентип, 3.8 маселенин шарттарында, $PMRQ$ тик бурчтугунун аяны S_{PMRQ} , PML үч бурчтугунун аяны S_{PML} ; ..., ал эми жоопту табуунун процесси:
 $S_{LMN} = S_{PMRQ} - S_{PML} - S_{MRN} - S_{LNQ}$.

77. Чоекулары $F(5; 1)$, $G(3; -4)$, $H(-1; 2)$ чекиттеринде болгон үч бурчтукту чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

78. Чоекулары $A(-1; -2)$, $B(5; 4)$, $C(6; 2)$ чекиттеринде болгон үч бурчтукту чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

3.9. Төрт бурчтуктун аяны

Маселе

«Каргага Кудай сырдын кесимин жибериптири...»


Крыловдун укмуштуу тамсилдеринин бири ушинтип башталат. Кийинчөрөзкүн бул тамсилдеги Түлкү өзүнүн үнкүрүнө чуркап келип, сырдын кесимин координаталык тегиздикке кооп, анын чоекулары $T(-3; 1)$, $U(2; 2)$, $V(7; -2)$, $W(0; -3)$ чекиттерде жаткан төрт бурчтук экендигин аныктаптыр. Өлчөө бирдиги сантиметр болгон. Эгерде сырдын бир квадраттык сантиметринин салмагы 7 грамм болсо, анын толук салмагы канча болгон?



Чыгарылышы

$TUVW$ төрт бурчтугунун аянын LMN үч бурчтугунун аянын эсептеген сыйкату эле эсептесе болот экен.

Бул учун $TUVW$ төрт бурчтугунун чиймесин тартабыз жана аны жактары горизонталь жана вертикаль болгон $ABCD$ тик бурчтугуна жайгаштырабыз. Андан, $TUVW$ төрт бурчтугун калтырыш үчүн, төрт тик бурчтуу үч бурчтукту четтетүү керек:



18-сүрөт

$$S_{TUVW} = S_{ABCD} - S_{TBU} - S_{UCV} - S_{VDW} - S_{ATW} = \\ = 10 \cdot 5 - 0,5 \cdot 5 \cdot 1 - 0,5 \cdot 5 \cdot 4 - 0,5 \cdot 7 \cdot 1 - 0,5 \cdot 3 \cdot 4 = 28.$$

Мындан сырдын салмагы $28 \cdot 7 = 196$ грамм болгону келип чыгат.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

79. Чоекулары $E(-3; 2)$, $F(1; 5)$, $G(3; 4)$, $H(-1; 1)$ чекиттерде болгон төрт бурчтуку чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

 80. Чоекулары $A(1; 1)$, $B(5; 4)$, $C(6; 2)$, $D(3; 0)$ чекиттерде болгон төрт бурчтуку чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

3.10. Үч бурчтуктун аяны. Уланды


Маселе

Чоекулары $U(-2; -4)$, $V(6; 4)$, $W(4; -2)$ чекиттерде болгон үч бурчтуктун аянын эсептегиле.

Чыгарылышы

Чыгарылышын стандарттык жол менен баштайбыз: UVW үч бурчтугун тик бурчтуу UVZ үч бурчтугуна кийиребиз.

Натыйжада биз $UVWZ$ төрт бурчтугун «четтетүү» керектигин көрөбүз. Эгерде төрт бурчтукту горизонталдык WK кесинди жана вертикалдык WL кесинди ёткөрүү аркылуу эки тик бурчтуу үч бурчукка жана тик бурчукка бөлсөк, бул маселе өтө эле жөнөкөй чыгарылат.



19-сүрөт

Жыйынтыгында

$$S_{UVWZ} = S_{UWL} + S_{WVK} + S_{WKZL} = 0,5 \cdot 2 \cdot 6 + 0,5 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 16.$$

$$\text{Демек, } S_{UVW} = S_{UVZ} - S_{UVWZ} = 0,5 \cdot 8 \cdot 8 - 16 = 32 - 16 = 16.$$

81. Чоекулары $E(-2; -2)$, $F(2; 5)$, $G(4; 4)$, $H(3; 0)$ чекиттерде болгон төрт бурчтуктун чиймесин чийип, аянын эсептегиле.

 82. Чоекулары $A(-1; 5)$, $B(3; 3)$, $C(4; 1)$ чекиттерде болгон үч бурчтуктун чиймесин чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

3.11. Көп бурчтуктун аяны

Маселе


Арстан, Карышкыр жана Коён укмуштуу шоколад плиткасын сатып алышты: ал чоңулары $A(-5; 3)$, $B(0; 1)$, $C(7; 4)$, $D(5; -5)$, $E(-3; -5)$ болгон беш бурчтук. Арстан шоколадды BI сыйыгы боюнча сыйндырып, $ABIE$ кесими алгачкы плитканын үчтөн бир бөлүгүнө барабар деп, бул кесими өзүнө алды. Арстандыкы туурабы?



Чыгарылышы

Жоопту алуу үчүн $ABCDE$ беш бурчтукунун аятын жана $ABIE$ төрт бурчтукун аятын эсептөө керек.

Чыгарылышын стандарттуу баштайбыз: четкин чекиттер аркылуу горизонталдык жана вертикальдик кесиндилерди өткөрөбүз жана $ABCDE$ ни $KCFG$ тик бурчтукка кийиредиз.



20-сүрөт

$KCFG$ тик бурчтуу $12 \cdot 9 = 108$ аяntка ээ,

AEG тик бурчтуу үч бурчтукунун аяны $0,5 \cdot 2 \cdot 8 = 8$,

DCF тик бурчтуу үч бурчтукунун аяны $0,5 \cdot 2 \cdot 9 = 9$.


$AKCB$ төрт бурчтукунун аятын эсептөө үчүн AH кесиндиisin өткөрүү жана J чекитин белгилөө мүмкүн. Анда, $0,5 \cdot 2 \cdot 5 = 5$ аяntы менен AHB тик бурчтуу үч бурчтуу, $0,5 \cdot 3 \cdot 7 = 10,5$ аяntы менен JCB тик бурчтуу үч бурчтуу, $5 \cdot 1 = 5$ аяntы менен $AKJH$ тик бурчтуу келип чыгат.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Демек, $AKCB$ төрт бурчтугунун аяны 20,5ке барабар, ал эми $ABCDE$ беш бурчтугунун аяны:



21-сүрөт

$$S_{ABCDE} = S_{KCFG} - S_{AEG} - S_{DCF} - S_{AKCB} = 108 - 8 - 9 - 20,5 = 70,5.$$

$ABIE$ төрт бурчтугунун аяны:

$$S_{AHIG} - S_{AHB} - S_{AEG} = 5 \cdot 8 - 5 - 8 = 27.$$

Ошентип, Арстан өзүнө шоколаддын аяны 27 болгон кесимин алган, ал эми $27 \cdot 3 = 81$ плитканын аяны болгон 70,5ке караганда бир топ эле көп болгондуктан, Арстан өзүнө үчтөн бирден көбүн алган.

83. Чоеклары $E(-2; -1)$, $F(-3; 2)$, $G(0; 1)$, $H(6; 2)$ чекиттеринде болгон төрт бурчтуку чийгиле жана анын аянын эсептегилем.

84. Чоеклары $A(-1; -2)$, $B(-3; 3)$, $C(2; 5)$, $D(5; -1)$, $E(3; 0)$ чекиттеринде болгон беш бурчтуку чийгиле жана анын аянын эсептегилем.

3.12. Тик бурчтуктун аянын периметри аркылуу аныктоо

Маселе

Чоеклары $U(-4; -2)$, $V(-4; b)$, $W(2; b)$, $Z(2; -2)$ чекиттеринде жаткан, периметри 27ге барабар болгон тик бурчтуктун аянын эсептегилем.

Чыгарылышы

$UVWZ$ тик бурчтуктун негизи $2 - (-4) = 6$ га барабар. Периметри 27 болгондуктан, бийиктigi $(27 - 2 \cdot 6) : 2 = 7,5$ болот. Ошондуктан, $ABCD$ тик бурчтуктун аяны $6 \cdot 7,5 = 45$ ке барабар.

85. Чоқулары $E(e; -7)$, $F(e; -3)$, $G(1; -3)$, $H(1; -7)$ чекиттеринде жаткан, периметри 15ке барабар болгон тик бурчтуктун аянын эсептегиле.

86. Чоқулары $A(2; a)$, $B(2; 8)$, $C(7; 8)$, $D(7; a)$ чекиттеринде жаткан, периметри 40ка барабар болгон тик бурчтуктун аянын эсптегиле.

87. Ушул параграфта каралған маселелерге оқшоштуруп, еки маселе ойлоп тапқыла.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$




1. 22-сүрөттү колдонуп, тамгалары төмөнкү координаталарга ээ болгон сөздөрдү окууга:

- a) $(-3; -1)$ $(1; 2)$ $(-2; -3)$ $(5; 3)$;
- b) $(-3; 4)$ $(5; 3)$ $(-2; 1)$ $(1; 2)$ $(-3; -1)$ $(5; 3)$;
- c) $(-3; 4)$ $(1; 2)$ $(-2; 1)$ $(5; 3)$ $(-3; -1)$.

2. Төмөнкү сөздөрдү координаталар аркылуу жазгыла:

- a) ЧИТА; b) КЛИНИКА; c) ОТЛИЧНИК; d) ТОКМОК.



22-сүрөт

3. Чоокулары $E(-2; -1)$, $F(-2; 2)$, $G(5; 2)$, $H(5; -1)$ чекиттеринде болгон тик бурчтуку чийгиле жана анын аянын эсептегиле.

4. F чекитин $I(3; -1)$ чекити менен бириктиргенде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептеп, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

5. F чекитин $J(-5; -2)$ чекити менен бириктиргенде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептеп, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

6. Чоокулары $K(-1; 4)$, $L(-1; 8)$, $M(5; 8)$, $N(5; 4)$ чекиттерде болгон тик бурчтуктун сүрөтүн тарткыла жана анын аянын эсептегиле.

7. M чекитин $P(-1; 5)$ чекити менен бириктиргенде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептеп, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

8. M чекитин $R(-3; 4)$ чекити менен бириктиргенде пайда болгон тик бурчтуу үч бурчтуктун аянын эсептеп, катеттерин жана гипотенузасын атагыла.

- 9.** Чоқулары $E(-2; -3)$, $F(-2; 1)$, $G(g; 1)$, $H(g; -3)$ чекиттеринде жаткан периметри 20га барабар болгон тик бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 10.** Чоқулары $A(1; 3)$, $B(1; b)$, $C(5; b)$, $D(5; 3)$ чекиттеринде жаткан периметри 21ге барабар болгон тик бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 11.** Чоқулары $E(-3; 1)$, $F(2; 3)$, $G(7; -3)$ чекиттеринде болгон үч бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 12.** Чоқулары $L(-2; 3)$, $M(5; 5)$, $N(2; 1)$ чекиттеринде болгон үч бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 13.** Чоқулары $P(-2; -1)$, $Q(-1; 2)$, $R(4; 4)$ чекиттеринде болгон үч бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 14.** Чоқулары $E(-2; 1)$, $F(2; 4)$, $G(5; 1)$, $H(1; -2)$ чекиттеринде болгон төрт бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 15.** Чоқулары $K(-2; -2)$, $L(1; 4)$, $M(5; 3)$, $N(3; -1)$ чекиттеринде болгон төрт бурчтуктун аянын әсептегиле.
- 16.** Чоқулары $P(-4; 1)$, $Q(-2; 3)$, $R(7; -1)$, $S(7; -3)$, $T(2; -4)$ чекиттеринде болгон беш бурчтукту чийгиле жана анын аянын әсептегиле.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

§4. Тұз пропорциялық көз карандылық. Пропорциялар

4.1. Арапык менен убакыттың байланышы

Маселе

Автомобиль 80 км/саат ылдамдығы менен баратат. Тәмәндө көрсөтүлгөн убакыттың ар биринде ал канча километр арапыкты басып өтөт?: а) 3 saat; б) 4,5 saat; с) 5 saat 15 мүнөт?

Чыгарылышы

- а) 3 saatта $80 \cdot 3 = 240$ км.
- б) 4,5 saatта: $80 \cdot 4,5 = 360$ км.

с) Алгач мүнөттүү саатка которуу керек. Бир саатта 60 мүнөт болгондуктан, 15 мүнөт — бул $15 : 60 = 0,25$ саат. Демек, автомобиль 5 saat 15 мүнөттө $80 \cdot 5,25 = 420$ км басып өтөт. Чыгарылышын $S = 80t$ формуласын колдонуп жалпылоого болот. Мында S – автомобиль басып өткөн арапык, t – убакыт.

Бул формулага убакыттың маанилерин коуп, тиешелүү убакыт ичинде автомобиль канча километр арапык өткөнүн аныктай алабыз.

Мисалы 3 saat 12 мүнөттө автомобиль $80 \cdot 3,2 = 256$ км басып өтөт, анткени 12 мүнөт бул $12 : 60 = 0,2$ саат.

88. Караван бир суткада 45 км жол жүрөт. Тәмәндө көрсөтүлгөн убакыттарда ал канча километр басып өтөт?

- а) 4 сутка;
- б) 2,4 сутка;
- с) 3 сутка жана 6 saat.

89. Спортсмен 420 м/мүн ылдамдыкта чуркайт. Тәмәндө көрсөтүлгөн убакытта канча метр чуркайт?

- а) 2 мүнөттө;
- б) 1,45 мүнөттө;
- с) 3 мүнөт 18 секундда?

4.2. АраИЫК менен ылдамдыктың байланышы

Маселе

Жамиля күнүнө бир жарым saat басат. Тәмәндө көрсөтүлгөн ылдамдыктар менен басса, ал канча километр басып өтөт?

- а) 4 км/саат;
- б) 90 м/мүн;
- с) 1,4 м/сек?

Чыгарылышы

Бардык жоопторду $S = 1,5v$ формуласын колдонуу менен табууга болот. Мында S Жамиля бир жарым saatта v ылдамдығы менен басып өтуүчү жолдун узундугу.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$$

Алсак, а) учуру үчүн $S = 1,5 \cdot 4 = 6 \text{ км}$.

Калган учурлар үчүн ылдамдыкты км/саат менен туюндуруу зарыл.

Мында б) учуру үчүн, ылдамдыкты 60ка көбөйтүп, 1 саатта ал канча метр басканын билебиз: $90 \cdot 60 = 5400 \text{ м/саат}$. Алынган натыйжаны 1000ге бөлүп, ылдамдыкты км/саатка айландырыбыз:

5,4 км/саат . Демек, $S = 1,5 \cdot 5,4 = 8,1 \text{ км}$.

с) учуру үчүн жогорудагыдай эле ылдамдыкты км/саатка айландырып: $1,4 \cdot 3600 = 5040 \text{ м/саат} = 5,04 \text{ км/саат}$, андан $S = 1,5 \cdot 5,04 = 7,56 \text{ км}$ табабыз.

90. Жылдыз күрт төмөндө көрсөтүлгөн ылдамдыктар менен сойлосо, ал 30 мүнөттө канча метр аралыкты сойлоп өтөт?

- a) 12 м/саат ; b) 32 см/мүн ; c) 1,7 мм/сек ?

91. Төлөбек автомобилде 45 мүнөттүк жүрүш жасады. Эгерде ал:

- a) 74 км/саат ; b) 925 м/мүн ; c) 25 м/сек ылдамдыкта жүрсө,

Төлөбек канча километр жол өткөн?

92. Таблицадагы берилгендерди пайдаланып, эки маселе түзүп, аларды чыгарыла.

Аралык		
Ылдамдык	88 км/саат	6,7 м/мүн
Убакыт	6 саат 24 мүнөт	45 секунд

4.3. Иш менен убакыттын байланышы

Маселе

Тигүү цехинин эмгек өндүрүмдүүлүгү: бир саатта 5,4 кейнөк. Анда:
а) 4 саатта; б) 5 саат 48 мүнөттө; с) 8 сааттык 5 иш күндөн турган 2 жумада канча кейнөк тигилет?

Эскертуу

Бүтүн эмес сандагы кейнөктөрдөн чочубаш керек. Мисалы, бир саатка 5,4 кейнөктөн турган эмгек өндүрүмдүүлүгү 5 жумушчуунун 27 кейнөк тиккенин түшүндүрөт.

Чыгарылышы

Бардык жоопторду $A = 5,4t$ формуласын колдонуп тапса болот. Мында A аткарылган иштин көлөмү, t – убакыт.

Анда а) учуру үчүн $A = 5,4 \cdot 4 = 21,6$ кейнөк тигилет.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Калган учурлар үчүн берилген убакытты жумушчу саатка айлантуу керек.

б) учуру үчүн $48 \text{ мунөт} = 48 : 60 = 0,8 \text{ саат}$, анда $A = 5,4 \cdot 5,8 = 31,32 \text{ көйнөк тигилет.}$

с) учуру үчүн жумушчу күнүнүн саны $2 \cdot 5 = 10 \text{ болот}$, анда $10 \cdot 8 = 80 \text{ жумушчу саат болот, демек } A = 5,4 \cdot 80 = 432 \text{ көйнөк тигилет.}$

93. Жумушчу бир саатта $10,2 \text{ буюм жасайт. Ал: a) } 2,5 \text{ саат; b) } 4 \text{ саат } 6 \text{ мунөт ичинде канча буюм жасайт?}$

94. Тракторчу 6 саат 30 мунөт иш жасады. Эгерде анын эмгек өндүрүмдүүлүгү a) $8,2 \text{ га/саат}$; b) 11 га/саат болсо, анда ал канча гектар жер айдаган болот?

 **95.** Эксекваторчу бир саатта 7 метр 3 дециметр арық казат. Ал: a) 8 саатта; b) 3 саат 15 мунөттө канча метр арық казат?

 **96.** Машина басуучунун эмгек өндүрүмдүүлүгү: a) 15 бет/саат ; b) $22,1 \text{ бет/саат}$ болсо, ал $7,6 \text{ саатта}$ канча бет текст баскан?

 **97.** Таблицадагы берилгендерди пайдаланып, эки маселе түзгүлө жана аларды чыгаргыла.

Жумуш		
Өндүрүмдүүлүк	$8,7 \text{ юбка/саат}$	6 стол/ бир ай
Убакыт	6 саат 9 мунөт	1 квартал жана 2 ай

4.4. Терезелердин жыртыктарын чаптоодон болгон үнөмдөө

Маселе

Эгерде терезелердин жыртыктары кышкыга жакшы чапталса, жылыштууга кеткен каражат 15% ке үнөмдөлөрүн Марина аныктады. Чапталбаган учурда жылыштууга кеткен каражат:

a) 4250 сом; b) $5408 \text{ сом } 8 \text{ тыйын}$ болсо, анда канча сом үнөмдөө мүмкүн?


Чыгарылышы

Бир процент сандын жүздөн бир бөлүгү экенин эске салалы. Анда, маселени Чыгарылышында берилген сандын жүздөн 15ин табуу керек болот, б. а. $0,15\%$ ге көбөйтөбүз.

Демек, а) учуру үчүн: $0,15 \cdot 4250 = 637,5$ сом;

б) учуру үчүн $0,15 \cdot (5408 \text{ сом } 8 \text{ тыын}) = 0,15 \cdot 5408,08 = 811,212$ сом болот.

Эсептөөнү $s = 0,15C$ формуласы аркылуу жалпылоого болот, мында s үнөмдүн чондугуу, C тамгасы менен терезе чапталбагандагы жылтытууга кетчү каражат белгиленген.



23-сүрөт

98. Терезелер жана эшиктер кышкыга жакшы чапталса, жылтытууга кеткен каражат 18%ке үнөмдөлөрүн Стёпа эсептеп чыккан. Чапталбаган учурда жылтытууга кеткен каражат:

- a) 3500 сом;
- b) 6240 сом 75 тыын болсо, канча сом үнөмдөө мүмкүн?

99. Жаңы кир жуучу машина кир жуучу порошокту 25%ке үнөмдөрүн Динура аныктады. Эгерде ар бир айга порошокко кеткен чыгым:

- a) 340 сом;
- b) 620 сом 40 тыын болсо, жарым жылда канча сом үнөмдөлөт?

4.5. Түз пропорциялык көз карандылык

4.1–4.4-пункттардагы айтылгандарда сырткы айырмачылык болгон менен, сөз бир эле нерсе жөнүндө болуп жатканын байкасаң керек. Андагы жагдайларды жалпылап көрөлү.

Эки чондук биригинин маанисинин өзгөрүүсү менен экинчисинин мааниси дагы бир нече эсө өзгөрүлө турганда болуп өз ара байланышта турса, анда мындай чондуктар түз пропорциялуу чондуктар деп аталаат.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Формула тилинде:

х жана у чоңдуктарынын арасындагы түз пропорциялуу көз карандылыкты

$$y = ax \quad (1)$$

формуласы менен туюнтууга болот, мында a – түз пропорциялык көз карандылыктын коэффициенти деп аталган кандайдыр бир сан.

Маселе



Кандайдыр бир товарды сатуудан түшкөн жалпы акча $R = p \cdot q$ формуласы менен табылат, мында: R – киреше,

p – товардын баасы, q – товардын көлөмү. Бул жерде түз пропорциялык көз карандылык орун алабы?

Чыгарылышы

Эгерде товардын баасы берилсе, мисалы, бир даана балмұздак 20 сом болсо, сатуучунун андан алынган кирешеси $R = 20q$ формуласы менен табылат, б.а. жогорудагы (1) формуласы колдонулат. Бул жерде у ордунда R , а ордунда 20, x ордунда q турат.

Демек, баа туруктуу болгондо сатуучунун товардан тапкан кирешеси менен сатылган товардын санынын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун алат.

Ушул сыйктуу эле, эгерде сатуучу бирдей көлөмдөгү товарды ар түрдүү баа менен сата турган болсо, сатуучунун товардан тапкан кирешеси менен анын баасынын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун алат. Мисалга, Шабдан ар жумада Зтөн компьютер сатсын дейли.

Анда $R = 3p$. Бул (1) формуласынын негизинде, у ордuna R , а ордuna 3, x ордuna p жазылган.

100. $A = P \cdot t$ формуласын ала турган болсок, бул учурда түз пропорциялык көз карандылыктын кайсы түрү орун аларын аныктагыла. A деп t убакыт ичинде аткарылган иштин көлөмү белгilenет, P – эмгек өндүрүмдүүлүгү

101. $S = v \cdot t$ формуласын ала турган болсок, бул учурда түз пропорциялык көз карандылыктын кайсы түрү орун аларын аныктагыла. Мында t – убакыт ичинде өткөн аралык, ал эми v – ылдамдык деп белгilenет.

$$t=8 : v \quad 1\text{ см} = 10\text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$b = \sqrt{d^2 - a^2}$$

$$\frac{1}{3} \times b$$

4.6. Пропорция

Бир санды экинчи санга бөлүүдөгү тийинди ошол эле учурда алардын **катышы** деп да аталат.

Демек, **тийинди** жана **катыш** бирдей түшүнүктөр болуп эсептөт. Ошондуктан тийинди деп бөлүүнүн натыйжасы болгон санды айтабыз. Ал эми эки сандын арасындагы бөлүү белгиси катыш деп да аталат.

Пропорция деп бири-бирине барабар эки катышты айтабыз. Пропорциянын жалпы белгиси:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ же } a : b = c : d.$$

Пропорция төрт мүчөдөн турат. Биринчи жана акыркысы, б. а. a жана d четкилери, ал эми b жана c ортоңку мүчөлөрү деп аталат.

Пропорциянын мисалдары:

$$\frac{3}{8} = \frac{9}{24}; 6 : 25 = 24 : 100; 16 \text{ кг} : 5 \text{ кг} = 48 \text{ сом} : 15 \text{ сом}.$$

Маселе

Төмөнкү катыштар пропорция болобу?

- a) $4 : 2$ жана $7,2 : 3,6$;
- b) $5,05 : 101$ жана $4,8 : 960$;
- c) $1,23 : 4,56$ жана $7,89 : 29,33$;
- d) $11 : 14$ жана $77 : 98$.

Чыгарылышы

- a) Болот, анткени $4 : 2 = 2$ жана $7,2 : 3,6 = 2$.
- b) Жок, анткени $5,05 : 101 = 0,05$ менен $4,8 : 960 = 0,005$.
- c) Сол жактагы катыш $1,23 : 4,56 = 0,269\dots$ чексиз ондук бөлчөк болгонду-гина байланыштуу эсептөөнү түз эле жүргүзүү татаал болот. Ал эми оң жагы деле ушундай болот: $7,89 : 29,33 = 0,269\dots$ Бөлүүнү улантуу менен сол жагы оң жагынан чоң экенин байкайбыз.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Мындай жана башка учурларды текшерүү үчүн пропорциянын негизги касиетин колдонуу ыңгайлую:

$a : b = c : d$ болгондуктан, $a \cdot d = b \cdot c$ алабыз. Тактап айтканда, пропорциянын четки мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсү ортоңку мүчөлөрүнүн көбөйтүндүсүнө барабар.

Демек, пропорциянын негизги касиетин колдонсок, эгерде $1,23 \cdot 29,33 = 4,56 \cdot 7,89$ болсо, анда $1,23 : 4,56$ жана $7,89 : 29,33$ катыштары пропорция болот. Бирок бул катыштар пропорция болбойт, анткени $1,23 \cdot 29,33 = 36,0759$, ал эми $4,56 \cdot 7,89 = 35,9784$.

Эскертүү

Көбөйтүндүлөр бири-бирине барабар болбосун билиш үчүн көбөйтүүнү дайыма толук аткаруунун кажети жок. Мисалы, жогоруда, биринчи көбөйтүндү 9 менен, экинчиси 4 менен аяктарын байкоо жетиштүү.

d) $11 \cdot 98 = 1078$ жана $14 \cdot 77 = 1078$ болгондуктан, пропорциянын негизги касиетинин негизинде бул катыштар пропорцияны түзөт.

102. Катыштар пропорция түзөрүн текшергиле:

- a) $6,04 : 3,02$ жана $17,2 : 34,4$ c) $1,3 : 0,7$ жана $39 : 21$
b) $16,5 : 1,1$ жана $48 : 3,2$ d) $11 : 1,4$ жана $70,714 : 9$



103. Катыштар пропорция түзөрүн текшергиле:

- a) $41 : 0,2$ жана $738 : 3,6$ c) $1,2 : 9$ жана $4,4 : 33$
b) $53,52 : 0,4$ жана $4014 : 30$ d) $110 : 194$ жана $7371 : 13000$

4.7. Пропорция түрүндө берилген жөнөкөй теңдеме



104. Сол жактары бирдей болгон эки пропорция түзгүлө.

Мисалы, $1,2 : 4,5 = 4 : 15$ жана $1,2 : 4,5 = 6 : 22,5$.

Бул пропорциялардын он жактары жөнүндө эмне айталасыңыз? Байкоону жалпы түрдө жыйынтыктагыла.

Маселе

Тенденмелерди чыгаргыла:

a) $\frac{x+2}{4} = \frac{7}{5}$; b) $\frac{5}{0,3} = \frac{2x-7}{6}$.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$\frac{2x+3y}{2x+3y} = \frac{10}{8}$$

$$A = \frac{10}{8} \cdot Pt$$

Чыгарылышы

Берилген ар бир теңдеме пропорция түрүндө жазылган. Ошондуктан ага пропорциянын негизги касиетин колдонуу орундуу болот.

a) $\frac{x+2}{4} = \frac{7}{5}$ пропорциясынан $(x+2) \cdot 5 = 4 \cdot 7$ теңдеме чыгат.

Кашааны ачып: $5x + 10 = 28$, окшош мүчөлөрдү топтот: $5x = 18$ болорун алабыз.

Текшерүү үчүн хтин маанисин пропорцияга коёлу: $x = 3,6$.

$$\frac{3,6+2}{4} = \frac{5,6}{4} = 1,4.$$

Ошондой эле анын он жагы дагы $7 : 5 = 1,4$ болгондуктан, теңдеме туура чыгарылганын көрөбүз.

b) $\frac{5}{0,3} = \frac{2x-7}{6}$ пропорциясынан $5 \cdot 6 = 0,3(2x - 7)$ теңдеме чыгат.

Кашааны ачып: $30 = 0,6x - 2,1$, окшош мүчөлөрдү топтот: $0,6x = 32,1$;

$x = 53,5$ болорун алабыз.

Текшерүү үчүн $x = 53,5$ ти $5 \cdot 6 = 0,3(2x - 7)$ теңдемесине коюп, $30 = 0,3(2 \cdot 53,5 - 7)$; $30 = 0,3(107 - 7)$ алабыз.

105. Тенденмелерди чыгарыла.

a) $\frac{2}{3-x} = \frac{4}{11}; \quad$ b) $\frac{13}{0,5} = \frac{12x-10}{16}.$

106. Тенденмелерди чыгарыла.

a) $\frac{x+2,1}{0,4} = \frac{1,7}{5}; \quad$ b) $\frac{5,1-3x}{9} = \frac{2,3}{6}.$

107. Ой жүгүртүүнүн негизинде, $\frac{237,89 - 1289,78}{34569} = \frac{x}{345,65} \cdot 6256$ теңдеменин тамыры он болбосун аныктагыла.

4.8. Пропорция түрүндө берилген теңдеме

Маселе

Тенденмелерди чыгарыла:

a) $\frac{2,8}{4-3x} = \frac{7}{31}; \quad$ b) $\frac{2x+21}{14-2x} = \frac{7}{3}.$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Чыгарылышы

Бул учурларда да пропорциянын негизги касиетин колдонуу орундуу.

a) $\frac{2,8}{4 - 3x} = \frac{7}{31}$ пропорциясынан $2,8 \cdot 31 = (4 - 3x) \cdot 7$ тенденме чыгат. Ка-

шааны ачып: $86,8 = 28 - 21x$, окшош мүчөлөрдү топтот: $21x = -58,8$ $x = -2,8$ болорун алабыз.

b) $\frac{2x + 21}{14 - 2x} = \frac{7}{3}$ пропорциясынан $(2x + 21)3 = (14 - 2x)7$ тенденме чыгат. Ка-

шааны ачып: $6x + 63 = 98 - 14x$, окшош мүчөлөрдү топтот: $6x + 14x = 98 - 63$; $20x = 35$ $x = 1,75$ болорун алабыз.

Бул табылган хтин маанисин $(2x + 21)3 = (14 - 2x)7$ тенденмесине коюп, керектүү эсептөөлөрдү жүргүзүп:

$$(2 \cdot 1,75 + 21)3 = (14 - 2 \cdot 1,75)7; (3,5 + 21)3 = (14 - 3,5)7;$$

$$24,5 \cdot 3 = 10,5 \cdot 7; 73,5 = 73,5, \text{тенденме туура чыгарылганын көрөбүз.}$$

108. Тенденмелерди чыгарыла.

a) $\frac{4x}{5} = \frac{7}{8}$; b) $\frac{8}{3} = \frac{19}{3 - 11x}$; c) $\frac{2 - 3x}{11 + 2x} = \frac{7}{2}$.

 **109.** Тенденмелерди чыгарыла.

a) $\frac{11}{16x} = \frac{2}{5}$; b) $\frac{18}{1 + 5x} = \frac{4}{3}$; c) $\frac{12x + 1}{4 - 3x} = \frac{50}{-4}$.

4.9. Түз пропорциялык көз карандылык жана пропорция



Маселе

Санал 14 футболканы 4760 сомго саткан. Ал дагы ушундай 9 футболка сатса канча сом табат?

Чыгарылышы

Бул маселе оңой эле чыгарылат: биринчиден, футболканын баасын табалы: $4760 : 14 = 340$ сом, андан кийин 9 футболканы саткандан түшкөн кирешени табабыз: $340 \cdot 9 = 3060$ сом.

$4760 : 14$ жана $3060 : 9$ сандарынын катышы бир эле санга барабар, демек, алар пропорция түзөт.

Мында таң калыштуу эч нерсе жок. Футболкаларды саткандагы түшкөн акча менен сатылган футболкалардын санынын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун алган, ал $R = 340q$ формуласы менен туюнтулат. Демек, товарды саткандагы түшкөн акча менен товардын санынын ортосунда

ар дайым бир эле сан бар $\frac{R}{q} = 340$. Ошондуктан киреше менен товардын санынын ортосундагы катыш, товардын башка санынан түшкөн киреше менен ага туура келген товардын санынын катышы пропорцияны түзөт.

Маселе

Асеп 126 сомго 7 порция балмұздак сатып алды. Ал 11 порция үчүн канча сом төлөйт?

Чыгарылышы

Бул жерде пропорция болорун эске алып,

$$\frac{126}{7} = \frac{x}{11}$$

тендемесин алабыз. Анда: $126 \cdot 11 = 7x$ жана $x = 1386 : 7 = 198$ болот.

110. Бир калыпта баскан Оля 798 м аралыкты 63 м/мүн ылдамдыкта өттү. 84 м/мүн ылдамдык менен жүргөн Коля ушул эле убакытта канча метр жолду басат?

111. Парикмахерлер 3 саатта 26 адамды тейлейт. Алар 2 саат 6 мүнөттө канча адамды тейлей алат?

 112. Бир калыпта баскан Олег 798 м аралыкты 7 мүнөттө басып өттү. Ал 4 мүнөттө канча метр аралыкты басып өтөт?

 113. Эмгек өндүрүмдүүлүгү бир саатта 8 көйнөк болгон тигүүчүлөрдүн бригадасы 2816 көйнөк тигишикен. Ушул эле убакыт ичинде башка бригада 2288 көйнөк тигишисе, анда алардын эмгек өндүрүмдүүлүгү кандаи болгон?

4.10. Пропорция жана түз пропорциялык көз карандылык

Өзүнүн сүйүктүү футбол командасынын оюнун талдап жатып, Бакыт «Реал» 3 оюндан кийин 6, ал эми 7 оюндан кийин 14 упай топтогонун айтты. «Бирок 4 оюндан кийин алар канча упай топтогону эсимде жок», – деди ал. Муну угуп калган Билбесбек сөзгө аралашып, ал жөнөкөй эле деди. «3 оюндан топтолгон 6 упайдын 7 оюндан 14 упайга болгон катышына барабар болгондуктан, пропорция орун алат. Ошондуктан упайлардын саны менен оюндардын санынын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун алат: упайлардын саны = 2 · оюндардын саны. Мындан «Реал» 4 оюндан 8 упай алганын билебиз. Буга жооп кылып Полина Билбесбектики туура эмес деди. Анткени футболдук оюнда утушта команда үч упай алса, төң чыгууда бир упай алат жана утулгандар упай алышпайт, ошондуктан 6 упайдан кийин эле команда 8 упайды алуусу мүмкүн эмес.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Билбесбектин талдоосундагы катаны түшүнгөндөн кийин төмөнкү зережени белгилейли:

Чоңдуктардын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун алса, анда алардын маанилеринин эки катышы пропорцияны түзүшет.

Мунун тескери айтылышы дайыма эле туура эмес, б. а. кандайдыр бир чоңдуктардын эки катышы пропорция түзүшсө, анда ал чоңдуктардын арасында түз пропорциялык көз карандылык дайын эле орун ала бербейт.

Маселе

Тик бурчтуктун негизи – 4 см, бийктиги – 6 см. Анын аятын жана периметрин аныктагыла.

Ушундай эле негизге ээ болгон жана бийктиги:

- a) 2 эссе кичине;
- b) 1,5 эссе чон;
- c) 2 эссе чон;
- d) 5 эссе чон тик бурчтуктун аятын жана периметрин тапкыла.

Кайсы чоңдуктардын арасында түз пропорциялык көз карандылык орун аларын көрсөткүлө жана ага туура келүүчү формуланы тапкыла.


Чыгарылышы

Тик бурчтуктун аяты негизи менен бийктигинин көбөйтүндүсүнө, периметри жактарынын суммасына барабар. Ошондуктан берилген тик бурчтуктун аяты $4 \cdot 6 = 24 \text{ см}^2$; периметри: $4 + 6 + 4 + 6 = 2(4 + 6) = 20 \text{ см}$ болот.

Анда төмөнкү учурлар үчүн:

- a) аяят: $4 \cdot (6 : 2) = 12 \text{ см}^2$;
периметри: $4 + 6 : 2 + 4 + 6 : 2 = 2(4 + 3) = 14 \text{ см}$;
- b) аяят: $4 \cdot (6 \cdot 1,5) = 36 \text{ см}^2$;
периметри: $4 + 6 \cdot 1,5 + 4 + 6 \cdot 1,5 = 2(4 + 9) = 26 \text{ см}$;
- c) аяят: $4 \cdot (6 \cdot 2) = 48 \text{ см}^2$;
периметри: $4 + 6 \cdot 2 + 4 + 6 \cdot 2 = 2(4 + 12) = 32 \text{ см}$;
- d) аяят: $4 \cdot (6 \cdot 5) = 120 \text{ см}^2$;
периметри: $4 + 6 \cdot 5 + 4 + 6 \cdot 5 = 2(4 + 30) = 68 \text{ см}$.

Аяят менен периметрдин өз ара өзгөрүүсүн байкоо менен, тик бурчтуктун аяты менен анын бийктигинин арасында түз пропорциялык көз карандылык бар экенин көрүүгө болот, б. а.:



$S = 4h$, мында S – тик бурчтуктун аяты, h – анын бийктиги. Ошол эле учурда тик бурчтуктун периметри менен анын бийктигинин ортосунда мынданай көз карандылык жок.

114. Тик бурчтуу параллелепипеддин узуну 8 см, туурасы 5 см, бийиктиги 16 см. Анын көлөмүн жана толук бетинин аятын тапкыла?

Узуну менен туурасы ушундай эле болгон жана бийиктиги: а) 4 эсे кичине; б) 2,5 эсе чоң; с) 5 эсе чоң болгон тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмүн жана толук бетинин аятын тапкыла. Алардагы кайсы чондуктардын арасында түз пропорциялык көз карандылык бар болсо, ага туура келген формуланы жазгыла.

 **115.** Тик бурчтуу параллелепипеддин узуну 4 м, туурасы 1 м, бийиктиги 2,1 м. Анын кырларынын жалпы узундугун жана толук бетинин аятын тапкыла.

Узуну менен туурасы ушундай эле жана бийиктиги:

а) 3 эсе кичине; б) 2 эсе чоң; с) 7 эсе чоң болгон тик бурчтуу параллелепипеддин кырларынын жалпы узундугун жана толук бетинин аятын тапкыла.

Алардагы кайсы чондуктардын арасында түз пропорциялык көз карандылык бар болсо, ага туура келген формуланы жазгыла.

Түз пропорциялык көз карандылыкка ээ болгон маселелердин чыгарылышы бир топ женил. Ошондуктан мындай учурларга ээ болгон жагдайларды сезе билүү керек.

Ошентип, түз пропорциялык көз карандылык төмөнкүлөрдүн ортосунда орун алат:

- бир калыптағы кыймыл учурунда аралык менен убакыт;
- кандайдыр бир убакыт ичинде басып өткөн аралык менен ылдамдык;
- өндүрүмдүүлүгү бирдей болгондогу аткарылган жумуш менен ага кеткен убакыт;
- кандайдыр бир убакыт ичинде аткарылган жумуш менен анын өндүрүмдүүлүгү;
- түркүтүү баада сатылган товардын саны менен андан түшкөн киреше;
- кандайдыр бир товардын санын ар кайсы баа менен сатуудан түшкөн киреше;
- тик бурчтуктун аяты менен анын бир өлчөмү;
- тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмү менен анын бир өлчөмү.

Мындай тизмени биз келечекте улам толтуруп турабыз, анткени жогоркулар алардын айрымдары эле.

 **116.** Түз пропорциялык көз карандылыкка ээ болгон учурлар үчүн ага туура келүүчү формулаларды жазгыла, тиешелүү маселелерди түзгүлө жана ал формулаларды колдонуп аларды чыгарыла.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

4.11. Тескери пропорциялык байланыш

Эки чоңдуктун бири өскөндө экинчиси кичирейсе, алар тескери пропорциялык байланышта деп айтылат.

Мындаи чоңдуктардын ортосундагы байланыш – тескери пропорциялык байланыш.

Маселе

a) Марина 64 км/саат орточо ылдамдык менен 10 saat жүрүп, Бишкектен Ошко келди. Оштон Бишкекке кайтып баратканда ал жолдо 12,8 saat болгон. Бул учурда орточо ылдамдык канча болгон?

b) Ольга менен Галина математика боюнча жаңы окуу китептеги маселелерди текшерип жатышат. 400 маселе чыгарганга Ольга 16 saat сарптаган. Галина болсо Ольгадан саатына 5 маселеге аз чыгарган. Алардын кимиси көбүрөөк убакыт сарптаган? 400 маселеге Галина канча убакыт сарптаган?

c) Тик бурчтуу ABC жана KLM üç бурчтуктардын аянттары бирдей. AB катети KL катетинен узунураак экендигин билип, BC жана LM катеттерин салыштырыла.

Чыгарылышы

a) Марина кайтканга көбүрөөк убакыт кетирген, демек, акырыныраак жургөн. Орточо ылдамдыкты табыш үчүн биринчиiden Марина басып өткөн жолдун узундугун табалы: $64 \cdot 10 = 640$ километр. Муну убакытка бөлүп кайтып келаткандағы орточо ылдамдыкты табабыз: $640 : 12,8 = 50$ км/саат. (Кийинчөрээк, Марина, табиятка суктанып, бир нече жолу токтогонбuz деп билдириди.)

b) Галина ар бир саатта азыраак маселе текшергендиктен, ал көбүрөөк убакыт сарптаганы түшүнүктүү. Ольга ар бир саатта: $400 : 16 = 25$ маселе чыгарган. Ошондуктан, Галина ар бир саатта: $25 - 5 = 20$ маселе чыгарган. Мындан Галина: $400 : 20 = 20$ saat сарптаганы келип чыгат.

c) Мурда белгиленгендей, тик бурчтуу üç бурчтуктун аяныты анын катеттеринин көбөйтүндүсүнүн жарымына барабар. Башкача айтканда, $0,5|AB| \cdot |BC| = 0,5|KL| \cdot |LM|$. Ошондуктан, BC катети LM катетинен кыскарааак.

Тескери пропорциялык мисалдары:

- Кандайдыр бир жолго сарпталган убакыт жана тиешелүү ылдамдык;
- Кандайдыр бир жумушту аткарғанга сарпталган убакыт жана өндүрүмдүүлүгү бирдей, ал жумушту аткарған, кызметкерлердин саны;

- Кандайдыр бир суммадагы акчага сатылып алынган товардын баасы жана саны (көлөмү).

Бул тизмени уланта берсе болот.

117. Талааны 24 киши 5 күндө отошкон. Ошондой эле кубаттуулук менен иштеген 30 киши ал талааны канча күнде отой алмак?

118. Бассейнге секундасына 2 литр суу куйган насос, аны 45 мүнөттүн ичинде толтура алат. Бассейнди толтурғанга жарым saat көбүрөөк сарптаған насос ар бир мүнөттө канча литр суу куят?

119. Альфа жана Бета параллелепипеддердин көлөмү бирдей. Альфанын негизи кичирээк экендигин билип, Альфа жана Бетанын бийиктикерин салыштыргыла.

 120. 7,5 тонна жүк ташый алган 12 машине алып келген жүктүү, 9 тонна жүк ташый алган канча машине алып кете алат?

 121. Басмакананын кызматкери Жамал ар бир saatта жаңы китептин 42 барагын окуса, ал бут ишти 8 saatта аткарат. Ар бир saatта Жамал 6 баракка көбүрөөк окуса, ал бут ишти канча saatта аткара алат?

 122. Жылдыз базардан пияз менен сабизге бирдей акча төлөдү. Сабиз көбүрөөк алынганын билип, пияз менен сабиздин бааларын салыштыргыла.

4.12. Проценттер

Көп учурларда пропорция проценттер менен иштөөдө колдонулушу мүмкүн. Мындағы эң башкы ойдун элементи: негизги сан жүз процент менен тәндеш кабыл алынганында.

Маселе

a) Бегайымга 20% убакыт азыраак иштөөгө уруксат берилди. Эгерде анын мурдагы иш убактысы 8 saat 12 мүнөт болсо, ал азыр канча убакыт иштеши керек?

b) Сабинанын эмгек акысы 15%ке көбөйдү. Анын мурдагы эмгек акысы 15200 сом болсо, анда ал азыр канча?

c) «Силердин эң жакшы көргөн мугалимиңер ким?» – деген суроого 28 окуучу: «Жаркын эже», – деп жооп беришти. Эгерде алар окуучулардын 80%тін түзсө, класста бардығы канча окуучу бар?

d) Ақыркы текшерүү ишинде 12 окуучу «жакшы» деген баа алышты. «Жакшы» баа алгандар 40%ти түзүп, ал эми «ортосы» баа алгандар 30% болсо, алардын саны канча?

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

Чыгарылышы

а) Бул маселени эки жол менен чыгаралы. $20\% = 0,20$, ал эми 12 мүнөт 0,2 саатка барабар болгондуктан, Бегайым $0,20 \cdot 8,2 = 1,64$ саатка аз иштеши керек. Демек, анын иш убактысы $8,2 - 1,64 = 6,56$ саат болот.

Бул амалдарды башкacha дагы туюнта болот, б. а.:
 $8,2 - 0,20 \cdot 8,2 = 8,2(1 - 0,2) = 8,2 \cdot 0,8 = 6,56$ саат.

Чыгарылыштын экинчи жолу. Берилген, негизги убакытты 100% деп алалы. Анда жаңы убакыт $100\% - 20\% = 80\%$ болот.

Пропорция түзөлү: $8,2 : 100 = t : 80$, t – изделе турган убакыт. Анда пропорциянын негизги касиетине ылайык: $100t = 8,2 \cdot 80$; $100t = 656$; $t = 6,56$ саат келип чыгат.

б) Жогорудагыдай эле чыгаралы. Сабинанын эмгек акысы $0,15 \cdot 15200 = 2280$ сомго көбөйдү.

Демек, анын айлыгы $15200 + 2280 = 17480$ сом болду. Муну башкacha жазалы: $15200 + 0,15 \cdot 15200 = 15200(1 + 0,15) = 15200 \cdot 1,15 = 17480$ сом.

Чыгарылыштын экинчи жолу. Баштапкы эмгек акыны 100% дейли. Анда жаңы эмгек акы $100\% + 15\% = 115\%$ болот.

Пропорция түзөлү: $15200 : 100 = w : 115$, w – изделүүчү жаңы эмгек акы.

Анда пропорциянын негизги касиетине ылайык: $100w = 15200 \cdot 115$; $100w = 1748000$; $w = 17480$ сом болот.

с) Пропорцияны түзүүдөн баштайлы. Эгерде 28 окуучу жалпынын 80%-ин түзсө, анда N – класстагы окуучулардын жалпы саны 100%ке барабар.

Демек, $28 : 80 = N : 100$. Анда $80N = 28 \cdot 100$; $80N = 2800$; $N = 35$ болот.

Натыйжаны текшерели, эгерде класста 35 окуучу болсо анын 80%: $0,8 \cdot 35 = 28$ окуучу болот.

д) s менен «орт» баа алган окуучулардын санын белгилейбиз жана $12 : 40 = s : 30$ пропорциясын түзөбүз.

Анда: $40s = 12 \cdot 30$; $40s = 360$; $s = 9$.

123. 1) 1) Алманын баасы 12%ке азайды. Эгерде мурдагы баа 45 сом болсо, анда алманын бир килограммы азыр канча болду?
- 2) Адабият боюнча үй тапшырмага Кристина математикага караганда убакытын 130%ке ашык кетирди. Эгерде ал математикага 1 саат 15 мүнөт сарптаса, анда адабиятка канча убакыт кеткен?
- 3) Бизге бантиги бар кыздар жагат дешип, алтынчы класстын 8 баласы айтты. Эгерде алар класстагы эрекек окуучулардын 16%ин түзүшсө, анда класста канча бала болгон?
- 4) Кум-Дөбө айлындагы 36 үйдө эчки багылат, алар бардык үйлөрдүн 24%ин түзөт. Эгерде үйлөрдүн 30%инде топоздор багылса, анда аларды баккан канча үй бар?



- 124.
- 1) Шабдалынын басы 18%ке көтөрүлдү. Эгерде анын мурдагы баасы 50 сом/кг болсо, азыр анын баасы канча болуп калды?
 - 2) Керим үй тапшырмага Уулжанга караганда 35%ке аз убакыт коротту. Эгерде Уулжан үй тапшырмага 2 saat 36 мүнөт кетирсе, анда Керим ага канча убакыт кетирген?
 - 3) Жакшы окуган балдар бизге жагат дешип, алтынчы класстын 34 окуучу кыздары айтты. Эгерде алар класстагы кыздардын 85%ин түзсө, анда класста канча окуучу кыз бар?
 - 4) Сары-Булак айлында капустаны 63 үй-бүлө, б. а. айылдын 72%и айдашат. Эгерде помидор отургузандар 80% болсо, анда алар канча үй-бүлө?



125. Бул параграфта каралған маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$




1. Тойбос бир суткада 32 пирожки жеши мүмкүн. Ал: а) 18 саатта; б) 2,5 суткада; с) 3 сутка 15 саатта канча пирожки жей алат?
2. Махабат 2 саат 24 мүнөт аралығында манту түйдү. Эгерде анын эмгек өндүрүмдүүлүгү: а) 3 манту/мүн; б) 165 манту/саат болсо, ал канча манту түйгөн?
3. Эмгек өндүрүмдүүлүгү көбөйсө, буюмдун чыгарылышы: а) 18%; б) 106%; с) 0,6%ке көбөйө турганын Калыбек эсептеген. Мурда буюм чыгаруу 3500 бирдик болсо, бул учурларда канча буюм чыгарылат?
4. Заманбап техниканы колдонуу менен буюм чыгарууга кеткен каражатты: а) 0,8%; б) 16%ке азайтууга боло турганын Толкунбек эсептеген. Мурдагы кеткен каражат 37 500 сом болсо, берилген учурлар учун кеткен каражат канча болот?
5. Төмөнкү катыштар пропорция болобу?
- а) $16,4 : 4,1$ жана $7,28 : 1,82$; с) $1,83 : 0,17$ жана $10,98 : 1,02$;
 б) $6,15 : 1,11$ жана $2,05 : 0,37$; д) $71 : 0,4$ жана $14,2 : 0,8$.

6. Тенденциелерди чыгарыла.

$$\text{a) } \frac{2}{5} = \frac{4}{1-3x}; \quad \text{c) } \frac{8}{3+x} = \frac{9}{3-2x};$$

$$\text{b) } \frac{3}{0,5} = \frac{12x-18}{1-6x}; \quad \text{d) } \frac{2-3x}{11} = \frac{17+5x}{2}.$$

7. Жолборстун үйүнөн Ианықына чейин 616 м. Винни-Пух бул аралыкты 17 мүнөттө басып өтөт. Ал ушундай ылдамдык менен Ианын үйүнөн Үкүнүн үйүнө чейинки 770 м аралыкты канча убакытта басып өтөт?



8. Парикмахер 3,5 саатта 47 адамдын чачын алат. Ал: а) 1 саат 24 мүнөттө; б) 4 саат 54 мүнөттө канча адамдын чачын алат?
9. Калыс 1 саат 15 мүнөттө китептин 88 бетин окуп чыкты. Ушундай эле ылдамдыкта ал: а) 3 саатта; б) 1,26 саатта; с) 2 саат 18 мүнөттө китептин канча бетин окуйт?
10. Кубдун кыры 4,2 м барабар. Анын көлөмүн, толук бетинин аянын жана кырларынын жалпы узундугун тапкыла.

Кыры а) 6 эсе кичине; б) 2,5 эсе чон; в) 4 эсе чон болгон кубдун көлөмүн, толук бетинин аятын жана кырларынын жалпы узундугун тапкыла.

Алардагы кайсы чоңдуктардын арасында түз пропорциялық көз карандылык болсо, ага туура келген формуланы жазгыла.

11. Алмурттун баасы 14%ке арзандаган. Мурдагы баасы 65 сом болгон алмурттан Салкын 2,5 кг сатып алса, ал канча сомду үнөмдөп калат?

12. Назира үй тапшырмага Жолдошко Караганда 105%ке көп убакыт сарптады. Эгерде Жолдош үй тапшырмага 2 saat 24 мүнөт коротсо, анда Назира канча убакыт короткон?

13. Мультфильмдер жагарын алтынчы класстын 18 баласы белгилешкен. Эгерде алар класстагы эрекек балдардын 30%ин түзүшө, анда класста канча эрекек бала бар?

14. Бий ийримине алтынчы класстан 15 бала катышат, алар класстын 25%ин түзөт. Эгерде хор ийримине алтынчы класстын окуучуларынын 20%и катышса, анда хорго катышкандардын саны канча?

15. Сугалак 40 самса жей алат. Эгер ал самсанын баарын а) 10 saatta; б) 8 saatta; в) 5 saatta; д) 6 saat 24 мүнөттө жесе, ал саатына канча самса жеген болот? Саатына желген самсанын саны менен аларды жегенге кеткен убакыттын ортосундагы байланыштын түрү кандай?

16. Елена саатына 8 барак баса алат. Ал а) 3 saatta; б) 6 saatta; в) 4,25 saatta; д) 5 saat 45 мүнөттө канча барак баса алат? Басылган беттердин жалпы саны менен аларды басканга сарпталган убакыттын ортосундагы байланыштын түрү кандай?

17. Виктор тексттин 80 барагын а) 5 saatta; б) 16 saatta; в) 12,5 saatta; д) 3 saat 24 мүнөттө басып бүтүш үчүн ар бир саатта канча барак басыш керек?

Ар бир саатта басылган барактардын саны менен 80 баракты басканга сарпталган убакыттын ортосундагы байланыштын түрү кандай?

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

§5. Арапашмалар

5.1. Эчкилердин санын аныктоо

Маселе

Жайытта 17 кой жана 12 каз жүргөн эле. Аларга бир нече эчки кошулганда баарынын буттары 128 болгонун Гүлзина санап алды. Жайытка канча эчки келип кошулган?

Чыгарылышы

Эчкилердин санын x менен белгилесек, $4x + 4 \cdot 17 + 2 \cdot 12 = 128$ тенденесин алабыз (4, 4 жана 2 – эчкинин, койдун жана каздын буттарынын саны). Окшош мүчөлөрүн топтосок:

$4x = 128 - 68 - 24 \Rightarrow 4x = 36$. Мындан: $x = 36 : 4 = 9$, демек, койлор менен каздарга 9 эчки келип кошулган.

126. Жайытта 28 кой жана 27 каз жүргөн. Ал жерден бир нече кой кетип калганда, калгандарынын буттары 128 болгонун Сайкал санап чыкты. Жайыттан канча кой кеткен?

 **127.** Жайытта 37 кой жүргөн. Аларга бир нече каз кошулгандан кийин баарынын буттарынын саны 180 болгонун Бурул санап чыкты. Жайытта канча каз пайда болду?

5.2. Картөшкөнүн баасын аныктоо



Маселе

Темирлан 107 сом төлөп, 3,5 кг картөшкө жана 2 кг пияз сатып алды. Эгерде пияздын баасы 22 сом/кг болсо, анда картөшкөнүн баасы канча?

Чыгарылышы

Картөшкөнүн баасын p менен белгилеп $3,5p + 2 \cdot 22 = 107$ тенденесине келебиз. Окшош мүчөлөрүн топтосок: $3,5p = 107 - 44$;

$3,5p = 63$ жана мындан $p = 63 : 3,5 = 18$.

Демек, картөшкөнүн килограммынын баасы 18 сом болгон.

128. Айдана 380 сом төлөп, 5 кг ун жана 2,4 кг күрүч сатып алды. Эгерде ундуң баасы 42,4 сом/кг болсо, анда күрүчтүн баасы канча?

 **129.** Азиз 1021 сом төлөп, 5 жуп байпак жана 4 футбolkанын баасы 214 сом болсо, анда бир жуп байпактын баасы канча?

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

5.3. Карамелдин баасын аныктоо

Маселе

Дүкөндөгү 14 кг карамелге 20 килограмм шоколад конфетин кошкондо, бул аралашманын килограммынын баасы 750 сом болуп калды. Эгерде шоколад конфетинин килограммынын баасы: а) 960 сом; б) 1400 сом болсо, анда бир килограмм карамелдин баасы канча?

Чыгарылышы

а) Карамелдин баасын p менен белгилеп,

$$14p + 20 \cdot 960 = 750(14 + 20) \text{ тенденесине келебиз.}$$

Амалдарды аткарсак $14p + 1920 = 25500$ болот, же $14p = 63$.

Мындан: $p = 450$.

Демек, карамелдин килограммынын баасы 450 сом.

$$\text{б) } 9,6\text{ны } 14\text{ке алмаштырып: } 14p + 20 \cdot 1400 = 750 (14 + 20).$$

Анда, $14p + 28000 = 25500$ жана $14p = -2500$. Мынтай болуусу мүмкүн эмес, анткени карамелдин баасы терс сан боло албайт.

130. Дүкөндөгү 12 кг карамелге 16 кг шоколад конфетин жана 5 кг иристи кошушкан. Натыйжада килограммынын баасы 1000 сом болгон аралашма пайда болду. Эгерде шоколад конфетинин килограммынын баасы 1520 сом, ал эми карамелдики: а) 360 сом; б) 800 сом болсо, анда иристин бир килограммынын баасы канча?

 **131.** Дүкөндөгү 22 кг карамелге 15 кг иристи кошушкан. Натыйжада килограммынын баасы 700 сом болгон аралашма пайда болду. Эгерде карамелдин килограммынын баасы: а) 430 сом; б) 355 сом болсо, анда иристин бир килограммынын баасы канча болот?

5.4. Уруктун керектүү көлөмүн аныктоо

Маселе

Натыйжада, баасы 80 сом/кг болгон аралашма урукту алуу үчүн, баасы 90 сом/кг болгон 15 кг В чөбүнүн уругуна, баасы 50 сом/кг болгон А чөбүнүн уругунан канча килограмм аралаштыруу керек?

Чыгарылышы

А чөбүнүн уругун салмагын а менен белгилейли.

Анда $50a + 90 \cdot 15 = 80 (a + 15)$ тенденесин алабыз. Кашааны ачып, ошшоторун топтосок: $50a + 1350 = 80a + 1200$, андан $-30a = -150$ болот. Мындан: $a = 5$. Демек, А чөбүнүн 5 кг уругун алуу керек.

132. Натыйжада баасы 85 сом/кг болгон аралашманы алуу үчүн, баасы 92 сом/кг болгон 21 кг күрүч менен, баасы 75 сом/кг болгон күрүчтүн канча килограммын аралаштыруу керек?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$



133. Натыйжада баасы 85 сом/кг болгон аралашманы алуу үчүн, баасы 96 сом/кг болгон 25 кг печенье менен, баасы 60 сом/кг болгон печеньенин канча килограммын аралаштыруу керек?

5.5. Монеталардын санын аныктоо

Маселе



Грегори он жана жыйырма беш сомдук монеталарды чогултуп жүрөт. Ал жыйнагыч үкөккө 33 он сомдук монета таштаганда, үкөктө 755 сом болуп калды. Грегоринин үкөгүндө канча жыйырма беш сомдук монета болгон?

Чыгарылышы

Жыйырма беш сомдук монеталардын санын x менен белгилейли. Анда, $25x + 33 \cdot 10 = 755$ (755 – бул 7,55 сомдогу монетанын саны) болот. Окшошторун топтосок: $25x = 755 - 330$; $25x = 425$. Мындан: $x = 425 : 25 = 17$. Демек, үкөктө 17 жыйырма беш центтик монеталар болгон.

134. Надиранын беш тыйындык 18 тыйыны жана элүү тыйындык а монетасы бар. Эгерде Надиранын бардыгы 6 сом 40 тыйыны бар болсо, анда а саны канчага барабар?



135. Акмураттын үч сомдук 13 тыйыны жана беш сомдук b тыйыны бар. Эгерде Акмураттын бардыгы 124 сому бар болсо, анда b саны канчага барабар?

5.6. Эритменин керектүү көлөмүн аныктоо

Маселе

45%түү эритме алуу үчүн, 14 литр 30%түү эритмеге 80%түү туздун эритмесинен канча литр кошуу керек?

Чыгарылышы

30%түү туздун эритмеси деген, бул сууда эритилген туздун өлчөмү 30% экенин билдириет. Ошондуктан 14 литр эритмеде $0,30 \cdot 14$ туз болот.

Анда, 80%түү эритменин көлөмүн x менен белгилесек, анда $0,80x$ туз болот.

Мындан $0,30 \cdot 14 + 0,80x = 0,45 (14 + x)$ теңдемесине келебиз ($14 + x$ – алынган эритменин көлөмү, ал эми $0,45 (14 + x)$ – алынган эритмеги туздун саны).

Тендендеги кашааны ачып, окшошторун топтосок: $4,2 + 0,8x = 6,3 + 0,45x$,
 $0,35x = 2,1$ болот.

Анда: $x = 2,1 : 0,35 = 6$.

Демек, 14 литр 30%туу туздун эритмесине 6 литр 80%туу эритмени кошсок,
45%туу 20 литрдик туздун эритмеси пайда болот.

136. 14%туу эритме алуу үчүн, 25 литр 10%туу эритмеге 22%туу туздун эрит-
месинен канча литр кошуу керек?

 **137.** 24%туу эритме алуу үчүн, 12 литр 17,1%туу эритмеге 42%туу туздун
эритмесинен канча литр кошуу керек?

5.7. Суунун керектүү көлөмүн аныктоо

Маселе

21%туу эритме алуу үчүн, 3,5 литр 60%туу туздун эритмесине канча литр
таза суу кошуу керек?

Чыгарылышы

Таза суунун керектүү литрин а менен белгилейли.

Анда алынган эритменин көлөмү $3,5 + a$ болот жана андан
 $0,60 \cdot 3,5 + 0 \cdot a = 0,21(3,5 + a)$ тенденесине келебиз. Кашааны ачып, окшош-
торун топтосок: $2,1 = 0,735 + 0,21a$, андан $0,21a = 1,365$ болот.

Мындан, $a = 1,365 : 0,21 = 6,5$.

Демек, 3,5 литр 60%туу туздун эритмесине 6,5 литр таза сууну кошсок,
21%туу 10 литрдик туздун эритмеси пайда болот экен.

138. 11,7%туу эритме алуу үчүн, 13 литр 36%туу туздун эритмесине канча литр
таза суу кошуу керек?

 **139.** 32,5%туу эритме алуу үчүн, 52 литр 45%туу туздун эритмесине канча
литр таза суу кошуу керек?

5.8. Майдын керектүү көлөмүн аныктоо

Маселе

Карда жүрүүчү машинага 5% машина майы жана 95% бензиндин аралаш-
масы куюлат. 2% машина майы жана 98% бензинден турган 38 литр аралаш-
мага керектүү аралашманы алуу үчүн дагы канча литр машина майын кошуу
керек?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Чыгарылышы

Аралашмага зарыл болгон майдын литрин m менен белгилейли.

Анда керектүү аралашманын көлөмү $38 + m$ болот жана $0,02 \cdot 38 + m = 0,05(38 + m)$. (Бул жерде $0,02 \cdot 38$ баштапкы аралашмадагы майдын саны) тенденциясина келебиз.

Тенденменин кашаасын ачып, окшошторун топтосок:

$$0,76 + m = 1,9 + 0,05m, \text{ анда } 0,95m = 1,14.$$

$$\text{Мындан } m = 1,14 : 0,95 = 1,2 \text{ болот.}$$

Демек, 38 литр баштапкы аралашмага 1,2 литр машине майын кошсок, керектүү аралашманы алабыз.

140. № 2 мектептин алтынчы класстарында 75 окуучуунун 4% экиге окугандар. Ал эми коншу мектептен дагы бир нече экиге окугандар каторулуп келгенден кийин экиге окугандардын саны 10%ке жетти. № 2 мектепке канча экиге окугандар кошулган?

 **141.** Машиненин жаңы кыймылдаткычына 1% машина майы жана 99% бензиндин аралашмасы колдонулат. 6% машина майы жана 94% бензинден турган 38 литр аралашмасына керектүү аралашманы алуу үчүн дагы канча литр бензин кошуу керек?

5.9. Эритменин көлөмүн аныктоо. Уланды

Маселе

Челекте 15%туу туздун эритмесинин 20 литри болгон. Бул эритменин x литрин ошол эле көлөмдөгү 95% эритме менен алмаштырып, натыйжада 40%туу эритме алынды. Мында x канчага барабар?

Чыгарылышы

Алынган эритмеде туздун саны $0,40 \cdot 20$ болот.

Ал баштапкы эритмелерден: $0,15(20 - x)$ жана $0,95x$ алынган.

Демек, $0,15(20 - x) + 0,95x = 0,40 \cdot 20$ тенденциясина келебиз.

Тенденменин кашаасын ачып, окшошторун топтосок: $0,8x = 5$,

$$\text{мындан: } x = 5 : 0,8 = 6,25.$$

Демек, баштапкы эритменин 6,25 литри алмаштырылган.

142. 250 граммдык Катянын кружкасындагы чайда 10%туу канттын эритмеси болгон. Катя чыгып кеткенде Ира кружкадан бир аз ичиш, ага кантсыз чай куюп койду. Натыйжада кружкада 6%туу кант эритмеси бар баштапкы көлөмдөгү чай болуп калды. Ира канча грамм таттуу чай ичиш алган?



143. Челекте 34% түү туз эритмесинин 8 литри болгон. Бул эритменин түрлүү ошол эле көлөмдөгү 60% эритме менен алмаштырып, натыйжада 43,75% түү эритме алынды. Мында түнчтеге барабар?

5.10. Монеталарды кошуу

Маселе

Исламдын кутусунда үч сомдук 13 монета, беш сомдук 18 монета жана он сомдук 4 монета бар эле. Ал ошондой эле монеталардан бир нечени кутуга кошкондо: а) 180 сом; б) 184 сом болуп калды.

Кандай монеталар кошулган?



Чыгарылышы

Кутуда $13 \cdot 3 + 18 \cdot 5 + 4 \cdot 10 = 169$ сом болгон.

а) Демек, $180 - 169 = 11$ сом кошулган болот. Анда, 11 сом болушу үчүн, 3 сомдук эки монета менен 5 сомдук бир монетанын суммасы гана болуга тийиш. (Биз үч, беш жана он сомдук монеталарды карап жатабыз.)

б) $184 - 169 = 15$ сом кошулган болот. Бул учурда ар башка үч чыгарылыш бар: же 3 сомдон бешөө, же 5 сомдон үчөө, же 10 сомдон бирөө жана 5 сомдон бирөө.

144. Мээримдин кутусунда үч сомдук 11 монета, беш сомдук 7 жана элүү тыныңдык 12 монета бар эле. Ал ошондой эле монеталардан бир нечени кутуга кошкондо: а) 76 сом; б) 80 сом болуп калды.

Кандай монеталар кошулган?



145. Таалайдын кутусунда үч сомдук 29 монета, беш сомдук 14 монета жана бир сомдук 16 монета бар эле. Ошондой эле монеталардан бир нечени кошкондо, кутуда: а) 177 сом; б) 178 сом болуп калды.

Кутуга кандай монеталар кошулган?

5.11. Эки белгисизи бар сыйыктуу төндемелерге киришүү

Улан менен Динара базардан 4 кг сабиз жана 2 кг пияз сатып келиши. Уйдөн аларды кызы Бермет тосуп алды жана өз ара төмөндөгүдөй маек башталды.

Бермет: Кызык, бүгүн базарда сабиз жана пияз канча турат болду экен?

Улан: Булардын баарына биз 112 сом төлөдүк.

Бермет: (Бир нече убакыттан кийин.) Түшүнүктүү, сабиз 23 сом, пияз 10 сом турса керек, анткени $23 \cdot 4 + 10 \cdot 2 = 92 + 20 = 112$.

Улан: Жок, баалар андай эмес болчу.

Бермет: (Бир нече убакыт ойлонгондон кийин.)

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Анда, сабиз 25 сом, пияз 6 сом, анткени $25 \cdot 4 + 6 \cdot 2 = 100 + 12 = 112$, же сабиз 10 сом, пияз 36 сом, анткени $10 \cdot 4 + 36 \cdot 2 = 40 + 72 = 112$ турса керек.

Улан: Жок, бул баалар дагы туура эмес.

Бермет атасына таарынып, апасына кайрылды.

Бермет: Айтыңызычы апа, сабиздин жана пияздын баасы канча экен?

Динара: Сабиздин баасы 4 сомго кымбат экен.

Бермет: (Катту таарынып.) Апа, сен аны айттай деле койсоң болмок, анткени айырмасы 4 болгон көптөгөн экиден топ сандарды табууга болот. Мисалы, 5 менен 1; 7 менен 3; 51 менен 47; 6,7 менен 2,7..;

Динара: Кызыым, сен бекер таарынасың. Эгерде сен менден жана атаңан алган маалыматты топтосон, сабиздин жана пияздын бааларын таап аласың.

Бермет ойлонуп калды. Анда биз дагы ойлонуп көрөлү.

Ушундай жана көптөгөн башка учурлар учун мындай маселелерди математиканын жардамы менен чыгаруу ыңгайлуу болот. Анда, керектүү белгилөөлөрдү киргизип, маселени математика тилине көрөлү.

m – сабиздин баасы, l – пияздын баасы болсун деп белгилейли. Анда Уландын айтканынан

$$4m + 2l = 112 \quad (1)$$

келип чыгат.

(1) – төндемедеги $4m$ кошулуучусу – сабизге канча, ал эми $2l$ кошулуучусу – пиязга канча сом төлөнгөнүн билдирет.

ах + by = с түрүндөгү төндеме эки белгисизи бар сызықтуу төндеме

деп аталат. Мында, a , b , c – берилген сандар, аларды төндеменин коэффициенттери деп атайдыз, ал эми x , y – төндеменин белгисиздерি.

Жогоруда Бермет байкагандай, эки белгисизи бар сызықтуу төндеме көптөгөн чыгарылышка ээ болот.

Динарадан алынган кошумча маалыматты дагы эки белгисизи бар сызықтуу төндеме түрүндө жаза алабыз:

$$m - l = 4, \quad (2)$$

Бул төндеме дагы көптөгөн чыгарылышка ээ болот. Сабиз менен пияздын баасын туюнктан m жана l сандары (1) – төндеменин, ошол эле учурда (2) – төндеменин дагы чыгарылышы болушу керек. Математикада мындай учурлар төмөндөгүдөй жазылат: биринчи төндеменин алдына экинчиси жазылып, алар фигуралык кашаа менен камтылат:


$$\begin{cases} 4m + 2l = 112 \\ m - l = 4 \end{cases}$$

Мындай туюнманы эки белгисизи бар сызықтуу төндемелер системасы деп атайдыз.

Пайда болгон системаны чыгаруу жолун эмки параграфта талкуулайбыз.

Маселе

Кошой менен Диля эки түрдүү, биринчи – килограммы 200 сомдон, экинчиси – килограммы 260 сомдон турган момпосуй сатып алууну чечиши. Эгерде бул эки түрдүү конфет үчүн бардыгы 800 сом сарптай турган болушса, анда алар момпосуйдун ар бир түрүнөн канча килограммдан сатып алалышат?



Чыгарылышы

Биринчи түрдөгү момпосуй салмагын x менен, экинчи түрдөгү момпосуйдун салмагын y менен белгилеп, $200x + 260y = 800$ тенденесине келебиз. Мында эки белгисизи бар сызыктуу тенденеме алынды жана жогоруда белгиленгендей анын көп чыгарылышы болушу мүмкүн. Анын бир нече чыгарылышын табалы.

Биз, $y = 1$ болсун деп алсак,
 $200x + 260 \cdot 1 = 800$ жана $200x = 540$,
анды $= 2,7$.

Демек, Кошой менен Диля экинчи түрдөгү момпосуйдан 1 кг ала турган болсо, анда алар биринчи түрдөгү момпосуйдан 2,7 кг сатып алалышат.

Эгерде $y = 2$ болсо,
анды $200x + 260 \cdot 2 = 800$.

Мындан: $200x = 800 - 520$,
анды $x = 1,4$.

Ал эми $y = 2,5$ болсо: $200x + 260 \cdot 2,5 = 800$.

Анда: $200x = 800 - 650$,
демек, $x = 0,75$.

Ошол эле учурда $y = 4$ болсо,
 $200x + 260 \cdot 4 = 800$ болот дагы анда,
 $200x = 800 - 1040$,
анды $x = -1,2$ болуп калат.

Бул болсо эгерде момпосуйдун экинчи түрүнөн 4 кг ала турган болушса, анда анын биринчи түрүнөн терс сан салмактагы момпосуй болуп калат. Мындай болушу мүмкүн эмес, демек, бул чыгарылыш маселенин туура жообу болбрайт.

Чыгарылыштарды хке дагы ар кандай маанилерди берип табууга болот эле. Бирок эсептөөлөрдө бөлүү амалы 260 саны менен аткарылмак, ал 200гө бөлүүдөн татаал болмок.

146. Манана 18 лариге эки түрдүү байпак сатып алды. Биринчи түрүнүн бир жубунун баасы 1 лари, экинчисиники 1,5 лари (лари – грузин акчасы).

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

- 1) Ар бир түрүнөн канча жуп байпак сатылып алынган? Чыгаруунун 3 вариантын көрсөткүлө.
- 2) Эгерде Манана: а) 8 жуп; б) 14 жуп; с) 5 жуп байпак сатып алган болсо, анда ал биринчи түрүнөн канча жуп байпак сатып алган?

 **147.** Угур 8 лирага эки түрдүү печене сатып алды. Биринчи түрүнүн бир килограмм печенъесинин баасы 2,5 лира, экинчисиники 1,7 лира (лира – түрк акчасы).

- 1) Ар бир түрүнөн канча килограмм печене сатылып алынган? Чыгаруунун 3 вариантын көрсөткүлө.
- 2) Эгерде Угур: а) 2 кг; б) 5 кг печене сатып алган болсо, анда ал экинчи түрүнөн канча кг печене сатып алган?

 **148.** Бул параграфта каралган маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$2x + 3y$$



- Жайытта 38 кой жана 17 каз жайылып жүргөн. Жайыттан бир нече кой кетип калғандан кийин, жайытта 126 бут калғанын. Канат санап чыкты. Жайыттан канча кой кетип калған?
- Жайытта 37 каз оттоп жүргөн. Аларга бир нече кой келип кошулганда, Эрнист 176 бут болуп калғанын эсептеп чыкты. Жайытка канча кой кошулған?
- Бексултан үч буттүү 17 жана төрт буттүү 13 стол жасады. Ал дагы l үч буттүү стол жасагандан кийин пайдаланған буттардын саны 124 болду. l канчага барабар?
- Корукта 37 машине жана 22 эки дөңгөлөктүү велосипед токтоп турған эле. Ал жерден бир нече машине чыгып кеткенден кийин Элчibай корукта 188 дөңгөлөк калғанын эсептеп чыкты. Коруктан канча машине чыгып кеткен?
- Элмира 300,4 сом төлөп 3,5 кг ун жана a кг күрүч сатып алды. Эгерде күрүчтүн баасы 83 сом/кг, ундуун баасы 38,4 сом/кг болсо, a канчага барабар?
- Темир 755 сом төлөп 4 жуп байпак жана b сандагы футболка сатып алды. Эгерде бир жуп байпактын баасы 35 сом, футболканын баасы 246 сом болсо, b канчага барабар?
- 34%түү эритме алуу үчүн, 30%түү 15 литрдик эритмеге 20%түү түздүн эритмесинен канча литр кошуу керек?
- Билбесбек бир жумада 2 беш, 7 эки жана бир нече үч деген бааларды алды. Эгерде бул баалардын суммасы 39 болсо, анда ал канча үч деген бааларды алған?
- Келишим боюнча жумушчулар ар бир иштеген күнүнө 8 евродон алса, ал эми ар бир калтырган күнү үчүн алардан 2 евродон кармап калат. Алар алты күн иштегендөн кийин, аларга айлық жок экени маалым болду. Келишим ишке киргендөн кийин канча күн өткөн?
- Дүкөндөгү 21,5 кг карамелге 6 кг шоколад конфетин жана 15 кг иристи кошуп койду. Натыйжада килограммынын баасы 820 сом болгон аралашма пайда болду. Эгерде шоколад конфетинин килограммынын баасы 1500 сом, ал эми карамелдик: а) 700 сом; б) 800 сом болсо, анда иристин бир килограммынын баасы канча?
- Акрамдын кутусунда үч сомдук 37 монета, беш сомдук 8 монета бар эле. Ал ошондой эле монеталардан бир нечени кутуга кошкондо: а) 160 сом; б) 160 сом болуп калды. Кандай монеталар кошулған? Канча монета кошулған?

12. 15,75%түү эритме алуу үчүн, 7%түү 21 литрдик эритмеге 28%түү туздун эритмесинен канча литр кошуу керек?

13. 15 литр 38%түү туздун эритмесине, 31 литр 70%түү туздун эритмесин жана x литр 45%түү туздун эритмесин арапаштыргандан кийин 58,4%түү эритме пайда болду. x канчага барабар?

14. 14 литр 35%түү туздун эритмесине 19 литр 50%түү туздун эритмесин жана у литр 40%түү туздун эритмесин арапаштыргандан кийин 43%түү эритме пайда болду. у канчага барабар?

15. 26%түү эритмени алуу үчүн, 14 литр 65%түү туздун эритмесине канча литр таза сууну арапаштырыш керек?

16. № 3 мектептин 6-класстарында 64 окуучу бар. Алардын 6,25%и мыкты окугандар. Кошуна мектептен мыкты окугандардан бир нечеси келип кошулгандан кийин, мыкты окугандардын саны 25%ке чейин ёсту. № 3 мектептин 6-класстарына канча мыкты окуган жаңы окуучулар келген?

17. Челекте 15 литр 25%түү туздун эритмеси болгон эле. Андан h литр эритмени ошондой эле көлөмдөгү 40%түү эритме менен алмаштырып, 28%түү эритме алышты. h канчага барабар?

18. Джемаль 18 лирага эки түрдүү таттуудан сатып алды. Анын биринчисинин бир килограммынын баасы 1,5 лира, экинчиники – 2,4 лира болгон (лира – түрк акчасы).

- 1) Ар бир таттуунун түрүнөн канча килограмм сатып алынган? Чыгарылыштын 3 вариантын көрсөткүле.
- 2) Эгерде Джемаль биринчи түрүнөн: a) 2 кг; b) 5,2 кг сатып алган болсо, анда ал экинчи түрүнөн канча килограмм сатып алган?

§ 6. Сызыктуу тенденциелердин өтө жөнөкөй системалары

6.1. Сызыктуу тенденциелердин системаларына киришүү

Мурунку параграфтын аягында биз кийинки кырдаалга кабыл болгонбuz.

Маселе

Улан менен Динара базардан 4 кг сабиз жана 2 кг пияз сатып келишти. Үйдөн аларды кызы Бермет тосуп алды. Өз ара маектин негизинде 112 сом корогонун жана сабиз пияздан 4 сомго кымбат экендигин билип, Бермет алардын бааларын аныкташ керек.

Ага жардам берели.

Чыгарылышы

Ушундай жана көптөгөн башка учурларда маселени математиканын жардамы менен чыгаруу ыңгайлуу болот.

Керектүү белгилөөлөрдү киргизип, маселени математика тилине которолу.

m – сабиздин баасы, l – пияздын баасы болсун деп белгилейли. Анда Уландын айтканынан

$$4m + 2l = 112. \quad (1)$$

келип чыгат.

(1)-тенденедеги $4m$ кошулуучусу – сабизге канча, ал эми $2l$ кошулуучусу – пиязга канча сом төлөнгөнүн билдириет.

Динарадан алынган кошумча маалыматты дагы эки белгисизи бар сызыктуу тендене түрүндө жаза алабыз:

$$m - l = 4. \quad (2)$$

Сабиз менен пияздын баасын туюнкан m жана l сандары (1)-тендененин, ошол эле учурда (2)-тендененин дагы чыгарылышы болушу керек. Математикада мындаи учурлар төмөндөгүдөй жазылат: биринчи тендененин алдына экинчиси жазылып, алар фигуралык кашаа менен камтылат:

$$\begin{cases} 4m + 2l = 112 \\ m - l = 4 \end{cases}$$

Мындаи туюнта эки белгисизи бар сызыктуу тенденциелер системасы деп аталат.

Бул системаны чыгаруу үчүн, 2-тенденени m белгисизине карата чыгарабыз: $m = 4 + l$ болот (математикада тди m менен туюнтыбыз деп айтылат) жана аны (1) – тенденеге койсок:

$$\begin{cases} 4m + 2l = 112 \\ m = 4 + l \end{cases}, \quad \begin{cases} 4m + 2l = 112 \\ m = 4 + l \end{cases}, \quad \begin{cases} 4(4 + l) + 2l = 112 \\ m = 4 + l \end{cases}$$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Кашааларды ачып, $4(4 + l) + 2l = 112$; $16 + 4l + 2l = 112$, окшошторун топтоштурасак, $4l + 2l = 112 - 16$; $6l = 96$ болот, мындан $l = 16$ келип чыгат. Аны $m = (4 + l)$ түюнтмасына коуп, $m = 4 + 16 = 20$ алабыз. Бул эсептөөлөрдү Бермет аткарып, сабиздин баасы 16 сом, пияздын баасы 20 сом экенин билди жана аны туура тапкандыгы учун ата-энесинин алкышын алды. Аягында, системаны чыгаруу колдонгон бул ыкма ордуна коую ыкмасы деп аталаарын белгилеп кетели.

149. Малаке печеньенин эки түрүн 108 лирага сатып алды. Печеньенин ар бир түрүнөн бир килограммдан алынганын жана экинчи түрдөгү печенье 17 лирага кымбат турарын билип, печеньелердин бааларын билгиле.

 **150.** Алмамбет конфеттин эки түрүн 820 сомго сатып алды. Момпосуйдун ар бир түрүнөн бир килограммдан алынганын жана экинчи түрдөгү момпосуй 70 сомго арзан экендигин билип, момпосуйлардын бааларын билгиле.

6.2. Белгисиздердин айырмасы аныктаган системалар

Маселе



Баскетбол оюнунда «Жолборс» командасы «Арстан» командасын 23 упайга утуп алды. Оюндан кийин «Арстан» командасынын тренери: «Эгерде биз эки эсे көп упай алсак, анда аларды 19 упайга утат элек», – деп айтты. Оюн кандай эсеп менен аяктаган?

Чыгарылышы

«Жолборс» командасы алган упайлардын санын t менен, «Арстан» командасы алган упайдын санын l менен белгилесек, анда $t - l = 23$ теңдемесин, ал эми «Арстан» командасынын тренеринин айтканынан $2l - t = 19$ теңдемесин алабыз. Ошентип

$$\begin{cases} t - l = 23 \\ 2l - t = 19 \end{cases}$$

системага келебиз. Мындағы 1-тендемеден $t = 23 + l$ таап, аны 2-тендемеге койсок: $2l - (23 + l) = 19$ болот. Кашааны ачып, окшошторду топтосок: $2l - 23 - l = 19 \Rightarrow l - 23 = 19$, андан $l = 42$ келип чыгат. Анда, $t = 23 + l = 23 + 42 = 65$. Демек, бул оюнда «Жолборс» командасы «Арстан» командасын 65 : 42 эсебинде уткан.

151. Шахмат мелдешинде «Үқүлөр» командасы «Жыландар» командасын 2 упайга утуп алды. Оюндан кийин бир күйөрман: «Эгерде «Жыландар» командасы азыркыдан үч эсे упайды көп алган болсо, анда алар 5 упайга утат эле», – деп айтты. Оюн кандай эсеп менен аяктаган?



- 152.** «Шумкар» командасы «Бүркүт» командасын гандбол оюунунда, 7 топ көп киргизип, утту. Оюндан кийин бир күйөрман: «Эгерде «Шумкар» командасы оюнда азыркыдан эки эсे көп топ киргизсе, анда алар 22 топ айырма менен утат эле», – деп айтты. Оюн кандай эсеп менен аяктаган?

6.3. Белгисиздердин суммасы анықтаган системалар

Маселе

Дүкөндө килограммынын баасы 200 сом жана 120 сом-дөн болгон эки түрдүү момпосуй бар. Бардыгы 90 кг момпосуй сатылып, андан 14000 сом түшсө, момпосуйлардын ар бир түрүнөн канчадан килограмм сатылган?



Чыгарылышы

х менен бириңчи түрдөгү, у менен экинчи түрдөгү момпосуидун салмагын белгилеп: $x + y = 90$ төндемесин алабыз. Анда, бириңчи түрүн сатуудан $20x$ сом, экинчисинен $120y$ сом түшкөн болот. Натыйжада

$$\begin{cases} x + y = 90 \\ 200x + 120y = 14000 \end{cases}$$

төндемелер системасына келебиз.

Мындағы 1-төндемеден ути таап: $y = 90 - x$, аны 2-төндемеге койсок, $200x + 120(90 - x) = 14000$ болот.

Кашааны ачып, оқшошторду топтосок:

$200x + 10800 - 120x = 14000 \Rightarrow 8x = 320$, андан $x = 40$ келип чыгат.

Демек, бириңчи түрдөгү момпосуидан 40 килограмм, экинчи түрдөгү момпосуидан $y = 90 - x = 90 - 40 = 50$ килограмм сатылган болот.

153. Дүкөндө эки түрдүү шапкелер сатылат. Анын бириңчиси 120, экинчиси 70 сом турат. Эгерде 19 сатылган шапкелер үчүн 1880 сом түшкөн болсо, ар бир түрүнөн канчадан сатылган?



- 154.** Эки талаадагы 180 гектарга буудай себилип 7140 центнер түшүм алынган. Бириңчинин гектарынын түшүмдүүлүгү 40 центнер, экинчиники 37 центнер болсо, ал талаалардын аятын тапкыла.

6.4. Кесүү маселеси

Маселе

6 кесим торт болгон эле. Алардын айрымдарын дагы төрткө, калгандарын экиге бөлүштү. Натыйжада 22 кесим торт пайда болду. Канча кесим 2 бөлүккө бөлүнгөн?

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

Чыгарылышы

Төрткө бөлүнгөн кесимдеринин санын x менен, экиге бөлүнгөн торттун кесимдеринин санын y менен белгилейли. Анда x кесимдерден $4x$ майда кесимдер, y кесимдерден $2y$ майдарааң кесимдер келип чыгат. Мындан:

$$\begin{cases} x + y = 6 \\ 4x + 2y = 22 \end{cases}$$

тендемелер системасына келебиз.

1-тендемеден ути таап: $y = 6 - x$, аны 2-тендемеге койсок: $4x + 2(6 - x) = 22$ болот. Кашааны ачып, окшошторду топтосок: $4x + 12 - 2x = 22 \Rightarrow 2x = 10$, андан $x = 5$ келип чыгат. Демек, төрт бөлүккө бөлүнгөн торттун 5 кесими, эки бөлүккө бөлүнгөн $y = 6 - x = 6 - 5 = 1$ кесими болгон.

155. 6 барак кагаз бар эле. Алардын айрымдары төрткө бөлүнгөн. Натыйжада барактардын саны 12 болуп калды. Канча барак кесилген эмес?

 **156.** 7 барак кагаз бар эле. Алардын айрымдары төрткө, калгандары алтыга бөлүнгөн. Натыйжада барактардын саны 32 болду. Канча барак 6 бөлүккө бөлүнгөн?

6.5. Белгисиздердин суммасы аныктаган системалар. Уланды

Маселе

Күчүктөр менен өрдөктөрдүн буттары биригип 48, ал эми баштары 18 болгон. Канча күчүк жана канча өрдөк болгон?

Чыгарылышы

Күчүктөрдүн санын x менен, өрдөктөрдүн санын y менен белгилейли. Анда күчүктөрдүн буттарынын саны $4x$, өрдөктөрдүкү $-2y$ болот. Мындан

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ 4x + 2y = 48 \end{cases}$$

тендемелер системасына келебиз.

1-тендемеден ути таап: $y = 18 - x$, аны 2-тендемеге койсок, $4x + 2(18 - x) = 48$ болот. Кашааны ачып, окшошторду топтосок: $4x + 36 - 2x = 48 \Rightarrow 2x = 12$, андан $x = 6$ келип чыгат. Демек, 6 күчүк жана: $y = 18 - x = 18 - 6 = 12$ өрдөк болгон экен.

157. Унаа токтоочу жайда бардыгы 120 дөңгөлөгү бар эки дөңгөлөктуү велосипед жана төрт дөңгөлөктуү унаалар турат. Эгерде алардын жалпысы 33 болсо, канча унаа, канча велосипед турган?



- 158.** Асан 15 стол жасаган. Бардыгы 54 бут колдонулган болсо, канча үч буттуу, канча төрт буттуу столдор жасалган?

6.6. Тестте алынган баллдар

Маселе

Текшерүү иште 30 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 2 балл берилет, жооп туура эмес болсо – жарым балл кемитилет. Магомед баарына жооп жазып, натыйжада 28 балл алган. Магомед канча туура эмес жооп берген?

Чыгарылышы

Туура жооптордун санын x менен, туура эмес жооптордун санын y менен белгилейли. Анда, туура жооптор үчүн $2x$ балл, туура эмес жооптор үчүн $-0,5y$ балл коюлган. Мындан

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x - 0,5y = 28 \end{cases}$$

тендемелер системасына келебиз. 1-тендемеден хти таап: $x = 30 - y$, аны 2-тендемеге койсок: $2(30 - y) - 0,5y = 28$ болот. Кашааны ачып, окшошторду топтосок: $60 - 2y - 0,5y = 28 \Rightarrow -2,5y = -32$, андан $y = (-32) : (-2,5) = 12,8$ келип чыгат.

Демек, $y = 12,8$, анда $x = 30 - 12,8 = 17,2$. Биз системаны чыгардык, бирок ал маселенин туура жообу боло албайт: суроолордун саны бүтүн сан болуш керек.

- 159.** Текшерүү иште 25 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 1 балл берилет, жооп туура эмес болсо – төрттөн бир балл кемитилет. Манучар баарына жооп жазып, натыйжада 15 балл алган. Манучар канча туура эмес жооп берген?

- 160.** Текшерүү иште 28 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 7 балл берилет, жооп туура эмес болсо 2 балл кемитилет. Мальвина баарына жооп жазып, натыйжада 17 балл алган. Мальвина канча туура жооп берген?



- 161.** Текшерүү иште 18 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 2 балл берилет, жооп туура эмес болсо – жарым балл кемитилет. Мадина баарына жооп жазып, натыйжада 18 балл алган. Мадина канча туура эмес жооп берген?



- 162.** Текшерүү иште 20 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 4 балл берилет, жооп туура эмес болсо – бир балл кемитилет. Мансур баарына жооп жазып, натыйжада 65 балл алган. Мансур канча туура жооп берген?

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

6.7. Акча калдыгы



Маселе

Эгерде Данияр 11 дептер сатып алса, анда анын 5 сому калат, ал эми 15 дептерге 9 сому жетпейт. Данияр 7 дептер сатып алса, анда канча сом калат?

Чыгарылышы

Дептердин баасын p менен, Даниярдагы акчанын санын R менен белгилейли. Анда, биринчи учур үчүн $11p + 5 = R$, экинчиси үчүн $15p - 9 = R$ болот. Бул тенденциелерди система түрүндө жазалы:

$$\begin{cases} 11p + 5 = R \\ 15p - 9 = R \end{cases}$$

1-тенденциедеги R ди 2-тенденциеге койсок: $11p + 5 = 15p - 9$ болот. Окшошторун топтосок: $14 = 4p$, андан: $p = 14 : 4 = 3,5$. Демек, дептердин баасы $p = 14 : 4 = 3,5$ сом. Анда Даниярда $R = 11p + 5 = 11 \cdot 3,5 + 5 = 43,5$ сом болгон.

Алынган санды 2-тенденциеге коюп: $15 \cdot 3,5 - 9 = 43,5$, чыгарылыштын туура экенине ишенебиз.

Кийинки суроого жооп берели.

Дептердин баасы 3,5 сом болсо, 7 дептерге $7 \cdot 3,5 = 24,5$ сом коройт. Ошондуктан Даниярда $43,5 - 24,5 = 19$ сом калат.

163. Эгерде Бермет 1,5 кг момпосуй сатып алса, анын 470 сому, ал эми 2,2 момпосуй сатып алса, анын 176 сому калат. Бермет 1,8 кг момпосуй сатып алса, анда канча акча калат?

164. Эгерде Турсун 2,5 кг печенье сатып алса, анын 75 сому калат эле, ал эми 4 кг сатып алууга 120 сому жетпейт. Турсун 1,3 кг печенье сатып алса, анда канча акча калат?

165. Силер жана силердин үй-бүлөнөр катышкан сооданын шартын колдонуп, маселе түзгүлө жана аны чыгарыгла.

6.8. Квадрат жана башка фигуранын

Маселе

1) Тик бурчтуу жалпак темирдин периметри 112 см, негизи бийиктигинен 14 сантиметрге чоң. Бул темирден кесип алууга мүмкүн болгон эң чоң квадраттын аянын канчага барабар?

2) Тик бурчтуктун периметри 58 мм. Анын бир жагы тең жактуу беш бурчтуктун бир жагына дал келет, экинчи жагы квадраттын жагы менен жакташ. Ошондой эле, беш бурчтуктун периметри квадраттын периметринен 82 миллиметрге чоң. Квадраттын аякты канчага барабар?

Чыгарылышы

1) Жалпак темирдин негизинин узундугун a менен, анын бийиктигин h менен белгилейли. Анда

$$\begin{cases} 2(a + h) = 112 \\ a - h = 14 \end{cases}$$


тендемелер системасына келебиз. 2-тендемеден аны таап: $a = 14 + h$, аны 1-тендемеге койсок: $2(14 + h + h) = 112$ болот.

Бул тендемени 2ге бөлөлуү: $(14 + h + h) = 56$,
окшошторун топтол, $2h = 42$, жана $h = 42 : 2 = 21$ алабыз.

Анда, $a = 14 + h = 14 + 21 = 35$.

Демек, жалпак темирдин бийиктиги 21 см, узундугу 35 см.

Ал эми аякты эң чоң болгон квадрат, жагы 21 см болгондо болот, анын аянты: $21 \cdot 21 = 212 = 441 \text{ см}^2$.



24-сүрөт

2) Эгерде a – тик бурчтуктун негизи, h – бийиктиги болсо, анда анын периметри $2(a + h)$ болот.

Анда беш бурчтуктун периметри $5a$, ал эми квадраттын периметри $4h$. Демек, бул шарттар

$$\begin{cases} 2(a + h) = 58 \\ 5a - 4h = 14 \end{cases}$$

тендемелер системасына алып келет. 1-тендемени экиге бөлүп, андан аны таап: $a = 29 - h$, экинчи тендемеге коёбуз: $5(29 - h) - 4h = 82$.

Кашааны ачып, окшошторду топтосок: $145 - 5h - 4h = 82$,
анда $-9h = -63$.

Мындан, $h = 7$, жана $a = 29 - h = 29 - 7 = 22$ болот.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b)$$

$$14x = -42$$


Демек, тик бурчтуктун бийиктиги 7 мм, негизи 22 мм болот. Ал эми квадраттын жагы 7 мм болгондуктан, анын аяны $7 \cdot 7 = 49 \text{ mm}^2$ болот.

166. Тик бурчтуктун периметри 22 см. Анын бир жагы тең жактуу үч бурчтуктун жагына, экинчи жагы квадраттын жагына дал келет. Ошол эле учурда үч бурчтуктун периметри квадраттын периметринен 12 сантиметрге чоң. Квадраттын аянын канчага барабар?

 **167.** Тик бурчтуктун периметри 72 см, ал эми аны менен жакташ болгон квадраттардын периметрлеринин айырмасы 16 см. Тик бурчтуктун негизи менен бийиктиги канчага барабар?

6.9. Параллелепипеддин беттеринин аянттары

Маселе



Тик бурчтуу параллелепипеддин толук бетинин аяны 80 m^2 , каптал бетинин аяны негизинин аянынан 35 m^2 ге чоң. Негизинин аянын канчага барабар?

Чыгарылышы

Тик бурчтуу параллелепипеддин толук бети анын каптал бетинен жана эки негизинен турат.

S_h менен каптал бетинин аянын, S_{ab} менен негизинин аянын белгилейли. Анда тик бурчтуу параллелепипеддин толук бетинин аяны $S_h + 2S_{ab}$. Мындан

$$\begin{cases} S_h + 2S_{ab} = 80 \\ S_h - S_{ab} = 35 \end{cases}$$

тендемелер системасына келебиз. Системанын 2-тендемесинен S_h ти таап: $S_h = 35 + S_{ab}$, аны 1-тендемеге коюп: $S_h + 2S_{ab} = (35 + S_{ab}) + 2S_{ab} = 80$ алабыз.

Окшоштурун топтосок: $3S_{ab} = 45$.

Мындан, $S_{ab} = 15$.

Демек, негизинин аяны 15 m^2 ге барабар экен. S_h : $S_h = 35 + S_{ab}$ экен.

168. Тик бурчтуу параллелепипеддин каптал бетинин аяны 48 m^2 ге барабар, ошол эле учурда бир каптал бетинин аянын экинчисинин аянынан 4 m^2 ге чоң. Эгерде анын бийиктиги 2 м болсо, негизинин аянын канчага барабар?

 **169.** Негизи квадрат болгон тик бурчтуу параллелепипеддин бардык кырларынын (каркасынын) узундуктарынын суммасы 60 см, ал эми бийиктиги негизинин жагынан 3 сантиметрге чоң. Параллелепипеддин бийиктиги канчага барабар?

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}$$

6.10. Пайданы аныктоо

Маселе

«Альфа» жана «Бета» фирмалары биринчи жылы 432 млн сом киреше алышты. Экинчи жылы «Альфанын» кирешеси 25%ке ёсуп, «Бетаныкы» 20%ке кемиген, бирок жалпы киреше өзгөрүүсүз калган. Биринчи жылы ар бир фирманин кирешеси канчадан болгон?



Чыгарылышы

«Альфанын» биринчи жылдагы кирешесин a менен, «Бетанын» биринчи жылдагы кирешесин b менен белгилейли. Анда, «Альфанын» экинчи жылдагы кирешеси $1,25a$, «Бетанын» экинчи жылдагысы $0,8b$ болот (1 процент – 0,01ге барабар.) Ошондуктан «Альфанын» биринчи жылдагы кирешеси $0,25a$ ёссө, «Бетаныкы» $0,2b$ га кемиген.

Демек,

$$\begin{cases} a + b = 432 \\ 1,25a + 0,8b = 432 \end{cases}$$

төндемелер системасын алабыз.

1-төндемеден аны таап: $a = 432 - b$, аны 2-төндемеге коюп:

$1,25(432 - b) + 0,8b = 432$, кашааны ачып, оқшошторду топтосок:

$$540 - 1,25b + 0,8b = 432 \Rightarrow -0,45b = -108.$$

Мындан, $b = (-108) : (-0,45) = 240$ болот.

Демек, $b = 240$, андан $a = 432 - b = 432 - 240 = 192$.

Анда, «Альфанын» биринчи жылдагы кирешеси 192 млн сом,

«Бетаныкы» – 240 млн сом болгону аныкталды.

Текшерүүнү 2-төндеме боюнча жүргүзсөк:

$$1,25a + 0,8b = 1,25 \cdot 192 + 0,8 \cdot 240 = 240 + 192 = 432 - \text{туура жооп чыгат.}$$

170. Мурат менен Дилянын 25 000 сому бар эле. Мурат андагы өзүнүн акчасынын 55%ин, ал эми Диля 40%ин короткондон кийин, алардын 12 600 сому калды. Мураттын канча акчасы калды?



171. Ысык-Көлгө барғанга чейин Мээрим менен Исламдын жалпы салмагы 92 кг эле. Эс алып жүрүп Мээрим 4%ке арыктап, Ислам 5% салмак кошкон. Натыйжада алардын жалпы салмагы 100 граммга ёскөн. Ысык-Көлдөн келгенде Исламдын салмагы канча болгон?

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

6.11. Арапашманы система аркылуу аныктоо



Маселе

1) Дүкөндө эки түрдүү момпосой бар: биринчи түрүнүн килограммынын баасы 334 сом, экинчи түрүнүн килограммынын баасы 280 сом. Баасы 310 сом/кг боло турган 90 кг арапашма момпосой алуу үчүн ар бир түр момпосайдан канча килограмм пайдалануу керек?

2) Дүкөн эки түрдүү момпосуйларды арапашмага пайдаланды: 1-түрүнүн килограммынын баасы 420 сом,

2-түрүнүн килограммы 355 сом. Баасы 300,75 сом/кг боло турган арапашма алуу үчүн ар бир түр момпосайдан канча килограмм пайдаланылган? Арапашмага биринчи түрдөгү момпосайдан 8 кг ашык колдонулганы белгилүү.

Чыгарылышы

1) 1-түрдөгү момпосуидун салмагын a менен, 2-түрдөгү момпосуидун салмагын b менен белгилейли. Анда

$$\begin{cases} a + b = 90 \\ 334a + 280b = 90 \cdot 310 \end{cases}$$

тендемелер системасын алабыз.

2-тендемедеги $334a$ – биринчи түрдөгү момпосуиду сатуудан түшкөн акча, $280b$ – экинчи түрдөгү момпосуиду сатуудан түшкөн акча, $90 \cdot 310$ – арапашманы сатуудан түшкөн акча.

1-тендемеден аны таап: $a = 90 - b$, аны 2-тендемеге кооп:

$334(90 - b) + 280b = 90 \cdot 310$, кашааны ачып, окшошторун топтосок: $30060 - 334b + 280b = 27900 \Rightarrow -54b = -2160$.

Мындан, $b = (-2160) : (-54) = 40$ болот.

Демек, $b = 40$, анда $a = 90 - b = 50$, б. а. 1-түрдөгү 50 кг конфета менен 2-түрдөгү 40 кг момпосуиду арапаштырып, анын килограммын 310 сомдан сата турган болсо, арапашмадан түшкөн акча анын ар бирин өзүнчө эле сатуудан түшкөн акчага барабар болот экен.

2) Жогорудагы эле белгилөөлөрдү колдонсок,

$$\begin{cases} a - b = 8 \\ 420a + 355b = 390,75(a + b) \end{cases}$$

тендемелер системасын алабыз.

2-тендемедеги $390,75(a + b)$ – арапашманы сатуудан түшкөн акча.

1-тендемеден аны таап: $a = 8 + b$, аны 2-тендемеге кооп:

$420(8 + b) + 355b = 390,75((8 + b) + b)$, кашааны ачып, окшошторду топтосок: $3360 + 420b + 355b = 3126 + 781,5b \Rightarrow -6,5b = -234$. Мындан, $b = (-234) : (-6,5) = 36$ болот.

Демек, $b = 36$, анда $a = 36 + 8 = 44$, б. а., эгерде 1-турдөгү 44 кг момпосуй менен 2-турдөгү 36 кг момпосуиду аралаштырып, анын килограммын 390 сом 75 тыындан сатсак аралашмадан түшкөн акча анын ар бириң өзүнчө сатуудан түшкөн акчага барабар болот экен.

172. Таалайдын 500 кой, эчкиси болгон. Койлордун орточо салмагы 38 кг, эч-килердик 32 кг, ал эми алардын жалпы орточо салмагы 37,1 кг. Таалайдын канча кою, канча эчкиси болгон?

173. Фермадагы уйлардын салмагы 348 кг, жылкылардықы 320 кг, ал эми алардын орточо салмагы 339,6 кг. Фермадагы уйлардын саны жылкылардан 20га ашык экенин билип, фермада канча уй, канча жылкы болгонун тапкыла.

174. Дүкөндө эки түрдүү печене болгон: биринчи түрүнүн килограммынын баасы 140 сом, экинчиники – 80 сом. Баасы 117 сом/кг боло турган 60 кг аралашма печене алуу үчүн печенөнин ар бир түрүнөн канча килограммдан алыш керек?

175. Дүкөн эки түрдүү печенөлөрди: биринчи түрүнүн килограммы 125 сомдон, экинчиники – 105 сомдон, аралашмага пайдаланды. Баасы 117,5 сом/кг боло турган аралашма алуу үчүн печенөлөрдин ар бир түрүнөн канчадан килограмм алынган? Аралашмага биринчи түрдөгү печене 16 кг ашык колдонулган.

6.12. Эритмелердин керектүү көлөмдөрүн аныктоо

Маселе

60 литр 41%түү туздун эритмесин алуу үчүн 44% жана 32%түү эритмелер колдонулган. Ар бир эритмедин канча литрден колдонулган?

Чыгарылышы

41%түү туздун эритмеси деген ал суюктукта 41% туз болот дегенди билдириет. Анда, 60 литр эритмеде $0,41 \cdot 60$ туз болот. Эгерде, биринчи эритменин көлөмүн x менен белгилесек, анда $0,44x$ туз, экинчи эритменин көлөмүн y менен белгилесек, анда $0,32y$ туз болот. Анда,

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 0,44x + 0,32y = 0,41 \cdot 60 \end{cases}$$



тендемелер системасын алабыз. Системадагы экинчи тендеме, баштапкы эритмелердеги туздун саны кийин даярдалган эритмеги туздун саны менен бирдей экенин көрсөтөт. Биринчи тендемеден хти таап: $x = 60 - y$, аны экинчи тендемеге коюп: $0,44(60 - y) + 0,32y = 0,41 \cdot 60$, кашааны ачып, окшошторду топтосок: $26,4 - 0,44y + 0,32y = 24,6 \Rightarrow -0,12y = -1,8$. Мындан, $y = (-1,8)$:

(- 0,12) = 15 болот. Анда: $x = 60 - 15 = 45$. Демек, 45 литр 44%түү түздүн эритмеси менен 15 литр 32%түү эритмени аралаштырса, 41% тузу бар 60 литр эритме алынат экен.

176. 50 литр 22%түү түздүн эритмесин алуу үчүн 25% жана 10%түү эритмелер колдонулган. Ар бир эритмеден канча литрден колдонулган?

 **177.** 100 литр 45%түү түздүн эритмесин алуу үчүн 55%түү жана 30%түү эритмелер колдонулган. Ар бир эритмеден канча литрден колдонулган?

 **178.** Бул параграфта караптап маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$



1. Салтанат 17 лира төлөп, ар бири бир килограммдан болгон момпосуйдун эки түрүнөн сатып алды. Биринчи түргө караганда экинчи түрдөгү момпосуй 1,4 лирага арзан экендигин билип, момпосуйлардын бааларын билгиле.

2. Системаны чыгарыла:

a) $\begin{cases} a + b = 42 \\ 2a + 18b = 420 \end{cases}$	d) $\begin{cases} 25p - 49 = R \\ 12p + 68 = R \end{cases}$
b) $\begin{cases} a - b = 43 \\ 125a + 8b = -110 \end{cases}$	e) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 5x + 80y = 130 \end{cases}$
c) $\begin{cases} 5(x + y) = 40 \\ 21x - 8y = -35 \end{cases}$	f) $\begin{cases} 5s - 7t = 18,9 \\ s + 4t = -8,1 \end{cases}$

3. Мектептеги викторинанын катышуучуларына 20 суроо сунушталган. Туура жооп берген окуучуга 12 упай берилип, туура эмес жооп үчүн 10 упай кемитилген. Бардык суроолорго жооп жазып, андан 64 упай топтогон окуучу канча туура жооп берген?

4. Мал короодо койлор менен каздар жүргөн эле. Алардын баштарынын саны 33, буттарыныкы 91 экенин бала эсептеп чыкты. Канча кой, канча каз бар экенин тапкыла.

5. 20 дөңгөлөк жана 8 отургуч болгон болсо, канча үч дөңгөлөктүү, канча эки дөңгөлөктүү велосипед чогултууга болот?

6. Табак менен чыны биригип 37 сом, ал эми 3 табак жана 5 чыны 145 сом турат. 5 табак жана 3 чыны канча турат?

7. Арстандын 20 кой, эчкileri бар, алардын жалпы салмагы 760 кг. Эгерде койлордун орточо салмагы 40 кг, эчкilerдики 30 кг болсо, Арстандын канча кою болгон?

8. Бир жума ичинде Билгичбек менен Билбесбек 27 баа алышты жана алардын жалпы суммасы 99 болду. Эгерде Билбесбек жалаң эки, ал эми Билгичбек беш деген бааларды алган болсо, анда Билбесбек канча баа алган?

9. Келишим боюнча жумушчуга ар бир жумуш кылган күнү үчүн 48 франк берилет, жумушту калтырган күнү үчүн 12 франк кемитилет. 30 күн өткөндөн

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

күйин Пьердин эмгек акысы 0 франк болгонун билип, ал канча күн иштегенин тапкыла¹.

10. Тик бурчтуктун периметри 480 смге барабар. Эгерде анын негизин 15%ке чоңойтуп, бийиктигин 5%ке кичиртсек, анда бул тик бурчтуктун периметри 536 см барабар болуп калат. Жаңы тик бурчтуктун аяты канчага барабар?

11. Шляпа менен шапкенин жалпы баасы 400 сом, 2 шляпа жана 3 шапке – 950 сом. Шляпа менен шапкенин баасын тапкыла.

12. Кинотеатрда 40 билет 2700 сомго сатылган. Эгерде чондордун билетинин баасы 80 сом, балдардықы 30 сомдан болсо, канча билет чондорго, канчасы балдарга сатылган?

13. Аэропорттон, тұндук жана түштүк багыты боюнча еки самолёт учуп чыккан. Тұндүкке учкан самолёт түштүккө учканга караганда саатына 40 кмден ашық учат. Үч саат өткөндөн күйин алардын ортосундагы аралық 1800 км болду. Самолёттөрдүн ылдамдығын тапкыла.

14. Аэропорттон бир багыт боюнча, бири-биринен 45 мүнөт айырмасы менен еки самолёт учуп чыккан. Бириңиси әкінчесине караганда саатына 140 км ашық учат. Әкінчи самолёт учуп чыккандан еки саат өткөндөн күйин алардын ортосундагы аралық 895 км болду. Самолёттөрдүн ылдамдығын тапкыла.

15. Касымдын 200 топоз жана әчкилери бар. Топоздун орточо салмагы 98 кг, әчкини - 30 кг, ал эми алардын жалпы орточо салмагы 58,9 кг. Касымдын канча топозу, канча әккиси бар?

16. Класстагы балдардын орто бою 134 см, кыздардықы – 140 см, ал эми класстагы окуучулардын орто бою 136,4 см. Эгерде балдар кыздардан 5ке көп болушса, класста канча бала, канча кыз бар?

17. Класстагы балдардын орто бою 144 см, кыздардықы – 146 см, ал эми класстагы окуучулардын орто бою 146,5 см. Эгерде окуучулардын саны 32 болсо, класста канча бала, канча кыз болгон?

18. Мал короодо койлор жана каздар жүргөн зе. Алардын баштарынын саны 33, буттарынықы – 136. Мал короодо канча кой, канча каз бар экенин тапкыла.



19. 50 литр 37,8%түү туздун эритмесин алуу үчүн 42% жана 28%түү эритмелер колдонулган. Ар бир эритмегден канча литрден колдонулган?

¹ Э. Безунун маселеси.

§7. Натуралдык сандарды жазуу системасынын касиеттери

7.1. Үй тапшырманы аткарып жатканда

Натуралдык сандардын касиеттерине карата үй тапшырманы аткарып жатып Ақылай: цифраларынын суммасы 18ге барабар болгон эки орундуу натуралдык санды тапкыла деген маселени ойлоп тапты. Башка иштер менен алектенин жүргөн Тентек бул тапшырманы аткарған жок. Ал класска келип, Ақылайдын дептериндегини окугандан кийин, мен мындай маселелерди канча кааласаң, ошончо түзүп бере алам деп кубанды да, өзүнүн дептерине: биринчиси – цифраларынын суммасы 22ге барабар болгон эки орундуу натуралдык санды, экинчиси – цифраларынын суммасы 8ге барабар болгон эки орундуу натуралдык санды тапкыла деген эки маселени жазып койду.

Бул маселелерди талдап көрөлү. Алдын ала айрым аныктамаларды эске салабыз.

Саноодо колдонулуучу 1, 2, 3... сандары натуралдык деп аталышат. Натуралдык сандардын көптүгү N символу менен белгиленет.

Натуралдык сандарды жазууда **арабдардыкы** деп аталган ондук позициялык система колдонулат. Натуралдык сандар, **цифралар** деп аталган, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 белгилер менен жазылат. Ар бир цифранын «салмагы» анын орду менен аныкталат. Арабдар сыйктуу санды ондон солго окусак, анын биричиси – бирдик, экинчиси – ондук, үчүнчүсү – жүздүк, миндик, он миндик ж. б. у. с. болуп окулат.

Мисалы: $29873 = 3 \cdot 1 + 7 \cdot 10 + 8 \cdot 100 + 9 \cdot 1000 + 2 \cdot 10\,000$.

Араб сандарын белгилөөдө тамгалар колдонулса, анда алардын үстүнө сыйзык коюлат, б.а. $\overline{abcd} = 1549$ болсо, анда $a = 1; b = 5; c = 4; d = 9$.

Эгерде натуралдык санды жазууда эки цифра колдонулса, ал – эки орундуу, үч цифра колдонулса – үч орундуу ж. б. у. с.

Натуралдык сандын алдында нөл же бир нече нөл жазылса, алар эсепке алынбайт. Мисалы, 0317 – үч орундуу, 0044 – эки орундуу сан болот.

Жогорудагы Ақылайдын маселесинде $a + b = 18$ болгон \overline{ab} санын табуу керек эле. Мында a, b цифралар болгондуктан, алар 9дан чоң боло алышпайт. Ошондуктан: изделген сан 99.

Ал эми Тентектин 1-маселесинин чыгарылышы болбойт, анткени $a + b = 22$ болгон \overline{ab} санынын болушу үчүн же a , же b ондон чоң болууга тийиш. Ал эми a жана b цифралар болуп, 9тан чоң болгондуктан, андай болууга мүмкүн эмес.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Тентектин экинчи маселесинин жалғыз чыгарылышы жок.

Анда $a + b = 8$ болгон \overline{ab} санын табу керек эле. Бирок бул маселенин чыгарылышы болуп натуралдық сандардың бир нече жубу боло алат.

Мисалға, $a = 2, b = 6; a = 1, b = 7; a = 8, b = 0; a = 6, b = 2$.

179. Цифраларынын суммасы 4 боло турган бардық эки орундуу натуралдық сандарды тапкыла.

 **180.** Цифраларынын суммасы 17 боло турган бардық эки орундуу натуралдық сандарды тапкыла.

7.2. Эки орундуу сандын цифраларын аныктоо

Маселе

Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 10, ал эми ондугу бирдигинен 4кө кичине. Бул санды тапкыла.

Чыгарылышы

Изделген санды \overline{xy} менен белгилейли. Анда:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ y - x = 4 \end{cases}$$

турундөгү тенденмелер системасына келебиз. Системанын биринчи тенденмесинен хти таап: $x = 10 - y$, аны экинчи тенденеге койсок, анда $y - (10 - y) = 4$ болот. Кашааны ачып, $y - 10 + y = 4$, окшошторун топтол, $2y = 14$ деп алабыз. Мындан $y = 7$, андан $x = 3$ болору келип чыгат. Демек, изделген сан 73 экен.

181. Ондугу бирдигинен 3кө аз жана үч эсептеген ондугу бирдигинен 5ке чоң болгон эки орундуу натуралдық санды тапкыла.

 **182.** Ондугу бирдигинен 5ке чоң жана эки эсептеген ондугу менен бирдиги барабар, ал эми эки эсептеген ондугу бирдигинен 9га чоң. Бул санды тапкыла.

7.3. Үч орундуу сандын цифраларын аныктоо

Маселе

Үч орундуу сандын цифраларынын суммасы 17 жана жүздүгү менен бирдиги барабар, ал эми эки эсептеген ондугу бирдигинен 9га чоң. Бул санды тапкыла.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$x = 3y$$

$$3x + 3y$$

Чыгарылышы

Изделген санды $\overline{хх}$ түрүндө жазууга болот. Анда системасына келебиз.

$$\begin{cases} x + y + x = 17 \\ 2y - x = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x + y = 17 \\ x = 2y - 9 \end{cases}$$

Экинчи тендендемедеги хтин маанисін биринчи тендендемеге коюп:

$2(2y - 9) + y = 17$ ни алабыз. Андагы кашааны ачып: $4y - 18 + y = 17$, оқшошторду топтосок, $5y = 35$ болот. Мындан: $y = 7$ жана $x = 2y - 9 = 5$.

Демек, изделген сан: 575.

183. Цифраларының суммасы 13кө барабар, ондугу бирдигинен 7те аз жана ондугу жұздығынө барабар үч орундуу натуралдық санды тапкыла.

184. Цифраларының суммасы 11ге, жұздығу бирдигине барабар жана үч эселенген ондугу менен бирдигинин суммасы 13кө барабар үч орундуу натуралдық санды тапкыла.

7.4. Эки орундуу санды табуу

Маселе

Эки орундуу натуралдық сандын цифраларының суммасы 11ге барабар. Бул сандын цифраларын орун алмаштырсақ, пайда болгон сан баштапкы сандан 27те чоң болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.



Чыгарылышы

Сандарды араб системасы менен жазуу учурунда, ар бир цифранын салмагы ал өзү турган орун менен аныкталат. Ошондуктан изделген санды $10x + y$ түрүндө жазалы, мында x – ондуктардын, y – бирдиктердин саны. Орун алмашуудан кийин $10y + x$ саны пайда болот. Мындан

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ (10y + x) - (10x + y) = 27 \end{cases}$$

системасына келебиз. Системанын экинчи тендендесиндеги кашааларды ачып:

$10y + x - 10x - y = 27$, оқшошторду топтосок: $9y - 9x = 27$ болот. Кашаанын сыртына 9ту чыгарып: $9(y - x) = 27$, андан кийин тенденмени 9га бөлсөк, ал $y - x = 3$ түрүнө келет. Эми биринчи тендендемедеги ути таап: $y = 11 - x$, акыркы тендендемеге койсок: $(11 - x) - x = 3$.

Мындан, $11 - x - x = 3$; $-2x = -8$. Анда, системанын чыгарылышы: $x = 4$; $y = 7$.

Демек, изделген сан 47 экен.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & V = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = 82 \end{aligned}$$

185. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 8. Бул сандагы цифралардын ордун алмаштырса, алынган сан алгачкыдан 54кө кичине болот. Алгачкы санды тапкыла.

 **186.** Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 10. Бул сандагы цифралардын ордун алмаштырса, анда ал сан алгачкы сандан 18ге чоң болуп калат. Алгачкы санды тапкыла.

7.5. Үч орундуу санды табуу

Маселе

Үч орундуу натуралдык сандын цифраларынын суммасы 12ге, ал эми жүздүгү ондугуна барабар. Бул сандын биринчи жана үчүнчү цифраларынын ордун алмаштырганда, ал баштапкы сандан 297ге чоң сан болот. Баштапкы санды тапкыла.

Чыгарылышы

Баштапкы санды $100x + 10x + y$ түрүндө жазалы.

Мында: x – жүздүк жана ондук, y – бирдик. Анда, орун алмашуудан кийин $100y + 10x + x$ болуп калат.

Демек,

$$\begin{cases} x + x + y = 12 \\ (100y + 10x + x) - (100x + 10x + y) = 297 \end{cases}$$

системасына келебиз. Системанын экинчи тенденмесиндеги кашааларды ачып:

$100y + 10x + x - 100x - 10x - y = 297$, окшошторду топтосок: $99y - 99x = 297$ болот. Кашаанын сыртына 99ту чыгарып: $99(y - x) = 297$, тенденемени 99ка бөлсөк, ал $y - x = 3$ түрүнө келет.

Эми биринчи тенденедеги ути таап: $y = 12 - 2x$, акыркы тенденеге койсок: $(12 - 2x) - x = 3$.

Мындан, $12 - 2x - x = 3$; $-3x = -9$.

Анда, системанын чыгарылышы: $x = 3$; $y = 6$, ал эми изделген сан: 336.

187. Үч орундуу сандын цифраларынын суммасы 15 жана анын жүздүгү бирдигине барабар. Бул сандагы экинчи жана үчүнчү цифралардын ордун алмаштырса, баштапкы сандан 27ге кичине сан болот. Баштапкы санды тапкыла.

 **188.** Үч орундуу сандын цифраларынын суммасы 12 жана анын ондугу бирдигине барабар. Бул сандагы биринчи жана экинчи цифраларды орун алмаштырса, баштапкы сандан 270ге чоң сан болот. Бул санды тапкыла.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$b = 8$$

$$x = 8$$

7.6. Эки орундуу сандан үч орундуу санга

Маселе

Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 11. Бул сандын цифраларынан кийин 3 цифрасы жазылса, анда ал сан баштапкыдан 831ге чоң болуп калат. Баштапкы санды тапкыла

Чыгарылышы

Баштапкы санды $10x + y$ түрүндө жазалы, мында x – ондук, y – бирдик. Аларга 3 цифрасын кошуп жазгандан кийин $100x + 10y + 3$ санын алабыз. Ошентип,

$$\begin{cases} x + y = 11 \\ (100x + 10y + 3) - (10x + y) = 831 \end{cases}$$

системасына келебиз. Экинчи тендендемедеги кашааларды ачып:

$$100x + 10y + 3 - 10x - y = 831, \text{ окшош мүчөлөрдү топтосок:}$$

$90x + 9y = 828$ болот. Ал эми 1-тендендемеден $y = 11 - x$. Аны акыркы тендендемеге койсок:

$$90x + 9(11 - x) = 828 \text{ келип чыгат. Мындан, } 90x + 99 - 9x = 828;$$

$81x = 729$. Ошондуктан системанын чыгарылышы: $x = 9$; $y = 2$, ал эми изделген сан: 92.

189. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 8. Бул сандын цифраларынын ортосуна 6 цифрасы жазылса, анда ал сан баштапкыдан 510га чоң болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.

190. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 10. Бул сандын цифраларынан кийин 7 цифрасы жазылса, анда ал сан баштапкыдан 259га чоң болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.

7.7. Эки орундуу сандан төрт орундуу санга

Маселе

Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 15. Бул сандын цифраларынын ортосуна 31саны жазылса, анда ал сан баштапкыдан 7240ка чоң болот. Баштапкы санды тапкыла.

Чыгарылышы

Изделген санды $10m + n$ түрүндө жазалы, мында m – ондуктар, n – бирдиктер. Цифралардын ортосуна 31ди жазгандан кийин $1000m + 3 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + n$ санын алабыз.



$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Демек,

$$\begin{cases} m + n = 15 \\ (1000m + 3 \cdot 100 + 1 \cdot 10 + n) - (10m + n) = 7240 \end{cases}$$

системасына келебиз.

Экинчи тендендеги кашааларды ачып, окшош мүчөлөрдү топтосок: $990m = 6930$ жана $m = 7$ болот. Системанын 1-тенденесинен:

$$n = 15 - 7 = 8.$$
 Демек, изделген сан: 78.

191. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 8. Бул сандын цифраларынан кийин жылчык калтырбай 61 санын жазсак, анда баштапкыдан 3526га чоң сан пайда болот. Баштапкы санды тапкыла.

 **192.** Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 13. Эгерде бул сандын цифраларынын ортосуна 17 санын жазсак, анда баштапкыдан 4130га чоң сан пайда болот. Баштапкы санды тапкыла.

7.8. Үч орундуу сандан үч орундуу санга

Маселе

Эгерде үч орундуу x сандан, анын биринчи жана үчүнчүү цифраларынын орун алмашуусунан пайда болгон санды кемитсек, анда 792 чыгат. Хтин цифраларынын суммасы 18 экени белгилүү болсо, ал кайсы сан?

Чыгарылышы

Изделген санды \overline{abc} деп белгилейли. Анда: $x = 100a + 10b + c$ жана маселенин биринчи шартынан $(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 792.$

Кашааларды ачып, окшошторду топтоштурсак, $99(a - c) = 792$ келип чыгат, мындан: $a - c = 8.$ а жана c цифралар болондуктан, алар $0, 1, 2, \dots, 9$ маанилерди гана кабыл алышы мүмкүн. Демек, $a - c = 8$ тенденеси эки чыгарылышка ээ болот, алар: $(9; 1), (8; 0).$

Эми экинчи $a + b + c = 19$ шартын алалы.

Анда $a = 8;$ $c = 0$ болсо, $b = 10.$ Мындай болууга мүмкүн эмес, анткени b цифра. Ошондуктан, $a = 9;$ $c = 1,$ демек, $b = 8.$

Ошентип, жообу: $x = 981.$

193. Эки орундуу у санынан, анын цифраларынын орун алмаштыруусунан келип чыккан санды кемитсек, 81 болот. Ути тапкыла.

 **194.** Эгерде үч орундуу z санынан, анын цифраларынын биринчиси менен экинчисинин орун алмашуусунан пайда болгон санды кемитсек, 630 чыгат. Хтин цифраларынын суммасы 20 болсо, ал кайсы сан?

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

7.9. Эки орундуу сандан цифрага

Маселе

Эки орундуу сандын экинчи орунда турган 6 цифрасын алып салганда, ал санды 12ге бөлгөндөгүдөй эле натыйжа чыгат. Ал санды тапкыла.



Чыгарылышы

Изделген санды $\overline{x6} = x \cdot 10 + 6$ деп жазып алалы. Эгерде $\overline{x6}$ дан 6 цифрасын алып салсак, x саны чыгат. Экинчи жактан, изделген санды 12ге бөлгөндө дагы ошол эле x сан чыга тургандыктан, изделген $x \cdot 10 + 6$ санын $12x$ деп жазса болот. Ошентип, $x \cdot 10 + 6 = 12x$ тенденесине келебиз. Окшошторду чо-гултуп: $6 = 2x$, мындан $x = 3$ алабыз. Демек, изделген сан 36.

Жоопту текшерели: 36 санындагы 6 цифрасын алып салсак 3 калат; 36ны 12ге бөлсөк 3 чыгат.

195. Биринчи орунда турган 3 цифрасын жана үчүнчү орунда турган бны алып салганда, x үч орундуу санын 163ке бөлгөндөгүдөй эле натыйжа келип чыгат. Ути тапкыла.

196. Биринчи орунда турган 4 цифрасын алып салганда, у эки орундуу санын 9га бөлгөндөгүдөй эле натыйжа келип чыгат. Ути тапкыла.

7.10. Үч орундуу сандан эки орундуу санга

Маселе

Экинчи орунда турган 9 цифрасын алып салганда, изделген санды 16га бөлгөндөгүдөй эле натыйжа келип чыга турганын билип, цифраларынын суммасы 12ге барабар болгон үч орундуу санды тапкыла.



Чыгарылышы

Изделген санды $\overline{9y} = x \cdot 100 + 9 \cdot 10 + y$ түрүндө жазалы. Анда шарт боюнча $x + 9 + y = 12$; $x + y = 3$ болот. Ал эми туюнтысынан 9 цифрасын алып койсок, $10x + y$ болуп калат. Бул сан изделген санды 16га бөлгөндөгүдөй эле болгондуктан, изделген санды 16 ($10x + y$) деп жазсак болот. Демек, $x \cdot 100 + 9 \cdot 10 + y = 16$ ($10x + y$) тенденеси орун алат. Кашааны ачып, окшошторун топтоштурасак, $60x + 15y = 90$ болот. Мындан

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 60x + 15y = 90 \end{cases}$$

системасына келебиз. Биринчи тенденеден $y = (3 - x)$ туюнтысын экинчи тенденеге койсок: $60x + 15(3 - x) = 90$ болот, мындан $60x + 45 - 15x = 90$; $45x = 45$.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

Анда системаның чыгарылышы: $x = 1$; $y = 3 - x = 2$ жана изделген сан: 192. Натыйжаны текшерели: 192 санынан 9ду алып салсак 12 болот, ошондой эле 192ни 16га бөлүп дагы эле 12ни алабыз.

197. Биринчи орунда турган 9 цифрасын алып салганда, изделген санды 51ге бөлгөндөгүдөй эле натыйжа келип чыга турганын билип, цифраларынын суммасы 18ге барабар болгон үч орундуу санды тапкыла.

 **198.** Экинчи орунда турган 4 цифрасын алып салып, калган сандын цифраларын орун алмаштыргандан кийин, изделген санды 8ге бөлгөндөгүдөй эле сан келип чыга турган жана цифраларынын суммасы 11ге барабар болгон үч орундуу санды тапкыла.

 **199.** Бул параграфта каралган маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t=8 : v \quad 1\text{ см} = 10\text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$x = 3y$$

$$3x + 3y = 2x + 3y$$



1. Цифраларынын суммасы 1 болгон төрт орундуу санды тапкыла.
2. Цифраларынын суммасы 27 болгон үч орундуу санды тапкыла.
3. Цифраларынын суммасы а) 3; б) 16 болгон эки орундуу бардык натуралдык сандарды тапкыла.
4. Цифраларынын суммасы а) 2; б) 26 болгон үч орундуу бардык натуралдык сандарды тапкыла.
5. Ондугу бирдигинен 3кө чоң болгон жана ондугу менен эки эсептеген бирдигинин суммасы 21ге барабар болгон эки орундуу санды тапкыла.
6. Ондугу эки эсептеген бирдигинен 7ге кем, ошондой эле ондугу жүздүгүнө барабар, цифраларынын суммасы 6 болгон үч орундуу санды тапкыла.
7. Жүздүгү бирдигине барабар жана эки эсептеген ондугу менен үч эсептеген бирдигинин суммасы 13 болгон, цифраларынын суммасы 8 болгон үч орундуу санды тапкыла.
8. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 11. Эгерде бул сандагы цифралардын орду алмашса, анда ал баштапкы сандан 63кө кем болот. Баштапкы санды тапкыла.
9. Үч орундуу сандын цифраларынын суммасы 13. Эгерде бул сандагы биринчи менен экинчи цифраларды орун алмаштырсак, анда пайдалы болгон сан баштапкы сандан 360ка ашык болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.
10. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 3. Бул сандагы цифралардын арасына 1 цифрасын жазып койсок, анда баштапкы сандан 190го чоң болгон сан чыгат. Баштапкы санды тапкыла.
11. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 7. Бул сандагы цифраларды улап, 5 цифрасын жазып койсок, анда изделген сандан 311ге чоң болгон сан чыгат. Баштапкы санды тапкыла.
12. Эки орундуу санды терем деп, аны эки жолу жаңылып жазып алышкан. Натыйжада териле турган сандан 5600гө чоң болгон төрт орундуу сан келип чыккан. Кайсы санды терүү керек эле?
13. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 13. Эгерде бул сандан кийин удаа эле 26 саны жазылса, анда ал изделген сандан 5768ге чоң сан болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = 82 \end{aligned}$$

14. Эки орундуу сандын цифраларынын суммасы 14. Бул сандагы цифралардын ортосуна 73 санын жазып койсок, анда ал изделген сандан 8650гө чоң болуп калат. Баштапкы санды тапкыла.
15. Эгерде үч орундуу T санынан, анын 2чи менен 3чүү цифраларынын ордун алмаштыруудан чыккан санын кемитсек, анда 54 чыгат. T санынын цифраларынын суммасы 8 болорун билип, бул санды тапкыла.
16. Экинчи орунда турган 4 цифрасын алып салганда, изделген санды 12ге бөлгөндөй эле натыйжа чыга турган эки орундуу санды тапкыла.
17. Экинчи орунда турган 4 жана үчүнчү орунда турган 2 цифрасын алып салганда, изделген санды 114кө бөлгөндөй эле натыйжа чыга турган үч орундуу санды тапкыла.
18. Биринчи орунда турган 6 цифрасын алып салганда, изделген санды 21ге бөлгөндөй эле натыйжа чыга турган, цифраларынын суммасы 9 болгон үч орундуу санды тапкыла.
19. Үч орундуу x сандын цифраларынын суммасы 9. Үчүнчү орунда турган 0 цифрасын алып салып, калган цифраларын орун алмаштырса, пайда болгон сан x менен 12нин катышына барабар болот. хти тапкыла.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$
$$A = P \cdot t$$
$$\frac{1}{3} \cdot \delta$$

§8. Сандардын бөлүнүшү

8.1. Бөлүнүш аныктамасы

Эгерде n саны k менен m дин көбөйтүндүсү болсо, б. а. $n = km$ барабардығы орун алса, n саны k санына бөлүнөт деп айтабыз. Мында n , k , m бүтүн сандар (km жана $k \cdot m$ жазылыштары бир эле маанини: k саны m ге көбөйтүлгөн дегенди түшүндүрөт).

Мисалы, 18 саны 2ге жана 9га бөлүнөт, бирок 7ге жана 4ке бөлүнбөйт.

200. 56 саны: а) 4; б) 14; в) 3; г) 7; д) 12; е) 16 санына бөлүнөт деген туурабы?

⚠ 201. 68 саны: а) 4; б) 14; в) 3; г) 17; д) 21; е) 8 санына бөлүнөт деген туурабы?

8.2. Бөлүнүш жөнүндө теорема

Эсептөө учурунда санды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу – аны кичирээк сандардын көбөйтүндүсү катары жазуу ыңгайлуу болот, мисалга: $44 = 4 \cdot 11$; $27 = 3 \cdot 9$; $240 = 40 \cdot 6$; $174 = 6 \cdot 29$. Мында көбөйтүүчүлөргө ажыратуу амалын аткарууда сандын бөлүнүүчүлүк белгилери жардамга келет.

Сандын мындаи бөлүнүүчүлүк белгилерин алууда төмөнкү теорема колдонулат, аны далилдейли.

Математикалык талдоо – далилдөө жолу менен түзүлгөн касиет **теорема** деп аталат.

Теорема

- Эгерде n саны r санына бөлүнсө, анда nt саны дагы r ге бөлүнөт (n, t – бүтүн сандар).
- $k = m + s$ саны r санына бөлүнөт, эгерде m дагы s дагы r га бөлүнсө ($k, m, s, r \in \mathbb{Z}$ – бул жазуу k, m, s, r – бүтүн сандар экенин билдирет).

Далилдөө

а) Эгерде n саны r ге бөлүнсө, анда $n = rq$ болот (q – бүтүн сан). Анда $nt = (rq)t = r(qt)$. Бүтүн сандардын көбөйтүндүсү кайра эле бүтүн сан болгондуктан, сандын бөлүнүүчүлүк аныктамасынын негизинде далил келип чыгат.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

b) Эгерде m саны рга бөлүнсө, анда $m = pr$ келип чыгат; эгерде s саны рга бөлүнсө, анда $s = pt$ болот, мында r жана t бүтүн сандар.

Ошондуктан $k = m + s = pr + pt = p(r + t)$ болот. Ал эми бүтүн сандардын суммасы кайра эле бүтүн сан болгондуктан, $r + t$ саны дагы бүтүн. Анда сандын бөлүнүүчүлүк аныктамасынын негизинде далил келип чыгат.

Маселе

- a) 34000 саны 17ге;
- b) 3838 саны 19га;
- c) 721 саны 7ге;
- d) 2639 саны 13ке;
- e) 30; 310; 2500; 17020 сандары 10го бөлүнө турганын көрсөткүлө.

Чыгарылышы

- a) 34000 саны 17ге, бөлүнөт, анткени $34000 = 34 \cdot 1000$ жана 34 саны 17ге бөлүнөт;
- b) 3838 саны 19, бөлүнөт, анткени $3838 = 38 \cdot 100 + 38$ жана 38 саны 19га бөлүнөт;
- c) 721 саны 7ге бөлүнөт, анткени $721 = 7 \cdot 100 + 21$ болот, 7 саны 7ге бөлүнөт жана 21 дагы 7ге бөлүнөт;
- d) 2639 саны 13ке бөлүнөт, анткени $2639 = 26 \cdot 100 + 39$; 26 саны 13ке жана 39 саны дагы 13ке бөлүнөт;
- e) 30; 310; 2500; 17020 сандар 10го бөлүнөт, анткени аларды $3 \cdot 10$; $31 \cdot 10$; $250 \cdot 10$; $1702 \cdot 10$ түрүндө жазууга болот.
- e) пунктунун натыйжасын жалпылоого болот:

|| Нөл менен аяктаган ар бир сан 10го бөлүнөт.

202.

- a) 749 саны 7ге;
- b) 369 саны 9га;
- c) 121 саны 11ге;
- d) 1339 саны 13ке;
- e) 363 саны 33ке;
- f) 360024 саны 12ге бөлүнө турганын көрсөткүлө.



203.

- a) 618 саны 6га;
- b) 3606 саны 6га;
- c) 2121 саны 21ге;
- d) 1734 саны 17ге;
- e) 9632 саны 32ге;
- f) 193857 саны 19га бөлүнө турганын көрсөткүлө.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$x = \sqrt{y}$$

8.3. 2ге бөлүнүү

Же 0, же 2, же 4, же 6, же 8 менен аяктаган бүтүн сандар жуп сандар деп, калгандаres тақ сандар деп аталат.

0, 2, 4, 6, 8, 10 сандары экиге бөлүнөөрүн билебиз.

Мындан, теореманын негизинде бардык жуп сандар экиге бөлүнөөрү келип чыгат.

Мисалы, 372 саны экиге бөлүнөт, анткени аны $372 = 37 \cdot 10 + 2$ түрүндө жазууга болот жана анын оң жагындагы эки кошулуучу төң экиге бөлүнөт.

2ге бөлүнүүнүн белгиси

Эгерде сан жуп болсо, анда ал 2ге бөлүнөт.

Демек, каалагандай бүтүн сан же 0, же 2, же 4, же 6, же 8 менен аяктаса, анда ал экиге бөлүнөт.

2ге бөлүнүүнүн белгиси жуп сандарды жалпы түрдө жазууга жол берилет:
эгерде m саны жуп болсо, анда аны $m = 2n$ түрүндө жазса болот,
мында n – бүтүн сан.

 **204.** Так сандардын аныктамасын жуп сан түшүнүгүн колдонбай бергенгө аракет кылгыла. Андан кийин ал аныктаманын негизинде жуп сандарды аныктагыла.

205. $\{3; 6; 14; 207; -4; 168; -11; 40; -77\}$ сандар көптүгүнөн анын жуп сандарынын көптүктөчүсүн алгыла.

206. Төмөнкү сандарды көбөйтүүчүсүндө 2 болгон көбөйтүндү түрүндө жазыла, мисалга $74 = 2 \cdot 37$

- a) 14; b) 38; c) 26; d) 334; e) 3638; f) 3610024.

 **207.** $\{31; 62; -47; 20; -54; 689; -112; 407; -307\}$ сандар көптүгүнөн анын тақ сандарынын көптүктөчүсүн алгыла.

 **208.** Төмөнкү сандарды көбөйтүүчүсүндө 2 болгон көбөйтүндү түрүндө жазыла, мисалга $78 = 2 \cdot 39$:

- a) 46; b) 58; c) 662; d) 2334; e) 8638; f) 61200242.

Эми 2ге бөлүнүү белгисинин далилдөөсүн келтирили.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b)$$

$$14x = -42$$

$K = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$ болсун дейли, мында a_i – цифралар, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Анда, эгерде a_0 цифрасы 2ге бөлүнсө, K саны дагы 2ге бөлүнөт.

Далилдөө

56 санын $56 = 5 \cdot 10 + 6$ түрүндө, $89018 = 8901 \cdot 10 + 8$ түрүндө ж.б.у.с. жазууга болот. Жалпы учурда каалагандай K санын

$$K = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} \cdot 10 + \overline{a_0} \quad (1)$$



турүндө жаза алабыз. 1-теореманын а пунктуна ылайык, (1) барабардыгынын оң жағындагы биринчи кошулуучусу 2ге бөлүнөт, анткени 10 әкиге бөлүнөт. Демек, 1-теореманын b пунктуна ылайык, эгерде (1) барабардыктын оң жағындагы экинчи кошулуучусу (ал a_0 цифрасы, санды жазуудагы акыркы цифра) 2ге бөлүнсө, K саны сезүз 2ге бөлүнөт.

8.4. Жуп жана так сандардын касиеттери



209. Ар биринде Зтөн окуучу боло турғандай қылыш классты топторго бөлгүле. Аладын ар бири бүтүн санды атасын. Бул аталган үч сандын арасында суммасы жуп сан боло турған эки сандын бар экендигине ынанғыла.

Жаңы үчтөн топ түзгүлө жана башка сандарды атагыла. Бул аталган сандардын арасында айырмасы жуп сан боло турған эки сандын бар экендигине ынанғыла.

Бош орунга жуп же *так* деген сөздү койгула:

- Эки жуп сандын суммасы ар дайым ... болот.
- Эки так сандын суммасы ар дайым ... болот.
- Жуп жана так сандын суммасы ар дайым ... болот.
- Эки жуп сандын айырмасы ар дайым ... болот.
- Эки так сандын айырмасы ар дайым ... болот.
- Жуп жана так сандын айырмасы ар дайым ... болот.
- Так жана жуп сандын айырмасы ар дайым ... болот.

Ушундай эле касиеттерди бүтүн сандардын көбөйтүндүсү үчүн дагы алууга болот:

– Жуп сан менен каалагандай бүтүн сандын көбөйтүндүсү ар дайым жуп сан болот.

Бул айтылгандын туура экендигине ишениш үчүн каалагандай m жуп санын $m = 2l$ түрүндө туюнтууга боло турғандыгын эске алуу жетиштүү болот, мында l – бүтүн сан. Бул санды p бүтүн санына көбөйтүп, $2pl$ санын алабыз, мында pr – бүтүн сан. Демек, $mp = 2pr$ көбөйтүндүсү дагы жуп сан болот.

– Так сандардын көбөйтүндүсү ар дайым так сан болот.

Эгерде көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бири жуп болсо, анда алардын көбөйтүндүсү дагы жуп болот. Ошондуктан так санды так санга көбөйтсөк, ар дайым так санды алабыз, мисалы:

$$89 \cdot 1 = 89; 3 \cdot 11 = 33; 83 \cdot 77 = 6391; 87 \cdot 53 = 4452.$$

Маселе

a) Асыл 17 кейнөкту 1349 сомдон жана 3 юбканы 913 сомдон сатып алды. Сатуучу бул буюмдар үчүн 25 873 сом төлөө керек деп айтканда, Асыл кайра эсептөөнү суранды. Сатуучу эсептөөнү дагы бир жолу жүргүздү дагы, Асылдан кечирим сурал, таң калуу менен: «Калькуляторду колдонбай туруп, Сиз кантип тез эле эсептеп койдунуз?» – деп сурады. Асыл эмне деп жооп берген?

b) Ақылай 7 шоколадды 49 сом 25 тыйындан жана 4 ором (пачка) печенье сатып алды. Сатуучу булар үчүн 503 сом 80 тыйын төлөө керек дегенде, Ақылай эсеп туура эмес экенин айтып, аны кайра эсептөөнү суранды. «Эмне үчүн антип айтып жатасың, сен печеньенин баасын билбейсисиң да?» – деди, таң калуу менен, Ақылайдын жанында турган Тентек. Ақылай эмне деп жооп берди?

Чыгарылышы

a) «Сатып алынган буюмдардын баасы жуп сан болорун байкоо кыйын деле эмес», – деп жооп берген Асыл. Аны көрсөтөлү. Сатып алынган буюмдар $17 \cdot 1349 + 3 \cdot 913$ сом турат. Мынданын эки көбөйтүндүү болуп жатат. Анда эки так сандын суммасы жуп сан болору белгилүү, ал эми сатуучу жуп эмес санды айткан.

b) «Сатып алынган буюмдардын баасы так сан болорун байкоо кыйын деле эмес», – деп жооп берди Ақылай. Аны тактасак: шоколад үчүн $7 \cdot 4925$ тыйын төлөнмөк – бул так сан. Дагы 4 ором печенье сатып алганда: $4 \cdot (\text{печеньенин баасы})$ – жуп сандагы тыйын төлөнёт. Ал эми так сан менен жуп сандын суммасы так болот, ал эми сатуучу 50380 – жуп сандагы тыйын сураган.

210. Эсептөөнүн натыйжасы жуп сан болорун аныктагыла:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| a) $7 \cdot 49 + 7$ | d) $133 \cdot 98 - 13 \cdot 71$ |
| b) $36 \cdot 9 - 9$ | e) $36 - 32 \cdot 52 + 33$ |
| c) $12 \cdot 103 + 11 \cdot 36$ | f) $36 \cdot 41 - 8 + 17 \cdot 29$ |

 **211.** Эсептөөнүн натыйжасы так сан болорун аныктагыла:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) $72 \cdot 9 + 17$ | d) $321 \cdot 82 - 32 \cdot 17 - 2$ |
| b) $63 \cdot 19 - 209$ | e) $66 + 342 \cdot 5 - 13$ |
| c) $217 \cdot 35 - 215 \cdot 36$ | f) $68 \cdot 54 - 811 + 74 \cdot 9$ |

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

8.5. Калдығы бар бөлүү

Маселе



Пушик жана Рыжик деген тыйын чычкандар бир кап жаңгак таап алышып, аны бөлүшө баштады. Алар кезеги менен ар бири 17ден жаңгак алалы деп макулдашты. Биринчи Пушик алды, анан Рыжик, кайра Пушик, анан Рыжик ж. б. у. с.

Капта: 1) 408; 2) 536 жаңгак болсо, акыркы жаңгак кимге тийген? Пушикке канча, Рыжикке канча жаңгак тийген?

Чыгарылышы

Эгерде көңүлүбүздө жаңгактарды 17ден өзүнчө топтосок, анда 1-, 3-, 5- ж. б. у. с. так топторун Пушик, 2-, 4-, 6- ж. б. у. с. жуптарын Рыжик алган болот.

Анда жаңгактардын санын 17ге бөлүп, топтордун санын аныктайбыз дагы, акыркы жаңгак кимге тийгенин табабыз.

1) Эгерде капта 408 жаңгак болсо, анда ал $408 : 17 = 24$ топту түзөт, демек, акыркы топту Рыжик алган болот.

Демек, жаңгак топторунун саны жуп болгондуктан ар бир тыйын чычканга бирдей сандагы, $12 \cdot 17 = 204$ жаңгактан тийген.

2) 536ны 17ге бөлүп, 31 топ жаңгакты жана дагы калдыкты алабыз. Бул болсо 31-капты Пушик алгандан кийин дагы жаңгактар калган дегенди билдириет. Аны Рыжик алган. Калган жаңгактардын канча экенин да табууга болот, $31 \text{ топто } 17 \text{ден } 31 \cdot 17 = 527$ жаңгак болгон, анда калганы $536 - 527 = 9$ жаңгак.

30 топ жаңгакты бөлгөндө ар бирине $30 : 2 = 15$ топтон тийген. Кийинки топ Пушикке тийип, ал 16 топ жаңгак алган жана ал $16 \cdot 17 = 272$ жаңгактуу болот.

Ал эми Рыжиктін канча жаңгакка ээ болгонун эки жол менен аныктайлы. Биринчиси, жалпы сандан Пушиктін жаңгактарын кемитүү: $536 - 272 = 264$. Экинчиси, 15 топто 17ден жаңгакка 9ду кошсок:

$$15 \cdot 17 + 9 = 264 \text{ жаңгак болот.}$$

212. Шустрик, Быстрик деген көйнөр өздөрү өстүргөн көп сабизин бөлүшө баштады. Алар кезеги менен ар бири 23төн сабиз алалы деп макулдашты. Биринчи Шустрик алды, анан Быстрик, кайра Шустрик, анан Быстрик ж. б. у. с.

Эгерде бардыгы:

1) 828; 2) 621; 3) 655; 4) 400 сабиз болсо, акыркы сабизди кимиси алган? Шустрикке канча, Быстрикке канча сабиз тийген?



213. Шурша жана Бырша деген сагызгандар көп шуруларды уурдап келип, аны бөлүшө баштады. Алар кезеги менен ар бири 16 шурудан алалы деп макулдашты. Биринчи Шурша, анан Бырша, кайра Шурша, анан Бырша ж.б.у.с. Эгерде бардыгы: 1) 256; 2) 176; 3) 235; 4) 310 шуру болсо, ақыркы шуруларды кимиси алган?

Шуршага канча, Быршага канча шуру тийген?

8.6. 5ке бөлүнүү

5ке көбөйтүүнүн таблицасына кайрылсак, андагы көбөйтүндүлөр же 0 же 5 менен аяктаарын көрөбүз. Ошондой эле, каалагандай 0 же 5 менен аяктаган сан 5ке бөлүнөрүн көрсөтүү кыйын эмес.

Мисалга, 9925 саны 5ке бөлүнөт, анткени аны $992 \cdot 10 + 5$ түрүндө жазууга болот, анын оң жагындағы ар бир кошулуучу 5ке бөлүнөт. Мындаидай жагдайды 567890 саны үчүн дагы айтууга болот, анткени ал: $567890 = 56789 \cdot 10 + 0$ түрүндө жазылат жана оң жагындағы эки кошулуучу тең 5ке бөлүнөт.

Муну байкагандан кийин 5ке бөлүнүүчүлүк белгисин аныктайбыз.

5ке бөлүнүүнүн белгиси

Эгерде бүтүн сан же 0 же 5 менен аяктаса, анда мындаидай сан 5ке бөлүнөт.

214. Төмөнкү сандар 5ке бөлүнөбү?

- a) 7497; b) 36990; c) 121035; d) 133980; e) 3411729?

215. Санды көбөйтүүчүсү 5 болгон көбөйтүүчүлөр түрүндө жазыла (мисалы, $70=5 \cdot 14$):

- a) 140; b) 385; c) 265; d) 3340; e) 6385; f) 100245.



216. Төмөнкү сандар 5ке бөлүнөбү?

- a) 217; b) 84675; c) 33210; d) 555351; e) 1217290?



217. Санды көбөйтүүчүсү 5 болгон көбөйтүүчүлөр түрүндө жазыла:

- a) 460; b) 585; c) 6625; d) 2330; e) 8635; f) 12005.

Бул пункттун аягында 5ке бөлүнүүчүлүк белгисин далилдөөнү көрсөтөлү, ал 2ге бөлүнүүчүлүк белгисинин далилдөөсүн толугу менен кайталайт.

$L = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$, болсун дейли, мында a_i – цифралар, $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Анда, эгерде a_0 цифрасы 5ке бөлүнсө, $L = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$, саны дагы 5ке бөлүнөт

Далилдөө

565 санын $565 = 56 \cdot 10 + 5$ түрүндө, $890 = 89 \cdot 10 + 0$ түрүндө ж.б.у.с. жазууга болот. Жалпы учурда каалагандай L санын

$$L = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1} \cdot 10 + \overline{a_0} \quad (2)$$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

түрүндө жаза алабыз. Анда Теореманын a пунктуна ылайык, (2) – барабардыктын оң жагындағы бириңчи кошулуучусу 5ке бөлүнёт, анткени 10 саны 5ке бөлүнёт. Демек, Теореманын b пунктуна ылайык, эгерде (2) – барабардыктын оң жагындағы әкинчі кошулуучусу – a_0 цифрасы – 0 же 5 болсо L саны сөзсүз 5ге бөлүнёт.

8.7. 4кө жана 25ке бөлүнүү



100 саны 25ке жана 4кө бөлүнёт. Муну байкаган соң, **4кө жана 25ке бөлүнүүчүлүк белгилерин аныктап**, аларды далилдейли.

1, 2... п.

$M = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$, болсун дейли, мында a_i – цифралар, $i = 0, 1, 2, \dots, n$.



1) Эгерде M дин ақыркы еки цифрасынан түзүлгөн $\overline{a_1 a_0}$ саны 4кө бөлүнсө, анда M саны 4кө бөлүнёт;

2) Эгерде M дин ақыркы еки цифрасынан түзүлгөн $\overline{a_1 a_0}$ саны 25ке бөлүнсө, анда M саны 25ке бөлүнёт.

Далилдөө

$$M = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0} = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2} \cdot 100 + \overline{a_1 a_0} \quad (3)$$

түрүндө жазалы.

Анда теореманын a пунктуна ылайык, (3) барабардыктын оң жагындағы бириңчи кошулуучусу 25ке жана 4кө бөлүнёт, анткени 100 саны 25ке жана 4кө бөлүнёт. Демек, эгерде (3) – барабардыктын оң жагындағы әкинчі кошулуучу саны – $\overline{a_1 a_0}$, 4кө бөлүнсө, теореманын b пунктуна ылайык, M саны 4кө бөлүнёт, ошондой эле, эгерде (3) – барабардыктын оң жагындағы әкинчі кошулуучу саны – $\overline{a_1 a_0}$ 25ке бөлүнсө, M саны сөзсүз 25ке бөлүнёт.

Маселе

1) Ақылай өзүнүн досторуна 16 саны 2ге бөлүнёт, анткени 6 саны 2ге бөлүнёт; 375 саны 5ке бөлүнёт, анткени 5 саны 5ке бөлүнёт деп түшүндерүп жаты. Ал андан ары 618 саны дей баштаганда эле кепталдан Билбесбек: «618 саны 4кө бөлүнёт, анткени 8 саны 4кө бөлүнёт», – деп чыга калды. Билбесбек туура айттыбы?

2) Төрт сатуучу төмөндөгү сандагы

a) 27837; b) 1528; c) 9314; d) 55244 жумуртканы тең бөлүшө алабы?

3) Балмұздактын баасы 25 сом. Кандайдыр бир сандагы балмұздактар үчүн төлөнгөн акча:

a) 29817; b) 8124675; c) 35673215; d) 55915350 сом боло алабы?

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = P \cdot t$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$$

Чыгарылышы

1) 618ди 4кө бөлгөндө 154,5 чыгары белгилүү. Бирок параграфтын башында бир санды экинчисине бөлгөндө бүтүн сан чыгуу керек деп макулдашылган.

Ошондуктан Билбесбектиki туура эмес. Аны 4кө бөлүнүүчүлүк белгини колдонуп аныктасак да болот. Анткени 618 санынын ақыркы эки цифрасынан түзүлгөн 18 саны 4кө бөлүнбөйт. Демек 618 саны 4кө бөлүнбөйт.

2) Берилген сан 4кө бөлүнсө, сатуучулар жумуртканы тең бөлө алышат. Текшерүү үчүн санды 4кө бөлүгө туура келет.

Бирок андан жөнөкөй жол бар: 4кө бөлүнүүчүлүк белгини колдоносо болот:

- a) 27837 саны 4кө бөлүнбөйт, анткени 37 саны 4кө бөлүнбөйт;
- b) 1528 саны 4кө бөлүнөт, анткени 28 саны 4кө бөлүнөт;
- c) 9314 саны 4кө бөлүнбөйт, анткени 14 саны 4кө бөлүнбөйт;
- d) 55244 саны 4кө бөлүнөт, анткени 44 саны 4кө бөлүнөт.

Ошентип, сатуучулар *b* жана *d* учурларында жумуртканы тең бөлө алышат, ал эми *a* жана *c* учурларында тең бөлө алышпайт.

3) Балмұздактын баасы 25 сом. Анда кандайдыр бир сандагы балмұздактар үчүн төлөнгөн акча 25ке бөлүнүш керек. Ошондуктан 25ке бөлүнүүчүлүк белгини колдонуу керек:

- a) 29817 саны 25ке бөлүнбөйт, анткени 17 саны 25ке бөлүнбөйт;
- b) 8124675 саны 25ке бөлүнөт, анткени 75 саны 25ке бөлүнөт;
- c) 35673215 саны 25ке бөлүнбөйт, анткени 15 саны 25ке бөлүнбөйт;
- d) 55915350 саны 25ке бөлүнөт, анткени 50 саны 25ке бөлүнөт.

Демек, кандайдыр бир сандагы балмұздактар үчүн төлөнгөн акча 8124675 жана 55915350 болуусу мүмкүн, 29817 жана 35673215 болушу мүмкүн эмес.

218. Сандар 4кө бөлүнөбү?

- a) 29818; b) 812462; c) 356732152; d) 55915380?

219. Сандар 25ке бөлүнөбү?

- a) 140; b) 32425; c) 20185; d) 376300?

220. Хтин кандай маанилеринде $\overline{52} \times \overline{4}$ саны 4кө бөлүнөт?

221. Утин кандай маанилеринде $\overline{49} \times \overline{5}$ саны 25ке бөлүнөт?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$



222. Сандар 4кे бөлүнөбү?

- a) 2174; b) 84676; c) 33210; d) 555392?



223. Сандар 25ке бөлүнөбү?

- a) 2273 750; b) 8473 275; c) 3889 865; d) 576 455?



224. Хтин кандай маанилеринде $\overline{337x}$ саны 4кө бөлүнөт?



225. Утин кандай маанилеринде $\overline{4827y}$ саны 25ке бөлүнөт?

8.8. 3кө жана 9га бөлүнүү



Маселе

Төмөнкү сандарды төң 3 бөлүккө бөлүүгө болобу?

- a) 500 грамм; b) 550 грамм; c) 555 грамм?

Чыгарылышы

Биринчи жана экинчи суроонун жообу – БОЛБОЙТ, үчүнчү – БОЛОТ.

а) Аны негиздөө үчүн 500 санын: $500 = 5 \cdot 100 = 5(99 + 1) = 5 \cdot 99 + 5$ түрүндө туюнталы. Анын оң жагындағы биринчи кошулуучу 3кө бөлүнөт, анткени 99 саны үчкө бөлүнөт, экинчи, 5 саны 3кө бөлүнбөйт.

Демек, сумма дагы 3кө бөлүнбөйт.

б) Ушундай эле талдоо 550 саны үчүн дагы:

$$550 = 5 \cdot 100 + 5 \cdot 10 = 5(99 + 1) + 5(9 + 1).$$

Кашааларды ачып $= 5 \cdot 99 + 5 + 5 \cdot 9 + 5$.

Кайра топтоштурсак:

$$550 = (5 \cdot 99 + 5 \cdot 9) + 10 \text{ болот.}$$

Мында, оң жагындағы биринчи кошулуучу 3кө бөлүнөт, анткени 99 жана 9 сандары үчкө бөлүнөт, ал эми экинчи, 10 саны 3кө бөлүнбөйт. Демек, сумма дагы 3кө бөлүнбөйт.

с) Ушул эле талдоону 555 санына жүргүзөлү:

$$555 = 5 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 5 = 5(99 + 1) + 5(9 + 1) + 5.$$

Кашааларды ачып $5 \cdot 99 + 5 + 5 \cdot 9 + 5 + 5$.

Кайра топтоштурсак:

$$555 = (5 \cdot 99 + 5 \cdot 9) + 15 \text{ болот.}$$

Мында, оң жагындағы биринчи кошулуучу 3кө бөлүнөт, анткени 99 жана 9 сандары үчкө бөлүнөт, экинчи, 15 саны дагы 3кө бөлүнөт. Демек, сумма 3кө бөлүнөт.

Кийинки мынданың суроолордун жоопторун жөнел табуу үчүн жогорудагы на-
тыйжаларды жалпылайты.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

Зкө бөлүнүү белгиси

$T = \overline{a_n} \overline{a_{n-1}} \dots \overline{a_2} \overline{a_1} \overline{a_0}$, болсун дейли, мында a_i – цифралар, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. Эгерде T ны жазуудагы цифралардын суммасы $\overline{a_n} + \overline{a_{n-1}} + \dots + \overline{a_2} + \overline{a_1} + \overline{a_0}$ Зкө бөлүнсө, анда T саны Зкө бөлүнёт.

Далилдөө

T санын $T = \overline{a_n} \cdot 10^{\dots} 0 + \overline{a_{n-1}} \cdot 10^{\dots} 0 + \dots + \overline{a_2} \cdot 100 + \overline{a_1} \cdot 10 + \overline{a_0}$ түрүндө жазалы. Ар бир кошулуучудан бирди ажыратып алалы:

$$T = \overline{a_n}(9 \dots 99 + 1) + \overline{a_{n-1}}(9 \dots 9 + 1) + \dots + \overline{a_2}(99 + 1) + \overline{a_1}(9 + 1) + \overline{a_0}.$$

Аларды кайра топтоштурсак:

$$T = \{\overline{a_n} \cdot 9 \dots 99 + \overline{a_{n-1}} \cdot 9 \dots 9 + \dots + \overline{a_2} \cdot 99 + \overline{a_1} \cdot 9\} + \\ + [\overline{a_n} + \overline{a_{n-1}} + \dots + \overline{a_2} + \overline{a_1} + \overline{a_0}].$$

Квадраттык кашаадагы сандардын суммасы Зкө бөлүнсө, T саны дагы Зкө бөлүнёт, анткени фигуралуу кашаадагы ар бир кошулуучуда 9 саны – көбөйтүүчүү бар, ал Зкө бөлүнёт.

Ошентип, сандын цифраларынын суммасы Зкө бөлүнсө, анда ал сан Зкө бөлүнёт.

Зкө бөлүнүүчү белгидеги далилдөөнү толугу менен кайталап, 9га бөлүнүү белгини дагы алсак болот.

Сандын цифраларынын суммасы 9га бөлүнсө, анда ал сан 9га бөлүнёт.

226. Төмөнкү сандар Зкө бөлүнөбү?

- a) 164; b) 642; c) 7322217; d) 9153841?

227. Төмөнкү сандар 9га бөлүнөбү?

- a) 734376; b) 342279; c) 8119161; d) 457325?

 **228.** Төмөнкү сандар Зкө бөлүнөбү?

- a) 814; b) 462; c) 3673215; d) 5591538?

 **229.** Төмөнкү сандар 9га бөлүнөбү?

- a) 227376; b) 47327; c) 388916; d) 211455?

8.9. Зкө жана 9га бөлүнүү белгилерин колдонуу

Маселе

1) хтин кандай маанилеринде $\overline{21x736912}$ саны Зкө бөлүнёт?

2) утин кандай маанилеринде $\overline{225y8y}$ саны 9га бөлүнёт?

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

$$S = \frac{a+b}{2}$$

Чыгарылышы

1) Бүтүн сан 3кө бөлүнүш үчүн, ал санды жазган цифралардын суммасы 3кө бөлүнүш керек. Бул учурда 3, 6, 9 цифраларын сумманы табууда эсептебесе деле болот, анткени алар 3кө бөлүнөт. Демек, $2 + 1 + x + 7 + 1 + 2 = 13 + x$ саны 3кө бөлүнүгө тийиш.

Бул санга эң жакын 15 сан $x = 2$ маанисине тура келет. Анын кийинки маанилерин үчтөн аралыкта, б. а. $x = 5$, $x = 8$ алуу керек. Ал эми кийинки $x = 11$ ди алууга болбайт, себеби ал цифра эмес.

Ошентип, маселенин жообу: $\overline{21x736912}$ саны $x = 2; 5; 8$ маанилеринде 3кө бөлүнөт.

2) Эгерде цифраларынын суммасы 9га бөлүнсө, мындай бүтүн сан 9га бөлүнөт.

Демек, $2 + 2 + 5 + y + 8 + y = 17 + 2y$ саны 9га бөлүнүгө тийиш. 17ден кийинки 9га бөлүнө турган жакын сан 18. Анда $2y = 1$ болуп, мындан $y = 0,5$ цифра болбой калат. Кийинки 27 санын алалы: $17 + 2y = 27 \Rightarrow 2y = 10 \Rightarrow y = 5$ – бул жарады.

Ал эми 36 саны дагы жарабайт, себеби: $17 + 2y = 36 \Rightarrow 2y = 19 \Rightarrow y = 9,5$ болуп калат.

45, 54, ..., сандарын алууга болбайт, анткени у саны 9дан чоң болуп калат, цифра болбайт.

Демек, меселенин жообу: $y = 5$ болгондо $\overline{225}y\overline{8}y$ саны 9га бөлүнөт.


230. хтин кандай маанилеринде $\overline{37x871}$ саны 3кө бөлүнөт?

231. утин кандай маанилеринде $\overline{y}b\overline{7}y$ саны 9га бөлүнөт?

 **232.** хтин кандай маанилеринде $\overline{x7}$ саны 3кө бөлүнөт?

 **233.** утин кандай маанилеринде $\overline{4}y\overline{3}y$ саны 9га бөлүнөт?

8.10. Бөлүнүнү аныктагандагы ката



Маселе

Ақылай 33 дептер, 12 калем сап жана бир нече китеп сатып алды. Ар бир китеп 45 сомдон турган. Сатуучу буларга 349 сом сураганда, Ақылай эсептөөдө ката бар деп, кайра эсептөөнү суранды. Ақылай бул өтүнүчүн кандай түшүндүргөн?

Анын жообун утуп турган Билбесбек эсептөөнүн катасын оңай эле баамдо-
ого болот деди. Дептерлер менен калем саптын жалпы саны 45. Ар бир китең
45 сом. Анда алардын баасы 45 эседен турган сан болот. Билбесбектиki туура-
бы? Кайсы учурда аныкы туура болмок?

Чыгарылышы

Акылай $33x + 12y + 45z$ сом төлөө керек. Мындағы ар бир кошулуучу Зкө бөлүнёт, демек, алардын суммасы дагы Зкө бөлүнёт. Сатуучу атаган 349 санынын цифраларынын суммасы Зкө бөлүнбөйт, мында ката бар.

Төлөнгөн акча 45 эсे санга сезсүз барабар эмес, б. а. ал 45ке сезсүз бөлүнбөйт. Мисалга, калем саптын баасы 10 сом, дептердики 5 сом болуп, дагы эки китең сатып алынган болсо, алардын баасы: $33 \cdot 5 + 12 \cdot 10 + 45 \cdot 2 = 165 + 120 + 90 = 375$ сом болот. Бул санды 45ке бөлсөк, бүтүн сан чыкпайт.



Эгерде калем сап менен дептердин баасы бирдей, б. а. $x = y$ болсо, Билбесбектиki туура болмок, анда: $33x + 12y + 45z = (33 + 12)y + 45z = 45(y + z)$ болот.

234. Билбесбек $67 + 8212$ суммасы 9га бөлүнбөйт, анткени биринчи кошулуу-
чу 9га бөлүнбөйт деп негиздеди. Билбесбектиki туурабы?

235. анын кайсы маанисinde $\overline{52a} + 112$ суммасы Зкө бөлүнёт?

236. bнын кайсы маанисinde $\overline{b152} + 217$ суммасы 9га бөлүнёт?

237. снын кайсы маанисinde $\overline{35c4} + 802$ суммасы Зкө бөлүнёт?

8.11. 4кө жана 9га бөлүнүү белгилерин колдонуу

Маселе

1) 9; 2) 36 сандарына бөлүнө турган $\overline{723X43Y}$ түрүндөгү эң кичине натурагыл-
дык санды тапкыла.

Чыгарылышы

Бул сандын цифраларынын суммасы $7 + 2 + 3 + X + 4 + 3 + Y = 19 + X + Y$ болот.

1) Сан 9га бөлүнүү үчүн анын цифраларынын суммасы 9 эселүү болуш ке-
рек. 19 санынан кийинки 9га бөлүнө турган сан 27.

Ошондуктан $19 + X + Y$ санынын 9га бөлүнө турган ($X + Y$)тин эң кичине
мааниси 8. Анда эң кичине маанилер $X = 0$, $Y = 8$ болот.

Жообу: изделген сан 7230438.

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

2) $36 = 9 \cdot 4$ болгондуктан сан 36га бөлүнөт, эгерде ал 9га жана 4ке бөлүнсө. Жогоруда $X + Y = 8$ болгондо ал 9га бөлүнө турганын аныктаганбыз. Тилекке каршы, 7230438 саны 4ке бөлүнбөйт, анткени 38 дагы 4ке бөлүнбөйт. Ошондуктан Ути $\overline{3Y}$ саны 4ке бөлүнө тургандай тандап алуу керек. Бул учурда $Y = 2$ жана $Y = 6$ маанилеринин ичинен Утин чоңун алуу керек. Анда $X = 8 - 6 = 2$ мааницинин жана изделүүчүү $\overline{723X43Y}$ санынын маанициси эң кичине болот.

Жообу: изделген сан 7232436.

238. 1) 3; 2) 15 сандарына бөлүнө турган $\overline{253X543Y}$ түрүндөгү эң кичине натурадык санды тапкыла.

 **239.** 1) 9; 2) 75 сандарына бөлүнө турган $\overline{234X4567Y}$ түрүндөгү эң кичине натурадык санды тапкыла.

8.12. 5ке, 25ке жана 9га бөлүнүү белгилерин колдонуу

Маселе

1) 9; 2) 45; 3) 225 сандарына бөлүнө турган $\overline{23X43Y}$ түрүндөгү эң чоң натурадык санды тапкыла.

Чыгарылышы

Бул сандын цифраларынын суммасы

$$2 + 3 + X + 4 + 3 + Y = 12 + X + Y \text{ болот.}$$

1) Сан 9га бөлүнүү үчүн анын цифраларынын суммасы 9 эселүү болуш керек. Биз эң чоң санды издең жаткандыктан, $12 + X + Y$ түрүндөгү сан 9га бөлүнө турган жана $12 + (9 + 9) = 30$ тан ашпаган сан болуш керек. $((9 + 9) \text{ кошулуучусу } 12 + X + Y \text{ туяңтмасында } X \text{ жана Утер цифралар болуп, алардын эң чоң маанилери 9дан ашпоого тиийш}).$ Бул сан 27. Ошондуктан 9га бөлүнө турган $12 + X + Y$ санынын $X + Y$ Утин эң чоң маанициси 15 болот. Биз эң чоң санды издең жаткандыктан, Утин эң чоң мааницин алуу керек. Ошондуктан $X = 9, Y = 6.$

Жообу: изделген сан 239436.

2) $45 = 9 \cdot 5$ болгондуктан, 45ке бөлүнө турган сан 9га жана 5ке бөлүнүш керек. Жогорудагы пунктта белгиленгендей, $X + Y = 15$ деп ала турган болсок, анда ал 9га бөлүнө турган эң чоң сан болот. Сан 5ке бөлүнүү үчүн анын акыркы цифрасы же 0 же 5 болору белгилүү, б. а. Y же 0 же 5 болууга тиийш. Анда X же 15 же 10 болуу керек эле, бирок андай болуу мүмкүн эмес,

анткени ал цифра. Анда $X + Y$ маанисин кичиртууге мажбурбуз. 9га бөлүнө турган $12 + X + Y$ туонтмасынын кийинки мааниси 18.

Анда: $X + Y = 6$. Эми Y үчүн 0 жана 5тин маанилеринин ичинен кичинесин алсак, анда изделген сан $X = 6$ болгондо эң чоң болот.

Жообу: изделген сан 236430.

3) $225 = 9 \cdot 25$ болгондуктан, 225ке бөлүнө турган сан 9га жана 25ке бөлүнүш керек. Бирок, $\overline{3Y}$ – изделген сандын ақыркы эки цифрасынан түзүлгөн сан Утин бир дагы маанисинде 25ке бөлүнбөйт. Демек, $\overline{23X43Y}$ саны X менен Утин бир дагы маанисинде 225ке бөлүнбөйт.

240. 1) 3; 2) 15; 3) 75 сандарына бөлүнө турган $\overline{23X43Y}$ түрүндөгү эң чоң натурадык санды тапкыла.

241. 1) 9; 2) 18; 3) 36 сандарына бөлүнө турган $\overline{234X4567Y}$ түрүндөгү эң чоң натурадык санды тапкыла.

242. Бул параграфта каралған маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

Бөлүнүү белгилери

1. 10го бөлүнүү белгиси:

Сандын ақыркы цифрасы 0 болсо, ал сан 10го бөлүнёт.

2. 2ге бөлүнүү белгиси:

Сандын ақыркы цифрасы же 0, же 2, же 4, же 6, же 8 болсо, ал сан 2ге бөлүнёт.

3. 5ке бөлүнүү белгиси:

Сандын ақыркы цифрасы же 0, же 5 болсо, ал сан 5ке бөлүнёт.

4. 3ке бөлүнүү белгиси:

Сандын цифралардын суммасы 3ке бөлүнсө, ал сан 3ке бөлүнёт.

5. 9га бөлүнүү белгиси:

Сандын цифралардын суммасы 9га бөлүнсө, ал сан 9га бөлүнёт.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a+b)$$
$$14x = -42$$

6. 25ке бөлүнүү белгиси:

$M = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$, болсун дейли, мында $i = 0, 1, 2 \dots n$.

Сандын эки акыркы цифрасынан түзүлгөн сан 25ке бөлүнсө, ал сан 25ке бөлүнөт. М: $\overline{a_1 a_0}$

7. 4ке бөлүнүү белгиси:

$N = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$, болсун дейли, мында $i = 0, 1, 2 \dots n$.

Сандын эки акыркы цифрасынан түзүлгөн сан 4ке бөлүнсө, ал сан 4ке бөлүнөт. N: $\overline{a_1 a_0}$.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$$



1. Цифраларынын суммасы 16 болуп, эки орундуу жуп сан болгон Эрболдун чоң энесинин жашын аныктагыла.
2. Цифраларынын суммасы 17 болуп, эки орундуу так сан болгон Бекболдун чоң атасынын жашын аныктагыла.
3. Цифраларынын суммасы 2 болуп, эки орундуу так сан болгон Жаныбектин жашын аныктагыла.
4. Цифраларынын суммасы 3 болуп, эки орундуу так сан болгон Айдайдын жашын аныктагыла.
- 5.
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) 217 саны 7ге; | d) 54 270 саны 27ге; |
| b) 1616 саны 16га; | e) 860 043 саны 43кө; |
| c) 62 031 саны 31ге; | f) 182 091 саны 91ге. |
- бөлүнө турганын көрсөткүлө.
6. Эсептөөнүн натыйжасы – же жуп же так болорун аныктагыла.
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| a) $26 \cdot 9 + 72$ | d) $63 \cdot 27 - 39 \cdot 73 - 22$ |
| b) $33 \cdot 92 - 93$ | e) $64 + 42 \cdot 15 - 23$ |
| c) $173 \cdot 51 - 15 \cdot 32$ | f) $83 \cdot 35 - 481 + 43 \cdot 9$ |
7. Ала жана Кара музоолор жүгөрүнүн мол түшүмүн өстүрүп, аны бөлүшө башташты. Алар кезеги менен ар бири 19дан жүгөрүү сотосун алалы деп ма-кулдашты. Биринчисин Ала алды, анан Кара, кайра Ала, анан Кара ж. б. у. с. Эгерде бардыгы: a) 323; b) 621; c) 455; d) 400 жүгөрүү сотосу болсо, акыркы жүгөрүнүн сотосун кимиси алган? Алага канча, Карага канча жүгөрү тийген?
8. Төрт курбу: a) 2784; b) 1526; c) 9314; d) 5232 жумуртка сатып алышты. Алар аны тең бөлүшө алабы?
9. Балмұздактын баасы 9 сом. Кандайдыр бир сандагы балмұздакка a) 29 817; b) 12 675; c) 56 214; d) 91 550 сом төлөнөбү?
10. Хтин кайсы маанисінде $\overline{37 \times 71}$ саны Зкө бөлүнөт?
11. Утин кайсы маанисінде $\overline{y15y7}$ саны 9га бөлүнөт?
12. Анын кайсы маанисінде $\overline{a3}$ саны 4кө бөлүнөт?
13. Внын кайсы маанисінде $\overline{4bb3b}$ саны 9га бөлүнөт?
14. Снын кайсы маанисінде $\overline{37c87c}$ саны 25ке бөлүнөт?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

15. утин кайсы маанисинде $\overline{4y7y}$ саны 15ке бөлүнөт?

16. хтин кайсы маанисинде $\overline{2x7x}$ саны 6га бөлүнөт?

17. зтин кайсы маанисинде $\overline{4z5z}$ саны 12ге бөлүнөт?

18. анын кайсы маанисинде $\overline{5a4} + 102$ суммасы 6га бөлүнөт?

19. bнын кайсы маанисинде $\overline{b523} + 421$ суммасы 36га бөлүнөт?

20. снын кайсы маанисинде $\overline{435c} + 152$ суммасы 12ге бөлүнөт?

21. а) 3; б) 15; с) 36 сандарына бөлүнө турган $\overline{3X54Y}$ түрүндөгү эң кичине натураалдық санды тапкыла.

22. а) 9; б) 18; с) 15 15 сандарына бөлүнө турган $\overline{24X45Y}$ түрүндөгү эң чоң натураалдық санды тапкыла.

23. 5ке бөлүнө турган $\overline{423X6Y}$ түрүндөгү эң чоң натураалдық санды тапкыла.



24. Киса Воробьянинов, үстөлдөрдү сатып алғандагы чекти көрсөткөндө, анын ақыркы 85 деген эки цифрасы эле калып, калғандары өчүп калган. Ал ар бир үстөлгө 25 сомдан төлөнди деп билдириди. Кисаны «алдадың» деп күнөөлөгөн Остап Бендердин кылганы туурабы?

25. Тартипсиз Вася китептин ар кайсы жеринен 27 барагын айрып алып, андагы 54 беттеги номерлерди кошуп чыкканда, 2014 саны келип чыкты деп айтты. Васянын жаңылганын көрсөткүлө.

§9. Натуралдық сандарды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. ЭКЖБ

9.1. Жөнөкөй жана курама сандар

Каалагандай n санын $n = km$ түрүндө, k жана m катары n санынын өзүн жана 1 санын алып, дайыма жазууга болот.

Мисалы, $24 = 24 \cdot 1; 17 = 17 \cdot 1$.

Бирок 24 жана 17 сандары бири-биринен айырмаланышат, себеби: 24 саны экиге бөлүнөт: $24 = 2 \cdot 12$;

үчкө бөлүнөт: $24 = 3 \cdot 8$;

төрткө бөлүнөт: $24 = 4 \cdot 6$;

алтыга бөлүнөт: $24 = 4 \cdot 6$ ж. б.,

ошол эле учурда 17 саны өзүнө гана жана 1ге эле бөлүнөт.

Өзүнө жана 1ге гана бөлүнгөн натуралдық сандарды **жөнөкөй** сандар, калгандарын **курама** сандар деп атайды.

1 саны жөнөкөй сандарга да, курама сандарга да кирбейт, ал көбейтүүдө, 0 саны кошууда аткарган ролду аткарат (сандарды өзгөртпөйт).

Мисалы, бирге жүргөн 12 теңтүш бала 2; 3; 4; 6 же 12 командалага бөлүнүшүп, бирдей сандагы футболдук командаларды түзүп, турнир өткөрүшсө болот – 12 саны курама сан.

Эгерде теңтүштардын саны 7 болсо, анда алар бирдей сандагы оюнчулардан турган командаларга бөлүнүш үчүн жети команда гана түзэ алышат – антикени 7 жөнөкөй сан.

Бир бала командаларга бөлүнө албайт, себеби – 1 саны жөнөкөй дагы, курама дагы болбайт.

243. Төмөнкү сандар жөнөкөйбү?

- a) 4; b) 11; c) 3; d) 7; e) 41; f) 16?

 **244. Төмөнкү сандар курамабы?**

- a) 42; b) 14; c) 31; d) 17; e) 21; f) 81?

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

9.2. Эратосфендин злеги



Жөнөкөй сандар математикада маанилүү ролду аткарат. Ошондуктан жөнөкөй менен курама сандарды ажырата билүү маанилүү маселе. Ал эми чоң сандарды караган учурда аны ажырата билүү оңойго турбайт. Мисалы, 65537 саны – жөнөкөй, ал эми 12091 саны – курама. Жөнөкөй сандарды изилдеген математиканын бир тармагы «Сандар теориясы» деп аталат. Силемдердин араңарда кимдер болочкото математика кесибин тандап алгандар болсо, бул теорияны алар университеттеге окушат.

Берилген натуралдык сандын жөнөкөй экенин далилдөө үчүн анын башка натуралдык санга бөлүнбөй тургандыгын көрсөтүү керек. Жөнөкөй сандарды аныктоонун ыңгайллуу ыкмасы, биздин эрага чейин III кылымда жашаган байыркы грек математиги Эратосфендин аты менен байланыштуу.

Экиден башталган натуралдык сандарды жазалы:

2 3 4 5 6... 1 саны каралбайт, анткени ал жогоруда белгиленгендей жөнөкөй дагы, курама дагы эмес.

2 – жөнөкөй сан. Андан кийинки ар бир экинчи сан 2ге бөлүнөт – демек, алар курама сандар. Аладын астын сыйып чыгалы:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...

2ден кийинки асты сыйылбаган сан 3. Ал дагы жөнөкөй сан. Андан кийинки ар бир үчүнчү сан 3ке бөлүнөт, аларды сыйып коёлу:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26...

Демек, биз 3ке бөлүнгөн сандарды дагы сыйып чыктык.

6, 12, 18,... сандары 2ге бөлүнгөндүктөн мурда эле асты сыйылган эле.

Кийинки кадамды мурдагыдай эле аткарабыз: асты сыйылбаган, 3төн чоң, биринчи санды алабыз. Ал 5 саны. Эми 5ке бөлүнгөн ар бир бешинчи сандын астын сыйып чыгалы:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26...

Булардын көпчүлүгү мурда сыйылгандыктан, бул учурда биринчи асты сыйылган сан 25 болот.

Мындай процессти уланта берсек, анда кезектеги жөнөкөй сан 7, кийинкиси 11,...

2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Натыйжада натуралдык сандарды ушундай «электен» өткөргендөн кийин, курама сандардын асты сызылып, жөнөкөй сандар калтырылган болот. Бул ыкманы **«Эратосфендин элеги»** деп аташат.

245. «Эратосфендин элегин» пайдаланып, 40тан ашпаган бардык жөнөкөй сандарды жазыла.



246. «Эратосфендин элегин» пайдаланып, 50дөн ашпаган бардык жөнөкөй сандарды жазыла.

9.3. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

Маселе

Сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратыла:

a) 5; b) 22; c) 258; d) 120; e) 108; f) 9300.

Чыгарылышы

а) 5 саны жөнөкөй сан, андыктан анын башка жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү болбойт.

б) 22 саны жуп болгондуктан, аны экиге калдыксыз бөлүүгө болот: $22 : 2 = 11$. Бөлүүнүн натыйжасы болгон 11 саны жөнөкөй болгондуктан, жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу процесси ушуну менен токтойт.

Демек, $22 = 2 \cdot 11$.

с) 258 саны жуп болгондуктан аны экиге калдыксыз бөлүүгө болот: $258 : 2 = 129$.

Мындағы бөлүүнүн натыйжасы 129 санын дагы 3ке бөлүүгө болот, анткени бул сандың цифраларынын суммасы: $1 + 2 + 9 = 12$ саны 3ке бөлүнөт. Аны бөлсөк $129 : 3 = 43$.

Натыйжада 43 саны – жөнөкөй сан, ошондуктан жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу процесси токтойт.

Демек, $258 = 2 \cdot 3 \cdot 43$.

д) 120 саны жуп, $120 : 2 = 60$. Натыйжа – дагы жуп сан. Улантсак: $60 : 2 = 30$. Үчүнчү жолу экиге бөлүп, $30 : 2 = 15$ ти алабыз. Бул сан 5 менен аяктагандыктан, аны 5ке бөлүүгө болот: $15 : 5 = 3$. Ажыратуу процесси аяктады.

Демек, $120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 3$.

е) 108 санын эки жолу 2ге бөлөлу: $108 : 2 = 54$; $54 : 2 = 27$. 27 санынын цифраларынын суммасы 3ке бөлүнөт, ошондуктан 27ни 3ке бөлүп: $27 : 3 = 9$ алабыз. Үчке дагы бир жолу бөлүп, толук ажыратууну алабыз: $108 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

f) 9300 санынын ажыралышын алуу үчүн аны 100гө бөлөлү:

$9300 = 100 \cdot 93$. Ал эми 100 санын $100 = 10 \cdot 10 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5$ түрүнө, 93 санын $93 = 3 \cdot 31$ түрүнө келтирибиз. Демек, 9300 саны жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө төмөндөгүдөй ажырайт:

$$9300 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 31.$$

247. Сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраттыла:

- a) 35; b) 14; c) 66; d) 242; e) 36; f) 9000.

248. Сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраттыла:

- a) 17; b) 24; c) 98; d) 250; e) 111; f) 10 000.

9.4. Бир сан башка сандын көбөйтүүчүсү болгон учур



Маселе

Аскар кичине тортту 20 мүнөттө, ал эми Акмарал аны 1 саатта жеп түгөттө.

Экөө биригип бул тортту канча убакытта жеп түгөттө?

Чыгарылышы

Экөө биригип тортту жеген учурда деле алар жалғыздан жегендегидей эле шашылбайт деп эсептейли, анткени алар тартыптуу балдар да.

Анда, бир сааттын ичинде, б. а. 60 мүнөттө, Аскар шашылбай 3 тортту жей алат, анда алар биригип 60 мүнөттө 4 тортту жей алат. Демек, 1 тортту алар $60 : 4 = 15$ мүнөттө жей алат.

249. Жибек бир килограмм шоколадды 2 саатта, Роман болсо 30 мүнөттө жей алат. Экөө биригип аны канча убакытта жей алышат?

250. Жамиля өсүмдүк отургузулган сапты 3 саатта, Ася болсо 6 саатта отоп бүтүрөт. Экөө биригип иштегенде бул ишти канча саатта аткарат эле?

9.5. ЭКЖБ

Жогорудагы пункттагы торт жөнүндө маселени 20 саны 60 санынын көбөйтүндүсү болгондуктан оңой эле чыгара алдык. Эгерде 20 санынын ордунда же 40 саны, же 55, ... сандары болсочу?

Бул суроого жооп берүү үчүн «жалпы бөлүнүүчү» деген түшүнүк кирги зебиз.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$
$$2x + 3y$$

Бир нече сандардын **жалпы бөлүнүүчүсү** деп ал сандардын ар бирине бөлүнүүчү санды айтабыз. Башкacha айтканда ал сан алардын ар бирине бөлүнөт.

Мисалы, 900 саны 15, 6, 10 сандарынын жалпы бөлүнүүчүсү болот. 180 жана 90 сандары дагы 15, 6, 10 сандарынын жалпы бөлүнүүчүсү болот.

Жалпы бөлүнүүчүлөр ичинде алардын эң кичинеси болот. Аны **эң кичине жалпы бөлүнүүчү** деп атап, кыскача **ЭКЖБ** деп белгилешет. ЭКЖБ (15; 6; 10) = 30 жазылышы 15, 6, 10 сандары үчүн ЭКЖБ 30га барабар экенин көрсөтөт.

Маселе

Төмөнкү сандардын ЭКЖБсын тапкыла:

- a) 3 жана 5; c) 45 жана 30; e) 252 жана 441;
b) 7 жана 35; d) 8 жана 20; f) 6; 8 жана 22.

Чыгарылышы

Эки сандын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табуунун бир нече жолдору бар. Биз анын бир жолун көрсөтөлү. Бизге A жана B сандары берилсін, A саны B дан кичине болсун. A санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраталы жана алынган көбөйтүүчүлөрдүн ичинен B га көбөйтүүчү болгондоруна B ны удаалаш бөлөлү. Натыйжа менен Анын көбөйтүндүсү A жана B сандары үчүн ЭКЖБ болот.

a) 3 саны жөнөкөй, ошондуктан анын ажыралышы жок:

$3 = 3$. Ал эми 5 саны дагы жөнөкөй, ал 3-ке бөлүнбөйт.

Ошондуктан, ЭКЖБ (3; 5) = $3 \cdot 5 = 15$.

b) 7 саны жөнөкөй, ошондуктан анын ажыралышы $7 = 7$ болот.

35 саны 7-ге бөлүнөт, анда: $35 : 7 = 5$.

Демек, ЭКЖБ (7; 35) = $7 \cdot 5 = 35$.

c) 45 жана 30 сандарынын кичинеси болгон 30 санын алып, аны жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраталы: $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. 45 саны 3-ке, 5-ке бөлүнгөндүктөн аны удаалаш бөлөбүз: $45 : 3 = 15$, $15 : 5 = 3$.

Бөлүнүн натыйжасы 3 санын 30га көбөйтүп: ЭКЖБ (30; 45) = $3 \cdot 30 = 90$ деп алабыз.

d) 8 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраталы: $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$.

20 санын экиге бөлүп: $20 : 2 = 10$, аны экинчи көбөйтүүчүгө дагы бөлүп: $10 : 2 = 5$. Натыйжа – 5 жөнөкөй сан болгондуктан, ал үчүнчү көбөйтүүчү 2-ге бөлүнбөйт.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Демек, ажыратуу токтоду.

ЭКЖБ $(8; 20) = 8 \cdot 5 = 40$ болот.

е) 252 санын эки жолу экиге бөлсөк: $252 : 2 = 126$; $126 : 2 = 63$ болот.

63 саны 3кө бөлүнөт: $63 : 3 = 21$, 21 саны дагы:

$$21 : 3 = 7.$$

Ал эми 7 саны жөнөкөй болгондуктан ажыратуу токтотулат:

$252 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7$. 441 саны 2ге бөлүнбөйт, бирок 3кө бөлүнөт, анткени цифралардын суммасы 3кө бөлүнөт: $4+4+1=14$.

Бул 147 санын ажыратуунун экинчи турган 3 санына бөлөбүз:

$$147 : 3 = 49.$$

Бул сан дагы ажыратуунун акыркы 7 санына бөлүнөт жана ал сан:

$$49 : 7 = 7.$$

Ажыратуу процесси токтотулду.

Демек, ЭКЖБ $(252; 441) = 252 \cdot 7 = 1764$

г) Экиден көп сандардын ЭКЖБсы экиден сандардын ЭКЖБсын удаалаш эсептөө аркылуу табылат.

Демек, 6; 8 жана 22 сандарынын ЭКЖБсын табуу үчүн биринчи 6 жана 8 сандарынын ЭКЖБсын табалы: $6 = 2 \cdot 3$; 8 санын 2ге бөлүп:

$$8 : 2 = 4.$$

Ажыратуу процесси токтотулду, анткени 4 саны 3кө бөлүнбөйт,

демек: ЭКЖБ $(6; 8) = 6 \cdot 4 = 24$.

Эми 24 менен 22 сандарынын ЭКЖБсын табабыз. Анда 22ни экиге бөлсөк: $22 = 2 \cdot 11$ жана $24 : 2 = 12$.

Ажыратуу процесси токтотулду.

ЭКЖБ $(22; 24) = 22 \cdot 12 = 264$.

Демек, 264 саны 6; 8 жана 22 үч санынын ЭКЖБсы болот.

251. Сандардын ЭКЖБсын тапкыла:

- a) 7 жана 11; c) 42 жана 28; e) 504 жана 540;
b) 5 жана 35; d) 75 жана 50; f) 66; 78 жана 42.

 **252.** Сандардын ЭКЖБсын тапкыла:

- a) 13 жана 5; c) 35 жана 49; e) 4200 жана 16 500;
b) 70 жана 35; d) 24 жана 60; f) 126; 182 жана 42.

Маанилүү эскертуү

Сандардын ЭКЖБсын табуу ётө маанилүү, бирок ал зарыл деле эмес. Жалпы бөлүнүүчүсү (ЖБ) катары берилген сандардын көбөйтүндүсүн алууга болот. Бирок бул учурда ЭКЖБны колдонууга караганда татаал

зептөөлөрдү аткарууга туура келет, ал эми натыйжада алар жоопко таасир этпейт.

9.6. Ишти биригип аткаруу убактысы

Маселе

Торпок бир чөмөлө чөпту 14 күндө жеп бүтүрсө, кой аны 35 күндө жеп бүтүрө алат. Экөө биригип ал тоютту канча күндө жеп бүтүрө алат?



Чыгарылышы

14 жана 35 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табалы. Ал үчүн алардын кичинеси $14 \text{ санын } : 35 \text{ жөнөкөй } = 14 : 7 = 2$. Төмөнкү шартта жөнөкөйнүүдөрдөн табалы:

Экинчи, $35 : 7 = 5$. Бул тийиндини $14 : 7 = 2$ жөнөкөйнүүдөрдөн табалы. Анын көбөйтүүлөрдөн табалы: $5 : 2 = 10$.

Мында, $70 : 14 = 5$; $70 : 35 = 2$ сандары, $70 \text{ күндө } : 14 = 5$ чөмөлө, торпок 5 чөмөлө тоют жеп коёрун билдирет.

Демек, $70 : 14 = 5$; $70 : 35 = 2$ чөмөлө тоют жешет, б. а. $10 \text{ күндө } : 14 = 5$; $10 : 35 = 2$ чөмөлө желет, анткени $70 : 14 = 5$.

253. Кристина пловду 21 мүнөттө жеп койсо, Рахат аны 24 мүнөттө бүтүрөт. Алар экөө биригип канча убакытта пловду жеп бүтүрөт?

254. Бактыгүл бир ящик алманы 36 мүнөттө терип койсо, Станислав ал жумушту 24 мүнөттө аткарат. Бул жумушту экөө биригип канча убакытта бүтүрө алат?

9.7. Бирге аткарған иштин убактысы боюнча жеке аткарған иштин убактысын аныктоо

Маселе

Фермага бир тонна жем алып келишти. Ал өрдөк менен каздарга 27 күнгө жетет. Эгерде жемди киздарга эле берсе, анда ал 45 күнгө жетмек. Бир тонна жем өрдөктөргө канча күнгө жетет?

Чыгарылышы

27 жана 45 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табуу үчүн алардын кичинеси болгон $27 : 45 = 3 : 5$. Бул жөнөкөйнүүдөрдөн табалы: $27 : 3 = 9$, $45 : 5 = 9$. Экинчи сан 9га бөлүнөт (эки жолу 3кө):

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

45 : 9 = 5. Бул тийинди, 5 санын 27те көбөйтүп, алардын ЭКЖБсын табабыз: ЭКЖБ (27; 35) = 5 · 27 = 135.

Мындағы $135 : 27 = 5$ саны өрдөк менен қаздар биригип 135 күндө 5 тонна жем жегенин, $135 : 45 = 3$ саны 135 күндө қаздар 3 тонна жем жешээрин көрсөтөт.

Демек, өрдөктөр 135 күндө: $5 - 3 = 2$ тонна жем жешет, б. а. бир тоннаны алар 67,5 күндө жешет, анткени $135 : 2 = 67,5$.

255. Махабат менен Гулнаز экөө биригип салатты 36 мүнөттө даярдан коюшту. Эгерде Махабат салатка 1 saat убакыт сарптаса, анда аны Гулназ канча убакытта жасайт?

 **256.** Ислам менен Мәэрим оромону 38 мүнөттө жеп бүтүрушту. Эгерде Ислам оромону жегенге 1 saat убакыт сарптаса, анда аны Мәэрим канча убакытта жеп бүтүрөт?

9.8. Бирге аткарған иштин убактысы боюнча жеке аткарған иштин убактысын аныктоо. Уланды



Маселе

6^А- жана 6^Б-класстын окуучулары бирге иштешип, картошканы 8 саатта отургузуп бүтүшту. Биринчи күнү алар 6 саат иштегендөн кийин, калган ишти 6^Б- жалғыз иштеп, аны 3 саатта бүтүрушту. Эгерде 6^А-класс жалғыз иштесе, алар картошканы канча убакытта отургузат эле?

Чыгарылышы

Эки класс бирге иштеп 6 саатта жалпы иштин $6 : 8 = 0,75$ бөлүгүн бүтүшсө, 6^Б-класс үчүн анын: $1 - 0,75 = 0,25$ бөлүгү калган. Аны алар 3 саатта бүтүшту. Демек, жалпы ишти 6^Б-класс $3 : 0,25 = 12$ саатта бүтмөк эле. Эми биз жалпы иштин жана экөөнүн биригинин ишинин убактысын билип, өзинчесинин убактысын аныктайбыз. Ал үчүн жогорудагыдай эле 8 менен 12 санынын ЭКЖБсын табалы, ал:

ЭКЖБ (8; 12) = $8 \cdot 3 = 24$. Мында $24 : 8 = 3$ саны 24 саат ичинде эки класс мындей аяңтын үчөөнө картөшке отургуза алат.

Ал эми $24 : 12 = 2$ болсо 24 саат ичинде 6^Б-класс өзү жалғыз мындей аяңтын үчөөнө картөшке отургуза аларын билгизет.

Демек, $3 - 2 = 1$ болгондуктан, 6^А-клас 24 саатта картөшкөнү отургузуп бүтмөк.

257. Мурат менен Диля бирге иштеп, 6 саатта квартираны тазалап бүтүшмөк эле. Алар 90 мүнөт иштегендөн кийин, Мурат себеп таап, кетип калды. Калган жумушту Диля дагы 6 сааттан кийин аяктады. Мурат бул жумушту жалғыз канча убакытта толук аткара алат?

258. 6^А- жана 6^Б-класстын окуучулары бирге иштешип картөшкөнү 10 саатта отругузуп бүтмөк эле. Бириңчи күнү алар 8 саат иштегендөн кийин, эртеси 6^А- жалғыз иштеп жумушту 6 саатта бүттү. Бул жумушту 6^Б-клас жалғыз иштеп, канча убакытта бүтүре алат?

9.9. Үч субъект бирге аткарған иш

Маселе

1) Рая дубалды 7 саатта сырдап бүтүрсө, Роза аны 12 саатта бүтүрмөк, Болот болсо – 14 саатта. Алар үчөө чогуу иштешсе, дубалды канча сырдап коёт эле?

2) 1чи жана 2чи насос бирге иштегендө бассейндеги сууну 1 саат 10 мүнөттө соруп чыгарат. Ушул эле жумушту 1чи жана 3чү насос 1 саат 24 мүнөттө, ал эми 2чи жана 3чү насос 2 саат 20 мүнөттө аткарат. Үч насос бир иштесе, алар канча убакытта бассейндеги сууну соруп бүтүшөт?

Чыгарылышы

1) Бириңчи 7 менен 12 сандарынын ЭЖКБсын табалы. Ал 84 болорун табуу кыйын эмес. Эми 84 менен 14 сандарынын ЭЖКБсын табабыз.

Анда $14 = 2 \cdot 7$ болгондуктан жана 84 саны 2ге дагы, 7ге дагы бөлүнгөндүктөн, ЭЖКБ $(84; 14) = 6 \cdot 14 = 84$.

Демек, 7, 12 жана 14 сандарынын ЭЖКБсы 84 болот.

Мында $84 : 7 = 12$ саны, Рая 84 саатта мындай дубалдан 12ни сырдап коймок дегенди билдириет. Ошондой эле $84 : 12 = 7$ саны, Роза 84 саатта мындай 7 дубалды, $84 : 14 = 6$ саны, Болот 84 саат ичинде 6 дубалды сырдай ала турганын билдириет. Демек, Рая, Роза жана Болот үчөө биригип, 84 саатта $12 + 7 + 6 = 25$ дубалды сырдай алмак. Ал эми бир дубалды үчөө $84 : 25 = 3,36$ саатта сырдай алышат.

2) Башында убакытты мүнөттергө айланыралы:

1 саат 10 мүнөт = 70 мүнөт;

1 саат 24 мүнөт = 84 мүнөт;

2 саат 20 мүнөт = 140 мүнөт.

Эми 70; 84 жана 140 сандарынын ЭЖКБсын табалы. Ал үчүн 70 жана 84 сандарынын ЭЖКБсын таап алабыз, мында 70 санын көбөйтүүчүлөргө ажыратсак: $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$ болот.

Демек, ЭЖКБ $(70; 84) = 6 \cdot 70 = 420$. Кийинки кадамда 420 менен 140 сандарынын ЭЖКБсын табабыз, ал берилген үч сандын дагы ЭЖКБсы болот:

ЭЖКБ $(420; 140) = 3 \cdot 140 = 420$.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Бул учурда $420 : 70 = 6$ саны, 1чи жана 2чи насос бирге иштесе, алар 420 үнөттө мындай 6 бассейнден сууну соруп чыгара алат дегенди билдирет.

Ошондой эле $420 : 84 = 5$ саны, 1чи жана 3чү насос бирге иштесе, алар 420 мүнөттө мындай 5 бассейнден сууну соруп чыгара алат дегенди, ал эми $420 : 140 = 3$ үчүнчү жана экинчи насос бирге иштесе, алар 420 мүнөттө мындай 3 бассейнден сууну соруп чыгарат дегенди билдирет.

Демек, биринчи түрдөгү эки насос, экинчи түрдөгү эки насос жана үчүнчү түрдөгү эки насос 420 мүнөттө ичинде $6 + 5 + 3 = 14$ бассейнден сууну соруп чыгара алат экен.

Демек, үч насос иштесе, анда 420 мүнөт ичинде $14 : 2 = 7$ бассейнден, 60 мүнөттө бир бассейнден сууну соруп чыгармак экен, анткени $420 : 7 = 60$.

259. Марат 18 мүнөттө короону шыптырып бүттөт, ал эми Дима аны – 13 мүнөттө, Карина болсо 26 мүнөттө бүтүрө алат. Алар бирге иштешсе, короону канча убакытта шыптырып коюшат эле?

 **260.** Филипп кители 6 күндө басып бүтүрсө, аны Азим – 7 күндө, ал эми Асель 14 күндө бүтүрөт. Алар үчөө бирге иштешсе, кители канча күндө басып бүтүрүшмөк?

9.10. Бирге аткарған ишти жуп маалыматтар аркылуу аныктоо

Маселе

Шаршенбек менен Гүлнара бирге иштешип, текстти 7 саатта которсо, Гүлнара жана Батыр аны – 12 саатта, ал эми так жана сапаттуу которо алган Гүлнара жалгыз иштесе, котормону 28 саатта бүткөрөт. Эгерде үчөө бирге иштешсе, котормону канча убакытта бүтмөк?

Чыгарылышы

7; 12 жана 28 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табалы. Анда биринчи, 7 менен 12 сандарынын ЭКЖБсын табабыз:

ЭКЖБ (7; 12) = $7 \cdot 12 = 84$. Кийинки кадамда 28 менен 84 сандарынын ЭКЖБсын тапсак: ЭКЖБ (28; 84) = $3 \cdot 28 = 84$, ал берилген үч сандын дагы ЭКЖБсы болот.

Мындағы $84 : 7 = 12$ жана $84 : 12 = 7$ сандары, Шаршенбек менен Гүлнара, ошондой эле Гүлнара менен Батыр бирге иштешсе, алар 84 саат ичинде мындай тексттен $12 + 7 = 19$ бүткөрмөк дегенди билдирет. Гүлнара бул учурда эки жолу катышты.

Ошондуктан ал 84 саат ичинде $84 : 28 = 3$ текст бүткөрсө, үчөө бирге иштеп 84 саат ичинде мындай тексттен $19 - 3 = 16$ бүткөрө турганын билебиз.

Демек, үчөө бирге иштегендеги текстти $84 : 16 = 5,25$ саатта бүткөрөт.

$t=8 : v$ $1\text{ см} = 10\text{ мм}$
 $A = P \cdot l$

261. Апасы атасы экөө тамакты 24 мүнөттө даярдаса, атасы менен кызы аны 34 мүнөттө даярдашат. Эгерде тамакты атасы жалғыз даярдаса, ага 102 мүнөт убакыт кетет. Тамакты апасы, атасы жана кызы үчөө биригип канча убакытта даярдашат?

 262. Дастан менен Азат бир чака карагатты 22 мүнөттө терип коюшса, Азат менен Мәэрим аны 27 мүнөттө теришет. Азат аны жалғыз терсе, ага 66 мүнөт убакыт кетет. Бир чака карагатты үчөө биригип терсе канча убакыт кетет?

9.11. Үч субъект бирге аткарған иш. Уланды

Маселе

Шайлоо, Аида жана Атыр үчөө чогуу иштеп, плов үчүн сабизди 9 мүнөттө туурал коюшат. Бул жумушту бирден аткарғанда Аида 22 мүнөт, Атыр 18 мүнөт жумшайт. Аны Шайлоо канча убакытта аткарат эле?



Чыгарылышы

9; 22 жана 18 сандарынын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табалы. Алгач 9 менен 22 ЭКЖБ тапсак: ЭКЖБ ($9; 22$) = $9 \cdot 22 = 198$. Ал эми 18 менен 198 ЭКЖБсы берилген үч сандын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү болот. 198 саны 18-ге бөлүнгөндүктөн, ЭКЖБ ($198; 18$) = 198.

Үчөө биригип иштесе, алар бул жумушту $198 : 9 = 22$ жолу бүткөргөн болушат. Анда Аида $198 : 22 = 9$ жолу, Атыр $198 : 18 = 11$ жолу аткарат. Шайлоо болсо 198 мүнөттө сабизди $22 - (9 + 11) = 2$ жолу туурай алат. Ал эми ал сабизди бир жолу $198 : 2 = 99$ мүнөттө туурайт.

263. Атасы, апасы жана Вася кар кишини (снеговикти) 12 мүнөттө жасай алат. Аны атасы жалғыз – 30 мүнөттө, апасы – 33 мүнөттө жасай алат. Ал эми Вася жалғыз кар кишини канча мүнөттө жасайт?

 264. Улар, Тынара жана Сайкал бир коробка абрикосту 18 мүнөттө чогулта алат. Аны Улар жалғыз чогултса, ага 45 мүнөт, Тынарага болсо 60 мүнөт керек. Бир коробка абрикосту Сайкал канча мүнөттө чогултат?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

9.12. Алмаштырууна оптималдоо

Маселе



Велосипеддин алдыңкы дөңгөлөгүнүн шинасы 6300 км жүргөндөн кийин жарактан чыгат, ал эми арткысы – 4500 кмден кийин. Айсулууга жаңы велосипед сатып беришти. Велосипеддин эки дөңгөлөгү төң бирдей көп аралыкты басып өтүшү үчүн, канча километр жүргөндөн кийин анын алдыңкы менен арткы дөңгөлөктөрүн алмаштыруу керек?

Чыгарылышы

ЭЮКБ (6300; 4500) = 31500. Анда, $31500 : 6300 = 5$; $31500 : 4500 = 7$ саны алдыңкы дөңгөлөккө 5 шинаны, арткысына 7 шинаны удаалаш пайдалануу менен Айсулуу 31500 км аралыкты басып өтөт дегенди билдирет. $5 + 7 = 12$ болгондуктан, 31500 км аралыкты басып өтүүгө 6 жуп шина керектелет экен. Анда бир жуп шина менен $31500 : 6 = 52509$ км аралыкты басып өтүүгө болот. Ал эми эки шина бирдей аралыкты басып өтүүгө алардын астыңкысы, арткысы бирдей аралыкты, жарымын басуу керек. Демек, шиналарды $5250 : 2 = 2625$ кмден кийин алмаштырууга туура келет.

265. Автоунаанын алдыңкы дөңгөлөгүнүн шинасы 65000 км баскандан кийин жарактан чыгат, ал эми арткысы – 39000 кмден кийин. Анын дөңгөлөктөрү бирдей көп аралыкты басып өтүшү үчүн, канча километр баскандан кийин алдыңкы менен арткы дөңгөлөктөрүнүн шиналарын алмаштыруу керек?

266. Дөңгөлөктүү (ролик) конькинин алдыңкы дөңгөлөгү 300 км, арткысы 500 км баскандан кийин жарактан чыгат. Бегайымга жаңы эки дөңгөлөктүү коньки белек кылышты. Анын эки дөңгөлөгү бирдей көп аралыкты басып өтүшү үчүн, алар канча километр баскандан кийин алдыңкы менен арткы дөңгөлөктөрүн алмаштыруу керек?

267. Бул параграфта карлган маселелерге окоштурууп, эки маселе түзгүлө.

$$t=8:v \quad 1\text{ см} = 10\text{ мм}$$

$$2x + 3y$$



1. Сандарды жөнекей көбөйтүүчүлөргө ажыраттыла:

- | | | |
|--------|--------|----------|
| a) 23; | c) 88; | e) 126; |
| b) 26; | d) 96; | f) 2100. |



2. Жаннат өсүмдүк отургужган катарды 3 саатта, Зарина 12 саатта чаап-отоп коюшат. Алар бирге иштешсе, бул ишти канча саатта бүткөрмөк?

3. Жаркынай кечки тамакты 40 мүнөттө даярдаса, Алия аны 2 саатта даярдайт. Алар бирге иштешсе, кечки тамакты канча саатта даярдайт эле?

4. Сандардын ЭЖКБсын тапкыла:

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| a) 3 жана 17; | c) 5 жана 68; | e) 2200 жана 16500; |
| b) 17 жана 34; | d) 28 жана 70; | f) 32; 48 жана 44. |

5. Индира салатты – 27 мүнөттө, Гүлмира 48 мүнөттө даярдай алат. Алар бирге иштеп, бул салатты канча мүнөттө даярдайт?

6. Таалай пиццаны – 18 мүнөттө, Мария жарым саатта жеп бүткөрөт. Алар экөө биригип пиццаны канча мүнөттө жеп түгөтүшөт эле?

7. Беш жумада пират Ерёма

Бочка ромду ичип түгөтөт.

Ал эми пират Емеля

Аны эки жумада бүтүрөт.

Экөө биригип ичсе ромду,

Канча күн улантат алар тойду?

8. Перизат менен Сабина, чогуу иштеп килемди 36 күндө токуп бүткөрөт. Аны Перизат жалгыз токуса, 60 күндө бүткөрмөк. Ал эми Сабина килемди канча күндө токумак?

9. Бурул менен Сапар бир ящик кулпунайды 35 мүнөттө тере алса, Сапар жалгыз иштеп аны 63 мүнөттө терет. Бир жащик кулпунайды Бурул жалгыз канча мүнөттө терет?

10. Балакай (Малыш) менен Карлсон экөө бир банка кыямды 2 саатта жеп коюшат. Алар банкадагы кыямды $\frac{3}{4}$ жеп бүткөндөн кийин, Малыш сабак окууга отурду. Калган кыямды Карлсон 40 мүнөттө жеп бүтүрдү. Бир банка кыямды Малыш канча саатта жеп бүтүрө алат?

11. 6^А, 6^Б жана 6^В үч класс чогуу иштеп мектеп багындары алманы 14 саатта терип бүтүре алышат. Эгерде 6^А менен 6^Б эки класс иштесе, ага 18 саат убакыт кетет. 6^В-класс жалгыз иштеп, мектеп багындары алманы канча саатта терип бүткөрө алат?

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = 3^2 \end{aligned}$$

- 12.** Ар бири өз алдынча иштегенде, 1чи насос бассейнге сууну 7 саатта, 2чи насос – 16 саатта, ал эми 3чү насос 56 саатта толтурат. Үч насос биргэ иштегенде алар бассейнге сууну канча убакытта толтурушат?
- 13.** Ажыдаардын биринчи башы бир бочка сууну 9 мүнөттө иче алат, экинчи башы – 8 мүнөттө, үчүнчү башы – 24 мүнөттө. Бир бочка сууну ажыдаардын үч башы биригип канча мүнөттө иче алышат?
- 14.** Ира менен Катя үйдү 33 мүнөттө жыйнашат, Маша менен Катя – 44 мүнөттө. Катя жалғыз иштесе, бул жумушту 66 мүнөттө бүткөрөт. Эгерде алар үйдү биргэ жыйнаса, ага канча убакыт кетет эле?
- 15.** Үч тойбос жигит бир казан пловду 8 мүнөттө эле жеп салышат. Алардын биринчиси бир казан пловду – 20 мүнөттө, экинчиси 24 мүнөттө жеп коёт экен. Аны үчүнчү тойбос канча мүнөттө жеп түгөтө алат?
- 16.** Мотоциклдин алдыңкы дөңгөлөгүнүн шинасы 9900 км баскандан кийин жарактан чыгат, ал эми арткысы – 7700 кмден кийин. Анын эки дөңгөлөгү тең бирдей көп аралыкты басып өтүшүү үчүн, мотоцикл канча километр баскандан кийин, анын алдыңкы менен арткы дөңгөлөгүн орун алмаштыруу керек?
- 17.** 1-насос бассейнди 1 саатта толтурат, 2-насос – 2 саатта. Эки насос бир иштеп бассейнди 35 мүнөттө толтура алабы?
- 18.** Кайсы цифраны {1; 2; 3; ... 9} көптүгүнөн алып салсак, калган цифрапардын ЭКЖБсы эң кичине болот?

§10. Кадимки бөлчөктөрдүн барабардығы. ЭЧЖБ.

10.1. Бөлчөктөрдүн төң күчтүүлүгү

Айсулуу, Тинатин жана Настя картөшкө талаасын отоп-чаап чыгышты. Тинатин – 8 катар, Айсулуу менен Настя 4төн катар чаап чыгышты. Үчөөнүн ишине ыраазы болгон Юля аларга торт сатып келип, ал торт ар ким жасаган ишине жараша бөлүнсүн деген талабын койду. Ага жараша Айсулуу: «Бардыгы 16 катар бар эле, демек, тортту төң 16га бөлүү керек. Андан кийин ар бирибиз аткарған ишибизге жараша өзүбүзгө тиешелүү сандагы торттун бөлүгүн ала-лы», – деп айтты. Ага Тинатин: «Тортту 16га төң бөлүнүн кажети жок. Ага эки кесим жасоо жетиштүү болот», – деп жооп берди. Айсулуунун айтканына сипер макулсуңарбы? Тинатиндикинечи?

Айсулуу туура айткан. Анткени 16 катар үчүн торт 16га төң бөлүнүп, кыздардын ар бири өзүнүн ишине ылайык торттун бөлүгүн алганы адилеттүү болот.

Математика тилинде мындай жагдайды кадимки бөлчөктөрдүн жардамы ар-кылуу аныктоо ыңгайлуу болот: Тинатин торттун $\frac{8}{16}$ (он алтынын сегиз) бөлүгүн, Айсулуу менен Настя ар бири торттун $\frac{4}{16}$ (он алтынын төрт) бөлүгүн алат.

Ошол эле учурда Тинатиндики дагы туура. Ал 16дан 8 катарды отогондон кийин жумуштун жарымын аткарған болот. Ошондуктан тортту экиге бөлүп, анын жарымын Тинатинге берүү керек. Калган бөлүгүн, бирдей жумуш аткарғандыктан, Айсулуу менен Настяга төң экиге бөлүп берүү керек.

Математика тилинде: Тинатинге торттун $\frac{1}{2}$ (экиден бири), Айсулуу менен Настянын ар бири торттун $\frac{1}{4}$ (төрттөн бирин) алуусу керек.

Бул жагдайды баяндаган мындай учурлар $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ жана $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ кадимки бөлчөктүн төмөнкү касиетин аныктайт:

Кадимки бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн нөлдөн айырмалуу бир эле санга көбөйтсө же бөлсө, анда бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт.

Маселе

Хтин кайсы маанисінде төмөнкү барабардык туура болот:

a) $\frac{x}{10} = \frac{1}{2};$ c) $-\frac{2}{3} = \frac{8}{x};$ e) $\frac{x}{40} = 0,75;$

b) $\frac{3}{17} = \frac{9}{x};$ d) $\frac{1,1}{0,3} = \frac{x}{3,3};$ f) $-0,4 = \frac{2}{x}.$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Чыгарылышы

a) $\frac{x}{10} = \frac{1}{2}$. Бөлүмдөрдүн катышы $10 : 2 = 5$ болгондуктан, анын алымдарнын катышы дағы $x : 1 = 5$ болууга тишиш. Анда, $x = 5 \cdot 1 = 5$.

b) $\frac{3}{17} = \frac{9}{x}$. Бул учурда алымдардын катышы $9 : 3 = 3$. Ошондуктан анын бөлүмдөрүнүн катышы $x : 17 = 3$ болууга тишиш. Мындан, $x = 3 \cdot 17 = 51$.

c) $-\frac{2}{3} = \frac{8}{x}$. Мында $8 : (-2) = -4$ болгондуктан, $x : 3 = -4$ барабардығы орун алат. Демек, $x = -4 \cdot 3 = -12$.

d) $\frac{1,1}{0,3} = \frac{x}{3,3}$. Бул учурда $3,3 : 0,3 = 11$ болгондуктан, $x : 1,1 = 11$ барабардығы орун алат. Анда, $x = 11 \cdot 1,1 = 12,1$.

e) $\frac{x}{40} = 0,75$. Жогоруда белгилегендай, $0,75$ жазуусу $\frac{75}{100}$ кадимки бөлчөктү билдириет. Анда, берилген түртмата $\frac{x}{40} = \frac{75}{100}$ түрүнө келет.

Мында $40 : 100 = 0,4$, жана $x : 75 = 0,4$. Демек, $x = 0,4 \cdot 75 = 30$.

f) $-0,4 = \frac{2}{x}$. Мындан жогорудагыдай эле кадимки бөлчөккө өтөбүз.

Анда $-\frac{4}{10} = \frac{2}{x}$ болот. Демек, $2 : (-4) = -0,5$, жана $x : 10 = -0,5$.

Мындан, $x = -0,5 \cdot 10 = -5$.

268. хтин кайсы маанисинде барабардық туура болот:

a) $\frac{x}{21} = \frac{3}{7}$; c) $-\frac{12}{13} = \frac{48}{x}$; e) $\frac{x}{24} = 0,25$;

b) $\frac{31}{72} = \frac{93}{x}$; d) $\frac{0,13}{0,23} = \frac{x}{2,99}$; f) $-0,8 = \frac{27}{x}$?

 **269.** хтин кайсы маанисинде барабардық туура болот:

a) $\frac{x}{96} = \frac{1}{6}$; c) $-\frac{12}{33} = -\frac{72}{x}$; e) $\frac{x}{34} = 0,55$;

b) $\frac{63}{70} = \frac{9}{x}$; d) $\frac{3,1}{0,3} = \frac{x}{0,003}$; f) $-0,14 = \frac{42}{x}$?

10.2. Бөлчөктөрдүн барабардығын текшерүү

Маселе

Бөлчөктөр барабарбы:

a) $\frac{5}{12}$ жана $\frac{25}{60}$; c) $\frac{2}{28}$ жана $\frac{3}{47}$; e) $\frac{129}{250}$ жана $0,516$;

b) $\frac{9}{14}$ жана $\frac{140815}{216342}$; d) $7,14$ жана $\frac{177}{25}$; f) $-\frac{26}{208}$ жана $-\frac{3}{24}$?

Чыгарылышы

Бул учурда деле жогорку маселени чыгаргандай кылсак болот:

1-бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн көбөйткөндө, 2-бөлчөктүн алымына жана бөлүмүнө айлана турган сандын бар экенин аныктайбыз. Бирок кадимки бөлчөкту эки сандын катышы катары кароо ыңгайлуу болот. Мындай учурда, эгерде эки бөлчөк пропорция түзсө, анда алар барабар болушат деген эреже келип чыгат. Андыктан, эгерде $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ болсо, анда $a \cdot d = b \cdot c$ боло турган пропорциянын касиетин текшерүү жетиштүү болот.

а) $\frac{5}{12}$ бөлчөгү $\frac{25}{60}$ бөлчөгүнө барабар, анткени $5 \cdot 60 = 300; 12 \cdot 25 = 300$.

Бул жерде 2-бөлчөк 1-бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн 5ке көбөйтүүдөн алынган.

б) $\frac{9}{14}$ бөлчөгү $\frac{140815}{216342}$ бөлчөгүнө барабар эмес, анткени: $9 \cdot 216342 \neq 14 \cdot 140815$. Аны аныктоо үчүн сандарды көбөйтпөй эле, 1-көбөйтүндү 8 менен ($9 \cdot 2 = 18$), ал эми 2чи көбөйтүндү 0 менен ($4 \cdot 5 = 20$) аяктаганын билүү жетиштүү.

с) Бул бөлчөктөр $\frac{2}{28}; \frac{3}{47}$ өз ара барабар эмес. Анткени $2 \cdot 47$ жана $28 \cdot 3$ көбөйтүндүлөрдүн акыркы цифралары дал келсе да, ал жетиштүү эмес. Алардын барабар эместигин эсептөө кыйын деле эмес, $2 \cdot 47 \neq 28 \cdot 3$.

д) 7,14 ондук бөлчөгү $\frac{177}{25}$ бөлчөгүнө барабар эмес. Аны аныкташ үчүн 7,14 ондук бөлчөгүн $\frac{714}{100}$ кадимки бөлчөккө которолу жана пропорциянын негизги касиетин текшерели: $714 \cdot 25 \neq 100 \cdot 177$.

е) $\frac{129}{250}$ бөлчөгү 0,516 ондук бөлчөгүнө барабар. Аны далилдеш үчүн 0,516 ондук бөлчөгүн $\frac{516}{1000}$ кадимки бөлчөккө которуп жана пропорциянын негизги касиетин текшерип койсок: $129 \cdot 1000 = 250 \cdot 516$ жетиштүү болот.

ф) $-\frac{26}{208}$ жана $-\frac{3}{24}$ бөлчөктөрү өз ара барабар, анткени: $26 \cdot 24 = 208 \cdot 3$. Бул учурда биз ар бир бөлчөктүн алдында минус белгиси турганын эске алдык. Минус белгиси же бөлчөктүн алдында же анын алымынын алдында тура берерин белгилеп кетели.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

270. Бөлчөктөр барабарбы?

- | | |
|---|---|
| a) $\frac{75}{182}$ жана $\frac{25}{60}$; | d) 15,157 жана $\frac{773}{51}$; |
| b) $\frac{19}{44}$ жана $\frac{3840812}{8826343}$; | e) $-\frac{19}{25}$ жана $-0,76$; |
| c) $\frac{12}{68}$ жана $\frac{3}{17}$; | f) $-\frac{16}{281}$ жана $-\frac{16}{281}$. |

271. Бөлчөктөр барабарбы?

- | | |
|--|--|
| a) $\frac{15}{22}$ жана $\frac{45}{66}$; | d) 0,68 жана $\frac{17}{250}$; |
| b) $\frac{9}{14}$ жана $\frac{111123}{172858}$; | e) $\frac{29}{50}$ жана $-0,58$; |
| c) $\frac{2}{28}$ жана $-\frac{3}{42}$; | f) $-\frac{6}{28}$ жана $\frac{30}{140}$. |

10.3. ЭКЖБНЫ КӨБӨЙТҮҮЧҮЛӨРДҮН КӨПТҮКТӨРҮ АРКЫЛУУ АНЫКТОО

Жогоруда биз «Эң кичине жалпы бөлүнүүчү – ЭКЖБ» түшүнүгүн киргизген элек. Мындан ары биз ага башка көз караш сунуштайбыз.

Маселе

Жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдүн көптүгү болгон P көптүгүн тапкыла:

- a) 6; b) 11; c) 75; d) 72.

Чыгарылышы

a) $6 = 2 \cdot 3$ болондуктан, изделген көптүк: $P = \{2; 3\}$;

b) 11 саны жөнөкөй болондуктан, $P = \{11\}$ болот;

c) $75 = 25 \cdot 3 = 5 \cdot 5 \cdot 3$ ажыратууда 5 саны эки жолу жолугат. Бирок аны эки жолу $P = \{5; 5; 3\}$ түрүндө жаза албайбыз, анткени көптүктө бир элемент бир эле жолу жазылат.

Ошондуктан индекстердин жардамы керек: $P = \{5; 51; 3\}$.

Мында 51 «беш–бир» деп окулат жана ал 5тен дагы бирөө бар дегенди билдириет.

d) $72 = 8 \cdot 9 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$.

Ошондуктан: $P = \{2; 2_1; 2_2; 3; 3_1\}$.

272. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдүн көптүгү болгон P көптүгүн тапкыла:

- a) 10; b) 18; c) 100; d) 48.

273. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдүн көптүгү болгон P көптүгүн тапкыла:

- a) 35; b) 17; c) 99; d) 500.

10.4. ЭКЖБНЫ КӨБЕЙТҮҮЧҮЛӨРДҮН КӨПТҮКТӨРҮ АРКЫЛУУ АНЫКТОО. Уланды

Бир нече сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүктөрү белгилүү болсо, анда ал сандардын ЭКЖБсын табуу кыйын деле эмес, анткени ал сандардын ЭКЖБсы берилген сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүктөрүнүн биригүүсүнүн элементтеринин көбөйтүндүсү болот.

Маселе

Берилген сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн жазып, алардын ЭКЖБсын тапкыла:

- a) 15 жана 21; b) 20 жана 30; c) 105 жана 27; d) 42, 10 жана 28.

Чыгарылышы

a) $15 = 3 \cdot 5$ болгондуктан, анын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүгү $F = \{3; 5\}$. Ал эми 21 саны үчүн ал көптүк $S = \{3; 7\}$.

Алардын биригүүсү $F \cup S = \{3; 5; 7\}$.

Биригүүгэ экөөндөгү жалпы элементтер бир эле жолу кирет. Биригүүнүн элементтеринин көбөйтүндүсү берилген сандардын ЭКЖБсы болот, б. а.

ЭКЖБ $(15; 21) = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$.

b) 20 санына $F = \{2; 2_1; 5\}$ көптүгү, 30 санына $S = \{2; 3; 5\}$ көптүгү туура келет.

Алардын биригүүсү $F \cup S = \{2; 2_1; 3; 5\}$ көптүгү берилген сандардын ЭКЖБсын аныктайт, демек:

ЭКЖБ $(20; 30) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$;

c) $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$, ал эми $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ болгондуктан, жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүктөрүнүн биригүүсү: $\{3; 5; 7; 3_1; 3_2\}$.

Ошондуктан: ЭКЖБ $= 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 = 945$;

d) 42 санына $F = \{2; 3; 7\}$ көптүгү, 10 санына $S = \{2; 5\}$ көптүгү, 28 санына $T = \{2; 2_1; 7\}$ көптүгү келип чыгат. Алардын биригүүсүн алуу үчүн биринчи эки көптүктүн биригүүсүн таап: $F \cup S = \{2; 3; 7; 5\}$, аны менен үчүнчү көптүктү биритирибиз: $F \cup S \cup T = \{2; 3; 7; 5; 2_1\}$.

Демек, ЭКЖБ $(42; 10; 28) = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2 = 420$.

274. Сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап, аナン анын ЭКЖБсын жазгыла:
a) 14 жана 77; b) 12 жана 18; c) 24 жана 28; d) 32, 12 жана 20.

 **275.** Сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап, аナン анын ЭКЖБсын жазгыла: a) 39 жана 52; b) 44 жана 34; c) 91 жана 77; d) 35, 100 жана 49.

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

10.5. ЭЧЖБНЫ КӨБЕЙТҮҮЧҮЛӨРДҮН КӨПТҮКТӨРҮ АРКЫЛУУ АНЫКТОО

Демек, сандардын ЭКЖБсын табуу маселеси берилген сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүктөрүнүн биригүүсүн табуу менен аныкталат экен. Алардын биригүүсүн табуу менен катар, ал көптүктөрдүн кесилишин табуу дагы маанилүү болот. Анткени ал көптүктөрдүн кесилишингеэгى элементтердин көбөйтүндүсү ЭЧЖБ – эң чоң жалпы бөлүүчү болот экен.

Эгерде a жана b натуралдык сандары c натуралдык санына калдыксыз бөлүнсө, анда c саны a жана b сандарынын жалпы бөлүүчү деп аталат. Алардын эң чоңу ЭЧЖБ – эң чоң жалпы бөлүүчү деп аталат. a жана b натуралдык сандарынын ЭЧЖБ болгон t саны ЭЧЖБ $(a; b) = t$ түрүндө жазылат.

Маселе

Сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүгүн таап, анын ЭЧЖБсын аныктағыла:

- a) 51 жана 85; b) 40 жана 24; c) 125 жана 50; d) 42, 70 жана 28; e) 15 жана 28.

Чыгарылышы

а) 51дин цифраларынын суммасы 3ке бөлүнгөндүктөн ал өзү дагы 3ке бөлүнөт. Мындан, $51 = 3 \cdot 17$ жана ага туура келген көптүк:

$F = \{3; 17\}$ болот. 85 саны 5 менен аяктагандыктан, ал 5ке бөлүнөт.

Анда, $85 = 5 \cdot 17$, жана ага туура келген көптүк: $S = \{5; 17\}$. Бул эки көптүктүн жалпы элементтери, алардын кесилишин берет: $F \cap S = \{17\}$. Кесилишингеэгى элементтердин көбөйтүндүсү ЭЧЖБ болот. Бирок бул көптүктө бир эле элемент болгондуктан, ал сан ЭЧЖБ $(51; 85) = 17$ болот.

б) 40 санына $F = \{2; 2_1; 2_2; 5\}$ көптүгү, 24 санына $S = \{2; 2_1; 2_2; 3\}$ көптүгү туура келет. Алардын кесилиши $F \cap S = \{2; 2_1; 2_2\}$ берилген сандардын ЭЧЖБсын табууга мүмкүндүк берет, ал:

ЭЧЖБ $(40; 24) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

с) $125 = 5 \cdot 5 \cdot 5$, ал эми $50 = 2 \cdot 5 \cdot 5$ болгондуктан, бул жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдүн көптүктөрүнүн кесилиши $\{5; 5\}$ болот.

Ошондуктан ЭЧЖБ $(125; 50) = 5 \cdot 5 = 25$ ке барабар;

д) 42 санына $F = \{2; 3; 7\}$ көптүгү, 70 санына $S = \{2; 5; 7\}$ көптүгү, 28 санына $T = \{2; 2_1; 7\}$ көптүгү туура келет. Бул үч көптүктүн кесилүүшүсүн экиден улам табабыз, биринчи: $F \cap S = \{2; 7\}$, анан $F \cap S \cap T = \{2; 7\}$.

Демек, ЭЧЖБ $(42; 70; 28) = 2 \cdot 7 = 14$.

е) 15 санына $F = \{3; 5\}$ көптүгү, 28 санына $S = \{2; 2; 7\}$ көптүгү туура келет. Алардын кесилиши кур көптүк болот – анын бир дагы элементи жок.

Аны $F \cap S = \emptyset$ деп жазабыз. Мындай учурда ЭЧЖБ $(15; 28) = 1$ деп кабыл алынат.

|| Эгерде натуралдык сандардын бирдей жөнөкөй көбөйтүүчүсү жок болсо, анда аларды өз ара жөнөкөй сандар деп аташат. Алардын ЭЧЖБсы бирге барабар деп кабыл алынат.

276. Сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап, ЭЧЖБны эсептегиле:

- a) 14 жана 22; b) 27 жана 82; c) 144 жана 80; d) 324 жана 243; e) 39; 117 жана 26.

 **277.** Сандардын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүн таап, ЭЧЖБны эсептегиле:

- a) 49 жана 22; b) 27 жана 18; c) 140 жана 28; d) 32 жана 20; e) 66; 114 жана 21.

10.6. Иш акысын бөлүү

Маселе

Канат 833 saat иштесе, Жантемир 595 saat иштеди. Аткарған жумуштарына алар 24 кой алысты. Эгерде алардын ар бир иш сааты бирдей төлөнгөн болсо, алар койлорду кантип бөлүп алышат?



Чыгарылышы

Маселенин шартына жараша, аткарған ишке алган койлор $833 : 595$ катышы менен аныкталышы керек. Бул жагдайды жакшы түшүнүү үчүн катышты өзгөртөлү. Жогоруда белгиленгендей, катыштын алымын, бөлүмүн бирдей санга бөлсөк, ал өзгөрбөйт. Анда, катыштын алымын жана бөлүмүн ЭЧЖБсына кыскартсак, катыш жөнөкөй түргө келет. Ошондуктан 833 жана 595 сандарынын ЭЧЖБсын табабыз. 595 саны 5ке бөлүнөт: $595 = 5 \cdot 119$, ал эми 833 5ке бөлүнбөйт, бирок ал 119 га бөлүнөт: $833 = 7 \cdot 119$. Ал эми 5 менен 7 өз ара жөнөкөй сандар болгондуктан башка жалпы көбөйтүүчүлөрү жок, ошондуктан:

ЭЧЖБ($595; 833$) = 119 . Катыштын алымын, бөлүмүн 119 га бөлүп: $\frac{833}{595} = \frac{7}{5}$ алабыз. Натыйжада, койлорду $7 + 5 = 12$ барабар бөлүккө бөлүп, анын 7 бөлүгүн

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Канатка, ал эми Жантемирге 5 бөлүгүн берүү керек. Ар бир бөлүккө 2ден кой туура келгендиңтен: $24 : 12 = 2$, Канатка $7 \cdot 2 = 14$, Жантемирге $5 \cdot 2 = 10$ кой тийген болот.

Маселе

Гүлкүз менен Нурбек x алманы $y : z$ катышында бөлүп алышты.

Алардын ар бири канчадан алма алат, эгерде:

- a) $x = 21; y = 92; z = 69;$
- b) $x = 32; y = 154; z = 198?$

Чыгарылышы

а) Бизге 92 жана 69 сандарынын ЭЧЖБсын табуу керек. 92 саны 2ге бөлүнгөндүктөн $92 = 2 \cdot 46$. 46 дагы 2ге бөлүнөт. Ошондуктан: $92 = 2 \cdot 2 \cdot 23$. Ал эми 69 саны 2ге бөлүнбөйт, бирок ал 23кө бөлүнөт.

Демек, $69 = 3 \cdot 23$.

Анда: ЭЧЖБ $(92; 69) = 23$.

Эми 92 менен 69ду 23кө бөлүп: $\frac{92}{69} = \frac{4}{3}$ алабыз.

Анда, $4 + 3 = 7$ болгондуктан, алмалар ар биринде $21 : 7 = 3$ төн алмадан турган 12 бөлүккө бөлүнөт.

Гүлкүз $4 \cdot 3 = 12$ алма, ал эми Нурбек $3 \cdot 3 = 9$ алма алган болот;

б) 154 менен 198 сандарынын ЭЧЖБсын табалы. 154 саны 2ге бөлүнөт, анда $154 = 2 \cdot 77$. Ошол эле учурда $77 = 11 \cdot 7$.

Анда $154 = 2 \cdot 11 \cdot 7$.

198 саны 2ге жана 11ге бөлүнөт. Анда, $198 = 2 \cdot 11 \cdot 9$.

Демек: ЭЧЖБ $(154; 198) = 2 \cdot 11 = 22$. Бөлчөктү 22ге кыскартып, $\frac{154}{198} = \frac{7}{9}$ алабыз.

Бул учурда алмалар ар бири $32 : 16 = 2$ ден болгон: $7 + 9 = 16$ бөлүккө бөлүнгөн. Демек, Гүлкүз $7 \cdot 2 = 14$ алма, Нурбек $9 \cdot 2 = 18$ алма алган болот.

278. Вера менен Лена x алманы $y : z$ катышында бөлүп алышты.

Алардын ар бири канчадан алма алат, эгерде:

- a) $x = 18; y = 126; z = 441;$
- b) $x = 30; y = 209; z = 76?$

 **279.** Чынара менен Гуля x алманы $y : z$ катышында бөлүп алышты.

Алардын ар бири канчадан алма алат, эгерде: a) $x = 56; y = 72; z = 120$;

- b) $x = 38; y = 168; z = 98?$

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = P \cdot t$$

10.7. Берилген катышта бөлүү

Маселе

Жаныбек, Айбике жана Дания 32 мандаринди $104 : 65 : 39$ катышында бөлүп алышты. Алардын ар бири канчадан мандарин алат?



Чыгарылышы

104 саны удаасы менен үч жолу 2ге бөлүнөт, анда:

$$104 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 13. \quad 65 \text{ саны } 5\text{ке бөлүнөт жана } 65 = 5 \cdot 13 \text{ болот.}$$

Демек: ЭЧЖБ (104; 65) = 13.

$$104, 65 \text{ жана } 39 \text{ду } 13\text{ке бөлсөк: } 104 : 65 : 39 = 8 : 5 : 3 \text{ болот.}$$

Мындан, мандариндин ар бири $32 : 16 = 2$ ден болгон $8 + 5 + 3 = 16$ бөлүккө бөлүнгөнүн аныктайбыз. Жаныбекке $8 \cdot 2 = 16$, Айбикеге $5 \cdot 2 = 10$, ал эми Данияга $3 \cdot 2 = 6$ мандарин тийген болот.

280. Айхан, Айдын жана Сейфуллах 42 анарды $90 : 126 : 162$ катышында бөлүп алышты. Ар бирине канчадан анар тийди?

281. Коля, Оля жана Ира 30 помидорду $152 : 175 : 210$ катышында бөлүп алышты. Ар бирине канчадан помидор тийди?

10.8. Бөлчөкту кыскартуу

Бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн, алардын жалпы көбөйтүүчүсүнө бөлүү процесси бөлчөкту кыскартуу деп аталат.

Маселе

Бөлчөкту кыскарткыла: a) $\frac{840}{3600}$; b) $\frac{72}{96}$.

Чыгарылышы

а) Бөлчөкту кыскартыш үчүн анын алымын жана бөлүмүн алардын жалпы көбөйтүүчүлөрүнө удаа бөлө берсе болот. Биринчиден, 10го кыскарталы:

$$\text{Андан кийин эки жолу 2ге: } \frac{840}{3600} = \frac{84}{360}.$$

$$\text{Алым жана бөлүм } 3\text{ке бөлүнүшөт. Ошондуктан, } \frac{84}{360} = \frac{42}{180} = \frac{21}{90}.$$

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

$\frac{21}{90} = \frac{7}{30}$ 7 – жөнөкөй сан, ал эми 30ду 7ге бөлсө болбойт. Кыскартууну улантыш мүмкүн эмес: $\frac{7}{30}$ кыскарбас бөлчөк.

b) «Бөлчөктү бир эле жолу кыскартып, кыскарбаска алып келсе болобу?» – деген суроо пайда болушу мүмкүн. «Эгер ЭЧЖБны колдонсок, анда болот», – деп жооп беребиз. ЭЧЖБны (72; 96) табалы. Ал учун 72 жана 96ны жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраталы:

$$72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3; \quad 96 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3.$$

Кесилиштин элементтеринин көбөйтүндүсү: $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$ биз издеген сан. Бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн 24ке бөлүп, кыскарбас бөлчөккө келебиз: $\frac{72}{96} = \frac{3}{4}$.

Кадимки бөлчөктүн алымынын жана бөлүмүнүн жалпы көбөйткүчү жок, – алар өз ара жөнөкөй сандардан болсо, алардын ЭЧЖБсы 1 болсо – анда ал кыскарбас болот.

282. Бөлчөктү кыскартыла:

a) $\frac{27}{21}$; b) $\frac{2800}{4200}$; c) $-\frac{102}{324}$; d) $\frac{140}{245}$.

 **283.** Бөлчөктү кыскартыла:

a) $\frac{12}{15}$; b) $\frac{51}{34}$; c) $-\frac{12}{32}$; d) $\frac{135}{225}$.

 **284.** Бул параграфта каралган маселелерге окшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$



$$A = Pt$$

1. Хтин кайсы маанисінде барабардық туура болот?

a) $\frac{x}{15} = \frac{2}{3}$; b) $\frac{51}{17} = \frac{39}{x}$; c) $-\frac{12}{32} = \frac{18}{x}$; d) $16 = \frac{x}{25}$?



2. Бөлчөктөр барабарбы?

a) $\frac{57}{822}$ жана $\frac{19}{274}$; c) $\frac{23}{84}$ жана $\frac{32}{106}$;
 b) $\frac{93}{47}$ жана $\frac{2426602}{1226347}$; d) 0,9957 жана $\frac{773}{751}$?

3. Сандын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрүнүн көптүгү болгон P көптүгүн тапкыла:
 a) 21; b) 45; c) 80; d) 117.

4. Сандардын ЭКЖБсын жана ЭЧЖБсын тапкыла:

a) 26 жана 44; b) 50 жана 75; c) 16 жана 25; d) 36; 16 жана 54.

5. Барабардық туурабы?

a) ЭКЖБ (14; 49) = ЭЧЖБ (98; 147);
 b) ЭКЖБ (4; 16) = ЭЧЖБ (48; 32).

6. Лариса менен Диля x бананды y жана z катышында бөлүп алышты. Алардын ар бири канчадан банан алышкан, эгерде

a) $x = 28$; $y = 45$; $z = 81$; b) $x = 24$; $y = 105$; $z = 75$?

7. Сейил, Алла жана Тамара 40 жаңгакты 112 : 196 : 252 катышында бөлүп алышты. Алардын ар бири канчадан жаңгак алышкан?

8. Эгерде еки натуралдык сандын эч бири экинчисине бөлүнбөсө, анда алардын ЭЧЖБ сөзсүз 1 болот деп негиздейт Эрмек. Аныкы туурабы?

9. Эсептеп чыккыла:

a) ЭЧЖБ (16; 17); b) ЭЧЖБ (14; 15; 16; 17; 18)

10. Төмөнкү айтылгандар туурабы?

А. Эгерде еки натуралдык сандын бири жөнөкөй болсо, анда алардын ЭЧЖБсы 1ге барабар болот.

Б. Эгерде еки удаалаш натуралдык сандын бири жөнөкөй болсо, анда алардын ЭЧЖБсы 1ге барабар болот.

Туура жоопту тапкыла:

- a) А туура. c) Экөө тен тиши туура.
 b) В туура. d) Экөө тен тиши туура эмес.

11. Бөлчөкту кыскарткыла:

a) $\frac{22}{165}$; b) $\frac{52}{84}$; c) $-\frac{27}{369}$; d) $\frac{56000}{105000}$.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = \frac{a+b}{2} \\ & Z = \frac{a-b}{2} \end{aligned}$$

§ 11. Кадимки бөлчөктөрдүн үстүнөн амалдар

Мурдагы параграфтарда биз эң кичине жалпы көбөйтүүчү – ЭКЖК жана эң чоң жалпы бөлүнүүчүнү – ЭЧЖБ колдонууну үйрөндүк. Алар көпчүлүк учурда кадимки бөлчөктөр менен амалдарды аткарууда дагы колдонула тургандыгын белгилеп кетебиз. Бул параграфта кадимки бөлчөктөр менен арифметикалык амалдарды аткаруудагы эрежелер жөнүндө сөз кылабыз.

11.1. Дурус жана буруш бөлчөктөр

Күнүмдүк турмушта бөлчөктөр менен ар дайым кездешип турабыз. Торттун жарымы, saatтын үчтөн экиси, норманын жетиден алтысы ж. б. у. с. сөздөрдү ар дайым эле айтып жүрөбүз.

Кадимки бөлчөкту бүтүн сандын жардамы менен, бөлчөк сзызыгынын үстүнө – алымына, жана натуралдык сандын жардамы менен, бөлчөк сзызыгынын астына – бөлүмүнө, жазуу менен туюунтушат.

Алымынын модулу бөлүмүнүн модулунан кичине болгон бөлчөктөр **дурус**, калгандары **буруш** бөлчөктөр деп аталац.

Маселе

Бөлчөктөрдүн кайсынысы дурус, кайсынысы буруш?

- a) $\frac{7}{8}$; b) $\frac{29}{18}$; c) $-\frac{17}{18}$; d) $-\frac{77}{16}$; e) $\frac{72}{72}$.

Чыгарылышы

a) $\frac{7}{8}$ – кадимки бөлчөгү дурус, анткени анын алымы болгон 7 саны бөлүмүү болгон 8 санынан кичине.

b) $\frac{29}{18}$ – бөлчөгү буруш, анткени $29 > 18$;

c) Биз кадимки бөлчөкту дурус же буруш деп ажыратканда анын белгисине көнүл бурбайбыз. Ошондуктан $-\frac{17}{18}$ бөлчөгү дурус, анткени $17 < 18$;

d) $-\frac{77}{16}$ бөлчөгү буруш, анткени $77 > 16$;

e) $\frac{72}{72}$ бөлчөгү буруш, анткени $72 = 72$.

285. Бөлчөктөрдүн кайсынысы дурус, кайсынысы буруш?

- a) $\frac{3}{7}$; b) $-\frac{31}{72}$; c) $-\frac{112}{13}$; d) $-\frac{13}{23}$; e) $\frac{72}{24}$; f) $\frac{27}{27}$.



286. Бөлчөктөрдүн кайсынысы дурус, кайсынысы буруш?

$$a) \frac{11}{6}; b) -\frac{63}{70}; c) -\frac{1002}{933}; d) -\frac{31}{103}; e) \frac{34}{34}; f) -\frac{42}{42}.$$

11.2. Кадимки бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсү

Бүтүн сандарды көбөйтүүнү аткарууну билген ар адам кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүүнү аткара алат. Төмөнкү эрежени колдонуу жетиштүү:

Кадимки бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсү, алардын алымы менен алымынын, бөлүмү менен бөлүмүнүн көбөйтүндүлөрүнүн катышы болот.

Маселе

Көбөйтүүнү аткарғыла:

$$a) \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{5}; \quad c) -\frac{17}{18} \cdot \frac{9}{68}; \quad e) \frac{11}{27} \cdot \frac{15}{88}; \\ b) \frac{5}{18} \cdot \frac{-7}{12}; \quad d) \frac{77}{16} \cdot \frac{8}{25}; \quad f) \frac{11}{25} \cdot 5.$$

Чыгарылышы

$$a) \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7 \cdot 3}{8 \cdot 5} = \frac{21}{40};$$

$$b) \frac{5}{18} \cdot \frac{-7}{12} = \frac{5 \cdot (-7)}{18 \cdot 12} = \frac{-35}{216};$$

$$c) -\frac{17}{18} \cdot \frac{9}{68} = -\frac{17 \cdot 9}{18 \cdot 68} = (\text{Көбөйтүүгө шашпагыла, анткени бөлчөктүн алымы жана бөлүмү 9 жана 17ге бөлүнөрүн эске алуу керек}) = -\frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{8};$$

$$d) \frac{77}{16} \cdot \frac{8}{25} = \frac{77 \cdot 8}{16 \cdot 25} = \frac{77 \cdot 1}{2 \cdot 25} = \frac{77}{50}.$$

Бөлчөктөрдү көбөйтүүдөн кыскартылбаган бөлчөк келип чыкты. Бул бөлчөктү бөлүмү 100 болгон бөлчөк түрүндө туюнтуу, ондук бөлчөктү алабыз. Ал эми кадимки бөлчөктөр менен аткарылуучу амалдарга караганда ондук бөлчөктөр менен амалдарды иштөө жөнүл болот. Ошондуктан жоопту төмөндөгүдөй жазуу ылайык болот:

$$\frac{77}{16} \cdot \frac{8}{25} = \frac{77}{50} = \frac{77 \cdot 2}{50 \cdot 2} = \frac{154}{100} = 1,54.$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

$$VI + IV = X$$

e) $\frac{11}{27} \cdot \frac{15}{88} = \frac{11 \cdot 15}{27 \cdot 88} = \frac{1 \cdot 15}{27 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 5}{9 \cdot 8} = \frac{5}{72}$

f) $\frac{11}{25} \cdot 5$, көбөйтүндүсүн алуу үчүн бүтүн санды бөлүмү 1 болгон бөлчөк түрүндө туюнтууга боло турганын эске алуубуз керек.

Анда: $\frac{11}{25} \cdot 5 = \frac{11}{25} \cdot \frac{5}{1} = \frac{11 \cdot 5}{25 \cdot 1} = \frac{11 \cdot 1}{5 \cdot 1} = \frac{11}{5}$.

287. Көбөйтүнү аткарғыла

a) $\frac{17}{28} \cdot \frac{3}{5}$; c) $-\frac{7}{38} \cdot \frac{19}{28}$; e) $\frac{16}{25} \cdot \frac{15}{8}$;
 b) $-\frac{3}{8} \cdot \frac{11}{12}$; d) $\frac{27}{36} \cdot \frac{18}{21}$; f) $7 \cdot \frac{17}{21}$.

 **288. Көбөйтүнү аткарғыла:**

a) $\frac{2}{13} \cdot \frac{9}{14}$; c) $-\frac{19}{18} \cdot \frac{6}{57}$; e) $\frac{16}{35} \cdot \frac{15}{88}$;
 b) $\frac{5}{8} \cdot \frac{-2}{25}$; d) $\frac{72}{80} \cdot \frac{7}{54}$; f) $\frac{4}{27} \cdot 54$.

11.3. Кадимки бөлчөктөрдү бөлүү

Кадимки бөлчөктөрдү көбөйтүнү үйрөнгөндөн кийин аларды бөлүүнү аткаруу кыйын деле болбойт.

Кадимки бөлчөктөрдү бөлүү үчүн, бөлүүчүнүн алымы менен бөлүмүн орун алмаштырып, анан бөлүнүүчүнү пайда болгон бөлчөккө көбөйтүп куюу керек.

Маселе

Бөлүүнү аткарғыла:

a) $\frac{7}{8} : \frac{3}{5}$; b) $\frac{5}{18} : \frac{-7}{12}$; c) $-\frac{17}{28} : \frac{9}{56}$; d) $\frac{15}{22} : 5$.

Чыгарылышы

a) $\frac{7}{8} : \frac{3}{5} = \frac{7 \cdot 5}{8 \cdot 3} = \frac{35}{24}$;

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

b) $\frac{5}{18} : \frac{-7}{12} = \frac{5 \cdot 12}{18 \cdot (-7)} = -\frac{5 \cdot 2}{3 \cdot 7} = -\frac{10}{21}$.

Мында, оң санды терс санга бөлүүдө терс сан чыгары жана 12 менен 18 алтыга бөлүнөрү эске алынды.

c) $-\frac{17}{28} : \frac{9}{56} = -\frac{17 \cdot 56}{28 \cdot 9} = -\frac{17 \cdot 2}{1 \cdot 9} = -\frac{34}{9}$.

d) $\frac{15}{22}$ ти 5ке бөлүү үчүн 5ти $\frac{5}{1}$ түрүндө туюнтабыз.

Анда $\frac{15}{22} : 5 = \frac{15}{22} : \frac{5}{1} = \frac{15 \cdot 1}{22 \cdot 5} = \frac{3 \cdot 1}{22 \cdot 1} = \frac{3}{22}$.

289. Бөлүүнү аткарьыла:

a) $\frac{7}{13} : \frac{3}{5}$; b) $\frac{-3}{8} : \frac{11}{12}$; c) $-\frac{7}{38} : \frac{3}{28}$; d) $7 : \frac{15}{22}$.

 **290.** Бөлүүнү аткарьыла:

a) $\frac{2}{3} : \frac{9}{14}$; b) $\frac{5}{8} : \frac{-20}{21}$; c) $-\frac{19}{18} : \frac{76}{72}$; d) $\frac{4}{9} : 14$.

11.4. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү салыштыруу

Маселе

Эгерде сиперге торттун $\frac{3}{8}$ же $\frac{17}{44}$ бөлүгүн алтыла деген сунуш болсо, кайсынын алар элеңер?

Чыгарылышы

Торттун чоң бөлүгүн алуу үчүн кайсы бөлчөк чоң экенин билүү керек. Мындаид учурда бөлчөктөрдүн төмөнкү касиеттерин билүү керек болот.

|| Эгерде бөлчөктөр бирдей оң бөлүмдөргө ээ болсо, анда алардын кимисинин алымы чоң болсо, ошол бөлчөк чоң болот.

Демек, бизге бөлүмдөрдү төндөө керек. Ал үчүн бөлчөктүн алымын, бөлүмүн бир санга көбөйтүүдөн ал өзгөрбөй турган эрежени пайдалануу керек. Мындаид сан катары, биринчи бөлчөк үчүн экинчи бөлчөктүн, экинчи бөлчөк үчүн биринчи бөлчөктүн бөлүмүн алсак, биз туура жоопту алабыз:

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 44}{8 \cdot 44} = \frac{132}{352}, \quad \frac{17}{44} = \frac{17 \cdot 8}{44 \cdot 8} = \frac{136}{352}.$$

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Мындан торттун $\frac{17}{44}$ бөлүгү чоң экендиги көрүнөт.

Бул учурда бирдей бөлүмдөрдү алуу үчүн бөлчөктөрдү чоң сандарга көбөйтүү татаал болушу мүмкүн. Бирок аны женилдетүү үчүн бөлүмдөрдүн эң кичине жалпы көбөйтүүчүсүн алуу ыңгайлуу болот. Анда бирдей бөлүмдөрдү ЭКЖК(8; 44) = 11 · 8 = 88, жана 88 : 8 = 11; 88 : 44 = 2 болгондуктан, биринчи бөлчөктүн алымын жана бөлүмүн 11ге, экинчини 2ге көбөйтүп

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 11}{8 \cdot 11} = \frac{33}{88}, \quad \frac{17}{44} = \frac{17 \cdot 2}{44 \cdot 2} = \frac{34}{88} \text{ алабыз.}$$

291. Бөлчөктүн кайсынысы чоң?

a) $\frac{17}{82}$ же $\frac{8}{41}$; b) $\frac{13}{84}$ же $\frac{10}{63}$.

 **292.** Бөлчөктүн кайсынысы чоң?

a) $\frac{21}{32}$ же $\frac{27}{40}$; b) $\frac{35}{48}$ же $\frac{23}{30}$.

11.5. Алымдары бирдей бөлчөктөрдү салыштыруу

Маселе

Бөлчөктөрдүн кайсынысы чоң?

a) $\frac{17}{82}$ же $\frac{17}{81}$; b) $\frac{13}{87}$ же $\frac{39}{263}$;
c) $\frac{13}{84}$ же $-\frac{10}{63}$; d) $-\frac{7}{36}$ же $-\frac{5}{28}$.

Чыгарылышы

а) Торттун жарымы анын үчтөн бир бөлүгүнөн чоң экени баарына белгилүү. Бул фактыны төмөнкү жалпы эреже менен негиздей кетели.

|| Эгерде оң бөлчөктөрдүн алымдары барабар болушса, анда алардын кимисинин бөлүмү кичине болсо, ошол бөлчөк чоң болот.

Демек, $\frac{17}{82}$ бөлчөгү $\frac{17}{81}$ бөлчөгүнөн кичине.

б) $\frac{13}{87}$ менен $\frac{39}{263}$ бөлчөгүн салыштыруу үчүн аларды өзгөртүп, бирдей бөлүмгө келтирсе болот. Бирок бул учурда бөлчөктөрдүн алымдарын бирдей кылуу бир топ женил болот:

$$\frac{13}{87} = \frac{13 \cdot 3}{87 \cdot 3} = \frac{39}{261} \text{ жана } \frac{39}{263}.$$

Демек, $\frac{13}{87} > \frac{39}{263}$.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = \pi r^2$$

$$b = \sqrt{a^2 - c^2}$$

$$x = \frac{a}{b}$$

$$x = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

с) Каалагандай оң сан терс сандан чоң болот. Ошондуктан $\frac{13}{84}$ бөлчөгү - $\frac{10}{63}$ бөлчөгүнөн чоң.

д) Терс сандар үчүн аларга туура келген оң сандарга карата тескери барабарсыздык орун алат. Ошондуктан $\frac{7}{36}$ жана $\frac{5}{28}$ бөлчөктөрүн салыштыруу жетиштүү болот. Ал үчүн ЭЮЖК (36; 28) = $28 \cdot 9 = 252$ экендигин колдонуп, бөлчөктөрдү жалпы бөлүмгө келтирили: $\frac{7 \cdot 7}{36 \cdot 7} = \frac{49}{252}$ жана $\frac{5 \cdot 9}{28 \cdot 9} = \frac{45}{252}$.

Мындан, $\frac{7}{36} > \frac{5}{28}$ болору келип чыгат. Анда тескерисинче, $-\frac{7}{36} < -\frac{5}{28}$.

293. Бөлчөктөрдүн кайсынысы кичине?

a) $\frac{7}{82}$ же $\frac{14}{163}$; b) $-\frac{10}{84}$ же $-\frac{10}{63}$; c) $-\frac{17}{30}$ же $-\frac{37}{65}$.

294. Бөлчөктөрдүн кайсынысы чоң?

a) $\frac{17}{82}$ же $\frac{51}{241}$; b) $\frac{1}{84}$ же $-\frac{10}{16}$; c) $-\frac{27}{62}$ же $-\frac{41}{93}$.

11.6. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү

Эми кадимки бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү жөнүндө сөз кылууга кезек келди.

Бирдей бөлүмдөрү бар кадимки бөлчөктөрдүн суммасы (айырмасы) болуп, алымында алымдардын суммасы (айырмасы) турган, ошол эле бөлүмдүү бөлчөк болот.

Маселе

Эсептегиле:

a) $\frac{7}{18} + \frac{3}{18}$; c) $-\frac{17}{28} - \frac{9}{28}$; e) $\frac{3}{34} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17}$;
 b) $\frac{5}{8} - \frac{3}{8}$; d) $\frac{15}{22} - \frac{5}{22} + \frac{17}{22}$; f) $\frac{7}{9} : 5 - \frac{4}{45}$.

Чыгарылышы

a) $\frac{7}{18} + \frac{3}{18} = \frac{7+3}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$;

b) $\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$;

c) $-\frac{17}{28} - \frac{9}{28} = \frac{-17-9}{28} = -\frac{(17+9)}{28} = -\frac{26}{28} = -\frac{13}{14}$;

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

d) $\frac{15}{22} - \frac{5}{22} + \frac{17}{22} = \frac{15 - 5 + 17}{22} = \frac{27}{22}$;

e) $\frac{3}{34} - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17}$ туюнтының эсептөө үчүн, биринчиден, көбөйтүүнү эсептейли: $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17} = \frac{1 \cdot 5}{2 \cdot 17} = \frac{5}{34}$;

Эми айырманы табалы: $\frac{3}{34} - \frac{5}{34} = \frac{3 - 5}{34} = -\frac{2}{34} = -\frac{1}{17}$.

f) $\frac{7}{9} : 5 - \frac{4}{45} = \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{5} - \frac{4}{45} = \frac{7}{45} - \frac{4}{45} = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$.

295. Эсептегиле:

a) $\frac{7}{8} + \frac{1}{8}$; c) $\frac{17}{23} - \frac{19}{23}$; e) $\frac{13}{24} \cdot \frac{-2}{13} + \frac{5}{12}$;

b) $\frac{15}{28} - \frac{3}{28}$; d) $\frac{5}{21} - \frac{8}{21} - \frac{17}{21}$; f) $\frac{7}{9} : \frac{2}{3} - \frac{5}{6}$.

296. Эсептегиле:

a) $\frac{7}{15} - \frac{13}{15}$; c) $-\frac{1}{38} - \frac{29}{38}$; e) $\frac{3}{13} + \frac{57}{26} \cdot \frac{4}{19}$;

b) $\frac{5}{7} + \frac{9}{7}$; d) $\frac{13}{27} + \frac{15}{27} - \frac{7}{27} - \frac{17}{27}$; f) $\frac{7}{19} \cdot 5 - \frac{4}{5} : \frac{76}{85}$.

11.7. Кадимки бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү

Биз бөлчөкту бирдей бөлүмгө келтируүнү жана бирдей бөлүмдөгү кадимки бөлчөктөрдү кошууну, кемитүүнү үйрөндүк. Андыктан каалагандай кадимки бөлчөктөрдү кошуу, кемитүү амалдарын аткарууга жол ачылды десек болот.

Кадимки бөлчөктөрдү кошуу (кемитүү) үчүн:

- I. аларды жалпы бөлүмгө келтириүү керек;
- II. бирдей бөлүмдөгү кадимки бөлчөктөрдү кошуу (кемитүү) амалын аткаруу керек.

Маселе

Эсептегиле:

a) $\frac{7}{18} + \frac{5}{6}$; c) $-\frac{7}{8} - \frac{9}{28}$; e) $\frac{7}{33} - \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{18}$;

b) $\frac{5}{8} - \frac{1}{6}$; d) $\frac{15}{21} - \frac{5}{14} + \frac{17}{35}$; f) $\frac{7}{9} : \frac{2}{3} - \frac{4}{15} \cdot 5$.

Чыгарылышы

a) $\frac{7}{18} + \frac{5}{6} = \frac{7}{18} + \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 3} = \frac{7 + 15}{18} = \frac{22}{18} = \frac{11}{9}$;

b) $\frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{15 - 4}{24} = \frac{11}{24}$;

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$c) -\frac{7}{8} - \frac{9}{28} = -\frac{7 \cdot 7}{8 \cdot 7} - \frac{9 \cdot 2}{28 \cdot 2} = -\frac{49 + 18}{56} = -\frac{67}{56};$$

$$d) \frac{15}{21} - \frac{5}{14} + \frac{17}{35} = \frac{15 \cdot 10}{21 \cdot 10} - \frac{5 \cdot 15}{14 \cdot 15} + \frac{17 \cdot 6}{35 \cdot 6} = \frac{150 - 75 + 102}{210} = \frac{177}{210} = \frac{59}{70};$$

$$e) \frac{7}{33} - \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{18} = \frac{7}{33} - \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 18} = \frac{7}{33} - \frac{1 \cdot 5}{4 \cdot 6} = \frac{7}{33} - \frac{5}{24} = \\ = \frac{7 \cdot 8}{33 \cdot 8} - \frac{5 \cdot 11}{24 \cdot 11} = \frac{56 - 55}{264} = \frac{1}{264};$$

$$f) \frac{7}{9} : \frac{2}{3} - \frac{4}{15} \cdot 5 = \frac{7 \cdot 3}{9 \cdot 2} - \frac{4 \cdot 5}{15 \cdot 1} = \frac{7 \cdot 1}{3 \cdot 2} - \frac{4 \cdot 1}{3 \cdot 1} = \frac{7}{6} - \frac{4}{3} = \frac{7 - 2 \cdot 4}{6} = -\frac{1}{6}.$$

297. Эсептегиле:

$$a) \frac{7}{18} + \frac{1}{9};$$

$$c) \frac{1}{21} - \frac{9}{14};$$

$$e) \frac{13}{24} : \frac{26}{33} + \frac{5}{12};$$

$$b) \frac{1}{2} - \frac{3}{8};$$

$$d) \frac{5}{42} - \frac{8}{21} + \frac{1}{14};$$

$$f) \frac{7}{15} - \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6}.$$



298. Эсептегиле:

$$a) \frac{7}{15} - \frac{3}{5};$$

$$c) -\frac{1}{32} - \frac{29}{40};$$

$$e) \frac{9}{13} - \frac{5}{26} \cdot \frac{4}{9};$$

$$b) \frac{5}{7} + \frac{9}{77};$$

$$d) \frac{5}{42} - \frac{8}{24} + \frac{1}{8};$$

$$f) \frac{7}{9} : 5 + \frac{4}{5} \cdot \frac{7}{8}.$$

11.8. Арапаш бөлчөктөр

Биз 20 сомго таттуу нан сатып алалы дедик. Эгерде бир таттуу нан 4 сом турса, анда биз $\frac{20}{4} = 5$ нанды, эгерде ал 5 сом болсо $\frac{20}{5} = 4$ түү сатып алаңыз. Эгерде ал 6 сом турса, биз 3 нан сатып алыш, 2 сом кайрып алаңыз. Бул жагдайды: $\frac{20}{6} = 3 + \frac{2}{6}$ түрүндө жазууга болот.

Бирок $3 + \frac{2}{6}$ ордуна $3 \frac{2}{6}$ деп жазышат жана аны **аралаш сан** (аралаш бөлчөк) деп аташат. Бул учурда 3 саны арапаш сандын бүтүн бөлүгү, $\frac{2}{6}$ анын бөлчөк бөлүгү болот. Арапаш сандын бөлчөк бөлүгү дурус бөлчөк болууга тийиш.

Мисалы, таттуу нандын баасы 7 сом болсо, андан 2 нан алыш, дагы 6 сом кайрып алаңыз: $\frac{20}{7} = 2 \frac{6}{7}$.

Арапаш сандар менен амалдарды аткарууда аны бир туюнта катары кабылдайбыз. Мисалы, $5 - 2 \frac{3}{17}$ туюнтысы $5 - \left(2 + \frac{3}{17}\right)$; туюнтысы $15 \cdot \left(1 \frac{3}{11}\right)$; $15 \cdot \left(1 + \frac{3}{11}\right)$ болот.

Модулу боюнча алымы бөлүмүнөн чоң каалагандай бөлчөктүү арапаш бөлчөк түрүндө, ошондой эле тескерисинче, каалагандай арапаш бөлчөктүү буруш бөлчөк түрүндө өзгөртүп жазууга болот.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Маселе

1) Арапаш бөлчөк түрүндө жазыла:

a) $\frac{25}{18}$; b) $-\frac{2100}{600}$;

2) Буруш бөлчөк түрүндө жазыла:

c) $2\frac{7}{8}$; d) $-5\frac{5}{14}$.

Чыгарылышы

а) 25ти 18ге бөлүп, 1 бүтүнүн жана 7 калдыгын алабыз, анда $\frac{25}{18} = 1\frac{7}{18}$.

б) Бул учурда терс белгиге көңүл бөлбөсөк деле болот, аны натыйжанын алдына калтырып көбүз.

Туюнтыманы кыскарта кетели: $-\frac{2100}{600} = -\frac{21}{6} = -\frac{7}{2}$.

Анда, $-\frac{2100}{600} = -3\frac{1}{2}$.

с) Жогоруда белгиленгендей, арапаш бөлчөк бүтүн менен бөлчөк бөлүгүнүн суммасынан турат.

Ошондуктан: $2\frac{7}{8} = 2 + \frac{7}{8} = \frac{2}{1} + \frac{7}{8} = \frac{2 \cdot 8}{1 \cdot 8} + \frac{7}{8} = \frac{16 + 7}{8} = \frac{23}{8}$.

d) $-5\frac{5}{14}$ арапаш бөлчөгү $-(5 + \frac{5}{14})$ болот.

Анда $5 + \frac{5}{14} = \frac{5}{1} + \frac{5}{14} = \frac{5 \cdot 14}{1 \cdot 14} + \frac{5}{14} = \frac{70 + 5}{14} = \frac{75}{14}$, болгондуктан,
 $-5\frac{5}{14} = -\frac{75}{14}$ болот.

299. Арапаш бөлчөк түрүндө жазыла:

a) $\frac{25}{8}$; b) $-\frac{6200}{800}$.

300. Буруш бөлчөк түрүндө жазыла:

a) $4\frac{3}{7}$; b) $-11\frac{2}{11}$.

 **301.** Арапаш бөлчөк түрүндө жазыла:

a) $\frac{35}{17}$; b) $-\frac{42100}{700}$.

 **302.** Буруш бөлчөк түрүндө жазыла:

a) $10\frac{7}{81}$; b) $-2\frac{15}{42}$.

11.9. Арапаш бөлчөктөрдүн үстүнөн арифметикалык амалдар

Биз кадимки бөлчөктөрдүн үстүнөн бардык арифметикалык амалдарды – кошшуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү амалдарын аткарууну, ошондой эле арапаш бөлчөктуү кадимки бөлчеккө айлантууну жана тескери айлантууну үйрөндүк. Демек, биз арапаш бөлчектүн үстүнөн бардык арифметикалык амалдарды аткара алаңыз. Бирок көп учурларда арапаш бөлчөктөр менен иш алып барууда, аны буруш бөлчеккө көтөрбөстөн, анын өзү менен эле амалдарды аткаруу ыңгайлуу болот.

Маселе

Эсептегиле:

$$a) 3\frac{7}{18} + 2\frac{1}{6}; \quad c) 544\frac{7}{12} - 542\frac{9}{28}; \quad e) 6 \cdot 7\frac{7}{33};$$

$$b) 187\frac{5}{8} + 3\frac{5}{6}; \quad d) 5 - 3\frac{5}{14}; \quad f) 15\frac{7}{9} : 3.$$

Чыгарылышы

а) Арапаш бөлчөк менен иш алып барууда $3\frac{7}{18}$ туюнтмасы $3 + \frac{7}{18}$ болорун эске алаңыз. Анда $3\frac{7}{18} + 2\frac{1}{6} = 3 + \frac{7}{18} + \left(2 + \frac{1}{6}\right)$.

Ал эми кадимки бөлчөктөр менен амалдар аткарууда бүтүн жана натурадык сандар үчүн орун алган касиеттердин баары аткарыларын белгилейбиз, алар: кошулуучулардын ордун алмашуусунан сумма өзгөрбөйт; амалдардын ичинен кашаадагылар биринчи аткарылат ж. б. у. с.

Ошондуктан,

$$\begin{aligned} 3\frac{7}{18} + 2\frac{1}{6} &= 3 + \frac{7}{18} + \left(2 + \frac{1}{6}\right) = 3 + 2 + \frac{7}{18} + \frac{1}{6} = \\ &= 5 + \frac{7+3}{18} = 5 + \frac{10}{18} = 5 + \frac{5}{9} = 5\frac{5}{9}. \end{aligned}$$

$$b) 187\frac{5}{8} + 3\frac{5}{6} = 187 + \frac{5}{8} + 3 + \frac{5}{6} = 190 + \frac{5}{8} + \frac{5}{6}$$

Мында ЭКЖК (8; 6) = 24,

$$\begin{aligned} 190 + \frac{5}{8} + \frac{5}{6} &= 190 + \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} + \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 4} = 190 + \frac{15 + 20}{24} = 190 + \frac{35}{24} = \\ &= 190 + 1\frac{11}{24} = 191\frac{11}{24}. \end{aligned}$$

$$c) 544\frac{7}{12} - 542\frac{9}{28} = 544 + \frac{7}{12} - \left(542 + \frac{9}{28}\right) = 2 + \frac{7}{12} - \frac{9}{28}$$

ЭКЖК (12; 28) = 12 · 7 = 84, ошондуктан

$$2 + \frac{7}{12} - \frac{9}{28} = 2 + \frac{7 \cdot 7}{12 \cdot 7} - \frac{9 \cdot 3}{28 \cdot 3} = 2 + \frac{49 - 27}{84} = 2 + \frac{22}{84} = 2\frac{11}{42};$$

$$d) 5 - 3\frac{5}{14} = 2 - \frac{5}{14} = 1 + 1 - \frac{5}{14} = 1 + \frac{14 - 5}{14} = 1\frac{9}{14};$$

$$\begin{aligned} e) 6 \cdot 7\frac{7}{33} &= 6 \left(7 + \frac{7}{33}\right) = 42 + 6 \cdot \frac{7}{33} = 42 + \frac{6 \cdot 7}{33} = 42 + \frac{2 \cdot 7}{11} = 42 + \frac{14}{11} = \\ &= 42 + 1\frac{3}{11} = 43\frac{3}{11}; \end{aligned}$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

$$f) 15\frac{7}{9} : 3 = \left(15 + \frac{7}{9}\right) : 3 = 15 : 3 + \frac{7}{9} : 3 = 5 + \frac{7}{9} \cdot \frac{1}{3} = 5 + \frac{7}{27} = 5\frac{7}{27}.$$

303. Буруш бөлчөккө өтүү менен төмөнкү берилген туюнтылардын маанин эсептегилем. Мисалы,

$$5\frac{7}{28} + 21\frac{1}{7} = \frac{147}{28} + \frac{148}{7} = \frac{147 + 4 \cdot 148}{28} = \frac{739}{28} = 26\frac{11}{28}.$$

Эсептөөнүн татаалдыгын салыштыргыла.

304. Эсептегилем:

$$a) 3\frac{7}{8} + 27\frac{1}{64}; \quad c) 43\frac{5}{12} - 21\frac{3}{20}; \quad e) 6 \cdot 15\frac{17}{32};$$

$$b) 17\frac{3}{10} + 33\frac{5}{6}; \quad d) 51 - 38\frac{15}{17}; \quad f) 54\frac{6}{19} : 18.$$

305. Эсептегилем:

$$a) 13\frac{7}{12} + 42\frac{1}{6}; \quad c) 473\frac{5}{12} - 362\frac{4}{21}; \quad e) 11 \cdot 4\frac{17}{31};$$

$$b) 872\frac{5}{8} + 15\frac{25}{36}; \quad d) 55 - 23\frac{51}{64}; \quad f) 52\frac{2}{3} : 13.$$

11.10. Бөлчөктөр менен болгон эсептөөлөрдүң бышыктоо

Маселе

Эсептегилем:

$$\frac{5}{8} + \frac{3}{2} \left(4\frac{1}{4} : 17\right) + 3,75 : \frac{5}{6}.$$

Чыгарылышы

Мындай туюнтыны эсептөө учурунда амалдарды аткаруу тартибин так билүү керек, алар: биринчи кашаанын ичиндеги амалдар аткарылат; көбөйтүү-бөлүү кошуу-кемитүүдөн мурун аткарылат.

$$1) 4\frac{1}{4} : 17 = \frac{17}{4} \cdot \frac{1}{17} = \frac{1}{4};$$

$$2) \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8};$$

$$3) 3,75 : \frac{5}{6} = \frac{375}{100} \cdot \frac{6}{5} = \frac{15}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{9}{2};$$

$$4) \frac{5}{8} + \frac{3}{8} = \frac{8}{8} = 1;$$

$$5) 1 + \frac{9}{2} = \frac{2+9}{2} = \frac{11}{2} = 5\frac{1}{2} = 5,5.$$

$$t = s : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

306. Эсептегиле:

$$\text{a)} \left(\frac{14}{15} + 2\frac{1}{2} + 0,3 \right) \frac{8}{7} \cdot \frac{3}{4} + 0,5; \quad \text{b)} \left(0,5 + \frac{1}{8} - \frac{1}{6} \right) \left(6,4 : 26\frac{2}{3} \right) + 0,125.$$

 **307.** Эсептегиле:

$$\text{a)} 4 \left(3\frac{2}{5} - 1\frac{7}{10} \right) + 12,5 : ;$$

$$\text{b)} \left(2\frac{3}{4} - 1,5 \right) + \left(2,5 - 1\frac{7}{8} \right) : \frac{1}{8} - 0,25.$$

11.11. Топтот чыгаруу

Маселе

Эсептегиле:

$$\frac{\left(\frac{29}{35} - \frac{3}{7} \right) \cdot 7}{\left(5\frac{5}{8} - 2\frac{11}{18} \right) \cdot 1\frac{5}{31}}.$$



Чыгарылышы

Бул туюнманы биз $\frac{A}{B}$ түрүндө карайбыз, мында $A: \left(\frac{29}{35} - \frac{3}{7} \right) \cdot 7$ болот, ал эми B болсо: $\left(5\frac{5}{8} - 2\frac{11}{18} \right) \cdot 1\frac{5}{31}$.

Анын маанисин табалы:

$$1) \frac{29}{35} - \frac{3}{7} = \frac{29}{35} - \frac{3 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \frac{29 - 15}{35} = \frac{14}{35};$$

$$2) \frac{14}{35} \cdot 7 = \frac{14}{35} \cdot \frac{7}{1} = \frac{14}{5} \cdot \frac{1}{1} = \frac{14}{5}.$$

Эми B ны табалы:

$$3) 5\frac{5}{8} - 2\frac{11}{18} = 3 + \frac{5}{8} - \frac{11}{18} = 3 + \frac{5 \cdot 9}{8 \cdot 9} - \frac{11 \cdot 4}{18 \cdot 4} = 3 + \frac{45 - 44}{72} = 3\frac{1}{72}.$$

$$4) 3\frac{1}{72} \cdot 1\frac{5}{31} = \frac{217}{72} \cdot \frac{36}{31} = \frac{7}{2} \cdot \frac{36}{1} = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{7}{2}.$$

Аны B га бөлүп:

$$5) \frac{14}{5} : \frac{7}{2} = \frac{14}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

308. Эсептегиле:

$$\text{a)} \frac{\left(4,3 - \frac{16}{25} : 1\frac{3}{5} \right) \cdot 0,25}{\frac{25}{16} : 2,5 + 0,375 \cdot \frac{1}{3}};$$

$$\text{b)} \frac{\left(1\frac{2}{27} - \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} \right) \cdot 0,6}{\left(2\frac{5}{18} - \frac{17}{36} \right) \cdot \frac{1}{65} + 0,25}.$$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b) \quad 14x = -42$$

309. Эсептегиле:

$$\text{a)} \frac{(10 - 1,1 : 0,23) \cdot 0,46 + 1\frac{4}{5}}{\left(2,75 - 1\frac{10}{17} : \frac{54}{51}\right) \cdot 0,8}, \quad \text{b)} \frac{\left(\frac{6}{5} : 36 + 1,2 \cdot \frac{1}{4}\right) \cdot 9}{\left(2\frac{38}{45} - \frac{1}{15}\right) : 13\frac{8}{9}}.$$

11.12. Топтол чыгарууну колдонуу

Маселе

Эгерде

$$\frac{2\frac{1}{6} - \frac{53}{6} \cdot 0,2}{14x} = \frac{\left(7\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{2}{3}}{\left(\frac{15}{2} + 4\frac{3}{4}\right) : 0,5} \text{ берилсе, мында } x \text{ эмнеге барабар?}$$

Чыгарылышы

Бул туюнтыманы $\frac{A}{14x} = \frac{B}{C}$ пропорция түрүндө жазуу ылайык. Мында A: $2\frac{1}{6} - \frac{53}{6} \cdot 0,2$, B болсо $\left(7\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{2}{3}$, ал эми C $\left(\frac{15}{2} + 4\frac{3}{4}\right) : 0,5$ барабар.

Анын маанисин табалы:

$$1) \frac{53}{6} \cdot 0,2 = \frac{53}{6} \cdot \frac{2}{10} = \frac{53}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{53}{30};$$

$$2) 2\frac{1}{6} - \frac{53}{30} = \frac{13}{6} - \frac{53}{30} = \frac{13 \cdot 5}{6 \cdot 5} - \frac{53}{30} = \frac{65 - 53}{30} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5};$$

Эми Bнын маанисин табалы:

$$3) 7\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \frac{4}{4} + \frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 2} - \frac{3}{4} = \frac{4 + 2 - 3}{4} = \frac{3}{4};$$

$$4) \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{2}.$$

Үчүнчү Снын маанисин табалы:

$$5) \frac{15}{2} + 4\frac{3}{4} = \frac{15}{2} \cdot \frac{2}{2} + \frac{19}{4} = \frac{30 + 19}{4} = \frac{49}{4};$$

$$6) \frac{49}{4} : 0,5 = \frac{49}{4} : \frac{5}{10} = \frac{49 \cdot 2}{4 \cdot 1} = \frac{49}{2}.$$

Демек, $\frac{2}{5} : \frac{1}{14x} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{49}{2}}$ пропорциясына келебиз.

Пропорциянын негизги касиетинин негизинде $\frac{2}{5} \cdot \frac{49}{2} = \frac{1}{2} \cdot 14x$ болот.

Мындан, $\frac{49}{5} = 7x$.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$\text{Демек, } x = \frac{49}{5} : 7 = \frac{49}{5} \cdot \frac{1}{7} = \frac{7}{5} \cdot \frac{1}{1} = 1,4.$$

310. Хтин маанисін тапқыла:

$$\frac{7\frac{2}{3} + \frac{39}{2} \cdot 0,2}{\frac{3}{5} : 0,1 + 4,2} = \frac{2x}{\frac{7}{2} + 30,5}.$$

 311. Хтин маанисін тапқыла:

$$\frac{17,7 - 2,6 : 1\frac{1}{3}}{4x} = \frac{5 - \frac{1}{5} \cdot 2,5}{\left(\frac{23}{5} + \frac{7}{3}\right) : 1\frac{11}{15}}.$$

 312. Бул параграфта көрсөтүлгөн маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.



1. Бөлчөктөрдүн кайсынысы дурус, кайсынысы буруш, кайсынысы аралаш?

a) $-2\frac{3}{17}$; b) $\frac{131}{-72}$; c) $\frac{12}{13}$; d) $-\frac{13}{13}$; e) $5\frac{21}{24}$; f) $-\frac{2}{27}$.

2. Бөлчөктөрдүн кайсынысы чоңураак?

a) $2\frac{17}{82}$ же $\frac{177}{82}$; b) $-\frac{13}{17}$ же $-\frac{13}{16}$;
 c) $\frac{13}{48}$ же $\frac{17}{64}$; d) $-\frac{7}{36}$ же $-\frac{5}{27}$?
 e) $-\frac{17}{482}$ же $-\frac{17}{481}$; f) $\frac{17}{87}$ же $\frac{34}{173}$;
 g) $3\frac{13}{14}$ же $\frac{83}{21}$; h) $-5,2$ же $-\frac{37}{7}$.

3. Арапаш белчек түрүндө жазыла:

a) $-\frac{35}{11}$; b) $\frac{427000}{6000}$.

4. Буруш белчек түрүндө жазыла:

a) $2000\frac{7}{18}$ b) $-112\frac{5}{7}$

5. Эсептегиле:

a) $3 : \frac{17}{82}$; c) $2\frac{3}{8} \cdot 4$; e) $-\frac{7}{8} + 5$; g) $3\frac{13}{14} - 2\frac{5}{6}$;
 b) $\frac{68}{91} \cdot \frac{13}{17}$; d) $-\frac{7}{36} : 3\frac{1}{9}$; f) $\frac{17}{87} + 2\frac{3}{29}$; h) $-\frac{3}{9} - 1\frac{3}{14}$.

6. Эсептегиле:

a) $\frac{\frac{3}{4} : 1,1 + 3\frac{1}{3}}{2,5 - 0,4 \cdot 3\frac{1}{3}}$ b) $\frac{\left(2\frac{1}{6} + 4,5\right) \cdot 0,375}{1\frac{3}{4} - 1,5}$

c) $\frac{\frac{1}{6} + 0,1 + \frac{1}{15}}{\frac{1}{6} + 0,1 - \frac{1}{15}} : \frac{25}{63}$; d) $\frac{0,5 - \frac{1}{3} - 0,2 + \frac{1}{4}}{0,25 - \frac{1}{6}} : 1\frac{6}{7}$

7. x эмнеге барабар, егерде:

a) $\frac{(0,6 + 0,425 - 0,005) : \frac{1}{10}}{30,5 + \frac{1}{6} + 3\frac{1}{3}} = \frac{x}{26 : 3\frac{5}{7}}$,

b) $\frac{\left(1,88 + 2\frac{3}{25}\right) \cdot \frac{3}{16}}{0,625 - \frac{13}{18} : 2\frac{8}{9}} = \frac{\left(0,56 + \frac{216}{15}\right) : \frac{1}{2}}{2x}$?

§12. Даражада. Абсолюттук жана салыштырма каталық

12.1. Сандын даражасы

Берилген 512 санды, жөнөкөй көбөйткүчтөргө ажыратсак:

$$512 = 2 \cdot 2 \text{ болот.}$$

Бул туура барабардык, бирок бул сыйкуу жазылмалар математика тексттегинде дээрлик көздешпейт. Себеби, минтип жазуу туура эмес: бул жерде тогуз «экинин» көбөйтүндүсү турганына ынаныш үчүн аракет кылыш керек болот. Ошондуктан математиктер даражада түшүнүгүн колдонолу деп сүйлөшүп алышкан.

Бул келишимге жараша: $2 \cdot 2 = 2^9$. Мындаай жазуунун турвалыгына эч нерсенин кереги жок болсо керек.

Бирдей n сандын көбөйтүндүсү ал сандын n чи даражасы деп аталат: $a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n$.

Бул жерде a – негиз, n – даражанын көрсөткүчү.

Даражада түшүнүгү айланы-чейрөдөн түздөн-түз келип чыгуучу нерсе.

Даражаны колдонуп төмөнкүлөрдү жазууга болот:

жагы a болгон квадраттын аяны: $S = a \cdot a = a^2$;

жагы b болгон кубдун көлөмү: $V = b \cdot b \cdot b = b^3$.

Биологиядан кызыктуу факт: ётө жөнөкөй жаныбар инфузория парамеция (туфелька) болжолдоңдо, ар бир 27 саатта экиге бөлүнөт. Инфузориялардын баары тириү калганда, анда ар биринин ордунда 540 сааттан кийин 2^{20} «туфелька» болмок.

Маселе

1) Даражаны колдонуп жазыла:

- a) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$;
- b) $0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23$;
- c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$;
- d) $\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7}$.

2) Эсептегиле:

- a) 14^2 ;
- b) $(0,5)^3$;
- c) $(7,3)^4$;
- d) $\left(\frac{10}{17}\right)^2$;
- e) $\left(5\frac{5}{9}\right)^3$.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b)$$

$$14x = -42$$

Чыгарылышы

- 1) a) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^4$;
 b) $0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23 \cdot 0,23 = 0,23^5$;
 c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 7^4 \cdot 3^5$;
 d) $\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \left(\frac{3}{7}\right)^6$.
- 2) a) $14^2 = 14 \cdot 14 = 196$;
 b) $(0,5)^3 = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,125$;
 c) $(7,3)^4 = 7,3 \cdot 7,3 \cdot 7,3 \cdot 7,3 = 53,29 \cdot 53,29 = 2839,8241$;
 d) $\left(\frac{10}{17}\right)^2 = \frac{10}{17} \cdot \frac{10}{17} = \frac{10 \cdot 10}{17 \cdot 17} = \frac{100}{289}$;
 e) $\left(5\frac{5}{9}\right)^3 = \left(\frac{50}{9}\right)^3 = \frac{50 \cdot 50 \cdot 50}{9 \cdot 9 \cdot 9} = \frac{125000}{729} = 171\frac{341}{729}$.

313. 1) Даражаны колдонуп жазыла:

- a) $41 \cdot 41 \cdot 41 \cdot 41 \cdot 41$;
 b) $3,21 \cdot 3,21 \cdot 3,21 \cdot 3,21 \cdot 3,21 \cdot 3,21 \cdot 3,21$;
 c) $9 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 9 \cdot 3$;
 d) $\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{11} \cdot \frac{5}{11}$.

2) Эсептегиле:

a) 11^3 ; b) $(2,1)^2$; c) $(0,3)^4$; d) $\left(\frac{3}{13}\right)^3$; e) $\left(6\frac{2}{3}\right)^4$.

 314. 1) Даражаны колдонуп жазыла:

- a) $114 \cdot 114 \cdot 114 \cdot 114 \cdot 114 \cdot 114$;
 b) $0,003 \cdot 0,003 \cdot 0,003 \cdot 0,003$;
 c) $7 \cdot 77 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 77 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3$;
 d) $1\frac{9}{71} \cdot 1\frac{9}{71} \cdot 1\frac{9}{71} \cdot 1\frac{9}{71}$.

2) Эсептегиле:

a) 2^7 ; b) $(20,2)^3$; c) $(0,12)^2$; d) $\left(\frac{1}{3}\right)^5$; e) $\left(14\frac{2}{7}\right)^2$.

12.2. Даражалуу түюнталарды көбөйтүү

Даражанын аныктамасынын негизинде:

$$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7;$$

$$3^6 \cdot 3^2 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^8;$$

$$0,33^5 \cdot 0,33^3 = (0,33 \cdot 0,33 \cdot 0,33 \cdot 0,33 \cdot 0,33) \cdot (0,33 \cdot 0,33 \cdot 0,33) = (0,33)^8.$$

Бул барабардыктар даражанын касиетин билдирип:

Негиздери бирдей даражалуу түюнталарды көбөйтсөк, алардын көрсөткүчтерү кошулат:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}.$$

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$A = \frac{P}{v}$$

 315. Барабардыктар дұрус экендигине ынанғыла. Даража көрсөткүчтөр жөнүндө әмнеле аласына?

- a) $2^3 \cdot 2^5 = 2^4 \cdot 2^4$; c) $7^3 \cdot 7^4 \cdot 7^4 = 7^2 \cdot 7^8 \cdot 7$;
 b) $6^7 \cdot 6^6 = 6^5 \cdot 6^8$; d) $3^7 \cdot 3^9 \cdot 3 = 3^{11} \cdot 3^6$.

Маселе

Тенденмелерди чыгарыла:

1) $5^2 \cdot 5^x = 5^9$; 2) $2^{3x} \cdot 8 = 2^{2x} \cdot 32$.

Чыгарылышы

1) Айтылган касиетке жараша, $5^2 \cdot 5^x = 5^9$ ден, $5^{2+x} = 5^9$ чыгат. Демек, $2 + x = 9$, андан, $x = 7$.

Ошол эле мезилде, тенденмени $5^2 \cdot 5^x = 5^9$ на 5^2 ка бөлүп: $5^x = \frac{5^9}{5^2}$ экендигин билебиз.

Жогорудан $x = 7$ экендигин билгенден кийин, $\frac{5^9}{5^2} = 5^7$. Ошентип, дагы бир даражада касиетин алабыз:

Негиздери бирдей даражалуу туюнталарды бири-бирине бөлсөк, алардын көрсөткүчтөрү бири-биринен кемийт: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.

2) Касиетти текшериш үчүн $2^{3x} \cdot 8 = 2^{2x} \cdot 32$ тенденмени чыгаралы.

$8 = 2^3$; $32 = 2^5$ болгондуктан, $2^{3x} \cdot 2^3 = 2^{2x} \cdot 2^5$. Демек, $2^{3x+3} = 2^{2x+5}$ андан $3x + 3 = 2x + 5$. Мындан, $x = 2$.

Ошол эле мезилде, $2^{3x} = 2^{2x} \cdot 4$, андан $2^{2x} \cdot \frac{2^{3x}}{2^{2x}} = 4$. Анда бөлүүнүн касиети, $\frac{2^{3x}}{2^{2x}} = 2^{3x-2x} = 2^x$. Ошондой эле ал $4 = 2^2$, андан $2^x = 2^2$ алабыз.

Ошентип, негиздери бирдей туюнталарды көбөйткөндө, алардын көрсөткүчтөрү кошуларына, бөлгөндө кемий турганына ынандык.

316. Тенденмелерди чыгарыла:

- a) $3^3 \cdot 3^x = 3^5 \cdot 3^4$; b) $5^{5x} \cdot 5 = 5^{3x} \cdot 125$.

 317. Тенденмелерди чыгарыла:

- a) $4^x \cdot 4^5 = 4^{11} \cdot 4^4$; b) $6^{2x} \cdot 36 = 6^{4x}$.

12.3. Нөлдүк даражада. Даражанын даражасы

Маселе

Барабардыктарга ынанғыла:

- a) $42^0 = 1$; b) $(9^2)^3 = 9^6$; c) $2^3 \cdot 7^3 = 14^3$.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Чыгарылышы

а) Баарыбыз $\frac{42^{44}}{42^{44}} = 1$ болооруна макул болсок керек. Ошол эле мезгилде, жогоруда айтылгандан, $\frac{42^{44}}{42^{44}} = (42)^{44-44} = (42)^0$. Демек, $42^0 = 1$.

Ой жүгүрттүү, 42 жана 44 сандарынын ордуунда башка сандар турса, эч өзгөрбесүнө ынаныш оңой.

Ошентип, дагы бир касиет орун алат:

|| Нөлдөн башка ар бир сандын нөл даражасы бирге барабар: $a^0 = 1$.

б) Даражанын аныктамасына жараша: $(9^2)^3 = 9^2 \cdot 9^2 \cdot 9^2$.

Андан: $9^2 \cdot 9^2 \cdot 9^2 = (9 \cdot 9) \cdot (9 \cdot 9) \cdot (9 \cdot 9)$.

Бул болсо өз кезегинде, $9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^6$:

Кайра эле, 9, 2 жана 3 сандарынын ордуунда башка сандар турса да ой жүгүрттүнүн өзгөрбесүнө ынанып, төмөнкү касиетке келебиз:

|| Даражаны даражага көтөрүш үчүн даражака көрсөткүчтөрүн көбөйтүү керек: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$.

Андан ары, $a^{n \cdot m} = a^m \cdot n = (a^m)^n$.

Ошондуктан, $(a^n)^m = (a^m)^n$.

с) $2^3 \cdot 7^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ көбөйтүндүсүн өзгөртүп жазсак:

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = (2 \cdot 7) \cdot (2 \cdot 7) \cdot (2 \cdot 7) = 14 \cdot 14 \cdot 14$.

Демек, $2^3 \cdot 7^3 = 14^3$.

Дагы бир жолу сандардын маанилеринен жыйынтык көз каранды эмес деп, дагы бир касиетти алабыз:

|| Даражасы бирдей даражалуу туюнталардын көбөйтүндүсү негиздердин көбөйтүндүсүнүн ошол даражасына барабар:

$(a^n) \cdot (b^n) = (a \cdot b)^n$.

318. Эсептегиле:

$$\frac{17^{15}}{51^{14}} \cdot 9^7 - 5^0$$

 **319.** Эсептегиле:

$$\frac{72^{11}}{9^{10} \cdot 2^{34}} + 53^0$$

Жыйынтыкта даражалардын касиеттерин бир жерге топтойлу.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = P \cdot t$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

Даражанын касиеттери

Негиздери бирдей даражалуу туюнталарды көбөйтсөк, алардын көрсөткүчтөрү кошулат: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$.

Негиздери бирдей даражалуу туюнталарды бири-бирине бөлсөк алардын көрсөткүчтөрү бири-биринен кемийт: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.

Нөлдөн башка ар бир сандын нөл даражасы бирге барабар: $a^0 = 1$.

Даражаны даражага көтөрүш үчүн даражада көрсөткүчтөрүн көбөйтүү керек: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$.

Даражасы бирдей даражалуу туюнталардын көбөйтүндүсү негиздердин көбөйтүндүсүнүн ошол даражасына барабар: $(a^n) \cdot (b^n) = (a \cdot b)^n$.

12.4. Абсолюттук жана салыштырма каталык

Алишердин 1000 сому, Тилектин 25 сому бар болчу. Кокустук болуп, экөө төң 5 сомдан жоготушуптур. Силердин оюнтар боюнча алардын кимиси көбүрөөк зыян тартты?

Алар бирдей эле зыян тартты деп жооп берсе болот. Анткени экөө төң бирдей сан акча, 5 сомдан жоготушкан. Мындаай жооп абсолюттук каталыкка негизделген деп айтылат.

Башка жыйынтык чыгышы да мүмкүн. Алишер акчасынын $\frac{5}{1000} = 0,005$ бөлүгүн жоготкон. Ал эми Тилек болсо акчасынын $\frac{5}{25} = 0,2$ бөлүгүн жоготпуптур. Демек, Тилектин зыяны бир топ чонураак. Эгер биз мындаай жыйынтыкка келсек, салыштырма каталыкты эске алган болобуз. Көп учурда салыштырма каталык процент менен берилет. Математикалык тил менен айтканда, Алишер акчасынын 0,5%тин, Тилек акчасынын 20%тин жоготкон деп айтабыз.

Маселе

Бүтүн маанилерге чейин 123,4 жана 512,6 сандары тегеректелген. Тегеректөөнүн абсолюттук жана салыштырма каталыктарын тапкыла.

Тегеректөөнүн абсолюттук каталыгы – бул сандын так жана жакындағылган маанилеринин айырмасынын модулу.

Чыгарылышы

Бул учурда, $123,4 \approx 123$; $512,6 \approx 513$, болгондуктан, сандардын абсолюттук каталыктары бирдей: $|123,4 - 123| = 0,4$; $|512,6 - 513| = 0,4$.

Тегеректөөнүн салыштырма каталыгы – бул анын абсолюттук каталыгынын модулuna болгон катышы.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a+b) \quad 14x = -42 \\ & S = a^2 \\ & Z = 2y \\ & = \end{aligned}$$

Бул учурда, салыштырма каталыктар:

$$\frac{0,4}{123,4} \approx 0,00324 = 0,324\% \text{ жана } \frac{0,4}{512,6} \approx 0,00078 = 0,078\%.$$

320. Ондуктарга чейин 5127,495 саны тегеректелген. Тегеректөөнүн абсолюттук жана салыштырма каталыктарын тапкыла.

 **321.** Бүтүн мааниге чейин 143,578 саны тегеректелген. Тегеректөөнүн абсолюттук жана салыштырма каталыктарын тапкыла.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$
$$2x + 3y$$



$$A = Pt$$
$$\delta$$
$$\frac{1}{3} \times$$

1. Даражаны колдонуп жазғыла:

- a) $17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17 \cdot 17$;
- b) $3,1 \cdot 3,1 \cdot 3,1 \cdot 3,1 \cdot 3,1 \cdot 3,1$;
- c) $9 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 9 \cdot 13$;
- d) $5 \frac{5}{17} \cdot 5 \frac{5}{17} \cdot 5 \frac{5}{17}$.



2. Эсептегиле:

a) 21^3 ; b) $(0,1)^4$; c) $(5,211)^2$; d) $\left(\frac{13}{23}\right)^2$; e) $\left(5\frac{5}{7}\right)^3$.

3. Эсептегиле:

$$\frac{80^7}{5^8 \cdot 2^{29}} + \frac{5^6 \cdot 3^8}{15^8}$$

4. Бүтүн мааниге чейин 84,507 саны төгеректелген. Төгеректөөнүн абсолюттук жана салыштырма каталыктарын тапкыла.

5. Эсептегиле:

$$\frac{27^3 \cdot 4^5}{6^8} - \frac{5^5 \cdot 2^4}{10^4} + \frac{2^6 \cdot 3^4}{6^4}$$

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

§13. Тенденции түзүүгө карата маселелер

13.1. Тенденциин тамырына ынануу



Бизди курчап турган чөйрөдөгү көптөгөн ар түрдүү жагдайда турмушка тиешелүү маселелерди, алгебралык тенденциилерди колдонуп чыгаруу мүмкүн боло турганы мурдагы материалдарда белгиленген. Бул параграфта кадимки бөлчөктөрдү камтыган тенденциилерди карайбыз.

Айрым түшүнүктөрдү эске сала кетели.

Тамгалар менен белгиленип, белгисизди камтыган барабардыкты **тенденцие** деп атайды.

Мисалы, $5,2x = 8,65 + \frac{7}{8}x$; $5x - \frac{3}{7}y + 5 = 3,5y - 4z$.

Тенденции сандык барабардыкка айландыра турган белгисиздердин маанилери **тенденциин тамырлары** деп аталат.

Мисалы, 2 саны $5,2x = 8,65 + \frac{7}{8}x$, тенденциинин тамыры болот, анткени: $5,2 \cdot 2 = 8,65 + \frac{7}{8} \cdot 2$.

Тенденциин тамырын табуу процесси **тенденции чыгаруу** деп аталаат. Тенденции чыгаруу менен анын тамыры табылат же тамырынын жок экендиги аныкталат.

Маселе

$\frac{3}{7}$ саны берилген тенденциин тамырыбы?

- a) $28x = 12$;
- b) $3x - 1 = \frac{1}{7}$;
- c) $5x - 2 = \frac{2}{11} - \frac{1}{11}x$;
- d) $15(y - 6) + 99 = 3(5 + 2y) - 4y$;

Чыгарылышы

- a) Тенденциедеги хтин ордуна $\frac{3}{7}$ санын койсок, туура барабардыкты алабыз $28 \cdot \frac{3}{7} = 12$. Демек, $\frac{3}{7}$ саны $28x = 12$ тенденциинин тамыры болот.
- b) хти $\frac{3}{7}$ саны менен алмаштырып, сол жагында:
$$3 \cdot \frac{3}{7} - 1 = \frac{3}{1} \cdot \frac{3}{7} - \frac{7}{7} = \frac{9 - 7}{7} = \frac{2}{7}$$
 санын алабыз. Бирок бул сан тенденциин он жагындагы санга барабар эмес. Демек, $\frac{3}{7}$ саны $3x - 1 = \frac{1}{7}$ тенденциинин тамыры эмес.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

с) Тенденеге хтин маанисин койсок, $5 \cdot \frac{3}{7} - 2 = \frac{2}{11} - \frac{1}{11} \cdot \frac{3}{7}$ болот.

Бул туура барабардык, анткени $5 \cdot \frac{3}{7} - 2 = \frac{5 \cdot 3 - 2 \cdot 7}{7} = \frac{1}{7}$ жана

$$\frac{2}{11} - \frac{1}{11} \cdot \frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 - 3}{11 \cdot 7} = \frac{11}{11 \cdot 7} = \frac{1}{7}.$$

Демек, $\frac{3}{7}$ – саны $5x - 2 = \frac{2}{11} - \frac{1}{11}x$ тенденесинин тамыры.

д) $\frac{3}{7}$ саны тендененин тамыры болбой тургандыгын текшерүү үчүн утин маанисин тенденеге кооп, анын оң жана сол жагын эсептеп чыгалы. Ал үчүн кашааларды ачып алсак, эсептөөгө ынгайлуу болот:

$$15y - 90 + 99 = 15 + 6y - 4y.$$

Эми окшошторун топтойбуз: $15y + 9 = 15 + 2y; 13y = 6$.

Бул жердеги уке анын маанисин койсок: $13 \cdot \frac{3}{7} = \frac{39}{7} = 5 \frac{4}{7}$ болот. Мындан, сол жагы оң жагынан кичине экени көрүнүп турат.

322. $\frac{11}{6}$ саны тендененин тамырыбы?

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) $18x = 33;$ | c) $15x - 18 = 9,5;$ |
| b) $\frac{12}{17}x + \frac{12}{17} = 3;$ | d) $5(z + 6) + 3z = 2(5 - 2z) - 2.$ |

 **323.** $-\frac{2}{3}$ саны тендененин тамырыбы?

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) $27x = 18;$ | c) $3x + 21 = 19;$ |
| b) $\frac{9}{14}x - \frac{4}{7} = -1;$ | d) $29 - 3(y + 6) = 3(5 - y) + 6y.$ |

13.2. Коэффициенттери бөлчөк тенденелер

Маселе

Тенденени чыгарыла:

a) $\frac{5}{14}x = -20;$

b) $9x - \frac{4}{7} = 2;$

c) $\frac{3}{13}x + \frac{4}{17} = \frac{9}{26}x + 1\frac{4}{17};$

d) $2 - 5(x + 17) = 20 - 8x;$

e) $\frac{1}{3} + \left(x + \frac{4}{7}\right) = 1\frac{5}{6} - \left(x + \frac{5}{14}\right);$

f) $9x = 279\frac{4}{7}.$



$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Чыгарылышы

Бул тенденциелерди чыгаруу үчүн, белгисиздерди барабар белгисинин бир тарабына, сандарын экинчи тарабына которуу менен, аларды топтоштуруу керек. Аны аткарганда тенденцие стандарттуу түргө келет. Мындай тенденциени чыгаруу үчүн баш мүчөнү белгисиздин коэффициентине бөлүп коюу керек.

а) $\frac{5}{14}x = -20$ тенденциесинин эки жагын тен $\frac{5}{14}$ санына бөлөбүз:

$$x = -20 : \frac{5}{14} = -\frac{20 \cdot 14}{1 \cdot 5} = -\frac{4 \cdot 14}{1 \cdot 1} = -56$$

б) $-\frac{4}{7}$ санын $9x - \frac{4}{7} = 2$ тенденциесинин оң жагына көчүрөлү. Мында, $9x = 2 \frac{4}{7}$ саны терс сан болгондуктан, ал барабардыктын оң жагына оң белги (плюс) менен өтөт.

Натыйжада $x = 2 \frac{4}{7} : 9 = \left(2 + \frac{4}{7}\right) : 9 = \frac{18}{7} : \frac{9}{1} = \frac{18 \cdot 1}{7 \cdot 9} = \frac{2 \cdot 1}{7 \cdot 1} = \frac{2}{7}$ стандарттуу тенденциине келебиз. Эки жагын тен 9га бөлүп тенденциини тамырын табабыз;

с) Бул учурда деле $\frac{3}{13}x + \frac{4}{17} = \frac{9}{26}x + 1 \frac{4}{17}$ тенденциесинин белгисиздерин барабардыктын сол жагына, сандарын оң жагына топтойлуу:

$$\frac{3}{13}x - \frac{9}{26}x = 1 \frac{4}{17} - \frac{4}{17}.$$

Сол жагын чыгарсак: $\frac{3}{13}x - \frac{9}{26}x = \frac{3 \cdot 2}{13 \cdot 2}x - \frac{9}{26}x = \frac{6 - 9}{26}x = -\frac{3}{26}x$ болот, ал эми оң жагы.

$$1 \frac{4}{17} - \frac{4}{17} = \left(1 + \frac{4}{17}\right) - \frac{4}{17} = 1 \text{ Анда, } -\frac{3}{26}x = 1.$$

$$\text{Демек, } x = 1 : \left(-\frac{3}{26}\right) = -\frac{1}{1} \cdot \frac{26}{3} = -\frac{26}{3} = -8 \frac{2}{3}$$

д) $2 - 5(x + 17) = 20 - 8x$ тенденциин стандарт түрүнө келтирили: $2 - 5x - 85 = 20 - 8x$; $-5x - 83 = 20 - 8x$; $-5x + 8x = 20 + 83$; $3x = 103$. Бул тенденциенин эки жагын 3ке бөлүп: $x = \frac{103}{3} = 34 \frac{1}{3}$ чыгарылышын алабыз.

е) $\frac{1}{3}(x + \frac{4}{7}) = 1 \frac{5}{6} - \left(x + \frac{5}{14}\right)$ тенденцииндеги кашаларды ачкандан кийин анын сол жагына белгисиздерди, оң жагына сандарды топтойлуу:

$$\frac{1}{3}(x + \frac{4}{7}) = 1 \frac{5}{6} - \left(x + \frac{5}{14}\right); \frac{1}{3}x + \frac{4}{21} = \frac{11}{6} - x - \frac{5}{14};$$

$$\frac{1}{3}x + x = -\frac{4}{21} + \frac{11}{6} - \frac{5}{14}.$$

$$\text{Сол жагын эсептесек: } \frac{1}{3}x + x = \left(\frac{1}{3} + 1\right)x = \frac{1+3}{3}x = \frac{4}{3}x \text{ болот.}$$

Ал эми он жагын эсептөөдө ЭЮЖК(21; 6; 14) = 42 пайдаланабыз. Анда:

$$-\frac{4}{21} + \frac{11}{6} - \frac{5}{14} = -\frac{4 \cdot 2}{21 \cdot 2} + \frac{11 \cdot 7}{6 \cdot 7} - \frac{5 \cdot 3}{14 \cdot 3} = \frac{-8 + 77 - 15}{42} = \frac{54}{42} = \frac{9}{7}$$

Натыйжада $\frac{4}{3}x = \frac{9}{7}$ теңдемесине келдик, аны $\frac{4}{3}$ санына бөлүп, чыгарылышты табабыз: $x = \frac{9}{7} : \frac{4}{3} = \frac{9 \cdot 3}{7 \cdot 4} = \frac{27}{28}$.

f) Бул учурда арапаш бөлчөктү буруш бөлчөккө которуп алып чыгарсак болот: $9x = 279 \frac{4}{7}$; $9x = \frac{1957}{7}$.

$$\text{Анда } x = \frac{1957}{7} : \frac{9}{1} = \frac{1957 \cdot 1}{7 \cdot 9} = \frac{1957}{63}.$$

Эми бул буруш бөлчөктү кайра арапаш бөлчөккө которуп, теңдеменин тамырын $x = 31 \frac{4}{63}$ түрүндө жазалы.

Ошол эле учурда арапаш бөлчөктүн маанисин эске алуу менен бул тамырды жөнөкөй жол менен дагы табууга болот, ал:

$$9x = 279 \frac{4}{7}; x = \left(279 + \frac{4}{7}\right) : 9 = 279 : 9 + \frac{4}{7} : 9 = 31 + \frac{4}{7 \cdot 9} = 31 \frac{4}{63}.$$

324. Тенденции чыгарыла:

a) $\frac{51}{14}x = 102$;

b) $11x + 3 \frac{4}{7} = 2$;

c) $\frac{3}{8}x + \frac{6}{7} = 5 - \frac{5}{6}x$;

d) $21(x - 5) = 2(10 - 7x)$;

e) $\frac{2}{1}\left(2x + \frac{1}{3}\right) = 2 \frac{1}{6} - \left(\frac{x}{2} - \frac{5}{33}\right)$.



325. Тенденции чыгарыла:

a) $\frac{15}{34}x = 210$;

b) $\frac{7}{9}x - \frac{4}{27} = \frac{1}{18}$;

c) $\frac{3}{4}x + \frac{4}{7} = x - 1 \frac{3}{14}$;

d) $12 - 3(2x + 7) = 2 - 9x$;

e) $\frac{1}{3}x - \frac{13}{15} = 1 \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{3}\right)$.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

13.3. Коэффициенттери бөлчөк төндемелерди түзүү

Төндеме жөнүндө биз 5-класста сөз кылганбыз. Анын маанилүү экенин эске алып, андагы айтылгандарды кайталоо туура болот.

14.2 жана 337, 338-маселелердеги төндемелерге окошо төндемелерди чыгарганды билүү өтө маанилүү болуп эсептелет, анткени мындай төндемелердин жардамы менен биздин турмуштагы кездешкен, көптөгөн маселелерди туюнтуп алууга болот. Ошого байланыштуу дагы бир маанилүү маселе келип чыгат: биздин турмушта кездешкен мындай маселелерди төндеме (математика) тилине келтирип жазуу маселеси. Бул маселени чечүү үчүн жакшылап машыгуу зарыл. Бириңчилен, аны окуп көрүп жана кантип аткарууну түшүнүү керек. Экинчилен, ал көнүгүүлөрдү өзүң чыгарышың керек. Үчүнчүдөн, андай маселелерди өзүң ойлоп табууга аракет кыл.

Маселе чыгаруу аны көңүл коюп окуудан башталат. Эмнелер берилгенин жана эмнени табуу керек экенин так аныктоо зарыл. Андан кийин белгисиз чоңдукту тамга менен белгилеп, төндеме түзүп алуу керек. Алынган төндемени чыгарган соң, табылган тамыр эмнени билдирилерин даана баамдоо керек жана тамырдын туура табылганын, маселенин берилиш шартына ылайык сөзсүз текшерип алуу зарыл.

Маселе



Базарбай менен Рысбайдын 1532 кою бар. Эгерде Рысбайдын короосундагы койлор Базарбайдын койлорунан $\frac{2}{3}$ кем болсо, анда анын канча кою бар?

Чыгарылышы

Эгерде x менен Базарбайдын койлорунун санын белгилесек, анда $x - \frac{2x}{3}$ Рысбайдын койлорунун санын билдириет жана бул чоңдуктар $x + \left(x - \frac{2x}{3}\right) = 1532$. төндемесине алып келет. Сол жактагы туюнталарды көшүп $\frac{4}{3}x = 1532$ жана анын эки жагын төң $\frac{4}{3}$ санына бөлүп, Базарбайдын койлорунун санын табабыз: $x = 1532 : \frac{4}{3} = \frac{1532}{1} \cdot \frac{3}{4} = \frac{383 \cdot 3}{1 \cdot 1} = 1149$.

326. Айна менен Сыртбай биригип 22 тонна картөшкө өстүрүшкөн, мында Сыртбайдын үлүшү Айнаныкынан $\frac{1}{6}$ аз болгон. Анда Айна канча картөшкө өстүргөн?



327. Александра менен Павел биригип биринчи чейректе 55 «беш» деген баа алысты. Эгерде Павелдин бештери Александраныкына караганда же тиден үчкө аз болсо, Александранын бештери канчоо болгон?

13.4. Корогон акчаны аныктоо

Маселе

Айнурда 70 сомго картөшкө жана сабиз сатып келди. Эгерде сабиз үчүн картөшкөгө кеткен акчанын $\frac{4}{3}$ сарпталган болсо, ага канча акча корогон?

Чыгарылышы

Х менен картөшкөгө кеткен акчанын санын белгилейли. Анда сабизге төлөнгөн акчанын саны $\frac{4}{3}x$ барабар болот. Натыйжада $x + \frac{4}{3}x = 70$ тенденесин ала-базыз. Окшошторун топтол $\frac{7}{3}x = 70$ жана картөшкөгө төлөнгөн акчанын санын табалы: $x = 70 : \frac{7}{3} = \frac{70 \cdot 3}{1 \cdot 7} = 30$. Анда сабизге төлөнгөн акча $\frac{4}{3}x = \frac{4}{3} \cdot 30 = \frac{4 \cdot 10}{1 \cdot 1} = 40$ сом болот.

328. Нарынбек 1520 сомго финансы калькуляторун жана калем сап сатып алды. Эгерде калькулятордун баасы калем саптын баасынын $\frac{31}{7}$ түзсө, анда калем саптын баасы канча?

 **329.** Мария аспирин менен анальгинди 2800 сомго сатты. Эгерде анальгин үчүн он бирден тогуз эсө көп сом алынган болсо, аспириндиди канча сомго саткан?

13.5. Бааны аныктоо

Маселе

Элмира 3 кг капуста жана 2 кг сабиз сатып алды. Эгерде сабиздин баасы капустаныкына карата $\frac{6}{7}$ түзсө, ал эми андагы болгон 200 сомдон соода кылгандан кийин 101 сом калган болсо, анда ал сабизди канча сомго сатып алган?

Чыгарылышы

Капустанын баасын ртамгасы менен белгилейли. Анда сабиздин баасы $\frac{6p}{7}$ ге барабар болот. Ал эми маселенин шартына ылайык $200 - \left(3p + \frac{12p}{7}\right) = 101$ тенденесин алабазыз. Тендененин белгисиздерин – барабардыктын сол жагына, сандарын оң жагына топтосок: $-\left(3p + \frac{12p}{7}\right) = 101 - 200$. Мындан $\frac{33p}{7} = 99$ болот. Эки жагын тең $\frac{3}{7}$ бөлүп, $p = 21$ капустанын баасын алабазыз, анда сабиздин баасы $\frac{6p}{7} = \frac{6 \cdot 21}{7} = 18$ сом/кг болот.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Алынган жоопту текшерели: капуста үчүн $21 \cdot 3 = 63$ сом; сабиз үчүн: $18 \cdot 2 = 36$ сом төлөнгөн. Демек, бардыгы болуп $63 + 36 = 99$ сом төлөнүп, ал эми Элмирада $200 - 99 = 101$ сом калган болот.

330. Чынара 5 кг ун жана 2 литр өсүмдүк майын сатып алган. Эгерде ундуун баасы өсүмдүк майыныкына карата $\frac{3}{11}$, ал эми андагы 500 сомдон соода кылгандан кийин 93 сом калган болсо, анда ал ундуу канча сомго сатып алган болот?

 **331.** Автандил 25 кг малина жана 34 литр сүт сатты. Эгерде бир литр сүттүн баасы малинага карата $\frac{2}{17}$, ал эми андагы 7 000 сомдон, соодадан кийин 10 451 сом болсо, анда ал сүттүү канча сомдон саткан болот?

 **332.** Сен жана сенин үй-бүлөн жасаган соодаларды пайдаланып, жогорудағыдай маселеперди түзгүлө жана аны чыгарыла.

13.6. Китептердин санын аныктоо



Маселе

Үстүнкү текчедеги китептердин саны астынкы текчедеги китептердин санынын $\frac{7}{9}$ түзөт. Эгерде астынкы текчеден 4 кители үстүнкү текчеге каторуп койсок, анда алардагы китептердин саны бирдей болуп калат. Ар бир текчеде канчадан ките болгон?

Чыгарылышы

Х менен астынкы текчедеги китептердин санын белгилейли, анда үстүнкү текчеде $\frac{7}{9}x$ ките болгон болот. Үстүнкү текчеде 4 ките каторгондан кийин үстүнкүдө $\frac{7}{9}x + 4$, астынкыда $x - 4$ ките калат.

Текчелердеги кители бирдей болуп калгандыктан $\frac{7}{9}x + 4 = x - 4$ теңдемесине келебиз. Белгисиздерди – солго, сандарды оңго топтосок: $\frac{7}{9}x - x = -4 - 4$.

Анда: $-\frac{2}{9}x = -8$, эки жагын $-\frac{2}{9}$ бөлүп: $x = (-8) : \left(-\frac{2}{9}\right) = \frac{8}{1} : \frac{2}{9} = \frac{8 \cdot 9}{1 \cdot 2} = \frac{4 \cdot 9}{1 \cdot 1} = 36$ ките астынкы текчеде экен. Анда үстүнкү текчеде: $\frac{7}{9}x = \frac{7}{9} \cdot 36 = \frac{7 \cdot 36}{9} = \frac{7 \cdot 4}{1} = 28$ ките болгон.

Жоопту текшерели: Эгерде 4 кители астынан үстүнө каторсок, анда астында $36 - 4 = 32$ ките калат, ал эми үстүнкү текчеде $28 + 4 = 32$ ките болуп калат.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$B = \frac{1}{2} \cdot A$$

$$B = \frac{1}{2} \cdot P \cdot t$$

333. Тор чакадагы алмурттардын саны ящектеги алмурттардын санынын $\frac{5}{7}$ түзөт. Эгерде ящиктен 3 алмуртуу тор чакага салганда, экөөндө төң алмурттардын саны бирдей болуп калат. Тор чакадагы алмурттардын саны канча болгон?

334. Биринчи нан заводуна алынып келинген ундуун тоннасынын саны экинчи нан заводуна келген ундуун тоннасынын санынын $\frac{11}{15}$ түзгөн. Эгерде 6 тонна ун экинчи нан заводуна эмес, биринчи нан заводуна алынып келгендө, эки заводго бирдей ун келмек эле. Биринчи нан заводуна канча тонна ун келген?

13.7. Жүзүмдүн салмагын аныктоо

Маселе

Тор чакадагы жүзүмдүн салмагынын саны ящектеги жүзүмдүн салмагынын санынын $\frac{12}{17}$ түзөт. Эгерде тор чакадан 7 кг жүзүмдү ящикке сала турган болсок, ящектеги жүзүмдүн салмагы тор чакадагыдан эки эсе көп болуп калат. Ящикте канча килограмм жүзүм болгон?



Чыгарылышы

Х менен ящектеги жүзүмдүн салмагын белгилесек, анда тор чакадагы жүзүмдүн салмагы $\frac{12}{17}x$ болот. 7 кг жүзүмдү ящикке салгандан кийин тор чакада $\frac{12}{17}x - 7$, ящикте $x + 7$ кг жүзүм болуп калат. Анда, шартка ылайык ящектеги жүзүм тор чакадагыдан эки эсе көп болгондуктан $2\left(\frac{12}{17}x - 7\right)$ төң демесин алабыз. Кашааны ачып, белгисиздерди жана сандарды солго, онго топтоштургандан кийин: $x + 7 = \frac{24}{17}x - 14$ жана $x - \frac{24}{17}x = -14 - 7$ болот. Мындан $-\frac{24}{17}x = -21$ жана $x = (-21) : \left(-\frac{7}{17}\right) = \frac{21}{1} : \frac{7}{17} = \frac{21 \cdot 17}{1 \cdot 7} = \frac{3 \cdot 17}{1 \cdot 1} = 51$. Демек, ящикте -51 кг, тор чакада: $\frac{12}{17}x = 1 \cdot 51 = \frac{12 \cdot 51}{17} = \frac{12 \cdot 3}{1} = 36$ кг.

Жоопту текшерели: эгерде тор чакадан 7 кг жүзүмдү ящикке салсак, тор чакада: $36 - 7 = 29$ кг, ал эми ящикте: $51 + 7 = 58$ кг жүзүм болот – андан 2 эсе көп. Демек, жооп туура.

335. Кичине чөлөкке чоң чөлөкке караганда 5 эсе аз бензин куюлган. Чоң чөлөктөн кичине чөлөкке 10 литр бензинди куюп алгандан кийин, чоң чөлөктө кичине чөлөктегинин $\frac{25}{11}$ бензини калды. Башында чоң чөлөктө канча бензин болгон?

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$



- 336.** Тор чакадагы алмалардын саны ящектеги алмалардын санынын $\frac{2}{7}$ түзөт. Эгерде ящиктен 5 алманы алып тор чакага салганда, тор чакадагы алмалардын саны ящектегиден 2 эссе аз болуп калат. Ящикте канча алма болгон?
- 337.** 6- жана 7-пункттагы маселелерге окшош маселелерди түзүп, анан аларды чыгаргыла.

13.8. Көптүктүн элементтеринин санын аныктоо

Маселе

Класстагы 33 окуучунун 20сы – кыздар, 18 окуучу көз айнек тагынышат. Ал эми көз айнекчен балдардын саны көз айнек тагынбаган кыздардын санынын бештен төртүн түзөт. Канча бала көз айнек тагынбайт?

Чыгарылышы

Х менен көз айнек тагынбаган кыздардын санын белгилесек, анда $\frac{4}{5}x$ – көз айнек тагынган балдардын саны билдирет. Таблица түзөлү: D – кыздардын көптүгү, G – көз айнек тагынгандардын көптүгү. Анда \bar{D} – балдардын көптүгү, \bar{G} – көз айнек тагынбагандардын көптүгү.

	G	\bar{G}	
D		x	20
\bar{D}	$\frac{4}{5}x$		
	18		33

Биринчи кадамда 4-жолчону жана 4-мамычаны толтурулышы:

	G	\bar{G}	
D		x	20
\bar{D}	$\frac{4}{5}x$		13
	18	15	33

Андан кийин 2-жолчо менен 2-мамычанын кесилишиндеги ячейканы толтурулышы, аны эки жол менен: жолчо жана мамыча боюнча толтурууга болот. Жолчо боюнча $20 - 2x$; мамыча боюнча $13 - x$. $18 - \frac{4}{5}x$.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$13$$

	G	\bar{G}	
D	$20 - x$ жана $18 - \frac{4}{5}x$	x	20
\bar{D}	$\frac{4}{5}x$		13
	18	15	33

Демек, $20 - x = 18 - \frac{4}{5}x$. Тендермесин алабыз. Анын чыгарылышы $x = 10$. Ошондуктан:

	G	\bar{G}	
D	$20 - 10 = 10$	$x = 10$	20
\bar{D}	$\frac{4}{5}x = 8$		13
	18	15	33

Таблицаны толтурууна аяктап, берилген суроонун жообун алабыз:

	G	\bar{G}	
D	$20 - 10 = 10$	$x = 10$	20
\bar{D}	$\frac{4}{5}x = 8$	5	13
	18	15	33

Демек, бул класста беш бала көз айнек тагынбайт экен.

338. 52 балага суроо жүргүзгөндө алардын 35и юбкачан кыздар жагат десе, 24у жалаң бешке окуган кыздар жагат деп айтышкан. Канча балага бул эки учур тең жаккан эмес, эгерде алардын саны жалаң бешке окуган кыздар жагат дегендердин санынын он бирден төртүн түзгөн болсо?

-  **339.** Чоң атасын короосунда,
Он сегиз каз бар эле.
Ону аппак,
Беши шайыр,
Чоң атада бар эле.
Эгерде аппак каздардын саны бул эки белгиси тең болбогон каздардын санынын $\frac{2}{5}$ түзсө, тоң атасын короосунда канча шайыр аппак каз болгон?

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

13.9. Бир жылда алган бештердин санын аныктоо

Маселе

Ақылайдын үч жылда алган «бештеринин» саны 642 болгон. Анын ичинде биринчи жылы алган «бештеринин» саны экинчи жылы алгандарынын $\frac{6}{7}$ түзгөн эле. Ошол эле учурда, үчүнчү жылы алган «бештеринин» саны экинчи жылы алгандарынан 20%ке көп болду. Ақылай биринчи жылы канча «беш» алган?

Чыгарылышы

Х менен экинчи жылдагы алынган «бештеринин» санын белгилесек, анда биринчи жылындагы бештери $\frac{6}{7}x$, ал эми үчүнчү жылында $x + 0,2x = 1,2x$ болот. (Мында, $0,2 = 20\%$ ды түшүндүрөт, анткени бир % – жүздүн бир бөлүгү.) Анда $\frac{6}{7}x + x + 1,2x = 642$ теңдемесине келебиз. 1,2 санын кадимки бөлчөккө которолу: $1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$ жана ЭКЖК (7; 1; 5) = 35, болгондуктан: $\frac{6 \cdot 5}{7 \cdot 5}x + \frac{35}{35}$
 $x + \frac{6 \cdot 7}{5 \cdot 7}x = \frac{30 + 35 + 42}{35}x = \frac{107}{35}$.

Демек, $\frac{107}{35}x = 642$, мындан:

$$x = 642 : \frac{107}{35} = \frac{642 \cdot 35}{1 \cdot 107} = \frac{6 \cdot 35}{1 \cdot 1} = 210.$$

Ошентип, экинчи жылы 210 «беш» болсо, биринчи жылы:

$$\frac{6}{7}x = \frac{6}{7} \cdot 210 = \frac{6 \cdot 210}{7 \cdot 1} = \frac{6 \cdot 30}{1 \cdot 1} = 180.$$

340. Сурия, Зарина жана Элмира 542 жазуу иштерин текшерип чыгышты. Суриянын текшерген иштери Заринаныкынын $1\frac{1}{9}$ түзгөн болсо, ал эми Элмира Заринадан 10% аз иш текшерген эле. Ар бири канчадан иш текшерген?

 **341.** Кичине чөлөкке орточого караганда $\frac{8}{15}$ эсе аз суу күюлган болсо, ал эми чөнч чөлөктө орточого караганда 15% суу көп болгон. Үч чөлөктө бардыгы болуп 80,5 литр суу толтурулган. Чөнч чөлөктө канча суу болгон?

13.10. Шкафтағы китептердин саны

Маселе

Наташа үч шкафта 159 китеп жыйналган деп айтты. Анын айтуусу боюнча биринчи шкафтағы китептердин саны экинчилиги китептердин санынын $\frac{123}{200}$

түзөт, үчүнчү шкафтагы китеңтер экинчи шкафтагыдан 3,5% көп. Экинчи шкафта канча китең бар деп айтылган?

Чыгарылышы

Х менен экинчи шкафтагы китеңтердин санын белгилейли.

Анда $\frac{123}{200}x$ – биринчи шкафтагы, ал эми $1,035x$ – үчүнчү шкафтагы китеңтердин саны болот.

Натыйжада, $\frac{123}{200}x + x + 1,035x = 159$ теңдемесин алабыз.

Теңдеменин сол жағынан.

$$\frac{123}{200}x + x + \frac{1035}{1000}x = \frac{123}{200}x + \frac{200}{200}x + \frac{207}{200}x = \frac{123 + 200 + 207}{200}x = \frac{53}{20}x$$

чыгат. Демек, $\frac{53}{20}x = 159$:

$$x = 159 : \frac{53}{20} = \frac{159 \cdot 20}{1 \cdot 53} = \frac{3 \cdot 20}{1 \cdot 1} = 60.$$

Экинчи шкафта 60 китең болгонун таптык.

Демек, маселени чыгарууну аяктасак болот. Бирок андай эмес. Маселенин шартында байкалбаган ката кетип калган. Эсептөөнүң так жүргүзгөндө, биринчи шкафтагы китеңтердин саны:

$$\frac{123}{200}x = \frac{123}{200} \cdot 60 = \frac{123 \cdot 3}{10} = 36,9,$$

ал эми үчүнчү шкафтагы китеңтердин саны $1,035x = 62,1$ болуп чыгат. Бирок мындаидай болушу мүмкүн эмес, себеби китеңтердин саны бүтүн сандар болуш керек эле. Демек маселенин чыгарылышы жок, Наташа бир жерден жаңылса керек.

342. Эсен үч ящикте 42 банка бар экенин айтты. Ошол эле учурда биринчи ящикте экинчи дегинин $\frac{2}{3}$ банкасы, ал эми экинчи ящикте үчүнчүгө караганда 5 банка көп болгон. Үчүнчү ящикте канча банка болгон?

 **343.** Элиза эки букетте 24 гүл бар экенин билдириди. Ошол эле учурда биринчи букеттеги гүлдердүн саны экинчинин $\frac{4}{7}$ түзөт. Ар бир букетте канчадан гүл болгон?

13.11. Бөлчөктүү бөлүмү жана алымы аркылуу аныктоо

Маселе

Бөлчөктүн бөлүмү алымынан эки эсе чоң. Эгерде алымына дагы, бөлүмүнө дагы 5 санын кошсок, анда алымы бөлүмүнөн үч эсе чоң болуп калат. Бул бөлчөктүү тапкыла.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Чыгарылышы

Эгерде алымын x менен белгилесек, анда анын бөлүмү $2x$ болот. Алымы бөлүмүнөн үч эсे чоң болгон бөлчөк 3кө барабар, б. а. $\frac{x+5}{2x+5} = \frac{3}{1}$. Аны $\frac{x+5}{2x+5} = \frac{3}{1}$ түрүндө жазып алып, катыштын негизги касиетин колдонуп: $(x+5) \cdot 1 = (2x+5) \cdot 3$ тенденесине келебиз. Тенденедеги кашааларды ачсак жана окшошторун топтосок: $x+5 = 6x+15$, жана $-5x = 10$ болот, мындан $x = -2$.

Демек, изделүүчү бөлчөк $\frac{(-2)}{(-4)}$ болот.

Маселенин шартына ылайык алынган жоопту текшерели: ал үчүн алымына дагы, бөлүмүнө дагы 5 санын кошуп: $\frac{(-2)+5}{(-4)+5} = \frac{3}{1}$ изделген бөлчөктүү алабыз.

344. Бөлчөктүн бөлүмү алымынан үч эсе чоң. Эгерде алымынан дагы, бөлүмүнө дагы 6 санын кемитсек, анда алымы бөлүмүнөн беш эсे кичине болуп калат. Бул бөлчөктүү тапкыла.

 **345.** Бөлчөктүн бөлүмү алымынан беш эсе чоң. Эгерде алымына дагы, бөлүмүнө дагы 4 санын кошсок, анда алымы бөлүмүнөн үч эсе кичине болуп калат. Бул бөлчөктүү тапкыла.

13.12. Берилген катышта бөлүү

Маселе

Эльнуранын эки баштыгында 1146 жаңгак бар. Эгерде бул эки баштыктагы жаңгактардын саны өз ара $7,8 : 8 \frac{4}{7}$ катышын түзсө, анда алардын ар биринде канчадан жаңгак болгон?

Чыгарылышы

Маселенин шартына жараша, эгерде баштыктардагы жаңгактардын бирдин x менен белгилесек, анда биринчи баштыкта $7,8x$ жаңгак, ал эми экинчи баштыкта $8 \frac{4}{7}x$ жаңгак болот. Демек, $7,8x + 8 \frac{4}{7}x$ тенденесине ээ болобуз. Бул тендененин сол жагын кошолу: $7,8x + 8 \frac{4}{7}x = 1146$.

Тендененин сол жагын чыгарсак:

$$\frac{78}{10} + 8 \frac{4}{7} = \frac{39}{5} + \frac{60}{7} = \frac{39 \cdot 7}{5 \cdot 7} + \frac{60 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \frac{273 + 300}{35} = \frac{573}{35}, \text{ анда}$$

$$\frac{573}{35}x = 1146 \text{ болот.}$$

$$t=8:v \quad 1\text{ см} = 10\text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$b = \sqrt{d^2 - a^2}$$

$$x = \frac{b}{a}$$

Мындан $x = 1146 : \frac{573}{35} = \frac{1146 \cdot 35}{1 \cdot 573} = \frac{2 \cdot 35}{1 \cdot 1} = 70$.

Ошентип, биринчи баштыкта $7,8x = 7,8 \cdot 70 = 546$ жаңгак, ал эми экинчи баштыкта $8\frac{4}{7}x = \frac{60}{7} \cdot 70 = 600$ жаңгак болгон экен.

346. Эрмек эки коробкада 488 банан бар жана коробкадагы банандардын саны $9,1 : 7\frac{1}{6}$ катышта экенин билди. Ар бир коробкада канчадан банан болгон?

 **347.** Эркиндін эки баштығында 147 чүкөсү бар. Эки баштыктагы чүкөлдердүн саны $7:9\frac{1}{3}$ катышта болсо, алардын ар бириnde канчадан чүкө бар?

13.13. Берилген катышта үчкө бөлүү

Маселе

Сайкал, Бурул жана Надира 4092 монетасы бар байлык таап алып, аны $8:7,2:4\frac{2}{7}$ катышында бөлүп алышты. Бурулга канча монета тийген?



Чыгарылышы

Мурдагы маселени чыгарууну эске алуу менен, $8x + 7,2x + 4\frac{2}{7}x = 4092$ теңдемесине келебиз. Анын сол жагын чыгарсак:

$$\begin{aligned} \frac{8}{1} + \frac{72}{10} + 4\frac{2}{7} &= \frac{8}{1} + \frac{36}{5} + 4\frac{30}{7} = \frac{8 \cdot 35}{1 \cdot 35} + \frac{36 \cdot 7}{5 \cdot 7} + \frac{30 \cdot 5}{7 \cdot 5} = \\ &= \frac{280 + 252 + 150}{35} = \frac{682}{35} \text{ болот жана андан } \frac{682}{35}x = 4092 \text{ болот.} \end{aligned}$$

$$\text{Демек, } x = 4092 : \frac{682}{35} = \frac{4092 \cdot 35}{1 \cdot 682} = \frac{6 \cdot 35}{1 \cdot 1} = 210.$$

Ошентип, Бурулга $7,2x = 7,2 \cdot 210 = 1512$ монета тийген.

348. Бакайдын үч короосунда 1846 баш кою бар. Эгерде короодогу койлордун саны $11:6,8:8\frac{4}{7}$ катышын түзгөн болсо, анда үчүнчү короодо канча баш кой болгон?

 **349.** Темирлан, Айдана жана Гүлзина 2902 юанды $7:8,3:5\frac{3}{7}$ катышында бөлүп алышкан. Айданага канча юань тийген? (Юань – кытай акчасы.)

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

13.14. Үч бурчтуктун жактарын анын периметри аркылуу аныктоо

Маселе



Үч бурчтуктун биринчи жагы экинчисинен $\frac{2}{3}$ дециметрге кичине, экинчи жагы үчүнчүсүнөн 6 см кичине, ал эми үч бурчтуктун периметри 1,2 метр. Үч бурчтуктун үчүнчү жагы канчага барабар (сантиметр менен)?

Чыгарылышы

Х менен үч бурчтуктун экинчи жагынын узундугун белгилеп жана бир дециметрде 10 см, ал эми бир метрде 100 см боло турганын эске алсак, анда анын биринчи жагынын узундугу $\left(x - \frac{20}{3}\right)$ см, үчүнчү жагыныкы $(x + 6)$ см, периметри 120 см болот. Көп бурчтуктун периметри анын жактарынын суммасы болгондуктан, $\left(x - \frac{20}{3}\right) + x + (x + 6) = 120$ теңдемесине келебиз.

Кашааларды ачып, белгисиздерди барабардыктын сол жагына, сандарды анын оң жагына топтосок: $3x = 120 + \frac{20}{3} - 6$ болот.

Оң жагында болсо:

$$120 - 6 + \frac{20}{3} = \frac{114}{1} + \frac{20}{3} = \frac{114 \cdot 3 + 20}{3} = \frac{362}{3}.$$

Демек, теңдеме $3x = \frac{362}{3}$ болот.

$$\text{Мындан } x = \frac{362}{3} : 3 = \frac{362 \cdot 1}{3 \cdot 3} = \frac{362}{9} = 40\frac{2}{9}.$$

Ошентип, үч бурчтуктун үчүнчү жагы $46\frac{2}{9}$ см болот экен.

350. Тик бурчтуктун бир жагы экинчисинен $4\frac{7}{9}$ дециметрге кичине, периметри 2 метр. Тик бурчтуктун жактары канчага барабар (дециметр менен)?



351. Үч бурчтуктун биринчи жагы экинчисинен $5\frac{5}{7}$ метрге чоң, экинчиси үчүнчүсүнөн 360 сантиметрге кичине, үч бурчтуктун периметри 22 метр. Үч бурчтуктун жактары канчага барабар (метр менен)?

13.15. Тик бурчтуктун аянты жана периметри

Маселе

Тик бурчтуктун узундугу туурасынан $4\frac{4}{9}$ метрге чоң, ал эми беш эселенген туурасы анын периметринен 3 метрге кичине. Тик бурчтуктун аянты канчага барабар?

Чыгарылышы

Тик бурчтуктун аянтын x менен белгилеп, $4\frac{4}{9}$ бөлчөгүн кадимки бөлчөккө которсок, тик бурчтуктун узундугу $x + \frac{40}{9}$ болот.

$$\text{Анда анын периметри } 2\left(x + x + \frac{40}{9}\right) = 4x + \frac{80}{9}.$$

Демек, $4x + \frac{80}{9} - 3 = 5x$ төндөмесине келебиз.

Ал эми $\frac{80}{9} - 3 = \frac{80 - 3 \cdot 9}{9} = \frac{53}{9}$ болгондуктан, $x = \frac{53}{9}$ болот.

Ошентип, тик бурчтуктун туурасы $\frac{53}{9}$.

ал эми узундугу $x + \frac{40}{9} = \frac{53}{9} + \frac{40}{9} = \frac{93}{9} = \frac{31}{3}$.

Аянты болсо $\frac{53}{9} \cdot \frac{31}{3} = \frac{1643}{27} = 60\frac{23}{27} m^2$ болот экен.

352. Тик бурчтуктун узундугу туурасынан $\frac{3}{7}$ см чоң, ал эми үч эселенген узундугу анын периметринен 0,4 сантиметрге чоң болсо, тик бурчтуктун аянты канчага барабар?

 353. Тик бурчтуктун узундугу туурасынан $\frac{2}{9}$ см чоң, ал эми эки эселенген туурасы анын периметринен 3 сантиметрге кичине болсо, тик бурчтуктун аянты канчага барабар?

 354. Бул параграфта каралган маселелерге окшоштуруп, эки маселе түзгүлө.



1. Тенденции чыгарыла:

- a) $2x = \frac{2}{3}$; g) $3\left(x - \frac{4}{19}\right) = 2$;
- b) $3x - 9 = 4$; h) $2\frac{1}{6}(x - 8) = x - 4,5$;
- c) $3x + 8 = 6x$;
- d) $5x = 18 - 2x$;
- e) $4\frac{2}{9}x = 3x + 2$;
- f) $5 - 7x + 4x = 4\frac{4}{7}$;
- i) $4x - \frac{4}{9} = \frac{5}{6} + 2x$;
- j) $3\frac{3}{7}\left(\frac{4}{9}x - \frac{7}{12}\right) = \frac{5}{42}$;
- k) $15(x - 2) = 45\frac{60}{91}$.

2. Стадиондун еки кассасынан 5920 билет сатылган. Эгерде биринчи кассадан экинчиге караганда $\frac{6}{17}$ көп билет сатылса, анда ар биринде канчадан билет сатылган?

3. Бекназар уй жана кой сатып алды. Эгерде койдун баасы уйдун баасынын $\frac{2}{13}$ түзгөн болсо, ал койду канчага сатып алган? Андагы 75 000 сомдон, соода кылгандан кийин 15 000 сом калган эле.

4. Марина жана Стёпа бир жумада компьютерде 45 saat отурушкан. Эгерде Стёпа $3\frac{2}{3}$ saat көп отурган болсо, ал компьютерде канча saat отурган?

5. Өрдөктөрдүн бир тобу учуп келе жаткан эле, алардын алдынан боз каз чыгып калды. «Саламатсыздарбы, жүз өрдөк», – деди каз. Анда: «Сага тамашасы жок жооп берсек, эгерде биздин топко дагы бир ушундай топ, анан дагы анын $\frac{1}{6}$ бөлүгү кошулгандан кийин дагы жүзгө тогуз өрдөк жетпей калат», – деп жооп беришти өрдөктөр. Топто канча өрдөк болгон?

6. Азимдеги чүкөлөрдүн саны Филипптин чүкөлөрүнүн санынын $\frac{7}{15}$ түзөт эле. Филипп Азимге бир чүкөсүн уттуруп ийгенден кийин дагы анда Азимдикине караганда 2 эсе көп чүкө калды. Ар биринде канчадан чүкө болгон?

7. Катя, Тоня жана Асельдин 1272 сому бар. Анын ичинде Тонянын акчасы Катяныңын $\frac{10}{7}$ түзсө, ал эми Асельдикى Тоняныңынан 84 сомго көп. Асельдин канча сому бар?

$t=8 : v$ $1\text{ см} = 10\text{ мм}$
 $2x + 3y$
 $A = Pt$
 $b = 8$
 $\frac{1}{3} \times *$

8. Свитерге, топуга жана моюн орогучка 544 г жүн корогон. Бул учурда топуга, свитерге кеткен жұндұн $\frac{3}{17}$ жана моюн орогучка караганда 8 г ашық жүн сарпталса, анда свитерге канча жүн сарпталған?

9. Бир арабдан: «Сенин канча акчаң бар?» – деп сурашкан экен. Анда ал: «Баарыбызда бир миллион жана дагы жыйырма беш дирхем бар. Менини агамдын акчасынын $\frac{2}{3}$, агамдықы атамдықынын $\frac{2}{3}$, атамдықы чоң атамдықынын $\frac{2}{3}$ түзөт. Эми менин акчам канча экенин таап алғыла», – деп жооп бериптири. (Дирхем – араб монетасы.)

10. Доскага кандайдыр бир сан жазылған. Асыл аны 7ге чоңойтуп койду, ал эми Чоро Зкө азайтты. Анда Чоронун саны Асылдықынын $\frac{13}{23}$ түзүп калды. Доскада кайсы сан жазылған?

11. Доскага кандайдыр бир сан жазылған. Айдай аны 8 эсे чоңойтсо, ал эми Нарынбек Зкө чоңойтту. Натыйжада Айдайдын саны $\frac{1}{12}$ аз болуп калды. Доскада кайсы сан жазылған?

12. Үч баатыр 1608 алтын монеталуу байлық таап алышп, аны $6 : 7,2 : 4\frac{2}{3}$ катышында бөлүп алышты. 2-баатырга канча алтын монета тийген?

13. Максаттын үч короосунда бардығы болуп 510 кою бар. Эгерде короолордогу койлордун саны $9,1 : 6,9 : 8\frac{2}{7}$ катышын түзсө, үчүнчү короодо канча кой болгон?

14. Тик бурчтуктун бир жагы әкинчисинен $1\frac{7}{8}$ сантиметрге кичине, ал эми анын периметри 25 сантиметр. Тик бурчтуктун жактары канчага барабар?

15. Үч бурчтуктун бир жагы әкинчисинен $\frac{9}{7}$ эсеге чоң, әкинчиши үчүнчүсүнөн 31 миллиметрге кичине, ал эми анын периметри 33 сантиметр. Үч бурчтуктун аянты эмнеге барабар (сантиметр менен)?

16. Тик бурчтуктун узундугу туурасынан $1\frac{7}{18}$ метрге чоң, ал эми үч эселенген узундугу анын периметринен 23 дециметрге чоң. Тик бурчтуктун аянты эмнеге барабар?

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \\ S &= 8^2 \end{aligned}$$

§ 14. Орточо маанилер: Ортоломо. Мода. Медиана.

14.1. Киришүү

Маселе



Арстан, Кубат жана Тураш чүкө ойнод жатышкан. Оюндуң аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калганы белгилүү болду. Оюндуң башында Арстанда – 20, Кубатта – 12, Турашта 19 чүкө болсо, анда оюндуң жыйынтыгы кандай (ким утуп, ким уттурган)?

Чыгарылышы

Оюндуң башында Арстан, Кубат, Турашта бардыгы $20 + 12 + 19 = 51$ чүкө болгон. Оюндуң аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калган, ар бириnde:

$51 : 3 = 17$. Демек, Арстан ($17 - 20 = -3$) үч чүкө уттурган,

Кубат ($17 - 12 = 5$) беш чүкө уткан, Тураш болсо ($17 - 19 = -2$) эки чүкө уттурган.

Маселени чыгарууда табылган 17 саны (20; 12; 19) сандарынын ортоломосу деп аталат.

355. Арген 5,2 кг, Сабира 7,4 кг жана Эркингүл 2,1 кг карагат теришти. Бул сандардын ортоломосун тапкыла.

356. Кийинки күнү бул үчөөнө Жумагүл келип кошулду. Алардын ар бири: 2,3 кг, 4,2 кг, 3,3 кг жана 5,5 кг малина теришти. Бул сандардын ортоломосу канчага барабар?

357. Айнурда 238 сомго, Бексултан – 724 сомго, Виталий – 397 сомго соода кылышты. Бул сандардын ортоломосун тапкыла.

358. Габиттин салмагы 72,4 кг, Сауленики – 51 кг 30 г, Ленаныкы – 55 кг, Жээнбектики – 68 кг 58 г. Бул сандардын ортоломосу канчага барабар?

14.2. Ортоломонун аныктамасы

Сипер көнүгүүлөрдү ийгиликтуу аткардынтар деп ишенебиз. Эми ортоломо деген эмне экенин жана аны кантеп эсептөөнүн эрежесин аныктайлы:

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = P \cdot t$$

$$3 \cdot 8 = 24$$

Эгер a_1, a_2, \dots, a_N бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны N ге бөлгөндө келип чыккан сан ал сандардын **ортоломосу** (орточно арифметикалык мааниси) деп аталац. Ортоломо μ — «мю» грек тамгасы менен белгиленет.

$$\text{Ортоломону: } \mu = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N}.$$

Маселе

Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле:

- a) 17; 21; 12; 15; 12;
- b) 12917; 12921; 12912; 12915; 12912;
- c) 7; 11; -12; 0; 7; -5;
- d) 917523; -873511; 324902; 14; -324902; -917523; 873511;
- e) 11; 14; 17; 20; 23; 26; 29;
- f) $23\frac{1}{3}; -14\frac{2}{7}; \frac{5}{11}$.



Чыгарылышы

a) $\mu = \frac{17 + 21 + 12 + 15 + 12}{5} = \frac{77}{5} = 15,4$. 12 саны берилиште эки жолу көзиккендиктен, алар суммага эки жолу киргизилген.

b) Берилген сандарды катары менен кошуп чыгып:

$12917 + 12921 + 12912 + 12915 + 12912 = 64577$, анан аларды 5ке бөлсөк $\mu = 12915,4$ болот. Бирок бул сандардын биринчисин $12900 + 17$ деп; экинчисин $12900 + 21$ ж. б. у. с. жазып алсак, маселе бир топ жөнөкөйлөйт. Анда ортоломо 12900 саны менен 17; 21; 12; 15; 12 сандарынын орточо арифметикалык мааницинин суммасы болуп калат. Ал эми жогорку пунктта 17; 21; 12; 15; 12 сандарынын орточо арифметикалык маанициси 15,4 болгонун эске алсак, анда биз издеген сан: $\mu = 12900 + 15,4 = 12915,4$ болот.

c) Ортоломону эсептеген учурда ар бир сандын белгисин эске алуу зарыл. Ошондуктан бул учурда

$$\mu = \frac{7 + 11 + (-12) + 0 + 7 + (-5)}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}.$$

d) Ар дайым, берилген маселени чыгаруудан мурда анын шарты менен толук таанышуу керек. Бул учурда деле амалдарды катары менен аткарып, берилген жети сандын суммасын таап, алардын ортоломосу 2 боло турганын эсептөөгө болот. Бирок бул жоопту, берилген жети сандын 14 санынан башкаларынын белгилери карама-каршы, биринде «плюс», биринде «минус» болуп, экиден кездешкенин байкайбыз. Демек, бул сандардын суммасы 14ке

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a+b) \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

барабар (өз ара жоюшуп кетүү менен). Ошондуктан ортоломо 2ге барабар болот.

е) Берилген сандарды катары менен кошуп олтуруп, анын суммасын табабыз:

$$\begin{aligned} 11 + 14 &= 25; \\ 25 + 17 &= 42; \\ 42 + 20 &= 62; \\ 62 + 23 &= 85; \\ 85 + 26 &= 111; \\ 111 + 29 &= 140. \end{aligned}$$

Бул сумманы алардын жалпы санына бөлсөк, ортоломо келип чыгат, ал: $\mu = 140 : 7 = 20$.

Бул маселени дагы башкача жол менен чыгарса болот, анда: сандардын биринчиси менен акыркысын, экинчиси менен акыркынын алдынкысын ж. у. с. кошуп чыксак ($11 + 29 = 40$; $14 + 26 = 40$; $17 + 23 = 40$) ар бири 40 болот. Алардын ортоломосу 20. Ортодо жалгыз 20 саны калды.

Демек, берилген сандардын ортоломосу 20.

f) $23\frac{1}{3} + \left(-14\frac{2}{7}\right) + \frac{5}{11}$ суммасын табууну женилдетиш үчүн $23\frac{1}{3}$ санын $23 + \frac{1}{3}$, а $14\frac{2}{7} = 14 + \frac{2}{7}$ түрүндө жазууга боло турганын эске алалы.

Демек,

$$\begin{aligned} 23\frac{1}{3} + \left(-14\frac{2}{7}\right) + \frac{5}{11} &= 23 + \frac{1}{3} - \left(14 + \left(14 + \frac{2}{7}\right)\right) + \frac{5}{11} = \\ &= 23 - 14 + \frac{1}{3} - \frac{2}{7} + \frac{5}{11} = 9 + \frac{77 - 66 + 105}{3 \cdot 7 \cdot 11} = 9 + \frac{116}{231} = 9\frac{116}{231}. \end{aligned}$$

$9\frac{116}{231}$ санын 3ке болуп, туура жоопту алабыз:

$$9\frac{116}{231} : 3 = \left(9 + \frac{116}{231}\right) : 3 = 9 : 3 + \frac{116}{231} : 3 = 3 + \frac{116}{231 \cdot 3} = 3\frac{116}{693}.$$

359. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле:

- a) 73; 91; 66; 230;
- b) 813 094; 813 061; 813 100; -813 055;
- c) $7\frac{1}{2}; -6\frac{5}{7}$;
- d) 283 217; 754 721; -283 215; -911; 900; -754 700;
- e) 4; 8; 12; 16; 20; 24;
- f) $11\frac{1}{7}; 12\frac{3}{5}; -5\frac{2}{3}$.



360. Төмөнкү сандардын ортоломосун эсептегиле:

- 5; 11; 32; 5; 24; 7;
- 79 807; 79 821; 79 812; 79 815; 79 802;
- 7; 12; -16; 20; 17; -5;
- 729 123; 658 735; -729 123; 543 924; 672 492; -658 743; -543 924; -672 492;
- 21,1; 19,42; -105,2; 82,32;
- $7\frac{1}{4}$; 5; $-2\frac{1}{3}$; $6\frac{1}{6}$.

Эскертуу

Айрым адабияттарда орто маани деп аталган сан ортоломо (орточно арифметикалык маани) дегенди түшүндүрөт.

14.3. Эки сандын ортоломосу

Маселе

6^а- жана 6^б-класстардагы кыздардын санынын орто мааниси 12,5. Бул эки класстагы кыздардын жалпы саны канча?

Чыгарылышы

Маселенин шартында ката бардай сезилет.

Чындыгында эле, жарым кыздын болушу мүмкүн эмес. Бирок баары өз ордунда, мында сөз ортоломо жөнүндө болуп жатат.

Андыктан 12,5 болушу мүмкүн, мисалы 6^а-классында он, ал эми 6^б-классында он беш кыз болсо, же 6^ада – он жети, ал эми 6^бда сегиз болсо ж. б. у. с. Маселенин жообун оңой эле табуга болот:

6^а- жана 6^б-класстарда: $12,5 \cdot 2 = 25$ кыз окуйт.

|| Эгерде берилген N санынын ортоломосу μ белгилүү болсо, анда алардын суммасы μN формуласы менен табылат..

361. Берилген N сандардын ортоломосу μ га барабар болсо, анда бул сандардын суммасы канчага барабар?

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| a) $N = 12; \mu = 16;$ | c) $N = 15; \mu = 8\frac{1}{3};$ |
| b) $N = 11; \mu = -22,22;$ | d) $N = 17; \mu = 2\frac{1}{7}.$ |



362. Берилген N сандардын ортоломосу μ га барабар болсо, анда бул сандардын суммасы канчага барабар?

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| a) $N = 11; \mu = 17;$ | c) $N = 8; \mu = 3\frac{3}{4};$ |
| b) $N = 9; \mu = -7,89;$ | d) $N = 7; \mu = 11\frac{1}{9}.$ |

$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \end{aligned}$$

14.4. ҮЧ САНДЫН ОРТОЛОМОСУ

Маселе

6^Б- , 6^Г-жана 6^Д-класстарындағы балдардың санының ортоломосу 13,3 болсо, бул үч класстын балдарының жалпы саны канча?

Чыгарылышы

Бул маселенин жообун жогоруда берилген формула бойонча табуу кыйын эмес: $13,3 \cdot 3 = 39,9$. Бирок мындай болушу мүмкүн эмес, анткени балдардың жалпы саны бөлчек сан менен түтүнтулбайт. Демек, маселенин шартында ката кетирилген.

363. Күлала 4 ашкабак өстүргөн, алардын орточо салмагы 3,4 кг. Ашкабактардың жалпы салмагы канча?

364. Кымбат бир айда анын тооктору орточо 18,75 жумуртка бергенин эсептеп чыккан. Эгерде анын тоокторунун саны 14 болсо, анда алар бир айда биригип канча жумуртка беришкен. Эмне үчүн бул маселенин шарты туура эмес? Ушундай пикерди 363-маселе жөнүндө айттуу туурабы?

 **365.** Ксения үйүнө үч пакет макарон алып келди. Эгерде ар бир пакеттин орточо салмагы 1,25 кг болсо, ал канча килограмм макорон алып келген?

 **366.** Нюра базарга төрт корзинка жумуртка алып келди. Корзинкалардагы жумурткалардың ортоломосу 33,4 болсо, Нюра базарга канча жумуртка алып келен? Эмне үчүн бул маселенин шарты туура эмес? Ушундай пикерди 365-маселе жөнүндө айттуу туурабы?

 **367.** 377- жана 379-маселелердин шартын өзгөртүп, андан шарты туура маселе түзгүлө.

Мисалы, Нюра базарга төрт эмес, беш корзинка жумуртка алып келген деген шартта.

14.5. ОРТОЛОМОНЫ КОЛДОНУП САНДЫ АНЫКТЫОО

Маселе

«Омега» командасынын 11 футболчусунун орто жашы 26га барабар. Оюндуң калысы бир оюнчуну оюндан чыгарып жибергенден кийин «Омега» командасынын оюнчуларынын орто жашы 25 болуп калды. Оюндан чыгарылган футболчу канча жашта?

Чыгарылышы

«Омега» командасынын 11 футболчусунун жалпы жашы $26 \cdot 11 = 286$ га барабар эле. Алардын бирөө оюндан чыгып калғандан кийин, калғандарынын жалпы жашы $25 \cdot 10 = 250$ болуп калды. Демек, оюндан чыгарылган оюнчунун жашы: $286 - 250 = 36$.

368. Бий ийриминин 9 мүчөсүнүн орто жаш курагы 12,4 жыл болчу. Аларга Айбике келип кошулганда ал 12,26 болуп калды. Айбике канча жашта?

369. Алты кыз куурчак ойноп жаткан. Айжаркынды үйгө чакырганда, ал өзүнүн 7 куурчагын ала кетти. Калган кыздардын куурчактарынын орто саны 5,8 болуп калды. Айжаркын кеткенге чейин бардык кыздардын куурчактарынын орточо саны канча болгон?

14.6. Ортоломону колдонуп санды аныктоо. Уланды

Маселе

Чейректин жыйынтыгы боюнча Света 53 «беш», Асель 40 «беш» деген баа алышкан. Чолпондукун кошкондон кийин үч кыздын «бештеринин» ортоломосу 48 болсо, анда Чолпондун канча «беши» болгон?

5

Чыгарылышы

Чолпондун «бештеринин» санын x менен белгилеп,

$$\frac{53 + 40 + x}{3} = 48$$
 төндөмесин алабыз. Демек, Чолпондун:

$$93 + x = 3 \cdot 48; x = 144 - 93 = 51$$
 «беши» болгон.


370. Айпери, Жибек жана Фариза экзаменге даярданып жатып, чыгарышкан маселелердин ортоломосу 12. Айпери – 7 маселе, Жибек 9 маселе чыгарса, анда Фариза канча маселе чыгарган?

371. Динура, Гаяля, Тома жана Чынаранын бир чейректеги сабакка кечи-гүүлөрүнүн ортоломосу 7ге барабар. Динура – 8, Тома – 9, Чынара 10 жолу кечиккен болсо, анда Гаяля канча жолу кечиккен?

14.7. Ортоломону колдонуп салмакты аныктоо

Маселе

Абдулланын 5 кою жана 2 эчкиси бар. Анын коюнун салмагы эчкиникинен 7 килограммга чоң. Эгерде анын жалпы жандыгынын орточо салмагы 43 кг болсо, койлордун жана эчкилердин орточо салмактары канча экенин тапкыла.



$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Чыгарылышы

Койлордун орто салмагын x менен белгилеп, $\frac{5x + 2(x - 7)}{7} = 43$ теңдемесин алабыз. Анда койлордун орто салмагы: $7x = 43 \cdot 7 + 14$; $x = \frac{315}{7} = 45$ кг. Мындан, эчкилердин орто салмагы: $45 - 7 = 38$ кг.

372. Бурул базарга орто салмагы 3,1 кг болгон 4 индюк жана 6 тоок алып келди. Эгерде индюктун салмагы тооктон 1 кг 50 граммга чоң экендиги белгилүү болсо, анда индюктун салмагы канча?

 **373.** Халиданын 15 тоогу жана 7 өрдөгү бар, өрдөгүнүн салмагы тооктуунан 440 граммга чоң. Халиданын канаттууларынын орто салмагы 4,2 кг экени белгилүү болсо, өрдөгүнүн жана тоогунун орто салмагы канча?

14.8. Ортоломонун өзгөрүүсү

Маселе

Дүкөндүн тактасында 21 бир килограммдык жана 11 эки килограммдык ун салынган баштыктар жыйылган. Бул ун салынган баштыктардын орто салмагы канча? Ал эми 7 бир килограммдык ун салынган баштыктар сатылып кетсе, маселенин жообу кандай өзгөрет?

Чыгарылышы

Ун салынган баштыктар бир килограммдык жана эки килограммдык болуп, алардын орто арифметикалык салмагы $\frac{1+2}{2} = 1,5$ кг болгондуктан, маселенин эки шартында төң жооп бирдей болот деген ой жаралышы мүмкүн. Бирок мынтай жооп туура эмес. Ун баштыктарынын санын эске ала турган болсок, биринчи учур үчүн ортоломо:

$$\frac{21 \cdot 1 + 11 \cdot 2}{21 + 11} = \frac{43}{32} = 1 \frac{11}{32} = 1,34375 \text{ кг}, \text{ ал эми экинчи учур үчүн:}$$

$$\frac{14 \cdot 1 + 11 \cdot 2}{14 + 11} = \frac{36}{25} = 1 \frac{11}{25} = 1,44 \text{ кг.}$$

Эскертуү

Бул учурда баштыктардын санын эске алуу ётө маанилүү. Мынтай жана башка дагы учурлар үчүн салмакталган ортоломо деген түшүнүк киргизилет. Бул түшүнүктөр статистикада синонимдер болот, алардын мааниси бирдей.

374. Кампада 45 кг салмактагы 12 кап күмшекер жана 50 кг салмактагы 8 кап күмшекер болгон. Каптардын орточо салмагын тапкыла. Кампага 45 кг салмактагы дагы 5 кап күмшекер алышып келинсе, маселенин жообу кандай өзгөрөт?

375. Үчүнчү чейректе Даши 52 «беш», 19 «төрт» жана 9 «үч» бааларын алган. «Эки» болгон эмес. Дашинын бааларынын ортоломосу канча?

14.9. Салмакталган ортоломо

Маселе

Эндрю Талантка төрт бөлүмдөгү студенттердин орточо салмагын аныктоону тапшырды. Кыска убакыт аралыгында эле Талант тапшырманы аткарып койду. Эндрю болсо таң калды. «Кантип мындай кыска убакытта тапшырманы аткардың?» – деп ал суралды. «Мен ар бир бөлүмгө тиешелүү маалыматтарды билгем», – деп жооп берди ага Талант. Биз дагы бул тапшырманы аткарып көрөлү.

Анда, «Альфа» бөлүмүндө 82 студент, алардын орто салмагы 57,5 кг; «Бета» бөлүмүндө 63 студент, алардын орто салмагы 59 кг; «Гамма» бөлүмүндө 38 студент, алардын орточо салмагы 61,25 кг; «Тэта» бөлүмүндө 47 студент, алардын орточо салмагы 64 кг болсун дейли.



Чыгарылышы

Ар бир бөлүмдөгү студенттердин жалпы салмагын табуу кыйын деле эмес:

Альфаныкы: $82 \cdot 57,5 = 4715$ кг;

Бетаныкы: $63 \cdot 59 = 3717$ кг;

Гамманыкы: $38 \cdot 61,25 = 2327,5$ кг;

Тэтаныкы: $47 \cdot 64 = 3008$ кг.

Анда, төрт бөлүмдөгү студенттердин жалпы салмагы:

$4715 + 3717 + 2327,5 + 3008 = 13767,5$ кг.

Бул жалпы салмакты студенттердин жалпы санына:

$82 + 63 + 38 + 47 = 230$ бөлүп, маселенин жообун алабыз: 59,86 кг. (Жооп тегеректелип алышы.) Демек, Талант Эндрюга төрт бөлүмдөгү студенттердин орточо салмагы 59,86 кг деп айтканын билдик.

376. 6^Б-класста 13 кыз жана 14 бала бар. Үчүнчү чейректин жыйынтыгы боюнча кыздардын орточо баасы 4,2, балдардыкы 3,9 болду. 66^Б-класстагы окуучулардын орточо баасы?

377. 24 окуучусу бар 6^А-класстын экинчи чейректеги орто баасы 4,25.

6^Б-класста 27 окуучу, алардын орточо баасы 4, 6^В-класста 22 окуучу, алардын орточо баасы $3\frac{7}{11}$. Бул класстардын окуучуларынын орточо баасы канча?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

14.10. Ортоломорду салыштыруу

Эки айылдын тургундары жолугушуп кеңеш курушту. «Биздин айылда 21 түтүн жашайт, ар бир түтүндө орто эсеп менен 33тен кой жана 12ден жылкы бар», – деп Тегизчил айылынын тургуну айтты. Ал эми Жапкап айылынын тургуну аларда, 26 түтүн үй-бүлө жашай тургандыгын, ар бир түтүндө орто эсеп менен 40тан кой жана 15тен жылкы бар экенин билдириди.

Маселе

Анда төмөнку маалыматтарды колдонуп, айтылгандардын туура экендигин текшергиле: Тегизчил айылындағы биринчи түтүндө 3 кой жана 22 жылкы, экинчи түтүндө 6 кой жана 21 жылкы, үчүнчү түтүндө 9 кой 20 жылкы бар. Ал эми Жапкап айылында 25 түтүндө экиден кой жана бирден жылкы, акыркы 26чы түтүндө 990 кой жана 380 жылкы болгон.

Чыгарылышы

Маселенин шартынан, Тегизчил айылынын тургундарында койлордун жана жылкылардын саны айырмасы 3 жана -1 болгон арифметикалык прогрессияны түзөрүп байкоого болот. Андыхтан андагы ортоломо он биринчи түтүндөгү кой, жылкылардын саны менен дал келет. Демек, Тегизчил айылынын тургундарында болгон койлордун ортоломосу: $3 + 3(11 - 1) = 33$; жылкылардықы $22 + (-1)(11 - 1) = 12$.

Силер арифметикалык прогрессия түшүнүгү менен тааныш болбосонор, аны тез эле үйрөнүүгө болот. Аны удаалаш эсептөөлөр менен көрсөтөлү: маселе шартына ылайык: экинчи түтүндө: $3 + 3(2 - 1) = 6$, үчүнчүдө: $3 + 3(3 - 1) = 9$; төртүнчүдө $3 + 3(4 - 1) = 12$; ... 20чы түтүндө $3 + 3(20 - 1) = 60$;

21-түтүндө $3 + 3(21 - 1) = 63$. Ошондой эле 1чи менен 21-түтүндөгү койлордун ортоломосу $\frac{3 + 63}{2} = 33$, 2чи менен 20-түтүндөгү койлордуку дагы $\frac{6 + 60}{2} = 33$, ж. б. у. с. Түгөйү жок, 11-түтүндүкү дагы $3 + 3(11 - 1) = 33$.

Мындан, Тегизчил айылынын тургундарынын койлорунун ортоломосу 33 экен. Ушундай эле эсептөөлөрдү жүргүзүп, андагы жылкылардын орточо саны 12 болорун табууга болот.

Эми Жапкаптагыны эсептейли, анда: $25 \cdot 2 + 990 = 1040$ кой жана $25 \cdot 1 + 380 = 405$ жылкы болгон. Демек, койлордун арифметикалык орточо саны $\frac{1040}{26} = 40$; жылкылардықы $\frac{405}{26} = 15\frac{15}{26} \approx 15,577$ болот.

Мындей эсептөөдөн Тегизчил айылынын тургуну так, ал эми Жапкап айылынын тургуну бир аз так эмес маалымат бергенин байкадык. Бул маалыматтарга таянып, Жапкап айылынын тургундарынын жашоосу жакшыраак экендигине макул болосуңарбы?

378. Сиз өзүнүздүн эки дүкөнүнүздүн бириң бирдей баага сатууну пландал жатасыз. Бул дүкөндөрдүн ишин талдоо төмөндөгү сан көрсөткүчтөрдү берди: «Альфа»

дүкөнүн ақыркы жумалардагы кирешеси (мин 1 сом менен): 55; 54; 51; 55; 53; 53; 54; 52, ал эми «Бетаныкы»: 54; 53; 70; 54; 53; 50; 50; 52; 50. Ар бир дүкөндүн кирешесинин ортоломосун аныктап, кайсынысын сатуу керек экенин чечкиле.

-  379. Эмки жылда айдал-себүүгө карата фермердик чарба эки сорттогу буудайдын үрөнүн бирин тандап алууну чечти. Мурда буудайдын A сорту 10 эгин талаасына айдалып, ал бир гектардан төмөнкүдөй түшүм берген (центнер менен): 31; 29; 30; 33; 29; 30; 29; 31; 29; 33. Ал эми буудайдын B сорту 12 эгин талаасына айдалып, ал бир гектардан төмөнкүдөй түшүм берген (центнер менен): 33; 32; 31; 31; 32; 31; 29; 32; 32; 32; 13; 32. Ар бир сорт үчүн түшүмдүн ортоломосун аныктап, сорттун бирөөсүн тандап алыша.

14.11. Орто маанилердин түрлөрү

Фирманын президентинен, анын кызматкерлеринин айлыктарынын ортоломосу \$600 экендигин билгендөн кийин, Исабек ал фирмада \$200 айлык менен иштеп баштоого макулдугун берди.

Бир нече убакыт өткөндөн кийин айлыктар боюнча маалымат алыша, ал президентке келип: «Сиз мага жалган айтыптырысыз, фирмада мени менен иштегендөр \$600 эмес \$200 айлык алышат экен», – деди. «Жок, андай эмес, мен сизге чындыкты айткам. Сиз, мүмкүн, кызматкерлердин көпчүлүгү менен баарлашсаныз керек. Мен сизге кошумча маалымат айтайын, кызматкерлердин жарымынан кем эмес бөлүгү \$400дан кем эмес айлык алышат», – деп жооп берди ага президент. Дагы бир нече убакыт өткөндөн кийин Исабек кайрадан президентке келди дагы: «Сиздин жообунузга мен дагы эле ынанбай турам. Анткени мен фирмада көп жылдан бери иштешкен кызматкерлер менен сүйлөшсөм, алар айлык \$400дан ашпаганын айтып жатышат», – деди. Мындан талаптан кийин президент Исабекке фирманнын кызматкерлеринин айлык акы өлчөмдөрү көрсөтүлгөн ведомостту көрсөттү.

Фирманын президентинин чындыкты айтып жатканын ал көрсөткөн ведомостко карата текшерип көрөлү, анда:

Президент – \$4800, анын ииниси – \$2000, 6 тууганы – \$500дан, 5 бригадир – ал бири \$400, 10 кызматкер – ал бири \$200 алышат экен.

Мындан фирманнын президенти бир жактан туура айтканын көрүүгө болот, анткени жалпы кызматкерлердин айлыктарынын ортоломосу:

$$\frac{1 \cdot 4800 + 1 \cdot 2000 + 6 \cdot 500 + 5 \cdot 400 + 10 \cdot 200}{23} = \frac{13800}{23} = 600 \text{ доллар.}$$

Фирманын 23 кызматкеринин ичинен 13 кызматкер \$400дан же андан ашык алышкан.

Ал эми орточо айлыктын \$600 болгону, негизинен, президенттин жана анын туугандарынын чоң айлык алгандыгынан келип чыккан. Исабектин айлыгы болсо андагы 10 кызматкердин айлыгы менен тең болгон.

Бул мисалдан, ортоломону билүү айрым учурларда гана жалган же туура эмес жыйынтыкка алыш келерин көрүүгө болот. Ошондуктан статистикада

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

ортоломо менен катар медиан (Me) жана мод (Mo) деген түшүнүктөрдү билүү дагы зарыл. Карапган мисалда айлыктардын медианы: \$400, моду: \$200.

Берилген n сандарынын суммасын ле бөлсөк, пайда болгон сан ортоломо деп аталац жана $\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ формуласы менен табылат.

Сандардын тобун алардын өсүү же кемүү тартиби боюнча иреттесек, анда алардын так ортосунда турган сан анын медианы болот.

Иреттелген топто сандардын саны жуп сан болсо, анда анын **медианы** ортодогу эки сандын ортоломосуна барабар.

Сандардын тобунун ичинде эң көп жолу жолуккан санды топтун **моду** деп атайбыз. Сандардын тобу бир нече модго ээ болушу мүмкүн.

Бул жаңы түшүнүктөрдүн аныктамасын эске алып, 9чү маселени карасак, анда Тегизчил айылы үчүн койлордун жана жылкылардын медиандары алардын ортоломолоруна барабар болот, б. а. койлордуку – 33, жылкылардықы – 12. Тегизчил айылындагы койлордун жана жылкылардын саны ар башка болгондуктан, алардын ар бири мод болот.

Жапкап айылындагы түтүндөрдө койлордун жана жылкылардын саны, 26чы түтүндү карабаганда, барабар. Демек, анда койлордун медианы да моду да 2, жылкылардықы 1.

380. Эки дүкөндүн ар биринин кирешесинин модун жана медианын эсептеп, алардын көрсөткүчтөрүн салыштыргыла: «Альфа» дүкөнүнүн акыркы жумалардагы кирешеси (мин 50 сом менен): 55; 54; 51; 55; 53; 53; 54; 52. Ал эми «Бетаныкы»: 54; 53; 70; 54; 53; 50; 50; 52; 50.

 **381.** Буудайдын эки сортунун түшүмүнүн ар биринин модун жана медианасын эсептеп, алардын көрсөткүчтөрүн салыштыргыла: Мурдагы сорттогу 10 буудай талаасынын бир гектарынын түшүмү (центнер менен): 31; 29; 30; 33; 29; 30; 29; 31; 29; 33. Ал эми буудайдын жаңы сорту 12 талаага айдалып, ар бир гектарынын түшүмү (центнер менен): 33; 32; 31; 31; 32; 31; 29; 32; 32; 32; 13; 32.

14.12. Так сан элементтердин медианы

Медиан жөнүндө кененирээк сөз кылалы.

Так сандагы сандардын тобунун элементтерин алардын өсүү же кемүү тартибинде иреттейли. Бул иреттелген сандар тобунун так ортосунда турган элемент анын медианы болот. N элементтен турган сандар тобунун медианынын номери $\frac{N+1}{2}$ формуласы менен табылат.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = P \cdot t$$

$$\frac{2x + 3y}{2}$$

Эскертуу

Медиана деген термин геометрияда үч бурчтуктарды окутууда жолугат. Бул учурда болсо биз медиананы статистиканын түшүнүгү катары аныктап жатабыз.

Маселе

Берилген сандардын медианын тапкыла:

- a) {5; 7; 3; 4; -1};
- b) {4; 1; -2; -5; 9; 0; 5};
- c) {1,7; 2,6; -3,3; 3,3; -4,5};
- d) {-2,3; -2,8; -3,3; -3,8; -2,8}.

Чыгарылышы

а) Берилген {5; 7; 3; 4; -1} сандардын тобун иретке келтирсек: -1; 3; 4; 5; 7 болот. Анда медиандын мааниси үчүнчү орунда: $\frac{5+1}{2} = 3$ турган 4 санына барабар.

б) {4; 1; -2; -5; 9; 0; 5} сандардын тобу 7 элементтен турат. Анда анын медианы: -5; -2; 0; 1; 4; 5; 9 иреттелген топтун төртүнчү орунда турган 1 санына барабар.

с) {1,7; 2,6; -3,3; 3,3; -4,5} сандардын тобун иретке келтирип: -4,5; -3,3; 1,7; 2,6; 3,3 тобун алабыз. Анын медианы 1,7ге барабар.

д) Берилген {-2,3; -2,8; -3,3; -3,8; -2,8} сандардын тобун, анын кемүү тартибинде дагы иретке келтирсек болот, анда ал:

-2,3; -2,8; -2,8; -3,3; -3,8. Мында медиан -2,8ге барабар

382. Берилген сандардын медианын тапкыла:

- a) {23; 72; -33; 44; -31};
- b) {-24; 32; 1/2; 6,5; -121; 17; -26};
- c) {2,7; -2,36; -5,43; -13,13; -64,5}.



383. Берилген сандардын медианын тапкыла:

- a) {51; 17; 33; -14; -1};
- b) {14; 21; -12; -65; 21; 40; 56};
- c) {-1,7; 2,16; -3,13; -3,13; -14,5}.

14.13. Жуп сан элементтердин медианы

Жогорку учурларда топтун элементтеринин саны так болгонун байкадык. Ал эми топтун элементтеринин саны жуп болгондо эмне болот?

Элементтердин саны жуп болгондо, медиан иреттелген сандар тобунун номерлери $\frac{N}{2}$ менен $\frac{N}{2} + 1$ болгон, элементтеринин ортоломосуна барабар.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Маселе

Сан тобунун медианын тапкыла:

- a) {15; 7; 1; 4; -1; -6};
- b) {2; 11; -2; -15; 19; 0; 5; -4};
- c) {7,7; 2,6; -3,3; 3,3; -4,5; 3,6}.

Чыгарылышы

а) {15; 7; 1; 4; -1; -6} сандардын тобун иретке келтирсек: -6; -1; 1; 4; 7; 15 болот, бул учурда (элементтердин саны жуп) $N/2$ менен $N/2 + 1$,

б.а. 3чү менен 4чү номерде, 1 менен 4 саны турат. Анда медиандын мааниси:

$$\frac{1+4}{2} = 2,5 \text{ке барабар.}$$

б) Сандардын тобу {2; 11; -2; -15; 19; 0; 5; -4} 8 элементтен турат.

Андыктан медиан иреттелген сандар тобунун: -15; -4; -2; 0; 2; 5; 11; 19; 4чү жана 5чи орунда турган элементтердин ортоломосуна, б. а. $\frac{0+2}{2} = 1$ ге барабар.

с) {7,7; -2,6; -3,3; 1,3; -4,5; 3,6} сандардын тобун иретке келтирсек: 7,7; 3,6; 1,3; -2,6; -3,3; -4,5.

Демек, медиан: $\frac{1,3 + (-2,6)}{2} = -0,65$.

384. Сан тобунун медианын тапкыла:

- a) {0; 4/11; 7; -23; 4; -31};
- b) {-4; -0,2; 1/21; 6; -1,21; -17; 11/2; 6};
- c) {-2,17; -2,6; 0,43; -1,1; -1/4; -6,5}.

 **385.** Сан тобунун медианын тапкыла:

- a) {5,1; 22; 17; 3,3; -14; -1};
- b) {1,4; 21; -1,2; -6,5; 21; 1,40; 5,6; 7};
- c) {11,7; 12,6; 6,5; -3,4; -3,13; 6,5}.

14.14. Мод

Маселе

Сан тобунун модун тапкыла:

- a) {1; 7; 1; 4; 1; -6};
- b) {2; 1; 2; 1; 1; 2; 5; 2};
- c) {7; 7; 6; 3; 3; -4; 5; 6};
- d) {-2; 8; -3; -8; 2}.

Чыгарылышы

а) Мында мод 1ге барабар – бул сан башкалардан көп, үч жолу кездешет.

- b) Бул учурда дагы 1 саны үч жолу кездешет. Бирок ал мода эмес, анткени 2 саны төрт жолу кездешет, демек, мод 2.
c) Сандар тобунун үч моду бар, алар: 7; 6; 3 сандары, ар бири экиден кездешет.
d) Бул учурда берилген сандар тобунун ар бир элементи мод болот, анткени алар бирден гана жолу кездешет. Демек, моддордун саны 5.

Эскертуу

Сандар тобунун элементтеринин ар бири бирден жолу кездешсе, анда анын моду жок деп дагы айтышат.

386. Сан тобунун модун тапкыла:

- a) {0; 4; 7; 3; 4; -3};
- b) {-4; 2; 2; 6; 1; 1; 1};
- c) {-2; -6; 4; 1,1; 4; -6};
- d) {-12; 8; 0; -8; 2}.

 **387.** Сан тобунун модун тапкыла:

- a) {5; -2; 17; 3; 17; -1};
- b) {1; 9; -1; -6; 1; 9; -1; 7};
- c) {7; 5; 5; -3; 7; 5};
- d) {-3; 4; -6; 0; -8; 9}.

14.15. Мода жана медиан

Маселе

Суроолордун жоопторун таал, аларды мисалдар менен негиздегиле.

- a) Беш сандан турган сандар тобу: бир, эки, үч, төрт, беш модко ээ боло алабы?
- b) Беш сандан турган сандар тобу: бир, эки, үч, төрт, беш медианга ээ боло алабы?
- c) Медиан моддон ар дайым чоң болот деген түшүнүк туурабы?

Чыгарылышы

- a) Бир, эки жана беш модго ээ болушу мүмкүн.

Анын мисалдары: {1; 1; 4; 1; -6}, {1; 1; 4; 1; 4}, {1; 11; 4; -1; -6}. Үч жана беш мод болушу мүмкүн эмес. Үч мод болуш үчүн үч элемент топто жок дегенде экиден болушу керек, анда ал 6 элементтен кем болбош керек.

- b) Ар бир сандык топтун бир гана медианы болот.
- c) Медиан моддон чоң, андан кичине же ага барабар болушу мүмкүн.
Ага мисалдар: {1; 4; 4}, {1; 1; 4}, {1; 1; 4; 1; -6}.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

388. Суроолордун жоопторун таал, аларды мисалдар менен негиздегиле.

- a) Алты сандан турган сандар тобу: бир, эки, үч, төрт, беш, алты модго ээ боло алабы?
- b) Медиан ортоломого ар дайым барабар деген түшүнүк туурабы?



389. Суроолордун жоопторун таал, аларды мисалдар менен негиздегиле.

- a) Төрт сандан турган сандар тобу: бир, эки, үч, төрт модго ээ боло алабы?
- b) Мода ортоломодон сөзсүз чоң болот деген түшүнүк туурабы?

14.16. Орто маанилерди эсептөө

Маселе

Сегиз айдагы дүкөндүн кирешеси жана чыгашасы төмөндөгү таблицада берилди (млн сом менен):

Айлар	1	2	3	4	5	6	7	8
Киреше	6,7	9,2	11,2	8,6	10	9,2	10,1	8
Чыгаша	5,1	6,8	9,4	9,1	7,8	9,4	7,5	6,8

Мындағы:

- a) кирешенин;
- b) чыгашанын;
- c) пайданын (киреше – чыгаша) ортоломосун, медианын жана модун эсептегиле.

Чыгарылышы

а) Бизге белгилүү, медианды жана модду табуу үчүн кирешенин маанилерин (өсүү же кемүү тартибинде) иреттеп түзүп алуу зарыл.

Анда:

Иреттелген киреше	6,7	8	8,6	9,2	9,2	10	10,1	11,2
-------------------	-----	---	-----	-----	-----	----	------	------

Мындағы элементтердин саны жуп болгондуктан, медиандын мааниси төртүнчү менен бешинчи орунда турган сандардын ортоломосуна барабар:

$$\frac{9,2 + 9,2}{2} = 9,2.$$

Ал эми таблицадан мода 9,2 экендиги көрүнүп турат. Ал бул учурда медиан менен бирдей экен. Ортоломо болсо:

$$\mu = \frac{6,7 + 8 + 8,6 + 9,2 + 9,2 + 10 + 10,1 + 11,2}{8} = 9,125.$$

б) Чыгашанын иреттелген таблицасын түзөлу:

Иреттелген чыгаша	5,1	6,8	6,8	7,5	7,8	9,1	9,4	9,4
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Мында медиан: $\frac{7,5 + 7,8}{2} = 7,65$.

Бул иреттелген чыгашанын таблицасынан эки мода бар экендиги көрүнүп турат. Алар: 6,8 жана 9,4.

Ал эми ортоломо болсо:

$$\mu = \frac{5,1 + 6,8 + 6,8 + 7,5 + 7,8 + 9,1 + 9,4 + 9,4}{8} = 7,7375.$$

с) Аныктама боюнча: пайда киреше менен чыгашанын айырмасы болгондуктан, берилген таблицага пайданы кошолу:

Айлар	1	2	3	4	5	6	7	8
Киреше	6,7	9,2	11,2	8,6	10	9,2	10,1	8
Чыгаша	5,1	6,8	9,4	9,1	7,8	9,4	7,5	6,8
Пайда	1,6	2,4	1,8	-0,5	2,2	-0,2	2,6	1,2

Мындан ары жогорудагы жол менен кетели, б.а. пайданын иреттелген таблицасын түзөлу, ал:

Иреттелген чыгаша	-0,5	-0,2	1,2	1,6	1,8	2,2	2,4	2,6
----------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Анда, медиан: $\frac{1,6 + 1,8}{2} = 1,7$.

Андағы элементтер кайталанбагандықтан алардын ар бири мод болот.

Ал эми ортоломо болсо:

$$\mu = \frac{-0,5 + (-0,2) + 1,2 + 1,6 + 1,8 + 2,2 + 2,4 + 2,6}{8} = 1,3875.$$

Бул сан 9,125 жана 7,7375 сандарынын айырмасы экенин байкоого болот, ал киреше менен чыгашанын ортоломолорунун айырмасына барабар. Бул кокустукту же андай эмеспи? Ал эми мода менен медиан үчүн мындаид учур болушу туурабы?

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

- 390.** Элементтери үй-бүлө мүчөлөрүнөрдүн жаш курагын туюнта турган сандар тобунун модун, медианын жана ортоломосун эсептегиле.
- 391.** Өзүңөрдүн жети досуңардын боюнун узундугун аныктағыла жана андан алынган сандар тобунун модун, медианын жана ортоломосун эсептегиле.
- 392.** Аталган параграфта каралған маселелерге оқшоштуруп, әки маселе түзгүлө.



$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$
$$2x + 3y$$



1. Барселона менен Уругвайдын курама командасынын белгилүү футболисти Луис Суарес Испан чемпионатынын катар беш оюнунда катары менен 4; 4; 2; 1; 2 гол киргизген. Бул сандардын ортоломосун тапкыла.

2. Тактада беттеринин саны: 234; 304; 215; 511; 192; 347 болгон 6 китеп тизилген. Бул сандардын ортоломосун тапкыла.

3. Берилген сандардын ортоломосун тапкыла:

a) $-73; 291; 626; -20; 312;$

b) $9813093; 9813068; -9813102; 9813051;$

c) $70\frac{1}{2}; -69\frac{5}{8};$

d) $1728327; -1728315; 754791; 14900; -754799; -14922;$

e) $-4; -6; -8; -10; -12; -14; -16;$

f) $511\frac{2}{3}; 102\frac{3}{5}; -610\frac{1}{4}.$

4. 6^Г-класста 15 кыз жана 12 бала окуйт. Кыздардын орто бою 122 см, балдардыкы – 119 см. 6^Г-класстын окуучуларынын баарынын боюнун жалпы узундугу канча?

5. Киса Воробьянинов Остап Бендерге стулдарды сатып алууда 320 рубль көрткөнүн айтты. Стулдардын орто баасы 25 рубль болгонун Остап уккандан кийин, ал Кисага эмне үчүн ачууланганын түшүндүргүлө.

6. Ар бир рейсте орто эсеп менен 2,6 тонна жүк жүктөгөн самосвал үч рейс жасаган. Эгерде ал бириңчисинде 3,15 т, экинчисинде 2,43 т жүк ташыса, үчүнчү жолу канча жүк ташыган?

7. Мелистин 11 өгүзү жана 4 кунажыны бар. Кунажындын салмагы өгүздүкүнөн 12 кг жөнел. Мелистин малдарынын орто салмагы 142 кг болсо, анда өгүздүн жана кунажындын салмагы канча?

8. Беш баскетбол оюнчуларынын орточо бою 181 см. Бою 190 см болгон Арстандын ордуна Сулайман оюнга киргендө, беш оюнчунун орточо бою 177 см болуп калды. Сулаймандын бою канча?

9. Волейбол командасынын оюнчуларынын орточо бою 172 см. Айнуранын ордуна, бою 188 см болгон Наталья оюнга киргендө, команданын алты оюнчусун орточо бою 175 см болуп калды. Айнуранын бою канча?

10. Китеңканада математика боюнча 8 китеп жана тарых боюнча 6 китеп бар. Математика китеби – 320 беттен, ал эми тарых 443 беттен турса, бул

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

китеңтердин беттеринин ортоломосун тапкыла. Эгерде окуучулар китеңканадан 3 математиканы жана 1 тарых китебин алып кетишсе, анда жооп кандай езгөрөт?

11. «Чайка» хоккей командасында үч талаа оюнчулардын «бештиги» жана эки дарбазачы бар. Бириңчи «бештиктин» орто салмагы 71 кг, экинчиники – 78,4 кг, үчүнчүнүкү – 72,8 кг. Бириңчи дарбазачынын салмагы 86 кг, экинчиники – 74 кг. «Чайка» хоккей командасынын оюнчуларынын орточо салмагы канча?

12. Фермерлер чарбасы 9 аяңта буудай айдал, андагы 1чи аяңтан 21 центнер буудай алган. Ал эми калған аяңтардын түшүмү: 24; 18; 28; 18; 24,4; 21; 21; 19 центнер болгонун эске алыш, жалпы түшүмдүн ортоломосун, медианын жана модун тапкыла.

13. 2017-жылда бир дүкөндүн кирешесинин жана чыгашасынын маанилери төмөндөгүдөй болгон (млн сом менен):

Айлар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Киреше	7	9	12	6	10	9	11	8	12	9	12	15
Чыгаша	5	6,8	9	4,1	7	6,6	7,5	6	8	7	8,5	13

Анда:

а) кирешенин; в) чыгашанын; с) пайданын (киреше – чыгаша) ортоломосун, медианын жана модун тапкыла.

14. Алынган кирешеге карата дүкөндүн зәсі кызматкерлерине сыйлық берүүнү чеккендөн кийин, кийинки айлардагы дүкөндөгү көрсөткүчтөр (2016-жыл) төмөндөгүдөй болгон (млн сом менен):

Айлар	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Киреше	13	14	16	11	13	15	15	14	16	12	17	20
Чыгаша	11	12,6	13,8	9,1	11,7	13,6	12,5	13,6	14,8	11,7	16,5	19

Бул учурдагы 2017-жылдын:

а) кирешенин; в) чыгашанын; с) пайданын (киреше – чыгаша) орточо арифметикалык мааницисин, медианасын жана модасын тапкыла.

15. 13- жана 14-мисалдардагы көрсөткүчтөрдү салыштыргыла. Мынданай айрымчылыкка кандай себептер таасир эткен?

16. 5 окуучунун калтырган сабактарына талдоо жүргүзүү менен төмөндөгүдөй маалымат алынды: Аида – 5, Айжан – 14, Назгүл – 8, Канайым – 11 сабак

калтырган. Эгерде булар калтырган сабактардын ортоломосу 8 болсо, анда Мээрим канча сабак калтырган?

17. 7 студенттин салмактары төмөндөгүдөй болгон: Исмаил – 75 кг, Айша – 52 кг, Хусейн – 68 кг, Жусуп – 78 кг, Фатих – 65 кг, Сезен – 80 кг. Эгерде Сейфуллахтын салмагы калгандарынын салмактарынын медианына барабар болсо, анын салмагы канча?

18. «Канча чыны чай ичтиңер?» – деген суроого сыйлуу адамдар: Исмаил – 5 чыны, Айша – 4, Хусейн – 6, Жусуп – 8, Пынар – 6, Фатих – 6, Сердар – 7 чыны дешти. Айхан болсо ал ичкен чайдын чыныларынын саны тигилердинин модуна барабар болот деди. Айхан канча чыны чай ичкен?

19. «Канча чыны чай ичтиңер?» – деген суроого сыйлуу адамдар: Иса – 5, Сейил – 4, Хамид – 6, Турусбек – 8, Алтынай – 6, Камал – 10, Асылбек – 7 чыны дешти. Анвардыкы – x. Анвар ичкен чайдын чыныларынын саны тигилердинин модуна барабар болсо, анда ал канча чыны чай ичкен? Анын жообу бир маанилүүбү? Эгерде мода жалгыз болсо, анда мурдагы жооп канчага барабар?

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = \frac{a+b}{2} \\ & Z = \frac{a-b}{2} \end{aligned}$$

§ 15. Маалыматтарды уюштуруу

15.1. Жыштык таблицасы

Эгерде сипер маалыматтарды жыйнасанар, анда аларды уюштуруу керек болот. Уюштуруунун бир ыкмасы бул жыштык таблицасы болот.

Маселе

5-класстагы тесттин натыйжалары үчүн жыштык таблицасын түзгүлө: 30, 40, 20, 30, 10, 40, 50, 20, 10, 40, 50, 30.

Чыгарылышы

Жыштык бул канча адам белгилүү натыйжа алганын көрсөтөт. Мисалы, 2 адам 10 баллдан алышты. Бардык натыйжаны таблицага жазалы.

Тесттин натыйжалары	Жыштык
10	2
20	2
30	3
40	3
50	2

393. Максим өзүнүн классаштарынын бут кийиминин өлчөмдерүүн жазды: 20, 18, 22, 19, 20, 18, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 16, 15, 16, 17

- a) Бут кийимдин өлчөмдерүүн жыштык таблицасын түзгүлө.
- b) Канча окуучунун бут кийиминин өлчөмү 20дан кичине?
- c) Канча окуучунун бут кийиминин өлчөмү 18ден чоң?

 394. Малика өзүнүн достору жакшы көргөн түстөрдү жазды: көк, кызыл, жашыл, сары, кызыл, көк, сары, кызыл, көк, көк, кызыл, сары, жашыл, жашыл.

Түстөрдүн жыштык таблицасын түзгүлө.

15.2. Топтордун жыштык таблицасы

Маселе

Класста 16 окуучунун салмагын ченешти: 33, 45, 38, 53, 47, 56, 67, 64, 35, 71, 67, 65, 72, 71, 43, 42. $30 - , 40 - , \dots$ топторуна бөлүп, топтордун жыштык таблицасын түзгүлө.

Чыгарылышы

Топ	Жыштык
30–39	3
40–49	4
50–59	2
60–69	4
70–79	3

395. Мугалим 18 окуучунун бойлорунун узундугун ченеди: 102, 112, 145, 133, 122, 118, 123, 137, 147, 156, 103, 114, 121, 109, 122, 143, 139, 161.

Маалыматтарды $100 - , 110 - , \dots$ топторуна бөлүп, топтордун жыштык табилицасын түзгүлө.

 396. Мугалим окуучулар математика боюнча берилген маселени чыгарган убакытты ченеди. Убакыт мүнөт менен көргөзүлгөн. 8, 12, 23, 34, 4, 17, 43, 15, 9, 27, 21, 13, 45, 51, 61, 14

Топторго ылайыкташтырып бөлүп, жыштык табилицасын түзгүлө.

15.3. Гистограммалар

Маалыматтарды ар түрдүү чагылдырышат. Ошондуктан маалыматтарды ете ачык жана эффективдүү чагылдырган ыкманы тандоо маанилүү.

Маселе

Жыштык табилицасы класстагы 20 окуучунун бут кийимдеринин өлчөмдөрүн көргөзөт.

Бут кийимдин өлчөмү	Жыштыгы
20	1
20,5	2
21	3
21,5	6
22	5
22,5	2
23	1

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$


$$14x = -42$$

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

$$=$$

Чыгарылышы

Таблицаны гистограмма түрүндө көрсөтөлу.



Гистограммалар белгиленген касиеттерге ээ:

- мамычалардын ар биринин туурасы бирдей болот, ал эми анын бийиктиги жыштыкты көрсөтөт;
- мамычалар бири-бири менен байланышат;
- маанилер ар бир мамычанын ортосуна жазылат.

397. Төмөндө 20 пакеттин ар бириндеги момпосуйлардын саны көргөзүлгөн.

22	23	23	24	22	25	23	22	25	24
24	25	24	22	23	24	25	24	23	24

- a) Маалыматтарды жыштык таблица түрүндө көргөзгүлө;
b) Маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө.

398. Оз классындағы бардық окуучулардын бут кийимдеринин өлчөмдөрүн жазыла.

- a) Маалыматтарды жыштык таблица түрүндө көргөзгүлө;
b) Маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө;
c) Силер бул натыйжалардан кандай жыйынтық чыгарасыңар?

15.4. Гистограмманы түзүү

Маселе

Окуучулар гүлдөрдүн бийиктистерин ченешти жана таблицага жазысты. Маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө.


Бийиктик (см)	5–7	8–10	11–13	14–16	17–19
Жыштық	4	5	10	6	2

Чыгарылышы

Ар бир топ бул «класс» же «интервал».

Эгерде бийиктиги 7,6 болгон гүл колго тиисе, анда аны (8–10) тобуна жазабыз, бул толко бийиктиги 5тен чоң же барабар жана 8ден кичине болгон бардык гүлдөр кирет.

Гистограмманы тарталы:



399. Таблицада окуучулардың мектепке барғанга кеткен убактысы көргөзүлгөн.

Убакыт мүнөт менен	Жылтырған мөндердегі мөндөн көбінесе жылтырылған
10–19	4
20–29	5
30–39	9
40–49	3
50–59	2

Маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө.

400. Мугалим ар бир окуучунун боюн ченеди жана таблицага жазды.

Бою (см)	Жылтырған мөндердегі мөндөн көбінесе жылтырылған
120–124	2
125–129	4
130–134	8
135–139	5
140–144	3
145–149	2

- a) Маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө;
b) Бою төмөнкү окуучуларды сипер кайсы топко жазасынار?

15.5. Полигондор

Жылтырған таблицалар полигондор түрүндө да көргөзүлөт. Полигонду сүрөттөш үчүн биз ар бир интервалдын ортосун – **ортодогу чекитти** көрсөтөбүз.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Маселе

Таблица окуучулардын маселе чыгарганга кеткен убактысын көрсөтөт.

Убакыт (мүнөт менен)	Жыштық
$0 \leq B < 10$	6
$10 \leq B < 20$	8
$20 \leq B < 30$	3
$30 \leq B < 40$	2


Полигонду сүрөттөгүлө.

Чыгарылышы

Адегенде ортодогу чекиттерди көрсөтөбүз.

Убакыт (мүнөт менен)	Жыштық	Ортодогу чекит
$0 \leq B < 10$	6	5
$10 \leq B < 20$	8	15
$20 \leq B < 30$	3	25
$30 \leq B < 40$	2	35

Андан соң, ортодогу чекиттерди туташтырып полигонду сүрөттөйбүз:



401. Даниель өзүнүн бакчасындагы өсүмдүктөрдүн бийиктикерин жазды.

Бийиктик (см)	Жыштық	Ортодогу чекит
$10 \leq B < 20$	3	
$20 \leq B < 30$	5	
$30 \leq B < 40$	9	
$40 \leq B < 50$	4	

- a) Таблицаны толуктагыла.
- b) Маалыматтарды полигон түрүндө көргөзгүлө.



402. Таблицада 9-класстын окуучуларынын салмагы көргөзүлгөн.

Салмак (кг)	Жыштык	Ортодогу чекит
$40 \leq B < 50$	8	
$50 \leq B < 60$	10	
$60 \leq B < 70$	6	
$70 \leq B < 80$	2	

- a) Таблицаны толуктагыла.
- b) Маалыматтарды полигон түрүндө көргөзүлө.
- c) Бул класста бардыгы канча окуучу бар?
- d) Бул класста салмагы 60 кгдан төмөндөрдүн үлүшү канча?

15.6. Төгерек диаграммалар

Төгерек диаграммалар – бул маалыматтарды көрсөтүүнүн дагы бир жолу. Силер бул диаграммаларды бүтүндүн үлүштөрүн көрсөткүңөр келгенде колдонсоңор болот.

Маселе

Мектептин 200 окуучусу мектепке төмөндөгүдөй жол менен келишет: 60 окуучу автобус менен, 40 окуучу маршрутка менен 70 окуучу жөө 30 окуучу машина менен.

Буларды төгерек диаграмма түрүндө көрсөтүлө.

Чыгарылышы

Автобус менен келгендердин үлүшү:

$$\frac{60}{200} = \frac{30}{100} = 30\%.$$



403. Калган бөлүктөрдү эсептеп диаграмма түзөбүз.

Малика 10 000 сом иштеп тапты. Ал бул акчаларды төмөнкүдөй коротту: кроссовкага – 3000; кафеге – 1000; кыска шымга – 200; банктагы сактык кассага – 3500; кинотеатрга – 500.

Буларды төгерек диаграмма түрүндө көргөзгүлө.



404. Классстагы 32 окуучу жакшы көргөн сабактарына добуш беришти: физика – 4, математика – 12, английский – 6, испанский – 6, химия – 4.

- a) Төгерек диаграмманы түзгүле.
- b) Окуучулардын канча проценти математиканы тандаган?



405. Көпчүлүкту кызыктырган тема тандап (жактырган футбол командасы, мектепке жетүүгө сарталган убакыт, ...), классыңарда сурамжылоо жургүзгүлө. Маалыматтарды жыштык таблица түрүндө көргөзгүлө.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$



1. Адам оюн сөөкчөнү ыргытты да натыйжаларды жазды:

1, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 3, 6

4, 6, 5, 6, 4, 6, 2, 3, 1, 4

Натыйжаларды жыштык таблица түрүндө жазыла.

2. 18 оюнда баскетбол командасынын киргизген голдору көрсөтүлгөн.

41, 52, 33, 45, 67, 53, 49, 21, 57

39, 61, 43, 46, 24, 36, 54, 41, 38

Топторго ылайыкташтырып бөлүп, топтордун жыштык таблицасын түзгүлө.


3. 82 окуучунун тесттеринин натыйжалары таблицада берилди.

0–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90–99
8	10	14	18	15	5	6	4	2

a) Интервалдары 20 балл болгон башка таблица чийгиле.

b) Андан соң, маалыматтарды гистограмма түрүндө көргөзгүлө.

4. Гистограмма 7-класстын окуучуларынын салмагын көргөзөт.



a) 60–69 тобунда канча окуучу бар?

b) Бул гистограмманы колдонуп жыштык таблицасын түзгүлө.

c) Окуучунун кандай салмагы минималдуу болушу мүмкүн?

d) Окуучунун кандай салмагы максималдуу болушу мүмкүн?

5. Студенттердин үй тапшырмаларга кетирген убактылары таблицада көргөзүлгөн.

Убакыт (мунөт)	Жыштык	Ортодогу чекит
10–19	2	
20–29	4	
30–39	10	
40–49	3	

a) Таблицаны толуктагыла.

b) Маалыматтарды полигон түрүндө көргөзгүлө.

6. Мектептин бюджети төмөнкүдөй сарпталат:

55% – мугалимдерге маяна; 15% – класстарды ремонттоо; 10% – китечтерди сатып алуу; 10% – компьютер сатып алуу; 5% – спорт залды жаңылоо; 5% – оюнчук сатып алуу.

a) Маалыматтарды төгерек диаграмма түрүндө көргөзгүлө.

b) Эгерде мектеп спорт залды жаңылоого 2000 сом сарптаса, анда бюджет бардыгы канча болгон?



7. Мектептин бюджетинин төгерек диаграммасы берилди (26-сүр. кара).

a) Эгерде ремонтко 3000 сом сарптаса, анда бюджет бардыгы канча болгон?
b) Ап бир секторго канча сарпталганын эсептегиле.

8. Диаграмма «Шоронун» ар башка түрлөрүнүн сатылыш көлөмүн көргөзөт. (27-сүр. кара).

a) «Бозо шоро» бардык сатылыштын канча бөлүгүн түзөт?

b) Эгерде «Жарма шоронун» сатылыш көлөмү бардык сатылгандардын $\frac{34}{200}$ ин түзсө, анда $x\%$ жана $y\%$ канчага барабар экенин эсептегиле.




$$\begin{aligned} VI + IV &= X \\ P = 2(a+b) & \quad 14x = -42 \\ S = ab^2 & \end{aligned}$$

§ 16. Айланы. Тегерек. Сектор

16.1. Айлананын узундугу. Тегеректин аяны

Тегерек деген эмне? – деп сурасам, менин таанышым ачууланды. Ушундай да кызык суроо болобу? – Тегерек деген тегерек. Муну элдин баары билет, – деп жооп берди.

Бирок илимде баары билет деген сөз жетиштүү эмес. Илиний аныктама керек.



28-сүрөт

Борбор деп аталган кандайдыр бир чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан тегиздиктүн чекиттеринин көптүгү **айланы** деп аталат.

Айлананын чекитин анын борбору менен бириктirген кесинди **радиус** деп аталат.

Айлананын эки чекитин, анын борбору аркылуу өтүп, бириктirген кесинди **диаметр** деп аталат.

Айланы менен чектелген тегиздиктүн бөлүгү **тегерек** деп аталат.

Бир түз сызыкта жаткан эки радиус диаметр болорун түшүнүү кыйын эмес. Ошондуктан, r – радиустун узундугу, D – диаметрдин узундугу болсо, анда $D = 2r$.

Байыркы математик көптөгөн маселелерди чыгарышкан, геометриялык объекттердин ар түрдүү касиеттерин аныкташкан. Бирок, бир нече маселе чыгарылган эмес. Алардын бири – аяны берилген квадраттықына барабар тегеректи чийүү. Кеп жалкоолукта же «акыл жетпестикте» эмес. Бул маселени чыгарыш мүмкүн эмес. Себеби, тегеректин аянынын жагы радиуска барабар квадраттын аянына болгон катыш эч кандай бутун сандардын катышы болбойт.

Бул катыш айлананын узундугунун анын диаметрине болгон катышына барабар экен. Аны математиктер грек тамгасы π (пи деп окулат) менен белгилейли деген чечимге келишкен.

Практикада анын болжол мааниси 3,14 колдонулат. Тагыраак маани керек болсо, анда $\pi \approx 3,1415926535897932$. Бул маани да так эмес экенин белгилей кетүү керек — пи санынын так маанисин жазыш үчүн чексиз сан цифра керек.

Маселе

- 1) Диаметри 4 см болгон айлананын узундугун тапкыла.
- 2) Узундугу 9,42 см болгон айлананын радиусун тапкыла.
- 3) Радиусу 2,5 м тегеректин аятын тапкыла.

Чыгарылышы

1) Айлананын узундугун C деп белгилейли. Анда, жогоруда айтылган, формула тилинде:

$$C = \pi D,$$

демек, так жооп $C = 4\pi$. Жоопту сан түрүндө жазыш үчүн π санынын болжолдуу маанисин колдонуш керек.

Эгер $\pi = 3,14$ деп алсак, анда $4 \cdot 3,14 = 12,56$ см.

- 2) Тапшырманы аткарыш үчүн

$$C = 2\pi r,$$

формуласын колдонообуз. Мындан, $r = \frac{C}{2\pi}$.

Ошондуктан, $r = \frac{9,42}{2\pi} = \frac{4,71}{\pi}$.

π санын 3,14 деп алып, $r = \frac{4,71}{\pi} = 1,5$ деп табабыз.

- 3) Тегеректин аятын S деп белгилейли.

Анда, жогоруда айтылганды дагы бир жолу колдонуп, $S = \pi r^2$ формуласына келебиз.

Анда, $S = \pi r^2 = \pi(2,5)^2 = 6,25\pi$.

Демек, аянттын жакындаатылган мааниси $S = 6,25\pi = 6,25 \cdot 3,14 = 19,625$ м².

406. Диаметри 3,5 см болгон айлананын узундугун тапкыла.

407. Узундугу 13,816 см болгон айлананын радиусун тапкыла.

408. Радиусу 4,25 м тегеректин аятын тапкыла

 **409.** Диаметри 6,1 см болгон айлананын узундугун тапкыла.

 **410.** Узундугу 15,7 см болгон айлананын радиусун тапкыла.

 **411.** Радиусу 4 м тегеректин аятын тапкыла.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b) \quad 14x = -42$$

16.2. Айлананың узундугу. Төгеректин аяны. Колдонмопор

Маселе

Жер шарынын экваторунун узундугун тапкыла.

Чыгарылышы

Маалыматтардан баштайлы.

Экватор деп Жер сферасын түндүк жана түштүк жарым сферага бөлгөн айланада аталат.

Жер радиусу 6378 км.


Ошондуктан экватордун узундугу:

$$C \approx 2\pi \cdot 6378 \approx 2 \cdot 3,14 \cdot 6378 \approx 40054 \text{ км.}$$

412. Дөңгөлөк 3768 м аралыкта 1600 жолу айланды. Анын диаметрин тапкыла.

413. Канайым менен Сыргак диаметри 30 см болгон төгерек дарбыз сатып алысты. Аны экиге бөлүп жарымын жеп, әкинчисин муздаткычка коюшту. Дарбыздын кесилген жерин жапкан плёнканын аятын тапкыла.

16.3. Төгеректин сектору



Эки радиус менен чектелген төгеректин бөлүгү **төгеректин сектору** деп аталат.

Эки радиус бири-бирине перпендикулярдуу болсо, алар төгеректи экиге бөлөт: биринчиси төгеректин төрттөн бири, әкинчиси төгеректин төрттөн үчү.

Демек, 90° бурчту түзгөн эки радиус менен чектелген сектордун аяны $\frac{1}{4} \cdot \pi r^2$ болот.

Бул секторду экиге бөлүп, 45° бурчту түзгөн эки радиус менен чектелген сектордун аяны $\frac{1}{8} \cdot \pi r^2$ экендигин билебиз. Аяңтарды чагылдырган формулаарда $\frac{1}{12} \cdot \pi r^2$... экендигин билип, төмөнкү формуланы алабыз: $\frac{1}{4} = \frac{90^\circ}{360^\circ}$; $\frac{1}{8} = \frac{45^\circ}{360^\circ} \cdot \frac{1}{12} = \frac{30^\circ}{360^\circ} \dots$

$$t = 8 : v$$

$$1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = \pi r^2$$

θ° бурчун түзгөн эки радиус менен чектелген сектордун аяты

$$\frac{\Theta}{360} \cdot \pi r^2.$$

θ° бурчу **борбордук бурч** деп аталаат.

Эки радиус менен чектелген айлананын бөлүгү айлананын **жаасы** деп аталаат.

Тегеректин секторуна тиешелүү ой жүгүртүүнүн негизинде θ° бурчун түзгөн эки радиус менен чектелген айлананын жаасынын узундугу $\frac{\Theta}{360} \cdot 2\pi r$ экенине ынанабыз.

Маселе

1) 120° борбордук бурчка дал келген жаасынын узундугу 31,4 м болгон айлананын радиусун тапкыла.

2) Радиусу 2 м болгон, 20° борбордук бурчка дал келген тегеректин секторунун аятын тапкыла.

Чыгарылышы

1) Жаанын узундугу L болсо, $L = \frac{\Theta}{360} \cdot 2\pi r$ формуласынан $31,4 = \frac{120}{360} \cdot 2\pi r$. Ошондуктан $31,4 = \frac{2}{3} \cdot \pi r$.

$r = \frac{47,1}{\pi} \cdot \frac{1}{3} = 3,14$ деп алсак, айлананын радиусунун жакындағылган мааниси

$$\frac{47,1}{3,14} = 15 \text{ м.}$$

2) Тапшырманы аткарыш үчүн $S_s = \frac{\Theta}{360} \cdot \pi r^2$, формуласын колдонобуз. Мындан, $S_s = \frac{20}{360} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{2}{9} \pi$.

Демек, аянын жакындағылган мааниси $\pi = 3,14$: $S_s \approx \frac{2}{9} \cdot 3,14 \approx 0,7 \text{ м.}$

414. 1) 40° борбордук бурчка дал келген жаасынын узундугун тапкыла. Айлананын диаметри 5 см ($\pi \approx 3,14$).

415. 2) Радиусу 8 м болгон, 75° борбордук бурчка дал келген тегеректин секторунун аятын тапкыла ($\pi \approx 3,14$).

 **416.** 1) 15° борбордук бурчка дал келген жаасынын узундугун тапкыла. Айлананын радиусу 8 мм. ($\pi \approx 3,14$).

 **417.** 2) Радиусу 10 м болгон, 81° борбордук бурчка дал келген тегеректин секторунун аятын тапкыла. ($\pi \approx 3,14$).

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$



1. Диаметри 9,1 см болгон айлананын узундугун тапкыла.
2. Узундугу 14,13 см болгон айлананын радиусун тапкыла.
3. Радиусу 7 м тегеректин аянын тапкыла.
4. Диаметри 75 см болгон дөңгөлөк 200 жолу айланды. Өтүлгөн жолдун узундугун тапкыла ($\pi \approx 3,14$).
5. 60° борбордук бурчка дал келген айлананын жаасынын узундугун тапкыла. Айлананын диаметри 6 см. ($\pi \approx 3,14$).
6. Радиусу 8 м болгон, 75° борбордук бурчка дал келген тегеректин секторунун аянын тапкыла. ($\pi \approx 3,14$).

Өз алдынча иштөөгө багытталган материалдар

A1. Сыйкырдуу таблица

1.1. Ондук бөлчөктөр түзгөн таблица

Жайкы каникулдан келишken 6-класстын окуучулары эс алууну өз ара кызуу талкуулап жатышты. «Эгемендүүлүк күнүнө карата мен сыйкырдуу таблица түздүм», – деди Айгул. «О, кандай кызык! Көрсөтсөң!» – дешип шаштыра баштады курбулары. Ал бир баракка жазылган төмөнкү таблицаны алып чыкты.

10,55	12,36	12,66
11,47	13,28	13,58
5,14	6,95	7,25

Тилек таблицадан 11,47 санын тандап алып, «сим-салабим» деген сыйкырдуу сөздү айтканда, тандалган сандар менен бир мамычада жана бир жолчодо турган сандар таблицадан жоголуп кетти.

	12,36	12,66
11,47		
	6,95	7,25

Кийинки 12,66 санын Туар тандады. «Ахалай-махалай» деген сыйкырдуу сөздөн кийин, ал сан менен бир мамычада жана бир жолчодо турган сандар жоголду.

		12,66
11,47		
	6,95	

Балдар калган сандарды кошкондо $11,47 + 6,95 + 12,66 = 31,08$ – эгемен күнү пайда болду.

«Биздин өлкөнүн башкы майрам күнүн туюнтурган даңктуу күн 31,08 менен мен дагы таблица түздүм», – деп Мурат төмөнкү таблицаны көрсөттү.

1,06	14,06	19,55
-5,27	7,73	13,22
3,8	16,8	22,29

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

«Бул майрам жакында эле болду, ошондуктан менин таблицам дагы ушул эле санга байланыштуу», – деп сөзгө арапашкан Ормон өзүнүн төмөнкү таблицасын көрсөттү.

8,84	26,21	39,22	13,04
0,93	18,3	31,31	5,13
4,85	22,22	35,23	9,05
-35,49	-18,12	-5,11	-31,29

418. Сыйкырдуу таблицадан Ирина өзүнүн туулган күнүн качан майрамдаарын билгиле.

9,27	11,35	7,84
8,77	10,85	7,34
10,4	12,48	8,97

419. Ар бир жолу биринчи мамычада турган сандан баштап, Ормондун таблицасы сыйкырдуу экендигин үч жолу сынап далилдегиле.

 **420.** Бул сыйкырдуу таблицадан Ольга өзүнүн туулган күнүн качан майрамдаарын билгиле.

3,61	5,93	6,89
2,33	4,65	5,61
-2,48	-0,16	0,8

 **421.** Ар бир жолу биринчи жолчодо турган сандан баштап, Мураттын таблицасы сыйкырдуу экендигин үч жолу сынап далилдегиле.

1.2. Сандарды жайгаштыруу принциби

«Мен мындай таблицаларды каалагандай санда түзө алам», – деди Акылай. «Койсоңчу!» – дешип балдар ага ишенбэди. «Анткени мен мындай сыйкырдуу таблицалар кандай түзүлөрүн түшүндүм, аны сипер деле түшүнөсүңөр деп ойлойм», – деп сөзүн улады Акылай. Анан ал төмөнкү сыйкырдуу таблицаларга жакшылап көңүл бурууга чакырды.



422. Балдарга кошулуп, төмөнкү таблицалардагы сандардын иретин байкагыла.

3	6
4	7

14	16
21	23

32	58
16	42

-5	1
12	18

12	14	15
11	13	14
19	21	22

3	13	4
8	18	9
6	16	7

10,5	11,5	10,4
8	9	7,9
13	14	12,9

21	15	25
-3	-9	1
12	6	16

Бир нече убакыттан кийин Максат: «Мен буга түшүндүм», – деди. «Мен дагы», – деп ага Салтанат кошулду. Силер дагы түшүндүнөр го.

423. Таблицалар сыйкырдуу экендигин далилдегиле.

15	20	30
9	14	24
6	11	21

5	7	12
3	5	10
10	12	17

424. 1- жана 2-таблицаларда силер байкаган сандардын ирети орун алабы?



425. Сандардын иретин туура аныктаганыңарга ынануу үчүн жетишпеген сандарды кийинки таблицаларга жазгыла, анан «сыйкырдуу» таблицанын пайда болгонуна ынангыла.

8		5
11	16	8
12		

		12
		10
10	12	15

18	23	
1	6	8
21		

-5		
4		
11	2	5

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

1.3. Сыйкырдуу таблицианын сыры

Эми биз сыйкырдуу таблицианын сырын ачууга даярбыз: сыйкырдуу дуба айтуу менен, ар бир мамыча жана жолчодон бирден сан тандап алабыз, ал эми таблициадагы ар бир сан мамыча жана жолчо «түзүүчүлөрүнүн» суммасы болот.

Түзүүчү деген эмне?

Төрт элементти камтыган жана «сыйкырдуу» сан катылган «сыйкырдуу» таблицианы алуу үчүн сыйкырдуу санды 4 кошулуучу-түзүүчүгө ажыратабыз жана алардын ар бирине бирден мамыча жана жолчо «бекитеңиз». Таблицианын торчосуна ага туура келген жолчо жана мамыча түзүүчүлөрүнүн суммасын жазабыз. Мисалга, суммасы 21ге барабар болгон сыйкырдуу таблициа төмөндөгүдөй алышы мүмкүн: 21 санын түзүүчүлөргө ажыраталы: $21 = 9 + 7 + 3 + 2$.

Эскертуу

Кошуучуларга ажыратканда биринчи үч мүчө каалагандай тандалып алынат, ал эми акыркы сыйкырдуу сан менен алдынкы алышынан үч сандын суммасынын айырмасы болуш керек.

Таблица сзып, ага түзүүчүлөрдү коюп чыгалы:

	9	7
3		
2		

Ар бир торчого туура келүүчү мамыча менен жолчо түзүүчүлөрүнүн суммасын жазалы:

	9	7
3	12	10
2	11	9

Мындан, 21 «сыйкырдуу» сандын таблициасы жаралганын көрүүгө болот.

«Сим-салабим» жана «ахалай-махалай» дубасын айткандан кийин суммасы сыйкырдуу санга барабар болгон үч сан кала турган «сыйкырдуу таблицианы» алуу үчүн ал санды 6 кошулуучу-түзүүчүгө ажыратып, алардын ар бирине бирден мамыча жана жолчо «бекитеңиз». Таблицианын ар бир торчосуна ага туура келген жолчо жана мамыча түзүүчүлөрүнүн суммасын жазабыз. Мисалга, сандардын суммасы 101ге барабар болгон сыйкырдуу таблициа төмөндөгүдөй алышы мүмкүн: 101 санын түзүүчүлөргө ажыраталы:

$$101 = 10 + 20 + 30 + 14 + 15 + 12.$$

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$2x + 3y$$

$$\frac{2}{3}x + y$$

$$3x + 2y$$

Эскертуу

Кошуучуларга ажыратканда биринчи беш мүчө каалагандай тандалып алышат, ал эми акыркы – сыйкырдуу сан менен алдыңкы алышган беш сандын суммасынын айырмасы болот.

Таблица сзып, ага түзүүчүлөрдү коюп чыгалы:

	10	20	30
14			
15			
12			

Ар бир торчого туура келүүчү мамыча менен жолчо түзүүчүлөрүнүн суммасын жазалы:

	10	20	30
14	24	34	44
15	25	35	45
12	22	32	42

Бул таблица «сыйкырдуу» экени түшүнүктүү, ал эми анын сыйкырдуулугун оной эле түшүнсөк болот.

«Сыйкырдуу» дубаны айтуу менен, биз ар дайым түзүүчүлөрдүн суммасы болгон үч санды тандап алабыз, б. а. ар бир жолу биз тандалган сандардын суммасын табуу менен, түзүүчүлөрдүн суммасын таал турабыз. Ар түрдүү үч санды тандоо менен, бири-биринен кошуулучу-түзүүчү сандардын тартиби менен гана айырмаланган сумманы жаратабыз.

Кошуулучулардын орун алмашуусунан сумма өзгөрбөй тургандыгы белгилүү болгондуктан, кошулгандан кийинки натыйжа өзгөрүүсүз калат.

Ошол эле сыйкырдуу 4×4 көлөмүндөгү таблицаны дагы түзүүгө болот. Бул учурда 5×5 көлөмүндөгү 8 түзүүчү керек болот ж. у. с.

Маселе

Сыйкырдуу таблицаны түзгүлө:

- жыйынтыгында 9,9 санын берген 3×3 көлөмүндөгү таблица;
- жыйынтыгында 9 санын берген 4×4 көлөмүндөгү таблица.

Чыгарылышы

Жогоруда айтылгандардан маселенин чыгарылыштары көп экендиги туура-луу тыянак чыгат: таблица түзүүчүлөрдөн көз каранды, ал эми түзүүчүлөр – суммасы сыйкырдуу санга барабар кошуулучулардын каалагандай сандарынын тобу.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

1) Бул таблица 6 түзүүчүдөн турат – ар бир мамычага жана жолчого бирден түзүүчү туура келет. Жогоруда белгиленгендей, биринчи 5 кошулуучуну каалагандай алууга болот, анан сыйкырдуу сан чыгыш үчүн алардын суммасына алтынчы сан кошулат. Мындай тапшырманы топтук иште аткарууда, балдарга каалаган сандарды айтуу сунушталат.

Мисалга, $2,15; -9; -1,7; 3,21; 5,5$ сандары аталсын.

Анда алтынчы түзүүчү сан x : $2,15 + (-9) + (-1,7) + 3,21 + 5,5 + x = 9,9$ теңдемесин канааттандыrsa, сыйкырдуу таблица даяр болот.

Демек, $0,16 + x = 9,9$ жана $x = 9,9 - 0,16 = 9,74$ болот. Эми таблица сыйып, түзүүчүлөрдү жайгаштырабыз:

	2,15	-9	-1,7
3,21			
5,5			
9,74			

жана ар бир торчону тиешелүү сумма менен толтурабыз:

	2,15	-9	-1,7
3,21	5,36	-5,79	1,51
5,5	7,65	-3,5	3,8
9,74	11,89	0,74	8,04

Текшерүүдөн кийин түзүлгөн таблицанын «сыйкырдуу» экенине ынанабыз. Мисалга, башкы диагональ боюнча турган сандардын суммасы:

$$5,36 + (-3,5) + 8,04 = 9,9.$$

2) Бул таблица 8 түзүүчү керек – мамыча жана жолчонун санына жараша. Биринчи 7 түзүүчүнү эркин тандайлы, алар: $21,1; -19; -1,27; 13,2; 5,15; -2; 7$; алардын суммасына 9 саны чыга турган сегизинчи у түзүүчүнү кошолу. Анда $21,1 + (-19) + (-1,27) + 13,2 + 5,15 + (-2) + 7 + u = 9$ теңдемесине ээ болобуз. Мындан $24,18 + u = 9$ жана $u = 9 - 24,18 = -15,18$ келип чыгат.

Таблица сыйып, түзүүчүлөрдү ордуларына коёбуз:

	21,1	-19	-1,27	13,2
5,15				
-2				
7				
-15,18				

жана ар бир торчону тиешелүү сумма менен толтурабыз:

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

$$b = 3$$

$$3 \times *$$

	21,1	-19	-1,27	13,2
5,15	26,25	-13,85	3,88	18,35
-2	19,1	-21	-3,27	11,2
7	28,1	-12	5,73	20,2
-15,18	5,92	-34,18	-16,45	-1,98

Экинчи диагоналда турган сандардын суммасы:

$5,92 + (-12) + (-3,27) + 18,35 = 9$, бул натыйжа биздин эсептөө туура экенин бекемдейт.

426. Сыйкырдуу таблицаны түзгүлө:

- 1) 3×3 өлчөмүндө болуп, натыйжасы; a) 77; b) 101 санын берген;
- 2) 4×4 өлчөмүндө болуп, натыйжасы; a) 57; b) 127 санын берген.

 **427.** Сыйкырдуу таблицаны түзгүлө:

- 1) 3×3 өлчөмүндө болуп, натыйжасы; a) 46; b) 210 санын берген;
- 2) 4×4 өлчөмүндө болуп, натыйжасы; a) 37; b) 300 санын берген.

 **428.** Сыйкырдуу таблицаны түзгүлө:

- 1) натыйжасы сенин апаңдын туулган күнүн берген 3×3 өлчөмүндөгү таблица;
- 2) натыйжасы сенин атаңдын туулган күнүн берген 4×4 өлчөмүндөгү таблица.

1.4. Сыйкырдуу таблицалардын мүнөздөмө касиети

Сыйкырдуу таблицалардын маңызы түшүнүктүү болгондон кийин анын мүнөздөмө касиети дагы белгилүү болду. Коңшу жолчолордо турган элементтер бири-биринен бирдей сандар менен айырмаланат. Ошондой эле касиетке ма-мычаларнын элементтери дагы ээ болот. Ар бир учур үчүн айырма туура келген түзүүчүлөрдүн айырмасына барабар болот.

Маселе

Таблицаларды жетпеген сандар менен толтуруп, жыйынтыгында сыйкырдуу таблица пайда болгонуна ынанғыла:

	3,17
-5	14

5	-3	1,2
10		1,9

5		12	
10		-9	10
3	-2		

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Чыгарылышы

1. Торчого жазыла турган санды а менен белгилейли. Анда коңшу мамычадагы сандардын айырмасы $14 - (-5) = 19$ болгондуктан, $3,17 - a = 19$ тенде-меси келип чыгат.

Анда $a = 3,17 - 19 = -15,83$ болот.

Демек, сыйкырдуу таблица:

-15,83	3,17
-5	14

Натыйжаны ар кандай жол менен текшерүүгө болот:

- сыйкырдуу санды табуу:
 $-15,83 + 14 = -1,83; -5 + 3,17 = -1,83;$
- саптар арасындагы айырманы табуу:
 $-15,83 - (-5) = -10,83; 3,17 - 14 = -10,83.$

2. Торчодо жок сандарды тамгалар менен белгилейли:

5	-3	1,2
a	b	1,9
10	c	d

2- жана 1-жолчодогу элементтердин айырмасы $1,9 - 1,2 = 0,7$ болгондуктан, $a - 5 = 0,7; b - (-3) = 0,7$ тендеремелери келип чыгат.

Демек, $a = 0,7 + 5 = 5,7; b = 0,7 - 3 = -2,3.$

Натыйжаларды таблицага толтуралы:

5	-3	1,2
5,7	-2,3	1,9
10	c	d

3- жана 2-жолчодогу элементтердин айырмасы $10 - 5,7 = 4,3$ болгондуктан, $c - (-2,3) = 4,3; d - 1,9 = 4,3.$

Тендеремелери келип чыгат. Андан: $c = 4,3 - 2,3 = 2; d = 4,3 + 1,9 = 6,2.$

5	-3	1,2
5,7	-2,3	1,9
10	2	6,2

Демек, сыйкырдуу таблица:

$$5 + (-2,3) + 6,2 = 8,9; -3 + 1,9 + 10 = 8,9.$$

3. Торчодо жок сандарды тамгалар менен белгилейли:

5	a	12	b
c	d	-9	10
10	e	f	g
3	-2	h	i

2- жана 1-жолчодогу элементтердин айырмасы

$-9 - 12 = -21$ болгондуктан, $c - 5 = -21$; $10 - b = -21$ теңдемелери келип чыгат. Андан: $c = -21 + 5 = -16$; $b = 10 + 21 = 31$.

Натыйжаларды таблицага толтуралы:

5	a	12	31
-16	d	-9	10
10	e	f	g
3	-2	h	i

2- жана 1- жолчодогу элементтердин айырмасы $10 - (-16) = 26$.

Мындан $f - (-9) = 26$; $g - 10 = 26$ теңдемелери келип чыгат.

Андан: $f = 26 - 9 = 17$; $g = 26 + 10 = 36$.

Натыйжаларды таблицага толтуруп, сыйкырдуу таблицаны алабыз:

5	a	12	31
-16	d	-9	10
10	e	17	36
3	-2	h	i

4- жана 3-жолчодогу элементтердин айырмасы $3 - 10 = -7$ болгондуктан, $-2 - e = -7$; $h - 17 = -7$; $i - 36 = -7$ теңдемелери келип чыгат.

Андан: $e = 7 - 2 = 5$; $h = -7 + 17 = 10$; $i = -7 + 36 = 29$.

Демек, таблица:

5	a	12	31
-16	d	-9	10
10	5	17	36
3	-2	10	29

Калган элементтерди табуу үчүн 2- менен 1-мамычанын элементтеринин айырмасын пайдаланалы: $-2 - 3 = -5$.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

$$\text{Андан } a - 5 = -5; \quad d - (-16) = -5;$$

$$a = -5 + 5 = 0; \quad d = -5 - 16 = -21 \text{ тендемелери келип чыгат.}$$

Натыйжаларды таблицага толтуруп, сыйкырдуу таблицаны алабыз:

5	0	12	31
-16	-21	-9	10
10	5	17	36
3	-2	10	29

Бул таблицада коңшу мамычада жана коңшу жолчодогу сандардын айырмасы бирдей. Демек, эсептөөлөр туура.

429. Таблицаларды жетпеген сандар менен толтургула жана жыйынтыктын сыйкырдуу экенине ынанғыла:

1)	8		
	3	-6	8
	12		

2)			12
	5,5		
	-10	12	15

3)	18	2,3	
	1		8
	-2		

4)	-5		
		3	
	1,1	2	5

 **430.** Таблицаларды жетпеген сандар менен толтургула жана жыйынтыктын сыйкырдуу экенине ынанғыла:

1)			300	
		140		103
	6	17		
			315	237

2)	5			
	-5			
	10			
	3	12	19	10

1.5. Көбөйтүүчү сыйкырдуу табицалар

Кошуулук сыйкырдуу табицалар менен катар көбөйтүүчү сыйкырдуу табицалар дагы болору сипердин эсиңдерде болсо керек. Аларга кайрылууга мезгил жетти.

Маселе

Табицалар сыйкырдуу көбөйтүүчү экендигин текшергиле.

a)

2	-7
-4	14

b)

5	-2	12
6	-2,4	14,4
18	-8,2	43,2

Чыгарылышы

а) Биринчи сан катары 2 санын тандап, аны менен бир мамычада жана жолчодо турган сандарды алып салабыз.

2	
	14

Калган элементтердин көбөйтүндүсү $2 \cdot 14 = 28$ болот.

Эгерде -4 элементин тандасак, анда:

	-7
-4	

Мындан $(-4) \cdot (-7) = 28$ алабыз.

Демек, таблица сыйкырдуу – көбөйтүүчү.

б) Биринчи элементи катары биринчи жолчонун элементтерин удаалаш тандап: биринчи үчилтиктин көбөйтүндүсү: $(-2) \cdot 6 \cdot 43,2 = -518,4$.

5	-2	12
6	-2,4	14,4
18	-8,2	43,2

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

5		
	-2,4	14,4
	-8,2	43,2

5		
	-2,4	
		43,2

Экинчи үчилтиктин көбөйтүндүсү: $12 \cdot 6 \cdot (-8,2) = -590,4$ болот.

5	-2	12
6	-2,4	14,4
18	-8,2	43,2

	-2	
6		14,4
18		43,2

	-2	
6		
		43,2

Үчүнчү үчилтиктин көбөйтүндүсү да: $12 \cdot 6 \cdot (-8,2) = -590,4$ болот.

5	-2	12
6	-2,4	14,4
18	-8,2	43,2

		12
6	-2,4	
18	-8,2	

		12
6		
	-8,2	

Демек, бул таблица сыйкырдуу көбөйтүүчү эмес.

431. Төмөнкү таблицалар сыйкырдуу көбөйтүүчү экендигин текшергиле.

12	-2,7
4	-0,9

-2,2	-7
5,5	16,5

8	-4	12
3	1,5	4,5
12	-6	18

4	1	1,2
5	1,25	1,5
-10	-2,5	-3

 **432.** Төмөнкү таблицалар сыйкырдуу көбөйтүүчү экендигин текшергиле.

-2	-7
14	59

21	-7,2
-42	14,4

-18	36	-48
3	-6	8
-15	30	-40

1,1	0,2	12
5,5	1	60
-22	-40	-240

1.6. Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицанын сырын издөө

Жогоруда каралган айрым таблицалар сыйкырдуу эмес. Демек, суроо туулат: ал таблицалардагы кайсы сандарды алмаштырсак, алар сыйкырдууга айланат? Бул маселенин жообун табууга токтололуу.

 **433.** Бул сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицалардан мүнөздөмө касиетти байкаганга аракеттөнгиле.

3	6
9	18

-14	7
28	-14

-3,2	-16
-1,6	-8

0,5	35
1,2	84

2	4	5
4	8	10
12	24	30

7)	0,5	1,1	0,4
	8	17,6	6,4
	0,32	0,704	0,256

Сыйкырдуу көбөйтүүчү табицалар кандай түзүлгөнү сиперге түшүнүктүү болду ошойт.

434. Бул табицалар сыйкырдуу экенин көргүлө – сыйкырдуу жол менен тандап алган үч сандын көбөйтүндүсү ар дайым бирдей болот.

1)	15	20	30
	3	4	6
	6	8	12

2)	5	7	12
	30	42	72
	10	14	24

435. 434-көнүгүүнүн 1-табицасындагы сандардын жайгашышы мыйзам ченемдүү тартиптеби?

436. 434-көнүгүүнүн 2-табицасындагы сандардын жайгашышы мыйзам ченемдүү тартиптеби?

 **437.** Сипер бул табицаларда сандардын жайгашышы мыйзам ченемдүү экенин байкаган соң, аларды жетишпеген сандар менен толтургула жана алар сыйкырдуу болгонуна ынангыла.

1)	8		5
	4	16	2,5
	12	48	

2)			2
			10
	9	12	15

3)	18	3	
	36	6	-18
	2,4		

4)	-5		
	40		
	0,1	2	0,5

1.7. Сыйкырдуу көбөйтүүчү табицанын сыры

Көбөйтүүчүлөрдүн сыйкырдуу табицаларынын сыры кошулуучулардын сыйкырдуу табицаларындай экендигин түшүндүнөр: сыйкыр сөздү айтып, биз ар бир мамыча жана жолчодон бирден санды тандайбыз, ал эми табицадагы ар бир сан – ар бир мамычанын жана жолчонун түзүүчүлөрүнүн көбөйтүндүсү.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

Көбөйтүүчү табицалар үчүн түзүүчү деген эмне?

Төрт элемент жана сыйкырдуу сан катылган сыйкырдуу табицаны алуу үчүн сыйкыр санын 4 көбөйтүүчү-түзүүчүгө ажыратабыз да, ар бирине бир мамыча менен жолчону бекитеңиз. Табицанын ар бир торчосуна бекитилген мамыча менен жолчодогу сандардын көбөйтүндүсүн жазабыз. Мисалы, көбөйтүндүсү 24 санына барабар болгон сыйкырдуу таблица төмөнкүдөй жол менен алынат:

- 24 санын түзүүчүлөргө ажыратабыз: $24 = 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3$;
- табицаны сыйып, ага түзүүчүлөрдү коюп чыгабыз:

	1	2
4		
3		

Ар бир торчого тиешелүү түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн жазып чыгабыз:

	1	2
4	4	8
3	3	6

Натыйжада сыйкырдуу саны 24 болгон көбөйтүүчү таблица пайда болду.

«Сим-салабим» жана «ахалай-махалай» дубасын айткандан кийин көбөйтүндүсү сыйкырдуу санга барабар болгон үч сан кала турган көбөйтүүчү табицаны алуу үчүн, ал санды 6 көбөйтүүчү-түзүүчүлөргө ажыратып жана алардын ар бирине бирден мамыча жана жолчо «бекитеңиз». Табицанын ар бир торчосуна ага туура келген жолчо жана мамычанын түзүүчүлөрүнүн көбөйтүндүсүн жазабыз. Мисалга, сандардын көбөйтүндүсү 21ге барабар болгон сыйкырдуу таблица төмөнкүдөй алынышы мүмкүн:

Эскертуү:

Көбөйтүүчүлөргө ажыратканда анын биринчи 3 мүчөсү каалагандай тандалып алынат, ал эми акыркысы – сыйкырдуу сандын алдынкы алынган 3 сандын көбөйтүндүсүнө болгон катышы болууга тийиш.

Эскертуү:

Көбөйтүүчүлөргө ажыратканда анын биринчи беш мүчөсү каалагандай тандалып алынат, ал эми акыркысы сыйкырдуу сан менен алдынкы алынган беш сандын көбөйтүндүсүнө болгон катышы болууга тийиш.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

- 21 санын түзүүчүлөргө ажыраталы: $21 = 2 \cdot 0,1 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 1$;
- таблица сыйып, ага түзүүчүлөрдү жазып:

	2	0,1	5
7			
3			
1			

ар бир торчого ага тиешелүү түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн жазып чыгабыз:

	2	0,1	5
7	14	0,7	35
3	6	0,3	15
1	2	0,1	5

Натыйжада пайда болгон таблица көбөйтүүчү таблица экенине ынанабыз.

Кошуулучу таблица сыйктуу эле көбөйтүүчү таблицанын сыйкырдуулугу да оңой эле түшүндүрүлөт.

Сыйкырдуу дубаны айтуу менен, биз ар дайым түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү болгон үч санды тандап алабыз, б. а. ар бир жолу биз тандалган сандардын көбөйтүндүсүн табуу менен, түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн таап турабыз. Ар түрдүү үчилтик сандарды тандоо менен биз бири-бирин көбөйтүүчүлөрдүн тартиби (орду) менен айырмаланган көбөйтүүчүлөрдү жаратабыз.

Бизге белгилүү болгондой, көбөйтүүчүлөрдүн орун алмашуусунан көбөйтүнду өзгөрбөйт, көбөйтүндүнүн натыйжасы ар дайым бирдей болот.

Ошол сыйктуу эле 4×4 өлчөмүндөгү таблицаны да түзүүгө болот. Бул учурда 8 түзүүчү керек болот ж. у. с.

Эскертуү:

Түзүүчүлөрдү тандоо учурунда $2 \cdot 0,5 = 1$; $4 \cdot 0,25 = 1$; $0,2 \cdot 5 = 1$ ж. б. у. с. учурларды колдонуу ыңгайлуу.

Маселе

Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаны түзгүлө:

- натыйжада 10 санын бере турган 2×2 өлчөмдүү;
- натыйжада 90 санын бере турган 3×3 өлчөмдүү.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$2x + 3y$$

Чыгарылышы

Жогорудагы айтылғандарга ылайык, маселенин чыгарылыштары көп болот: таблица түзүүчүлөрдөн көз каранды, ал эми түзүүчүлөр көбөйтүндүсү сыйкырдуу санга барабар каалагандай топ болуусу мүмкүн.

а) Бул таблицаны 4 түзүүчү аркылуу түзсө болот – ар бир мамычага жана жолчого бирден түзүүчү кооп, жогоруда белгиленгендей, биринчи 3 түзүүчү санды эркин тандап, анан сыйкырдуу сан келип чыккандаи алардын көбөйтүндүсүн төртүнчү санга көбөйтүү керек. 2,5; 4; -2 сандарын алалы.

Анда төртүнчү сан x : $2,5 \cdot 4 \cdot (-2) \cdot x = 10$ тенденесин канааттандырат. Мындан: $-20x = 10$ жана $x = 10 : (-20) = -0,5$ болот.

Таблицаны сыйып, түзүүчүлөрдү жайгаштырабыз:

	2,5	4
-2		
-0,5		

Ар бир торчого туура келүүчү түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн жазабыз:

	2,5	4
-2	-5	-8
-0,5	-1,25	-2

$(-5) \cdot (-2) = 10$; $(-1,25) \cdot (-8) = 10$ текшерүүсүн аткарғандан кийин таблица сыйкырдуу экенине ынанабыз.

б) Бул таблицаны 6 түзүүчү аныктайт – ар бир мамычага жана жолчого бирден түзүүчү туура келет. Жогоруда белгиленгендей, биринчи 5 көбөйтүүчүнү эркин тандаса болот, ал эми аларды алтынчыга көбөйткөндө көбөйтүндү сыйкырдуу сан болуу керек.

2; 5; 3; 0,25; 4 сандарын алалы. Анда алтынчы сан x :

$2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 0,25 \cdot 4 \cdot y = 90$ тенденесин канааттандырат. Мындан, $30y = 90$ жана $y = 90 : 30 = 3$ болот.

Таблицаны сыйып, түзүүчүлөрдү жайгаштырып:

	2	5	3
0,25			
4			
3			

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

торчолорго тиешелүү түзүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн жазабыз.

	2	5	3
0,25	0,5	1,25	0,75
4	8	20	12
3	6	15	9

Текшерип чыккандан кийин таблица сыйкырдуу экенин көрөбүз, мисалы негизги диагоналдагы сандардын көбөйтүндүсү: $0,5 \cdot 20 \cdot 9 = 90$.

438. Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаны түзгүле:

- 1) натыйжада а) -7 ; б) $1,6$ санын бере турган 2×2 өлчөмүндөгү таблицаны;
- 2) натыйжада с) 50 ; д) 12 санын бере турган 3×3 өлчөмүндөгү таблицаны

 **439.** Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаны түзгүле:

- 1) натыйжада а) 46 ; б) $-2,1$ санын бере турган 2×2 өлчөмүндөгү таблицаны;
- 2) натыйжада с) 40 ; д) 6 санын бере турган 3×3 өлчөмүндөгү таблицаны.

1.8. Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицалардын мүнөздөмө касиети

Биз сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицанын мүнөздүү касиетин ачып берүүгө даярбыз: коңшу жолчолордо турган элементтер бири-биринен бирдей көбөйтүүчү менен айырмаланат. Ушундай эле касиетке жолчолордун элементтери дагы ээ. Дайыма катыш тиешелүү түзүүчүлөрдүн катышына барабар болот.

Маселе

Таблицаларды жетпеген сандар менен толтуруп, натыйжада сыйкырдуу таблицага ээ болгонуңарга ынанғыла.

1)

	3
-5	15

2)

5	-4	2
		9
10		

Чыгарылышы

1. Изделүүчү санды a дейли. Анда коңшу мамычалардын сандарынын катышы $15 : (-5) = -3$ болгондуктан, $3 : a = -3$ теңдемесине ээ болобуз.

Мындан: $a = -3 : 3 = -1$.

Демек, сыйкырдуу таблица: $a = -3 : 3 = -1$.

-1	3
-5	15

Натыйжаны ар түрдүү жолдор менен текшерсе болот:

- сыйкырдуу санды эсептеп:
 $-1 \cdot 15 = -15; -5 \cdot 3 = -15;$
- коңшу сандардын катышын эсептеп: $-5 : (-1) = 5; 15 : 3 = 5.$

2. Изделүүчү сандарды тамгалар менен белгилейли:

5	-4	2
a	b	9
10	c	d

2-жана 1-жолчодо турган сандардын катышы $9 : 2 = 4,5$ барабар болгондуктан, $a : 5 = 4,5; b : (-4) = 4,5$ теңдемелери келип чыгат.

Мындан: $a = 4,5 \cdot 5 = 22,5; b = 4,5 \cdot (-4) = -18.$

Натыйжаларды таблицага киргизебиз:

5	-4	2
22,5	-18	9
10	c	d

3- жана 2-жолчодо турган элементтердин катышы: $10 : 22,5$ пайдаланууга ылайык эмес. Бирок биз коңшу жолчолорду эле колдоно бербешибиз керек: 3-жана 1-жолчодо турган элементтердин катышы: $10 : 5 = 2.$

Бул болсо ынгайлуураак учур.

Таблицадан: $c : (-4) = 2; d : 2 = 2.$

Анда: $c = 2 \cdot (-4) = -8; d = 2 \cdot 2 = 4.$

Демек, сыйкырдуу таблица:

5	-4	2
22,5	-18	9
10	-8	4

Сыйкырдуу санды ар түрдүү жолдор менен эсептеп, натыйжаны текшерсек болот:

$$5 \cdot (-8) \cdot 4 = -360; -4 \cdot 22,5 \cdot 4 = -360; 2 \cdot 22,5 \cdot (-8) = -360.$$

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

440. Төмөнкү табицаларды жетпеген сандар менен толтургула жана алардын сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болгонуна ынангыла:

1)	8	
	3	-6

3)	18	
	4	8

2)	10	-12
	2,5	

4)	-5	12
		30

 **441.** Төмөнкү табицаларды жетпеген сандар менен толтуруп, алардын сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болгонуна ынангыла.

1)	1,8		
	3	-6	8
	12		

3)	18	4,5	
	1		8
	-2		

2)			12
	-4		
	-10	12	15

4)	-6		
		3	
	1,5	2	5

 **442.** Ушул параграфта карапган маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

1.9. Сыйкырдуу табицалар жана пропорциялар



Чебурашка крокодил Генага келип, аны ойнап келүүгө чакырды. Гена болсо мектепте пропорция буюнча тапшырма берилген, аны аткара элекмин деп мақул болбоду. «Ал жөнөкөй эле эмспи, пропорциянын мүчөлөрүн алып, аларды табицага кой! 6! – деди Чебурашка. «Жакшы болот, мен $6 : 30 = 17 : 85$ пропорцияны алып, аларды табицага койдум, анда эмне?» – деди Гена. «Сен эч нерсе байкабайсың», – деп Чебурашка ачууланды.

А силер болсо эмне болгонун байкадыңарбы?

6	17
30	85

Ал сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болуп калбадыбы.



443. Үч ар түрдүү пропорцияларды түзүп, алардын ар бир мүчөсүн таблицага койгула жана алар 2×2 өлчөмдүү сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болорун текшергиле.

Алынган натыйжанын жалпы учурун белгилегиле.

Эсиңдерде болсо керек, Чебурашка сыйкырдуу таблицалар менен көп алектенген, ошондуктан ал көбөйтүүчү таблицалар боюнча чоң адис болуп калган. Ал бардык эле пропорциянын мүчөлөрү сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болуп каларын эле байкабастан, тескери натыйжа дагы орун аларын түшүнгөн.

Маселе

Төмөнкү таблицалар сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица экендигин текшергиле.

1)	2	-7
	-41	143,5

2)	5	-2	12
	-7	2,8	-16,8
	25	-10	60

Бул таблицадагы бирдей мамычадагы же жолчодогу элементтерден түзүлгөн катыштар пропорция түзөрүнө ынанғыла.

Чыгарылышы

1) $2 \cdot 143,5 = 287$; $(-41) \cdot (-7) = 287$; таблица сыйкырдуу. $2 : (-41)$ жана $(-7) : 143,5$ мамычасы боюнча, ошондой эле $2 : (-7)$ жана $(-41) : 143,5$ жолчосу боюнча катыштар пропорция түзүштөт. Аны пропорциянын негизги касиетинин негизинде байкоого болот: $2 \cdot 143,5 = (-41) \cdot (-7)$.

2) $5 \cdot 2,8 \cdot 60 = 840$; $(-2) \cdot (-16,8) \cdot 25 = 840$; $12 \cdot (-7) \cdot (-10) = 840$; таблица сыйкырдуу.

Бул учурда: $5 : (-7)$ жана $(-2) : 2,8$; $5 : 25$ жана $(-2) : (-10)$; $2,8 : (-10)$ жана $(-16,8) : 60$, мамычалары боюнча, ошондой эле: $(-7) : 2,8$ жана $25 : (-10)$; $(-7) : (-16,8)$ жана $25 : 60$; $(-2) : 12$ жана $(-10) : 60$ жолчолору боюнча катыштар пропорцияларды түзөт. Аны пропорциянын негизги касиетин колдонуп байкоого болот.

Бул эрежелер кокустан болбогонун көбөйтүүчү таблицалардын мүнөздүү касиеттерин эске салуу менен түшүнүүгө болот:

Бир мамычадагы ар түрдүү жолчонун элементтери бири-биринен бирдей көбөйтүүчүгө айырмаланат. Ушул эле эреже анын мамычала-рына дагы тиийштүү болот.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

444. Бул таблицадагы бирдей мамычадагы же жолчодогу элементтерден түзүлгөн катыштар пропорция түзөрүн текшергиле.

1,2	0,4
-15	-5

15	-0,4	2
75	-2	10
3,75	-0,1	0,5

445. Төмөнкү табличалар сыйкырдуу көбөйтүүчү таблица болорун текшергиле.

11	-3
-5,5	1,5

-7	0,14	42
-21	0,42	126
-3	0,06	18

 **446.** 445-табличалардагы бирдей мамычадагы же жолчодогу элементтерден түзүлгөн катыштар пропорция түзөрүн текшергиле.

1.10. Сыйкырдуу табличалар жана даражалар

Чебурашка сыйкырдуу табличалар жөнүндө ойлонуп жатат. Бир нече көбөйтүлүүчү таблица түзүп, ал бир кызык нерсеге кабылды.

 **447.** Табличалар көбөйтүүлүчү экендигине ынангыла. Даража көрсөткүчтөр жөнүндө эмне айта аласыңар?

2^5	2^4
2^4	2^3

7^3	7^5	7^2
7^2	7^4	7
7^5	7^7	7^4

6^7	6^8
6^5	6^6

3^7	3^{11}	3^4
3^5	3^9	3^2
3^4	3^8	3

Маселе

Көбөйтүлүүчү таблицаларды толуктагыла.

5^2	5^{11}
5^7	

2^4	2^9	2^7
2^7	2^{12}	
2^5	2^{10}	

Чыгарылышы

1) Жетишпеген элементти 5^a деп белгилеп, таблица

5^2	5^{11}
5^7	5^a

Сыйкырдуу болуш үчүн: $5^2 \cdot 5^a = 5^7 \cdot 5^{11}$. Анда, $5^{2+a} = 5^{18}$. Демек, $2 + a = 18$. Мындан, $a = 16$.

Ошол эле мезгилде, $5^2 \cdot 5^a = 5^7 \cdot 5^{11}$ барабардыгынан: $5^2 \cdot 5^a = 5^{18}$ алабыз.

Төндеменин эки жагын 5^2 ге бөлүп: $5^a = \frac{5^{18}}{5^2}$ экендигин көрөбүз.

Жогорудан $a = 16$ экендигин билгенден кийин, $\frac{5^{18}}{5^2} = 5^{16}$. Ошондуктан, дагы бир даражада касиетин түзөбүз:

Негиздери бирдей даражалуу туюнталарды бири-бирине бөлсөк алардын көрсөткүчтөрү бири-биринен кемийт: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.

2) Касиетти текшериш үчүн төмөнкү маселени аткаралы. Сыйкырдуу таблицанын

2^4	2^9	2^7
2^7	2^{12}	2^b
2^5	2^{10}	2^c

жетишпеген элементтерин 2^b жана 2^c деп белгилейли. $2^5 \cdot 2^{12} \cdot 2^7 = 2^{5+12+7} = 2^{24}$.

Мындан, $2^4 \cdot 2^{12} \cdot 2^c = 2^{24}$; $2^{16} \cdot 2^c = 2^{24}$.

Демек $16 + c = 24$; $c = 8$.

Ошол эле мезгилде, $2^{16} \cdot 2^c = 2^{24}$; $2^c = \frac{2^{24}}{2^{16}}$.

Ошентип, с санын аныктоонун негизинде, $\frac{2^{24}}{2^{16}} = 2^{24-16}$ барабардыгы орун аларына ынанабыз.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a+b)$$

$$14x = -42$$

Ал эми b санын камтыган үч санды алып, мисалы, 2^5 , 2^9 жана 2^b , биз $2^5 \cdot 2^9 \cdot 2^b = 2^{24}$ төндемесине келебиз. Демек, $5 + 9 + b = 24$, андан $b = 10$.

448. Көбөйтүлүүчү табицаларды толуктагыла.

a)

6^9	
6^5	6^{11}

c)

	7^6	7^2
7^4	7^7	
	7^{11}	7^7

b)

	8^7
8^5	8^9

d)

3^{11}	3^9	
	3^{15}	3^8
		3^{12}

 **449.** Көбөйтүлүүчү табицаларды толуктагыла.

a)

10^5	10^{21}
10^{16}	

c)

	9^3	9^{10}
	9^7	9^{14}
9^3	9^5	9^{12}

b)

$1,6^2$	$1,6^5$
	$1,6^7$

d)

	4^9	
4^{18}	4^{13}	
	4^6	4^8

 **450.** Ушул параграфта каралған маселелерге оқшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$



1. Сыйкырдуу табицалардын кайсынысы кошулуучу, кайсынысы көбөйтүүчү экенин аныктагыла. Алардын ар биринин сыйкырдуу санын тапкыла.

8	-1
3	-6

10	1,2
2,5	0,3

18	-12
-12	8

-5	12
13	30

8	-11	3
13	-6	8
2	-17	-3

-8	16	12
4	-8	-6
-1	2	1,5

1,8	3	8,8
1	2,2	8
-2	-0,8	5

2,5	10	25
10	40	100
0,5	2	5

2. Сыйкырдуу кошулуучу таблица боло тургандай кылып, төмөнкү табицалардагы бош орундарды толтургула:

85	60
-17	

-52	
1,3	-9,1

	30	-15
		-3
231	33	

	15	
6,3	9	1,8
21		

3. Сыйкырдуу көбөйтүүчү табицаларды боло тургандай кылып, төмөнкү табицалардагы бош орундарды толтургула:

85	60
-17	

-52	
1,3	-9,1

	30	-15
		-3
231	33	

	15	
6,3	9	1,8
21		

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a + b) \quad 14x = -42 \\ & S = \frac{a+b}{2} \\ & Z = \frac{a-b}{2} \end{aligned}$$

4. Сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаларды

a)

15	-60

b)

	2,4
	-32

c)

0,25	
-1,5	

d)

-0,065	13

сыйкырдуу саны төмөндөгүдөй болгондой кылыш толуктагыла:

- a) 7,2; b) -48; c) 3; d) 3,9.

5. a) -72; b) 0,47; c) -1,5 сандарын төрт кошулуучу түрүндө туюндаргула.

6. a) 1,2; b) -23; c) -0,03 сандарын алты кошулуучу түрүндө туюндаргула.

7. a) -72; b) 0,49; c) -1,5 сандарын төрт көбөйтүүчү түрүндө туюндаргула.

8. a) 1,2; b) -22; c) 0,36 сандарын алты көбөйтүүчү түрүндө туюндаргула.

9. Натыйжада a) -52; b) 0,12 сандарын бере турган 2×2 өлчөмүндөгү сыйкырдуу кошулуучу жана сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаларды түзгүлө.

10. Натыйжада a) -72; b) 1,12 сандарын бере турган 3×3 өлчөмүндөгү сыйкырдуу кошулуучу жана сыйкырдуу көбөйтүүчү таблицаларды түзгүлө.

A2. Криптография

5-класста сипер криптография – шифрлөнгөн (жашыруун) билдириүлөрдү жазуу жана окуу өнөрү менен тааныша баштаган элеңер. Алар сиперге кызыктуу болгон деген ойдубуз.

Бул параграфта аны кайталап, жашыруун билдириүлөрдү түзүү жана окуунун башка ықмалары менен таанышабыз.



2.1. Жөнөкөй шифр

Жөнөкөй шифрлер тамгаларды кандайдыр бир белгилер менен, мисалы сандар менен алмаштыруу болуп эсептелет. Алсак, 21 саны – А тамгасы, 22 – Б тамгасы ж. б. у. с. 1-таблицадагыдай болсун деп келишип алалы.

1-таблица

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Ө	Ү	Ң
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56

Анда атактуу «Жаздын он жети көз ирмеми» сериялынын башкы каарманынын аты төмөндөгүдөй шифрленет: ар бир тамганын алдына 1-таблицага ылайык сандарды жазабыз.

Ш	Т	И	Р	Л	И	Ц
46	40	30	38	33	30	44
М	А	К	С	И	М	
34	21	32	39	30	34	
И	С	А	Е	В		
30	39	21	26	23		

Эми алынган сандарды каалагандай тартиpte кошуу, кемитүү амалдары менен байланыштырып, билдириүүгө математикалык көнүгүү түрүн берели:

$$46 + 40 - 30 - 38 + 33 - 30 = 44$$

$$34 + 21 - 32 - 39 + 30 = 34$$

$$30 + 39 + 21 - 26 = 23 \text{ десек, шифрлөө даяр болду.}$$

Ал эми $51 + 38 - 40 + 26 = 56$ $40 + 26 + 39 = 40$,
деген шифрлөнгөн билдириүүнү алып, андагы сандарды тамгага алмашуу үчүн 1-таблицаны колдонсок болот.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

51	38	40	26	56	40	26	39	40
Э	Р	Т	Е	Ң	Т	Е	С	Т

Демек, бүгүн оюнду токтотуп, эртеңки жакшы баа алууга даярдык көрүү керек.

451. МАТЕМАТИКА ЦАРИЦА НАУК сүйлөмүн шифрлөгиле.

 452. $32 - 41 - 38 + 30 - 40 = 50$ $23 - 38 - 26 + 25 - 35 = 36$ шифрлөөнү окугула.

2.2. Кош шифр

Ал эми татаал шифрлер тамгалар белгилер менен эле алмаштырбастан, ал белгилер менен башка дагы ар түрдүү нерселер жасалууга тийиш.

Алсак, улуу математик Карл Фридрих Гаусстун атын эки катар шифрлейли. Алгач 1-таблица боюнча тамгаларды сандар менен алмаштыралы.

K	A	P	L	Ф	Р	И	Д	Р	И	Х
32	21	38	33	42	38	30	25	38	30	43

Г	А	Ү	С	С
24	21	41	39	39

Андан кийин 1ди, 3ту, 5ти ж. б. сандарды 2ге бөлүп:

K	A	P	L	Ф	Р	И	Д	Р	И	Х
32	21	38	33	42	38	30	25	38	30	43
16		19		21		15		19		21,5

Г	А	Ү	С	С
24	21	41	39	39
	10,5		19,5	

калган сандардан 20ны көмитип:

K	A	P	L	Ф	Р	И	Д	Р	И	Х
32	21	38	33	42	38	30	25	38	30	43
16	1	19	13	21	18	15	5	19	10	21,5

Г	А	Ү	С	С
24	21	41	39	39
14	10,5	21	19,5	19

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$A = \frac{P}{v}$$

$$A = \frac{10}{8} = 1,25$$

мындаш шифрлөөнү алабыз:

$$16 + 1 + 19 = 13 \quad 21 + 18 - 15 + 5 + 19 - 10 = 21,5$$

$$14 - 10,5 + 21 + 19,5 = 19$$

Эки катар ачык менен жазылган төмөнкү шифрлөөнү окуйлу:

$$15 + 19 = 10,5 \quad 1 + 21,5 - 21 + 17,5 - 2 + 10,5 - 6 = 11,5.$$

Ал үчүн 1ди, 3ту 5ти ж. б. сандарын 2ге көбөйтөлү:

15	19	10,5
30		21

1	21,5	21	17,5	2	10,5	6	11,5
	43		35		21		23

калгандарына 20ны кошобуз:

15	19	10,5
30	39	21

1	21,5	21	17,5	2	10,5	6	11,5
21	43	41	35	22	21	26	23

Аягында 1-таблицаны колдонуп:

30	39	21
И	С	А

21	43	41	35	22	21	26	23
А	Х	Ү	Н	Б	А	Е	В

атақтуу хирургдун аты жана фамилиясы шифрленгенин көрөбүз.

453. Кош шифрлөөнү колдонуп, улуу манасчы САЯКБАЙ КАРАЛАЕВдин атын жана фамилиясын шифрлөгиле.



$$10,5 - 13 + 17 - 1 - 17 + 2 - 13 = 20$$

$19,5 - 29 + 19 + 4 - 10,5 = 12$ шифрлөөнү окуп, Манас Чоң казаттын алдында кимди чалғынга жибергенин билгиле.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

-  455. Кош шифрлөөнү колдонуу менен, атактуу артист МУРАТБЕК РЫС-КУЛОВдун атын жана фамилиясын шифрлөгиле.
-  456. $16 - 16 + 19 - 16 - 16,5 = 30$
 $16,5 - 10 = 19$ шифрлөөнү чечмелегиле.
-  457. 1-таблицаны колдонуп, өзүндүн атынды жана фамилияны шифрле.
-  458. Коншу катарда отурган классташиңа шифрленген билдириүү жибер жана анын жообун ал. Анын шифрленген билдириүүсүн оку.
-  459. Кош шифрлөөнү колдонуп, өзүндүн чоң атанын атын жана фамилияны шифрле.
-  460. Ушул параграфта каралган маселелерге окшоштуруп, эки маселе түзгүлө.

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$
$$2x + 3y$$



- 1.** 1-таблицаны колдонуп, төмөнкү билдириүүлөрдү шифрлөгиле:
а) САБАКТАРДЫ ОКУП ҮЙРӨН;
б) БАЛМУЗДАКТЫ ЖАКШЫ КӨРӨМ.

- 2.** 1-таблицаны колдонуп, шифрленген билдириүүлөрдү окугула:
а) $52 + 33 = 53 \quad 25 - 36 - 22 + 38 + 21 = 53$
б) $24 - 41 + 33 + 50 - 35 + 41 = 38 \quad 43 - 41 + 25 + 22 - 26 = 40$

- 3.** Кош шифрлөөнү колдонуп, төмөнкү билдириүүлөрдү шифрлөгиле:
а) КАЛЫК АКИЕВ; б) ЮРИЙ ГАГАРИН.

- 4.** Кош шифрлөөнү колдонуп, шифрленген билдириүүлөрдү окугула:
а) $19 + 16 - 11 - 10 + 17,5 - 9 + 18 = 15 \quad 16 - 18 - 20,5 - 19 = 18$;
б) $12,5 - 1 - 17,5 + 10 - 25,5 + 13 = 25 \quad 5 + 13 - 22 = 18$.

$$\begin{aligned} & VI + IV = X \\ & P = 2(a+b) \quad 14x = -42 \\ & S = 8^2 \\ & Z = 2^3 \\ & = \end{aligned}$$

A3. Тактыкка, логикага, изденүүгө багытталган тесттик тапшырмалар

Билимди текшерүүдө, берилген бир нече жооптордун ичинен бирөө гана туура болгон маселелер көп колдонулат. Бул параграфта ушундай 40 маселени сунуштайбыз. Аларды жыл бою дагы, каникул убагында дагы чыгарса болот.

1) $140\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{3}{7}\right)$ туюнтымасын мааниси:

- a) 5 b) -1 c) 3 d) 7 e) $\frac{4}{7}$ f) $\frac{5}{28}$.

2) $\begin{cases} a + b = 7 \\ a + 2b = 9 \end{cases}$ Анда $(a - b)$ барабар:

- a) 12 b) 2 c) 3 d) 13 e) 4 f) 5.

3) $\begin{cases} x + y = z - y \\ x - y - z = 9 \end{cases}$ Анда y барабар:

- a) -2 b) 2 c) -3 d) 13 e) 4 f) -5.

4) $2x - [x + (x + y) - (x - 2y)]$ туюнтымасы барабар:

- a) $-x + 2y$ b) $x + 3y$ c) $x - 3y$ d) $2x - y$ e) $2x + 3y$ f) $x - y$.

5) Канча эки орундуу натуралдык сандардын цифраларынын суммасы 5ке барабар?

- a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5; f) 6.

6) Канча эки орундуу натуралдык сандардын цифраларынын суммасын 4ке көбөйткөндө ошол сандын өзүн алабыз?

- a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5; f) 6.

7) Эгерде a, b, c – удаалаш натуралдык сандар болсо, анда

- $(a - b + 2)(a - c - 1)(c - a)$ барабар: a) -2; b) 2; c) -3; d) -6; e) 4; f) -5.

8) Эгерде x жана y бүтүн сандар болсо, жана $3x + 4y = 25$, анда кандай ыраастоо туура?

- I. x – так сан;
 - II. y – жуп сан;
 - III. $x \cdot y > 0$.
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a) I жана түүра; | d) I жана II жана түүра; |
| b) II жана түүра; | e) I жана III жана түүра; |
| c) III жана түүра; | f) II жана III жана түүра. |

9) Эгерде $\overline{abc} + \overline{bca} + \overline{cab} = 1776$ болсо, анда a, b, c сандарынын суммасы:

- a) 16; b) 12; c) 23; d) 14; e) 15; f) 26.

10) Эгерде ар бир a, b, c цифрасын колдонуп түзгөн бардык үч орундуу сандардын суммасы 1554 болсо, анда бул цифралардын суммасы канчага барабар?

- a) 9; b) 8; c) 7; d) 6; e) 5; f) 4.

11) $\frac{8p}{7}$ сом баада турган товарды арзандатуудан кийин p сомго сатышты. Арзандатуунун проценти канчага барабар?

- a) 16; b) 12,5; c) 23; d) 14,5; e) 15; f) 26,5.

12) Бир стакан йогурттун салмагы 250 г. Йогурттун төрттөн бир бөлүгүн ичкенден кийин стакандын салмагы 195 г болуп калды. Биш стакандын салмагы канча?

- a) 26; b) 15; c) 25; d) 45; e) 50; f) 30.

13) Уля 20 лирден 60 футбolkа сатууну пландал жаткан. 12 футбolkанын дефекти бар экендиgi аныкталгандан кийин аларды 12 лирден сатты. Эгерде, Уля алгач пландал жаткан кирешени алса, калган футбolkаларды кандай баада саткан?

- a) 26; b) 22,5; c) 23; d) 24,5; e) 25; f) 22.

14) Кемчилиги бар сыйзыч, өлчөгөндө, чыныгы узундуктан 5%ке аз көрсөтөт. Бул сыйзычтын жардамы менен квадраттын аянын аныкташты. Келип чыккан жыйынтык чыныгы аянын чоңдугунан канча процентке аз?

- a) 19; b) 8,25; c) 7,75; d) 9,75; e) 25; f) 10.

15) Төрт текчеде тиешелүү турдө 16, 20, 23, 25 китең бар. Ар бир текчеде бирдей сандагы китең болгудай кылып, эң аз сандагы китеңдердин ордун которуу кандай керек?

- a) 9; b) 8; c) 7; d) 6; e) 5; f) 4.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

16) Тик бурчтуу чатырдын узундугу 15 м, периметри – 46 м. Эгерде 5 м² чатырды жапкан кардын салмагы 60 кг болсо, анда чатырдагы кардын жалпы салмагы канча?

- a) 1980 b) 1280 c) 1740 d) 1600 e) 1950 f) 1440

17) 8 жумушчу күнүнө 8 сааттан иштеп, кандайдыр бир жумушту 15 күндө аткарышат. 12 жумушчу ушул эле жумушту күнүнө 5 сааттан иштеп, канча күндө аткара алышат?

- a) 19; b) 18; c) 17; d) 16; e) 15; f) 14.

18) 9 таңгакта 60 сагыз бар. Кээ бир таңгактарда 5, ал эми башкаларында 10 сагыз бар экендиги белгилүү. Канча пакете 10 сагыз бар?

- a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5; f) 6.

19) Гүлнара 60 койду 15 уйга алмашкандан кийин, анын үйүрүнүн базар баасы 3000 лирге өстү. Эгерде койдун базар баасы 750 лир болсо, анда уйдун базар баасы канча?

- a) 3516; b) 3200; c) 3500; d) 3140; e) 3150; f) 3000.

20) Бак 4 жылда 20%ке өсөт. Эгерде бул бактын бийиктиги 2014-жылы 2,592 м болсо, анда 2002-жылы анын бийиктиги канча болгон?

- a) 1,9; b) 1,8; c) 1,7; d) 1,6; e) 1,5; f) 1,4.

21) Эсен 2 кадам жасаган жерден Элиза 3 кадам жасайт. Бир чекиттен бир багытты көздөй 50 кадам жасагандан кийин, алар бири-биринен 10 метр аралыкта болуп калышты. Эсендин кадамынын узундугу канча?

- a) 0,9; b) 0,8; c) 0,7; d) 0,6; e) 0,5; f) 0,4.

**Төмөнкү маалыматты 22–23-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.
Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.**

Таблицада бир жумушчуга килем даярдоо боюнча жумуштун төрт бөлүгүнүн ар бирин аткарууга кетүүчү убакыт берилген.

Этап	1	2	3	4
Убакыт	3	6	8	10

22) Жумуштун биринчи бөлүгүн бир жумушчу аткарды. Андан кийин ага экөө кошуулуп, алар жумушту бирге бүтүрүштү. Килем канча күндө жасалып бүткөн?

- a) 9; b) 10; c) 11; d) 12; e) 13; f) 14.

23) Жумуштун биринчи жана экинчи бөлүгүн үч жумушчу чогу иштеп аткарышкан. Андан кийин алардын бири иштебей калып, килемди калғандары бүтүрүшкөн. Килем канча күндө бүткөн?

- a) 9; b) 10; c) 11; d) 12; e) 13; f) 14.

**Төмөнкү маалыматты 24–25 суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.
Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.**

Таблицада математикалық олимпиадага демөөрчү болгон фирмалардын атальштары жана аларга тиешелүү болгон демөөрчүлүк жардамдын көлөмдөрү акча түрүндө жана процент менен берилген.

Фирмалар	«Альфа»	«Бета»	«Гамма»	«Дельта»	«Эпсилон»	Бардыгы
Жардам сом менен	12000	6000			3000	
Жардам % менен			18	22		100

24) «Дельта» фирмасынын акча түрүндө берген демөөрчүлүк жардамынын көлөмүн тапкыла.

- a) 7900; b) 7700; c) 8110; d) 7612; e) 8230; f) 7400.

25) «Эпсилон» фирмасынын процент менен берген демөөрчүлүк жардамынын көлөмүн тапкыла.

- a) 9,11; b) 8,77; c) 8,11; d) 7,12; e) 8,57; f) 7,14.

Төмөнкү маалыматты 26–27-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.

Фирма, жумушка кабыл алууда, төмөнкү баллдар менен бааланган төрт критерийге негизделет:

Ийкемдүүлүк	Мамилечилдик	Демилгечилдик	Тажрыйбалуу
18	22	28	32

Мында катышуучу кабыл алынышы үчүн ар бир критерий боюнча мүмкүн болгон баллдын жарымынан аз эмес жана суммасы 70тен кем эмес балл алыши керек.

26) Оксана жумушка «Тажрыйбалуу» критерий бонча 28 балл жана «Демилгечилдик» критерий боюнча 26 балл алып кабыл алынган. Оксана канча балл алыши мүмкүн (минималдык)?

- a) 94; b) 77; c) 84; d) 72; e) 78; f) 74.

27) Мартин Оксанага караганда көп балл алган, бирок жумушка алынган эмес. Мартин канча мүмкүн болгон максималдық балл алышы мүмкүн (минималдық)?

- a) 79; b) 82; c) 91; d) 90; e) 87; f) 94.

Төмөнкү маалыматты 28–29-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула. Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.

Эльдардын сааты 4 мүнөт алдыда, ал эми автобустагы саат 3 мүнөт артта экен.

28) Эльдар автобуска сааты 16:45ти көрсөткөндө отуруп жана автобустагы саат 17:19ду көрсөткөндө автобустан түштү. Эльдар автобуста канча мүнөт отурган?

- a) 29; b) 27; c) 48; d) 41; e) 38; f) 56.

29) Эльдар үйдөн чыгып, 7 мүнөттөн кийин автобуска отурган. Жарым сааттан кийин, автобустагы саат 11:23ту көрсөткөндө ал автобустан түштү. Эльдар езүнүн сааты боюнча канчада үйдөн чыккан?

- a) 10:39; b) 10:53; c) 11:03; d) 10:42; e) 10:37; f) 10:49.

Төмөнкү маалыматты 30–31-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула. Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.

Таблицада акчанын депозиттеги үстөк чендери берилген

Үстөк чени (% менен)		
	50 000 сомдан төмөн	50 000 сом же андан жогору
6 айга	5	6
9 айга	7	8
12 айга	9	10

Мисалы, 10000ди 9 айга коюп, $10000 \cdot 0,07 \cdot (9/12) = 525$ сом киреше алса болот.

Финансалык операцияларда жылдык чен көрсөтүлгөн; $9/12$ бул жыл менен эсептелген 9 ай.

30) Элида 6 айда 1200 сом киреше алды. Ал депозитке канча акча салган?

- a) 29 000; b) 27 000; c) 48 000; d) 41 500; e) 38 600; f) 56 000.

31) Эсентур 9 айга 73500 сом салды. Ушундай эле киреше алыш үчүн, ал 12 айга канча акча салышы керек?

- a) 39 000; b) 57 000; c) 48 000; d) 44 100; e) 49 000; f) 50 000.

**Төмөнкү маалыматты 32–33-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.
Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.**

Сырдоочу

$$\frac{R}{W} = \frac{1}{2}, \quad \frac{W}{B} = \frac{3}{4}$$

катышында күрөң боёк алыш үчүн, кызыл (R), ак (W) жана кара (B) боёкторду аралаштырат.

32) Сырдоочу күрөң боёк алыш үчүн, 2,1 кг кызыл боёк колдонду. Мында канча кара боёк колдонулган?

- a) 2,9; b) 2,7; c) 4,8; d) 4,5; e) 8,6; f) 5,6.

33) 8,5 кг күрөң боёк алыш үчүн канча ак боёк керектелет?

- a) 3; b) 5; c) 4,8; d) 4,5; e) 2,2; f) 2,5.

**Төмөнкү маалыматты 34–36-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.
Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.**

Чакмактарда натуралдық сандар жазылган. Мында белгиленген сандар аларга жакын жайгашкан сандардың көбөйтүндүсүнө барабар.

Мисалы,

28

4

7

20

5

35

34) $a + b + c$ суммасын тапкыла.

56

a

b

24

c

21

- a) 19; b) 27; c) 14; d) 15; e) 18; f) 16.

35) R кандай санга барабар болушу мүмкүн эмес?

360

--	--

144		R
-----	--	-----

- a) 640; b) 600; c) 810; d) 5760; e) 10; f) 6480.

36) KS көбөйтүндүсүн тапкыла:

K

	6
--	---

14		S
----	--	---

- a) 194; b) 274; c) 824; d) 504; e) 186; f) 1176.

Төмөнкү маалыматты 37–39-суроолорго жооп берүү үчүн колдонгула.
Бул суроолор бири-биринен көз карандысыз.

Компьютердик программага натуралдық сандар киргизилсе, ал 1 саны пайда болмоюнча иштей берет.

1. Киргизүү		
2. N санын окуу. Эгерде N жуп болсо, анда 31ди аткар, болбосо 32ни аткар.		
31. $k = N/2$	32. Эгерде N жөнөкөй болсо, анда 301ди аткар, болбосо 302ни аткар.	
301. $k = (N+1)/2$		302. $k = (3N+1)/2$
4. k санын оку. Эгерде $k=1$ болсо, анда 5ти аткар, болбосо $N=k$ жана 2ни аткар.		
5. Бүтүрүү		

Мисалы, эгерде программага 12 саны киргизилсе, анда программа төрт цикл аткарып, ишин токтотот: 12; 6; 3; 2; 1. Эгерде программага 18 саны киргизилсе, анда программа жети цикл аткарып, ишин токтотот: 25; 38; 19; 10; 5; 3; 2; 1.

37) Эгерде программага 18 саны киргизилсе, анда программанын иш процес-
синде N саны канчага барабар эмес?

- a) 7; b) 14; c) 9; d) 2; e) 3; f) 4.

38) Эгерде программага 41 саны киргизилсе, анда программа канча цикл аткар-
гандан кийин ишин аяктайт?

- a) 3; b) 4; c) 5; d) 6; e) 7; f) 8.

39) Программага так сан киргизилди. Экинчи циклда программа N дин жуп экен-
дигин аныктайт жана жыйынтыгында $k=7$ экендиги келип чыгат. Программага
кандай сан киргизилген?

- a) 9; b) 11; c) 13; d) 15; e) 17; f) 19.

40) Чокуларынын координаттары A(-1; 0), B(0; 3), C(2; 4), D(0; 0), E(2; -4),
F(0; -3) болгон ABCDEF көп бурчтуктун аянын аныктагыла.

- a) 11; b) 10; c) 9; d) 8; e) 7; f) 6.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

Көнүгүүлөрдүн жооптору

§ 1. Кайталоо үчүн тапшырмалар

- I. 1. ООБА. 2. 1) ООБА; 2) ЖОК; 3) ООБА. 3. 1) ЖОК; 2) ЖОК. 4. 1) ООБА; 2) ЖОК. 5. 1) ООБА; 2) ЖОК. 6. 1) ООБА; 2) ЖОК. 7. 1) ООБА; 2) ЖОК; 3) ЖОК. 8. 1) ЖОК; 2) ООБА. 9. 1) ООБА; 2) ЖОК (12 жол менен). 10. 1) ООБА; 2) ЖОК.




11. 1) ЖОК; 2) ООБА. 12. 1) ООБА; 2) ООБА.

- II. 13. 4. 14. 2. 15. 1. 16. 4. 17. 4. 18. 3. 19. 3. 20. 1. 21. 3(910 - 109). 22. 4. 23. 3. 24. 5. 25. 5. 26. 2. 27. 4. 28. 2. 29. 3. 30. 1.

§ 2. Сан огу. Модулу бар теңдемелер

31. Бул сандардын эң кичинеси -3 , кийинкиси -1 , кийин 1 , андан кийин 2 , жана 5 . 32. Бул сандардын эң кичинеси -5 , кийинкиси -2 , кийин 0 , андан кийин 4 , жана 6 .




33. $|3| > |-1|$; $|3| > |2|$; $|3| > |1|$; $|3| < |5|$; $|3| = |-3|$.
34. $|4| < |-7|$; $|4| > |-2|$; $|4| > |2|$; $|4| > |-3|$.
35. a) $|AN| = 5,3$; b) $|TO| = 2,2$; c) $|NI| = 0,9$; d) $|NA| = 10,2$; e) $|UN| = 9,9$.
36. a) $|AL| = 10,6$; b) $|MA| = 12,2$; c) $|MB| = 0,5$; d) $|ET| = 1,97$.
37. a) $16,4$; b) $36,9$; c) $8,55$; d) $60,5$; e) $18,56$; f) $2,9$.
38. a) $22,8$; b) $21,5$; c) $47,6$; d) $2,2$; e) 6 ; f) 11 .
39. a) 225л ; b) 180л ; c) -15л ; d) -180л .
40. a) 230кг ; b) 90кг ; c) -60кг ; d) -120кг .
41. 83 сом. 42. 247 сом.
43. a) $x = 7,13$; b) $x = 3,11$; c) $x = 15,21$; d) $x = -8,79$;
c) $x = -0,16$; d) $x = -4,58$; d) $x = -1,586$; e) $x = -3,814$.
44. a) $x = 1,82$; b) $x = 1,18$; c) $x = 2,15$; d) $x = 0,75$;
c) $x = 4,1$; d) $x = -11,9$; d) $x = -0,14$; e) $x = -2,72$.
45. 178 км; -333км . 46. 20 км; $-15,7\text{км}$. 47. 0,75 ч. 48. 15,7 ч.
49. a) $x = 0,625$; b) $x = -0,625$; c) $x = 2,95$; d) $x = -2,55$; c) $x = -5,8$; d) $x = -2,2$.
50. a) $x = 3,5$; b) $x = -3,5$; c) $x = -0,38$; d) $x = -0,46$; c) $x = -2,5$; d) $x = -3,5$.
51. $\angle COB = 53^\circ$; $\angle BOD = 127^\circ$. 52. $\angle KUN = 123,75^\circ$; $\angle LUN = 56,25^\circ$. 53. 360° .
54. $\angle IOH = 103^\circ$; $\angle HOJ = 77^\circ$. 55. $\angle HJF = 80^\circ$; $\angle HJE = 100^\circ$. 56. 7° .




1. a) 24; b) -8; c) 4,2; d) -2,4; e) -10; f) -6,5; g) -3,17; h) -20,5; i) -9,8; j) 0,1. 2. a) 510; b) 238,8; c) 686; d) 12,8; e) 418,5; f) 1637; g) 294,5; h) 923,77; i) 532,02; j) 4399,51. 3. a) $|LE| = 5,9$; b) $|AN| = 3,4$; c) $|BU| = 25,4$; d) $|RO| = 12$; e) $|VA| = 4,57$. 4. 200. 5. -192. 6. a) $x = 6,625$; b) $x = -5,625$; c) $x = -0,88$; d) $x = 0,04$; e) $x = 0,44$; f) $x = -2,3$. 7. Жолугушууга чейин 1,75 saat калганда жана жолуккандан кийин 3,25 saatта. 8. $\angle IOH = 37^\circ$; $\angle HOJ = 143^\circ$. 9. $\angle HJF = 52,5^\circ$; $\angle HJE = 127,5^\circ$. 10. 45° ; 60° ; 75° . 11. 172° .

§ 3. Төгиздиктеги тик бурчтуу координат системасы

57.




58.



59. 1инчи күндө Көмөч баасы 4 тыйындан 6 май токоч, 2инчи күндө баасы 5 тыйындан 5 май токоч жана Зұнчұ күндө баасы 3 тыйындан 8 май токоч сатты.


60.



(P оғунда баа, Q – оғунда балыктардың саны белгиленген.)

61. 1инчи турда 12 оюнчу 20 гол, 2инчи турда 14 оюнчу 15 гол, Зұнчұ турда 20 оюнчу 25 гол киргизди.

62.



(Y оғунда түшүмдүүлүк, S талаанын аяны)

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

63. а) КЛАСС; б) ТЕКСТ.

64. а) $(6; -2)$ $(-3; -2)$ $(4; 4)$; б) $(6; 3)$ $(6; -2)$ $(-4; 4)$ $(5; 1)$ $(-4; 4)$ $(4; 4)$.

65. а) СТАКАН; б) ТАЛАС.

66. а) $(4; 4)$ $(-4; 4)$ $(6; 3)$ $(4; 4)$; б) $(6; 3)$ $(2; 6)$ $(-5; 4)$ $(4; 4)$ $(-3; -2)$ $(3; -4)$.


68. 1а) Семипалатинск 1б) Кызылордо

2а) $(0,1; -6,1)$ 2б) $(3; -5,9)$


3а) Шымкент 3б) Караганда

4а) $(0; 0)$ 4б) $(2,3; 1,3)$

69.



70.




Аянты $7 \cdot 6 = 42$ ге барабар.

Аянты $4 \cdot 8 = 32$ ге барабар.


71. Аянты 21, катеттери FG жана GH , гипотенузасы FH .

73. Площадь 16, катеттери KL жана KN , гипотенузасы LN .

72.




74.



Аянты 10,
катеттери IJ жана JK ,
гипотенузасы IK .


Аянты 12,5,
катеттери LN жана MN ,
гипотенузасы LM .

75.




Аянты 24.

76.




Аянты 20.

77.




Аянты 16.

78.




Аянты 9.

79.



Аянты 10.

80.




Аянты 11.

$$VI + IV = X$$


$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

81.




Аяны 18.

82.




Аяны 3.

83.



Аяны 9.

84.



Аяны 18.


85. Аяны $3,5 \cdot 4 = 14$ ке барабар. 86. Аяны $5 \cdot 15 = 75$ ке барабар.



1. а) НИКА (жеништин Эски Римдеги кудайы) б) МАЛИНА; с) МИЛАН.

- 2.** a) (6; 1) (1; 2) (1; -2) (5; 3) b) (-2; -3) (-2; 1) (1; 2) (-3; -1) (1; 2) (-2; -3);
 (5; 3); c) (2; -3) (1; -2) (-2; 1) (1; 2) (6; 1) (-3; -1) (1; 2) (-2; -3); d) (1; -2) (2; -3)
 (-2; -3) (-3; 4) (5; 3) (-2; -3).

3.




Аяны 21.

4. Аянт 7,5ке барабар; катеттери EF жана EG , гипотенузасы FJ .

5. Аянт 14кө барабар; катеттери FG жана GJ , гипотенузасы FJ .

6.




Аяны 24.

7. Аянт 9га барабар; катеттери LM жана LP , гипотенузасы MP .

8. Аянт 16га барабар; катеттери MN жана NR , гипотенузасы MR .

9. 24. 10. 26.

11.




Аяны 20.

12. 11. 13. 6,5. 14. 21. 15. 23,5.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

16.



Аяны 39,5.

§ 4. Түз пропорциялык көз карандылык. Пропорциялар

- 88.** а) 180 км; б) 108 км; с) 146,25 км. **89.** а) 840 м; б) 609 м; с) 1386 м. **90.** а) 6 м; б) 9,6 м; с) 3,06 м. **91.** а) 55,5 км; б) 41,625 км; с) 67,5 км. **93.** а) 25,5; б) 41,82. **94.** а) 53,3 га; б) 71,5 га. **95.** а) 58,4 м; б) 23,725 м. **96.** а) 114; б) 167,96. **98.** а) 2870; б) 5117,21. **99.** а) $85 \cdot 6 = 510$; б) $155,1 \cdot 6 = 930,6$. **100.** $A = atn$ эмгек өндүрүмдүүлүгү түрүктуу болгон учурда; $A = bP$ аныкталган убакыт учурунда. **101.** $S = at$, бир калыптағы ылдамдык учурунда; $S = bv$ чектелген убакыт учурунда. **102.** а) жок; б) ооба; с) ооба; д) жок. **103.** а) ооба; б) ооба; с) ооба; д) жок. **104.** Эки пропорциянын сол жактары барабар болсо, анда алардын оң жактары пропорцияны түзөт. **105.** а) -2,5; б) 35,5. **106.** а) -1,964; б) 0,55. **107.** Жок. Сол жактагы сан терс, оң жактагы — оң оң. **108.** а) 1,09375; б) -0,375; с) -3,65. **109.** а) 1,71875; б) 2,5; с) 2. **110.** 1064 м. **111.** 18,2. **112.** 456 м. **113.** Бир saatта 6,5 кейнек.

- 114.** $V = 8 \cdot 5 \cdot 16 = 640 \text{ см}^3$; $S = 2 \cdot 8 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \cdot 16 + 2 \cdot 5 \cdot 16 = 496 \text{ см}^2$
 а) $V = 8 \cdot 5 \cdot 4 = 160 \text{ см}^3$; $S = 2 \cdot 8 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \cdot 4 = 184 \text{ см}^2$
 б) $V = 8 \cdot 5 \cdot 40 = 1600 \text{ см}^3$; $S = 2 \cdot 8 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \cdot 40 + 2 \cdot 5 \cdot 40 = 1120 \text{ см}^2$
 с) $V = 8 \cdot 5 \cdot 80 = 3200 \text{ см}^3$; $S = 2 \cdot 8 \cdot 5 + 2 \cdot 8 \cdot 80 + 2 \cdot 5 \cdot 80 = 2160 \text{ см}^2$

Көлөм менен бийиктиктин арасындағы түз пропорциялык көз карандылык: $V = 8 \cdot 5 \cdot h$.

- 115.** $L = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 2,1 = 28,4 \text{ м};$
 $s = 2 \cdot 4 \cdot 2,1 + 2 \cdot 1 \cdot 2,1 = (2 \cdot 4 + 2 \cdot 1) 2,1 = 21 \text{ м}.$
 а) $L = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 0,7 = 22,8 \text{ м};$
 $s = 2 \cdot 4 \cdot 0,7 + 2 \cdot 1 \cdot 0,7 = (2 \cdot 4 + 2 \cdot 1) 0,7 = 7 \text{ м}.$
 б) $L = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 4,2 = 36,8 \text{ м};$
 $s = 2 \cdot 4 \cdot 4,2 + 2 \cdot 1 \cdot 4,2 = (2 \cdot 4 + 2 \cdot 1) 4,2 = 42 \text{ м}.$
 с) $L = 4 \cdot 4 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 14,7 = 78,8 \text{ м};$
 $s = 2 \cdot 4 \cdot 14,7 + 2 \cdot 1 \cdot 14,7 = (2 \cdot 4 + 2 \cdot 1) 14,7 = 147 \text{ м}.$

- Каптал беттин аяны менен бийиктиктин арасындағы түз пропорциялық көз карандылық: $s = (2 \cdot 4 + 2 \cdot 1) h$.
- 117.** 4. **118.** 72 л/мүнөт. **119.** Бетаның бийиктиги кичирээк. **120.** 10 рейс. **121.** 7. **122.** Пияз кымбатыраак. **123.** 1) 39,6 сом. 2) 2,875 саат. 3) 50 бала. 4) 45 тұтұн. **124.** 1) 59 сом. 2) 1,69 саат. 3) 40 кыз. 4) 70 огород.



1. a) 24; b) 80; c) 116. **2.** a) 432; b) 396. **3.** a) 4130; b) 7210; c) 3521. **4.** a) 37 200 сом; b) 31 500 сом. **5.** a) ооба; b) ооба; c) ооба; d) жок. **6.** a) -3; b) 0,5; c) -0,12; d) -3. **7.** 21,25. **8.** a) 18,8; b) 65,8. **9.** a) 211,2; b) 98,56; c) 161,92.
- 10.** $V = 4,2 \cdot 4,2 \cdot 4,2 = 74,088 \text{ м}^3$; $S = 6 \cdot 4,2 \cdot 4,2 = 105,84 \text{ м}^2$;
 $L = 12 \cdot 4,2 = 50,4 \text{ м}$.
a) $V = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,343 \text{ м}^3$; $S = 6 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 2,94 \text{ м}^2$;
 $L = 12 \cdot 0,7 = 8,4 \text{ м}$.
b) $V = 10,5 \cdot 10,5 \cdot 10,5 = 1157,625 \text{ м}^3$; $S = 6 \cdot 10,5 \cdot 10,5 = 661,5 \text{ м}^2$;
 $L = 12 \cdot 10,5 = 126 \text{ м}$.
c) $V = 16,8 \cdot 16,8 \cdot 16,8 = 4741,632 \text{ м}^3$; $S = 6 \cdot 16,8 \cdot 16,8 = 1693,44 \text{ м}^2$;
 $L = 12 \cdot 16,8 = 201,6 \text{ м}$.

Каптал қырларының узундугу менен каптал қырының арасында түз пропорциялық көз карандылық: $L = 12 \cdot a$.

- 11.** 22,75. **12.** 4,92. **13.** 60. **14.** 12. **15.** a) 4; b) 5; c) 8; d) 6,25. Тескери пропорциялық катыш. **16.** a) 2; b) 48; c) 34; d) 46. Түз пропорциялық катыш. **17.** a) 16; b) 5; c) 6,4; d) 25. Тескери пропорциялық катыш.

§ 5. Арадашмалар

- 126.** Сайкал жаңылган. Койлордун саны бүтүн эмес сан болушу мүмкүн эмес.
- 127.** 16 каз. **128.** 70 сом. **129.** 33 сом. **130.** a) 8,72; b) мүмкүн эмес. **131.** a) 10,96; b) 12,06. **132.** 14 кг. **133.** 7 кг. **134.** 11. **135.** 17. **136.** 12,5 литр. **137.** 4,6 литр. **138.** 27 литр. **139.** 20 литр. **140.** 5. **141.** 150 литр. **142.** 100 грамм. **143.** 3 литр. **144.** a) 50 тыындан төрт монета; b) 5 сомдук бир монета жана 50 тыындан эки монета, же 3 сомдон эки монета, же 3 сомдон бир монета жана 50 тыындан алты монета же 50 тыындан он эки монета. **145.** a) 1 сомдук төрт монета же 3 сомдук бир монета жана 1 сомдук бир монета. b) 5 сомдук бир монета же 1 сомдук эки жана 3 сомдук бир монета же 1 сомдук беш монета. **146.** 1) Мисалы, (15; 2), (12; 4), (9; 6). 2) a) 6 жуп; b) мүмкүн эмес; c) мүмкүн эмес. **147.** 1) Мисалы, (2,52; 1), (1,16; 3), (0,48; 4). 2) a) 1,84 кг; b) мүмкүн эмес.



- 1.** 15. **2.** Эрнист жаңылган. Койлордун саны бүтүн сан болуш керек. **3.** 7. **4.** Элчибай жаңылган. Машинелердин саны терс сан болбош керек.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b)$$
$$14x = -42$$

5. 3. Эсептөөдөн ката кетсе керек. В саны бүтүн болуш керек. 7. 34%түү эритме бул шартта пайды болбайт. 8. 5. 9. 30 күн. 10. а) 720 сом; б) 935 сом. 11. а) 3 сомдук үч монета. б) 5 сомдук үч монета, же 3 сомдук беш монета. 12. 15 литр. 13. 4. 14. 7. 15. 21. 16. 16. 17. 3 литр. 18. 1) Мисалы, (1; 6,875); (2,4; 6); (4; 5). 2) а) 6,25 кг; б) 4,25 кг.

§ 6. Сызықтуу төндемелердин етө жөнөкөй системалары

149. 45,5; 62,5. 150. 445; 375. 151. 5,5 : 3,5. 152. 15 : 8. 153. 11 жана 8. 154. 160 жана 20. 155. 4. 156. 2. 157. 27 жана 6. 158. 9 жана 6. 159. 8. 160. $73/9$ – туура эмес жооп. 161. 7,2 – туура эмес жооп. 162. 17. 163. 344. 164. 231. 166. 9 см^2 . 167. 20 см; 16 см. 168. 35 м^2 . 169. 7 см. 170. 7200 сом. 171. 44,1 кг. 172. 425 кой жана 75 эчки. 173. 35 уй жана 15 жылкы. 174. 37 жана 23. 175. 40 жана 24. 176. (60; 40). 177. (40; 10).



1. 9,2; 7,8. 2. а) (21; 21); б) (2; -45); с) (1; 7); д) (9; 176); е) (0,4; 1,6); ф) (0,7; -2,2). 3. 12. 4. Системаның чыгарылышы 12,5 жана 20,5 маселенин туура жооптору боло албайт, анткени койдун, каздын сандары бүтүн эмес сан болбайт. 5. Туура жооп: бирди да чогултууга болбайт, анткени велосипедди чогултуу үчүн башка дагы көптөгөн тетиктер керек болот. Эгерде тетиктер бар десек, анда 4 велосипедди чогултса болот. 6. 151. 7. 16. 8. 12. 9. 6. 10. 8740 см^2 . 11. Шляпа: 250 сом; шапка: 150 сом. 12. (30; 10). 13. Түндүккө: 320 $\text{км}/\text{саат}$; түштүккө: 280 $\text{км}/\text{саат}$. 14. 820 $\text{км}/\text{саат}$; 680 $\text{км}/\text{саат}$. 15. 85 жана 115. 16. 15 жана 10. 17. Системаның чыгарылышы – 8 жана 40 маселенин туура жообу боло албайт, анткени балдардын саны терс сан болусу мүмкүн эмес. 18. Системаның чыгарылышы 35 жана – 2 маселенин туура жообу боло албайт, анткени каздардын саны терс сан болушу мүмкүн эмес. 19. 35 л жана 15 л.

§ 7. Натуралдык сандарды жазуу системасынын касиеттери

179. 13; 22; 31; 40. 180. 89; 98. 181. 47. 182. 61. 183. 229. 184. 434. 185. 71. 186. 46. 187. 474. 188. 255. 189. 53. 190. 28. 191. 35. 192. 49. 193. 90. 194. 929. 195. 326. 196. 45. 197. 918. 198. 344.



1. 1000. 2. 999. 3. а) 12; 21; 30. б) 79; 88; 97. 4. а) 101; 110. б) 899; 989; 998. 5. 96. 6. 114. 7. 323. 8. 92. 9. 373. 10. 21. 11. 34. 12. 56. 13. 49. 14. 86. 15. 260. 16. 24. 17. 342. 18. 630. 19. 540.

§ 8. Сандардың бөлүнүшү

200. a) Ооба. b) Ооба. c) Жок. d) Ооба. e) Жок. f) Жок. 201. a) Ооба. b) Жок. c) Жок. d) Ооба. e) Жок. f) Жок.

202. a) $749 = 700 + 49 = 7 \cdot 100 + 49$

b) $369 = 360 + 9 = 36 \cdot 10 + 9$

c) $121 = 110 + 11 = 11 \cdot 10 + 11$

d) $1339 = 1300 + 39 = 13 \cdot 100 + 39$

e) $363 = 330 + 33 = 33 \cdot 10 + 33$

f) $360024 = 360000 + 24 = 36 \cdot 10000 + 24$

203. a) $618 = 600 + 18 = 6 \cdot 100 + 18$

b) $3606 = 3600 + 6 = 36 \cdot 100 + 6$

c) $2121 = 2100 + 21 = 21 \cdot 100 + 21$

d) $1734 = 1700 + 34 = 17 \cdot 100 + 34$

e) $9632 = 9600 + 32 = 96 \cdot 100 + 32$

f) $193857 = 190000 + 3800 + 57 = 19 \cdot 10000 + 38 \cdot 100 + 57$

205. {6; 14; -4; 168; 40}

206. a) $14 = 2 \cdot 7$ d) $334 = 2 \cdot 167$

b) $38 = 2 \cdot 19$ e) $3638 = 2 \cdot 1819$

c) $26 = 2 \cdot 13$ f) $3610024 = 2 \cdot 1805012$.

207. {31; -47; 689; 407; -307}

208. a) $46 = 2 \cdot 23$ d) $2334 = 2 \cdot 1167$

b) $58 = 2 \cdot 29$ e) $8638 = 2 \cdot 4319$

c) $662 = 2 \cdot 331$ f) $61200242 = 2 \cdot 30600121$.

210. a) Ооба. b) Жок. c) Ооба. d) Жок. e) Жок. f) Жок. 211. a) Ооба. b) Жок. c) Ооба. d) Жок. e) Ооба. f) Ооба. 212. а) Быстрик; Шустрикке жана Быстрикке 414тү тийген. б) Шустрик; Шустрикке 322си тийген, Быстрикке – 299у тийген. с) Шустрик; Шустрикке 333у тийген, Быстрикке – 322и тийген. д) Быстрик; Шустрикке 207и тийген, Быстрикке – 193у тийген. 213. а) Бырша; Шуршага 128, Быршага 128ден шуру тийди. б) Шурша; Шуршага 96, Быршага – 80. с) Шурша; Шуршага 123, Быршага – 112. д) Бырша; Шуршага 160 шуру, Быршага – 150.

214. a) Жок. b) Ооба. c) Ооба. d) Ооба. e) Жок.

215. a) $140 = 5 \cdot 28$ c) $265 = 5 \cdot 53$ e) $6385 = 5 \cdot 1277$

b) $385 = 5 \cdot 77$ d) $3340 = 5 \cdot 668$ f) $100245 = 5 \cdot 20049$.

216. a) Жок. b) Ооба. c) Ооба. d) Жок. e) Ооба.

217. a) $460 = 5 \cdot 92$ c) $6625 = 5 \cdot 1325$ e) $8635 = 5 \cdot 1727$

b) $585 = 5 \cdot 117$ d) $2330 = 5 \cdot 466$ f) $12005 = 5 \cdot 2401$

218. a) Жок. b) Жок. c) Ооба. d) Ооба. 219. a) Жок. b) Ооба. c) Жок. d) Ооба.

220. 2; 4; 6; 8. 221. 2; 7. 222. a) Жок. b) Ооба. c) Жок. d) Ооба. 223. a) Ооба.

b) Ооба. c) Жок. d) Жок. 224. 2; 6. 225. 5. 226. a) Жок. b) Ооба. c) Ооба. d) Жок.

227. a) Жок. b) Ооба. c) Ооба. d) Жок. 228. a) Жок. b) Ооба. c) Ооба. d) Ооба.

229. a) Ооба. b) Жок. c) Жок. d) Ооба. 230. 1; 4; 7. 231. 2; 5; 8. 232. 2; 5; 8.

233. 1. **234.** Жок. Мисалы, $67 + 5$ 9ка бөлүнөт. **235.** 1; 4; 7. Цифралардын суммасы $6 + 3 + (a + 2)$. **236.** 9. Цифралардын суммасы $b + 3 + 6 + 9$. **237.** 2; 5; 8. Цифралардын суммасы $4 + 3 + c + 6$. **238.** а) 25305432. б) 25305435. **239.** а) 234045675. б) 234045675. **240.** а) 239439. б) 237435. с) Мындай сан жок. **241.** а) 234945675. б) 234845676. с) 234845676.



1. 88. **2.** 89. **3.** 11. **4.** 21.

5. а) $217 = 210 + 7 = 21 \cdot 10 + 7$

б) $1616 = 1600 + 16 = 16 \cdot 100 + 16$

в) $62031 = 62000 + 31 = 62 \cdot 1000 + 31$

г) $54270 = 54000 + 270 = 54 \cdot 1000 + 270$

д) $860043 = 860000 + 43 = 86 \cdot 10000 + 43$

е) $182091 = 182000 + 91 = 182 \cdot 1000 + 91$

6. а) Жуп. б) Так. с) Так. д) Жуп. е) Так. **7.** а) Пёстрик; Пёстрикке 171, Чернушка – 152. б) Пёстрик; Пёстрикке 317, Чернушка – 304. с) Черныш; Пёстрикке 228, Чернушка – 227. д) Черныш; Пёстрикке 209, Чернушка – 191.

8. а) Ооба. б) Жок. с) Жок. д) Ооба. **9.** а) Ооба. б) Жок. с) Ооба. д) Жок. **10.** 0; 3; 6; 9. **11.** 4. **12.** Мындай маани жок. **13.** Мындай маани жок. **14.** 5. **15.** 5. **16.** 0; 6.

17. 6. **18.** 0; 3; 6; 9. **19.** 1. **20.** Мындай маани жок. **21.** а) 30540; б) 30540; с) 32544.

22. а) 249453; б) 248454; с) 249450. **23.** 423965. **24.** Сан 25ке бөлүнөт, эгерде андагы акыркы эки цифрадан турган сан 25ке бөлүнсө. Демек, 85 25ке бөлүнбөгөндүктөн Остап Бендерди туура, ар бир үстөлдүн баасы 25 сом боло албайт. **25.** Китептин ар бир барагы удаалаш натуралдык сандар менен белгиленет: жуп жана так. Ошондуктан ар бир барактын номерлеринин суммасы так сан болот. Аңдыктан, так сандардын так санынын суммасы так болгондуктан, суммасы 2014 болгон жооп туура эмес.

§ 9. Натуралдык сандарды көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. ЭКЖБ

243. а) жок; б) ооба; с) ооба; д) ооба; е) ооба; ф) жок. **244.** а) ооба; б) ооба; с) жок; д) жок; е) ооба; ф) ооба. **245.** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. **246.** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

247. а) $35 = 5 \cdot 7$

б) $14 = 2 \cdot 7$

в) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$

г) $242 = 2 \cdot 11 \cdot 11$

д) $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

е) $9000 = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5$

248. а) $17 = 17$

б) $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

в) $98 = 2 \cdot 47$

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$2x + 3y$$

$$A = Pt$$

d) $250 = 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

e) $111 = 3 \cdot 37$

f) $10000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5$

249. 24 мун. **250.** 2 saat. **251.** a) 77; b) 35; c) 84; d) 150; e) 7560; f) 6006.

252. a) 65; b) 70; c) 245; d) 120; e) 231000; f) 4914. **253.** 11,2. **254.** 14,4. **255.** 1,5

1,5 saat (Көрсөтмө: Баарын мүнәткө которгула). **256.** 114 мүнәт. **257.** 24 saat.

258. 15 saat. **259.** 5,85 мүнәт. **260.** 2,625 күн. **261.** 16,32 мүнәт. **262.** 14,85 мүнәт.

263. 27,5 мүнәт. **264.** 60 мүнәт. **265.** 22375 km. **266.** 187,5 km.



1. a) $23 = 23$ c) $88 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 11$ e) $126 = 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7$
 b) $26 = 13 \cdot 2$ d) $96 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$ f) $2100 = 3 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5$
2. 2,4. **3.** 0,5. **4.** a) 51; b) 34; c) 204; d) 140; e) 33000; f) 1056. **5.** 17,28. **6.** 11,25.
7. 10 күн. **8.** 84. **9.** 78,75. **10.** 8 saat. **11.** 63 saat. **12.** 4,48 saat. **13.** 3,6 мүнәт.
14. 26,4 мүнәт. **15.** 30 мүнәт. **16.** 4331,25 km. **17.** Жок. Бассейн 40 мүнәттө толот.
18. 7.

§ 10. Кадимки бөлчөктөрдүн барабардығы. ЭЧЖБ

268. a) 9; b) 216; c) -52; d) 1,69; e) 6; f) -33,75. **269.** a) 16; b) 10; c) 198; d) 0,031; e) 18,7; f) -300. **270.** a) жок; b) жок; c) ооба; d) жок; e) ооба; f) жок.

271. a) ооба; b) ооба; c) жок; d) жок; e) жок; f) ооба. **272.** a) {2; 5}; b) {2; 3; 31}; c) {5; 51; 2; 21}; d) {2; 21; 22; 23; 3}. **273.** a) {5; 7}; b) {17}; c) {11; 3; 31}; d) {5; 51; 52; 2; 21}. **274.** a) 154; b) 36; c) 168; d) 480. **275.** a) 156; b) 748; c) 1001; d) 4900. **276.** a) 2; b) 1; c) 16; d) 81; e) 13. **277.** a) 1; b) 9; c) 28; d) 4; e) 3. **278.** a) 4 жана 14; b) 22 жана 8. **279.** a) 21 жана 35; b) 24 жана 14.

280. 10, 14 жана 18. **281.** 8, 10 жана 12.

282. a) $\frac{9}{7}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $-\frac{17}{54}$; d) $\frac{4}{7}$. **283.** a) $\frac{4}{5}$; b) $\frac{3}{2}$; c) $-\frac{3}{8}$; d) $\frac{3}{5}$.



1. a) 10; b) 13; c) -48; d) 400. **2.** a) ооба; b) жок; c) жок; d) жок. **3.** a) {3; 7}; b) {3; 31; 5}; c) {2; 21; 22; 23; 5}; d) {3; 31; 13}. **4.** a) 572 жана 2; b) 150 жана 25; c) 400 жана 1; d) 432 жана 2. **5.** a) Жок. ЭКЖБ (14; 49) = 98; ЭКЖБ (98; 147) = 49. b) Ооба. ЭКЖБ (4; 16) = ЭКЖБ (48; 32) = 16. **6.** a) 10 жана 18; b) 14 жана 10. **7.** 8; 14 жана 18. **8.** Жок. Мисалы, ЭКЖБ (6; 8) = 2. **9.** a) 1; b) 1 (а пунктун кара). **10.** Туура жооп b. А айтылышы туура эмес. Мисалы, ЭКЖБ (7; 14) = 7.

11. a) $\frac{2}{15}$; b) $\frac{13}{21}$; c) $-\frac{3}{41}$; d) $\frac{8}{15}$.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

§ 11. Кадимки бөлчөкиердүн үстүнөн амалдар

285. a) туура; b) туура; c) туура эмес; d) туура; e) туура эмес; f) туура эмес.

286. a) туура эмес; b) туура; c) туура эмес; d) туура; e) туура эмес; f) туура эмес.

287. a) $\frac{51}{140}$; b) $-\frac{11}{32}$; c) $-\frac{1}{8}$; d) $\frac{9}{14}$; e) $\frac{6}{5} = 1,2$; f) $\frac{17}{3}$.

288. a) $\frac{9}{91}$; b) $-\frac{1}{20} = -0,05$; c) $-\frac{1}{9}$; d) $\frac{7}{60}$; e) $\frac{6}{7}$; f) 8.

289. a) $\frac{35}{39}$; b) $-\frac{9}{22}$; c) $-\frac{98}{57}$; d) $\frac{25}{2} = 12,5$.

290. a) $\frac{28}{27}$; b) $-\frac{21}{32}$; c) -1 ; d) $\frac{2}{63}$. **291.** a) $\frac{17}{82}$; b) $\frac{10}{63}$.

292. a) $\frac{27}{40}$; b) $\frac{23}{30}$. **293.** a) $\frac{7}{82}$; b) $-\frac{10}{63}$; c) $-\frac{37}{65}$.

294. a) $\frac{51}{241}$; b) $\frac{1}{84}$; c) $-\frac{27}{62}$. **295.** a) 1; b) $\frac{3}{7}$; c) $-\frac{2}{23}$; d) $-\frac{20}{21}$; e) $\frac{1}{3}$; f) $\frac{1}{3}$.

296. a) $-\frac{2}{5}$; b) 2; c) $-\frac{15}{19}$; d) $\frac{4}{27}$; e) $\frac{9}{13}$; f) $\frac{18}{19}$.

297. a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{8}$; c) $-\frac{25}{42}$; d) $-\frac{4}{21}$; e) $\frac{53}{48}$; f) $\frac{2}{15}$.

298. a) $-\frac{2}{15}$; b) $\frac{64}{77}$; c) $-\frac{121}{160}$; d) $\frac{17}{84}$; e) $\frac{71}{117}$; f) $\frac{77}{90}$.

299. a) $-\frac{2}{15}$; b) $\frac{64}{77}$. **300.** a) $3\frac{1}{8}$; b) $-7\frac{3}{4}$. **301.** a) $2\frac{1}{17}$; b) $-60\frac{1}{7}$.

302. a) $\frac{817}{81}$; b) $-\frac{99}{42}$.

304. a) $30\frac{57}{64}$; b) $51\frac{2}{15}$; c) $22\frac{4}{15}$; d) $101\frac{2}{17}$; e) $93\frac{3}{16}$; f) $3\frac{1}{57}$.

305. a) $55\frac{3}{4}$; b) $888\frac{1}{24}$; c) $111\frac{19}{84}$; d) $31\frac{13}{64}$; e) $50\frac{1}{31}$; f) $4\frac{2}{39}$.

306. a) 3,7; b) 0,235. **307.** a) 13,9; b) 6. **308.** a) 1,3; b) 2. **309.** a) 4,2; b) 15. **310.** 20.

311. 3,5.



1. a) аралаш; b) буруш; c) дурус; d) буруш; e) аралаш; f) дурус

2. a) $2\frac{17}{82}$; b) $-\frac{13}{17}$; c) $\frac{13}{48}$; d) $-\frac{5}{27}$; e) $-\frac{17}{482}$; f) $\frac{34}{173}$; g) $\frac{83}{21}$; h) $-5,2$.

3. a) $-3\frac{2}{11}$; b) $71\frac{1}{6}$. **4.** a) $\frac{36007}{18}$; b) $-\frac{789}{7}$. **5.** a) $\frac{164}{17} = 9\frac{11}{17}$; b) $\frac{4}{7}$;

c) $\frac{19}{2} = 9,5$; d) $\frac{1}{16}$; e) $4\frac{1}{8}$; f) $2\frac{26}{87}$; g) $1\frac{2}{21}$; h) $-1\frac{9}{14}$.

6. a) 5; b) 2; c) 4,2; d) 1,2. **7.** a) 2,1; b) 1.

§ 12. Даражада. Абсолюттук жана салыштырмада каталилар

313. 1) a) 41^5 ; b) $3,21^7$; c) $9^2 \cdot 7^3 \cdot 3^4$; d) $\left(\frac{5}{11}\right)^5$.

2) a) 1331; b) 4,41; c) 0,0081; d) $\frac{27}{2197}$; e) $1975 \frac{25}{81}$.

314. 1) a) 114^6 ; b) 0,003⁴; c) $7^3 \cdot 7^2 \cdot 3^4$; d) $\left(1\frac{9}{71}\right)^4$.

2) a) 128; b) 8242,408; c) 0,0144; d) $\frac{1}{243}$; e) $204 \frac{4}{49}$.

315. Сол жактагы даражалардын суммасы он жактагы даражалардын суммасына барабар. **316.** a) 6; b) 1. **317.** a) 10; b) 1. **318.** 16. **319.** 5,5. **320.** 2,505; 0,05%; **321.** 0,422; 0,3%.



1. a) 17^5 ; b) $3,1^6$; c) $9^3 \cdot 5^3 \cdot 13^3$; d) $\left(5\frac{5}{17}\right)^3$. 2. a) 9261; b) 0,0001; c) 27,154521; d) $\frac{169}{529}$; e) $186 \frac{202}{343}$. 3. 1.1. 4. 0,493; 0,58%. 5. 11.

§ 13. Төндеме түзүүгө карата маселелер

322. a) ооба; b) жок; c) ооба; d) жок. **323.** a) жок; b) ооба; c) ооба; d) ооба.

324. a) 28; b) $-\frac{1}{7}$; c) $3\frac{3}{7}$; d) $3\frac{4}{7}$; e) $2\frac{35}{57}$.

325. a) 476; b) $\frac{11}{42}$; c) $7\frac{1}{7}$; d) $3\frac{2}{3}$; e) $\frac{164}{17} = 9\frac{11}{17}$.

326. 12. **327.** 35. **328.** 280. **329.** 1260. **330.** 33. **331.** 14. **333.** 15. **334.** 33. **335.** 60.

336. 35. **338.** 4. **339.** 2. **340.** Сурия 200, Зарина 180, Элмира 162 иш текшерген.

341. 34,5. **342.** Маселенин чыгарылышы жок, анткени банкалардын саны бүтүн болуш керек. **343.** Маселенин чыгарылышы жок, анткени гүлдөрдүн саны бүтүн болуш керек.

344. $\frac{12}{36}$. **345.** $\frac{4}{20}$.

346. 273 и 215. **347.** 63 и 84. **348.** 600. **349.** 1162.

350. $2\frac{11}{18}$; $7\frac{7}{18}$. **351.** $9\frac{33}{35}$; $4\frac{7}{18}$; $7\frac{29}{18}$. **352.** $\frac{16}{1225}$. **353.** $\frac{23}{12}$.



1. a) $1/3$; b) $4\frac{1}{3}$; c) $2\frac{3}{3}$; d) $2\frac{4}{7}$; e) $1\frac{7}{11}$; f) $\frac{1}{7}$; g) $\frac{50}{57}$; h) 11; i) $\frac{23}{36}$; j) $1\frac{25}{64}$; k) $5\frac{4}{91}$. 2. 3404; 2516. 3. 8000. 4. $24\frac{1}{3}$. 5. 42. 6. 21 и 45. 7. 524 сома. 8. 408.

$$VI + IV = X$$
$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$

9. 123080. 10. 16. 11. 5/12. 12. 648. 13. 174. 14. $5\frac{5}{16}$; $7\frac{3}{16}$. 15. 11,7; 9,1; 12,2
16. $2\frac{43}{450} M^2$.

§ 14. Орточо маанилер. Ортоломо. Мода. Медиана

355. 4,9 кг. 356. 3,825 кг. 357. 453 сома. 358. 61,622 кг.

359. a) 115; b) 813050; c) $\frac{11}{28}$; d) 2; e) 14; f) $6\frac{8}{315}$.

360. a) 14; b) 79811,04; c) 3,5; d) -1; e) -6,14; f) $4\frac{1}{48}$.

361. a) 192; b) -244,42; c) 125; d) $36\frac{3}{7}$.

362. a) 187; b) -71,01; c) 30; d) $77\frac{7}{9}$.

363. 13,6 кг. 364. 262,5 деген жооп тура эмес, анткени жумурткалардын саны бүтүн сан болуш керек. 365. 3,75 кг. 366. 133,6 деген жооп тура эмес, анткени жумурткалардын саны бүтүн сан болуш керек. Ал эми 365те сез макарондун салмагы жөнүндө болуп жаткандастыган, ал бүтүн эмес болушу мүмкүн.

368. 11 жаш. 369. 6 кукла. 370. 20 маселе. 371. 1 жолу. 372. 3,73 кг. 373. 4,06 кг жана 4,5 кг. 374. 47; 46,6. 375. 4,5375. 376. $109,2/27 = 4,044$. 377. $290/73 \approx 3,9726$.

378. «Альфа» дүкөнү үчүн 53,38, «Бета» үчүн 54. Бул сандар ар кайсы жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Албетте, «Бета» дүкөнүн ортоломосу чоң, ал бир эле китешеш эң чоң - 70 миң болгон жуманын таасири. Башка жумаларда «Альфанын» көрсөткүчтөрү бир топ дурус. 379. А сорту үчүн 30,4, В үчүн 30. Бул сандар ар кайсы жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Албетте, В сортунун ортоломосу азыраак, бирок ал бир эле эгин талаасынын таасири, анын түшүмдүүлүгү - 13. 380. «Альфа» дүкөнү үчүн $Me = 53,5$; $Mo = 53$; 54; 55, «Бета» үчүн: $Me = 53$; $Mo = 50$. 381. Эски сорту үчүн $Me = 30$; $Mo = 29$, жаңы үчүн: $Me = 32$; $Mo = 32$. 382. a) 23; b) 1/2; c) -5,43. 383. a) 17; b) 21; c) -3,13. 384. a) 2/11; b) -16/105; c) -0,675. 385. a) 4,2; b) 3,5; c) 6,5. 386. a) 2/11; b) -16/105; c) -0,675. 387. a) 4,2; b) 3,5; c) 6,5. 388. a) Мод бир, эки, үч же алты болушу мүмкүн, анын мисалдары: {1; 1; 4; 4; 1; -6}, {1; 1; 4; 4; 1; 4}, {1; 1; 4; -1; 4; -1}. Ал эми анын төрт менен беш болушу мүмкүн эмес. b) Туура эмес. Медиан чоң, кичине же ортоломого барабар болушу мүмкүн. Анын мисалдары катары: {1; 4; 5}, {1; 2; 4}, {1; 3; 5} алууга болот. 389. a) Мод бир, эки жана төрт болушу мүмкүн, анын мисалдары: {1; 1; 4; 1}, {1; 1; 4; 4}, {1; 4; -1; -6}. Бирок анын үч болушу мүмкүн эмес. b) Туура эмес. Мода ортоломодон чоң, кичине же барабар болушу мүмкүн. Анын мисалдары: {1; 4; 4; 5}, {1; 2; 2; 4}, {1; 3; 3; 5}.



1. 2,6. 2. 300,5. 3. a) 227,2; b) 9813052,5; c) 7/8; d) -3; e) -10; f) $1\frac{61}{180}$.
4. 3258. 5. 320ны 25ке бөлүп, Киса 12,8 стул сатып алганын аныктайбыз.

6. 2,22 т. **7.** 145,2 кг; 133,2 кг. **8.** 170 см. **9.** 170 см. **10.** $5218/14 \approx 327,7$; 381,5.

11. $1271/17 \approx 74,7647$. **12.** $\mu = 21,6$; $Me = 21$; $Mo = 21$.

13. а) $\mu = 10$; $Me = 9,5$; $Mo = 9,12$. б) $\mu = 7,38$; $Me = 7$; $Mo = 7$. в) $\mu = 2,63$; $Me = 2,3$; $Mo = 2$.

14. а) $\mu = 14,67$; $Me = 14,5$; $Mo = 14$; 13; 15; 16. б) $\mu = 13,33$; $Me = 13,1$; $Mo = 11,7$; 13,6. в) $\mu = 1,23$; $Me = 1,35$; $Mo = 1,4$.

15. Сыйлык алуу киргизилгенден кийин дүкөндүн кызматкерлери чыгаршаны эске алbastan, кирешени көбөйтүп жиберишкен. Натыйжада пайданын ортоломосу азайып кеткен.

16. Мээрим эки сабак калтырган. **17.** $68 \leq Me \leq 75$.

18. $Mo = 6$; Айхан 6 чыны чай ичкен.

19. Жок. Берилген сандардын ар бири мода боло алат. Бир эле мода болгон учурда, ал 6 болот $Mo = 6$.

20. 509.

§ 15. Маалыматтарды уюштуруу

393. а)	Бут кийимдин өлчөмү	15	16	17	18	19	20	21	22
	Жыштык	2	3	2	3	1	2	1	2

б) 11; в) 6.

394.	Тесттин жыйынтыгы	Көк	Кызыл	Жашыл	Сары
	Жыштык	4	4	3	3

Топ	Жыштык
100–109	3
110–119	3
120–129	4
130–139	3
140–149	3
150–159	1
160–169	1

Топ	Жыштык
0–9	3
10–19	5
20–29	3
30–39	1
40–49	2
50–59	1
60–69	1

397. а)	Момпосудун саны	22	23	24	25
	Жыштык	4	5	7	4


$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$


$$14x = -42$$



398.



400. а)



б) 130–134; 130–134; 145–149.


401. а)

Бийиктиги (см)	Жыштык	Орто чекит
$10 \leq B < 20$	3	15
$20 \leq B < 30$	5	25
$30 \leq B < 40$	9	35
$40 \leq B < 50$	4	45

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$


$$A = Pt$$

$$\frac{1}{3} \times$$



402. a)

Салмак (кг)	Жыштық	Орто чекит
$40 \leq B < 50$	8	45
$50 \leq B < 60$	10	55
$60 \leq B < 70$	6	65
$70 \leq B < 80$	2	75



c) 26; d) 9/13.



b) 38%.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b) \quad 14x = -42$$



1.


Тест жыйынтығы	1	2	3	4	5	6
Жыштық	3	3	4	5	1	4

2.

Топ	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69
Жыштық	2	4	6	4	2

3. a)

Баллдар	0–19	20–39	40–59	60–79	80–99
Жыштық	8	24	33	11	6



4. a) 7 окуучу;

b)

Салмак	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Жыштық	5	6	12	7	3

c) 29,5; d) 79,4.


5. a)

Убакыт (мүн)	Жыштық	Ортодогу чекит
10–19	2	14,5
20–29	4	24,5
30–39	10	34,5
40–49	3	44,5


$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = \pi r^2$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$



6. а)



б) 4 000 000 сом.

7. а) 2 000 000 сом. б) Оюнчуктар = 180 000, компьютерлер = 360 000 сом, маяна = 640 000 сом, китептер = 520 000 сом.

8. а) 12,5%; б) $x = 33,33\%$, $y = 17\%$.

§ 16. Айлана. Тегерек. Сектор

406. $3,5\pi \approx 11$ см. 407. $13,816/2\pi \approx 2,2$ см. 408. $4,252\pi \approx 56,72 \text{ м}^2$.

409. $6,1\pi \approx 19,154$ см. 410. $15,7/2\pi \approx 2,5$ см. 411. $16\pi \approx 50,24 \text{ м}^2$. 412. 80 см.

413. Кесилиштин аяны $152\pi \approx 706,5 \text{ см}^2$. Ошондуктан плёнканын аяны ал санга барабар же андан чоң болуш керек. 414. $(5/9)\pi \approx 1,74$ см. 415. $(5/24)82\pi \approx 41,87 \text{ м}^2$. 416. $(1/24)16\pi \approx 2,1$ мм. 417. $(9/40)102\pi \approx 70,65 \text{ м}^2$.



1. $9,1\pi \approx 28,57$ см. 2. $14,13/2\pi \approx 2,25$ см. 3. $49\pi \approx 153,86 \text{ м}^2$. 4. 471 м. 5. 3,14 см.
6. $(5/36)122\pi \approx 62,8 \text{ м}^2$.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Өз алдынча иштөөгө багытталган материалдар

A1. Сыйкырдуу таблица

418. 29.09 же 29-сентябрь.

419. $8,84 + 18,3 + 35,23 + (-31,29) = 31,08$;
 $0,93 + 26,21 + 9,05 + (-5,11) = 31,08$;
 $4,85 + 18,3 + 39,22 + (-31,29) = 31,08$.

420. 9.06 же 9-июнь.

421. $1,06 + 7,73 + 22,29 = 31,08$;
 $14,06 + 13,22 + 3,8 = 31,08$;
 $19,55 + 16,8 + (-5,27) = 31,08$.

423. 1)

15	20	30
9	14	24
6	11	21

 2)

5	7	12
3	5	10
10	12	17

1) $15 + 14 + 21 = 50$; $20 + 24 + 6 = 50$; $30 + 9 + 11 = 50$

2) $5 + 5 + 17 = 27$; $7 + 10 + 10 = 27$; $12 + 3 + 12 = 27$

424. 1) Коншу жолчолордун айырмасы 6 жана 3; коншу мамычалардын айырмасы 5 жана 10. 2) Коншу жолчолордун айырмасы 2 жана (-7) ; коншу мамычалардын айырмасы 2 жана 5.

425. 1)

8	13	5
11	16	8
12	17	9

2)

7	9	12
5	7	10
10	12	15

3)

18	23	25
1	6	8
21	26	28

4)

-5	-14	-11
4	-5	-2
11	2	5

426. Мындаи таблицалар көп, мисалы:

1) a)

10	20	30
40	50	60
50	60	70
-73	-63	-53

b)

2	1	8
60	62	61
20	22	21
10	12	11

2) a)

10	20	30	40
-10	0	10	20
-20	-10	0	10
-30	-20	-10	0
17	27	37	47

b)

20	10	80	-10
30	50	40	110
20	40	30	100
10	30	20	90
-33	-13	-23	47

427. Мындаі табицалар көп, мисалы:

1) a)

	1	2	3
10	11	12	13
5	6	7	8
25	26	27	28

b)

	20	10	80
50	70	60	130
20	40	30	100
30	50	40	110

2) a)

	1	2	3	4
10	11	12	13	14
2	3	4	5	6
11	12	13	14	15
4	5	6	7	8

b)

	20	30	40	50
30	50	60	70	80
10	30	40	50	60
50	70	80	90	100
70	90	100	110	120

429. 1)

8	-1	13
3	-6	8
12	3	17

2)

-13	9	12
5,5	27,5	30,5
-10	12	15

3)

18	2,3	25
1	-14,7	8
-2	-17,7	5

4)

-5	-4,1	-1,1
2,1	3	6
1,1	2	5

430. 1)

248	259	300	222
129	140	181	103
6	17	58	-20
263	274	315	237

2)

5	14	21	12
-5	4	11	2
10	19	26	17
3	12	19	10

431. 1) Ооба; 2) Жок; 3) Жок, 1,5 саны менен үчиттік башка үчиттіктерден айырмаланат; 4) Ооба. 432. 1) Жок; 2) Ооба; 3) Ооба; 4) Жок, -40 саны менен үчиттік башка үчиттіктерден айырмаланат. 434. 1) $15 \cdot 4 \cdot 12 = 720$; $20 \cdot 6 \cdot 6 = 720$; $30 \cdot 3 \cdot 8 = 720$. 2) $5 \cdot 42 \cdot 24 = 5040$; $7 \cdot 72 \cdot 10 = 5040$; $12 \cdot 30 \cdot 14 = 5040$.

435. 1чи жолчодогу сандардың 2чи жолчодогу сандарға болғон катышы 5, 3-жолчодогу сандардың 2чи жолчодогу сандарға болғон катышы 2. 1-мамычадагы сандардың 2-мамычадагы сандарға болғон катышы 0,75, 3чұ мамычадагы сандардың 2чи мамычадагы сандарға болғон катышы 1,5.

436. 2чи жолчодогу сандардың 1чи жолчодогу сандарға болғон катышы 6, 2чи жолчодогу сандардың 3чұ жолчодогу сандарға болғон катышы 3. 2чи мамычадагы сандардың 1чи мамычадагы сандарға болғон катышы 1,4, 3чұ мамычадагы сандардың 1-мамычадагы сандарға болғон катышы 2,4.

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

437. 1)

8	32	5
4	16	2,5
12	48	7,5

2)

1,2	1,6	2
6	8	10
9	12	15

3)

18	3	-9
36	6	-18
2,4	0,4	-1,2

4)

-5	-100	-25
40	800	200
0,1	2	0,5

438. Мындаі табицалар көп, мисалы

1) a)

5	0,2	
-2	-10	-0,4
3,5	17,5	0,7

b)

2	0,5	
8	16	4
0,2	0,4	0,1

2) a)

0,5	20	5	
4	2	80	20
0,1	0,05	2	0,5
2,5	1,25	50	12,5

b)

2,5	4	0,1	
1	2,5	4	0,1
3	7,5	12	0,3
4	10	16	0,4

439. Мындаі табицалар көп, мисалы:

1) a)

5	0,2	
2	10	0,4
23	115	4,6

b)

2	0,5	
-7	-14	-3,5
0,3	0,6	0,15

2) a)

0,5	20	2	
4	2	80	8
0,1	0,05	2	0,2
5	2,5	100	10

b)

2,5	4	0,3	
0,25	0,625	1	0,075
2	5	8	0,6
4	10	16	1,2

440. 1)

8	-16	
3	-6	

2)

10	-12	
2,5	-3	

3)

18	36	
4	8	

4)

-5	12	
-12,5	30	

441. 1)

1,8	-3,6	4,8
3	-6	8
12	-24	32

2)

-8	9,6	12
-4	4,8	6
-10	12	15

$$t = 8 : v$$

$$1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

3)

18	4,5	144
1	0,25	8
-2	-0,5	-16

4)

-6	-8	-20
2,25	3	7,5
1,5	2	5

445. а) да; б) да.

447. а)

6^9	6^{15}
6^5	6^{11}

с)

7^6	7^6	7^2
7^4	7^7	7^{10}
7^{11}	7^{11}	7^7

б)

8^3	8^7
8^5	8^9

д)

3^{11}	3^9	3^{10}
3^{16}	3^{15}	3^8
3^{12}	3^{10}	3^{12}

448. а)

10^5	10^{21}
10^{16}	10^{32}

с)

9^1	9^3	9^{10}
9^5	9^7	9^{14}
9^3	9^5	9^{12}

б)

$1,6^2$	$1,6^5$
$1,6^4$	$1,6^7$

д)

4^{14}	4^9	4^{11}
4^{18}	4^{13}	4^{15}
4^{11}	4^6	4^8



- Кошулуучу. Сыйкырдуу сан 2.
- Көбөйтүүчү. Сыйкырдуу сан 3.
- Көбөйтүүчү. Сыйкырдуу сан 144.
- Кошулуучу. Сыйкырдуу сан 25.
- Кошулуучу. Сыйкырдуу сан -1.
- Көбөйтүүчү. Сыйкырдуу сан 96.
- Кошулуучу. Сыйкырдуу сан 9.
- Көбөйтүүчү. Сыйкырдуу сан 500.

2. а)

85	60
-17	-42

с)

228	30	-15
240	42	-3
231	33	-12

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

b)

-52	62,4
1,3	-9,1

d)

12,3	15	7,8
6,3	9	1,8
21	23,7	16,5

3. a)

85	60
-17	-12

c)

210	30	-15
42	6	-3
231	33	16,5

b)

-52	364
1,3	-9,1

d)

10,5	15	3
6,3	9	1,8
21	30	6

4. a)

-0,12	0,48
15	-60

c)

0,25	-2
-1,5	12

b)

1,5	2,4
-20	-32

d)

-0,065	13
0,3	-60

5. Мындалар көп, андагы бир учур:

a) $-72 = -20 + (-30) + (-40) + 18;$

b) $0,47 = -2 + (-3) + (-4) + 9,47;$

c) $-1,5 = -1 + (-2) + (-3) + 4,5.$

6. Мындалар көп, андагы бир учур:

a) $1,2 = -20 + (-30) + 40 + 10 + 1 + 0,2;$

b) $-23 = -20 + (-30) + 40 + 10 + 3 + 20;$

c) $-0,03 = -20 + (-32) + 40 + 10 + 1 + 0,97.$

7. Мындалар көп, андагы бир учур:

a) $-72 = 5 \cdot 0,2 \cdot 36 \cdot (-2);$

b) $0,49 = 4 \cdot 0,25 \cdot 7 \cdot 0,07;$

c) $-1,5 = 5 \cdot 0,2 \cdot 3 \cdot (-0,5).$

8. Мындалар көп, андагы бир учур:

a) $1,2 = 5 \cdot 0,2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0,1;$

b) $-22 = 0,5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 11 \cdot (-4) \cdot 0,25;$

c) $0,36 = 0,5 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 1,2 \cdot 4 \cdot 0,25.$

9. Мындаі табличалар көп, мисалы

a)

8	-16
-36	-60

13	26
-2	-4

$$t = 8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

b)

10	-2,38
2,5	-9,88

0,3	-0,2
-0,6	0,4

10. Мындаі табицалар көп, мисалы:

a)

-18	-36	48
-42	-60	24
-60	-78	6

8	2	4
1	0,25	0,5
-72	-18	-36

b)

8	9,6	10,8
3,2	4,8	6
-14,48	12,88	-11,68

4	2,8	0,2
1	0,7	7,5
8	5,6	0,4

A2. Криптография

451. $34 - 21 - 40 + 26 - 34 - 21 - 40 + 30 - 32 = 21$

$$44 + 21 - 38 - 30 + 44 = 21$$

$$35 + 21 - 41 = 32$$

452. КУРИТЬ ВРЕДНО

453. $19,5 - 1 - 26,5 + 12 - 11 - 1 = 15,5$

$$12 - 10,5 - 18 + 10,5 - 13 - 10,5 - 6 = 11,5.$$

454. АЛМАМБЕТ СЫРГАК

455. $17 - 21 - 19 + 1 - 20 + 2 - 13 = 12$

$$19 - 29 - 19,5 + 12 - 20,5 - 13 - 18 = 3$$

456. КОРОЛЬ ЛИР



1. a) $23 - 49 + 41 + 45 = 30$ $41 - 38 + 36 + 32 = 30$

b) $33 - 52 + 22 - 33 = 52$ $34 - 36 - 38 + 36 + 28 - 26 - 35 + 36 = 26$

2. a) ЮЛЯ ДОБРАЯ

b) ГУЛЬНУР ХУДЕЕТ

3. a) $16 + 1 - 16,5 - 29 = 16$ $1 - 16 - 10 - 13 = 3$

b) $26 + 18 - 15 = 11$ $12 - 1 - 12 - 1 + 19 - 10 = 17,5$

4. a) РОБИНЗОН КРУЗО

b) ДАНИЭЛЬ ДЕФО

A3. Тактық, логикага, изденүүгө бағытталған тесттик тапшырмалар

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1) c | 11) b | 21) d | 31) e |
| 2) c | 12) f | 22) c | 32) f |
| 3) c | 13) f | 23) d | 33) a |
| 4) c | 14) d | 24) b | 34) e |
| 5) e | 15) d | 25) e | 35) b |
| 6) d | 16) f | 26) f | 36) d |
| 7) d | 17) d | 27) d | 37) e |
| 8) a | 18) c | 28) d | 38) e |
| 9) a | 19) b | 29) b | 39) a |
| 10) c | 20) e | 30) c | 40) c |

МАЗМУНУ

Авторлордон	3
§1. Кайталоо үчүн тапшырмалар	4
§2. Сан огу. Модулу бар тенденмелер	8
2.1. Сан огу	8
2.2. Сан модулун аралык деп түшүнүү	9
2.3. Кесиндинин узундугу	9
2.4. Сандын модулу (абсолюттук мааниси)	10
2.5. «Терс» аралык	10
2.6. Акча карыз болууну терс сан катары кароо	11
2.7. Берилген аралык боюнча чекиттин координатын аныктоо	12
2.8. Жолукканга чейинки жана жолуккандан кийинки аралык	13
2.9. Аралык аркылуу убакытты аныктоо	14
2.10. Модулдуу тенденме	16
2.11. Түз сыйыктардын кесилиши жараткан бурчтар	16
Жыйынтыкоочу тапшырмалар	21
§3. Тегиздиктеги тик бурчтуу координат системасы	22
3.1. Тегиздиктеги координаттарды аныктоо	22
3.2. Тегиздиктеги чекиттердин координаттары	24
3.3. Тегиздиктинг чекиттерин координаттары аркылуу аныктоо	25
3.4. Кыргызстандын картасы жана координат системасы	27
3.5. Тик бурчтуктун аяяты	29
3.6. Тик бурчтуктун үч бурчтуктун аяяты	30
3.7. Жактары координат оқторуна параллель болгон көп бурчтуктун аяяты	31
3.8. Үч бурчтуктун аяяты	32
3.9. Төрт бурчтуктун аяяты	33
3.10. Үч бурчтуктун аяяты. Уланды	34
3.11. Көп бурчтуктун аяяты	35
3.12. Тик бурчтуктун аяятын периметри аркылуу аныктоо	36
Жыйынтыкоочу тапшырмалар	38
§4. Түз пропорциялык көз карапдылык. Пропорциялар	40
4.1. Аралык менен убакыттын байланышы	40
4.2. Аралык менен ылдамдыктын байланышы	40
4.3. Иш менен убакыттын байланышы	41
4.4. Терезелердин жыртыктарын чаптоодон болгон үнөмдөө	42
4.5. Түз пропорциялык көз карапдылык	43
4.6. Пропорция	45
4.7. Пропорция түрүндө берилген жөнөкөй тенденме	46
4.8. Пропорция түрүндө берилген тенденме	47
4.9. Түз пропорциялык көз карапдылык жана пропорция	48
4.10. Пропорция жана түз пропорциялык көз карапдылык	49
4.11. Тескери пропорциялык байланыш	52
4.12. Проценттер	53
Жыйынтыкоочу тапшырмалар	56
§5. Аралашмалар	58
5.1. Эчкилердин санын аныктоо	58
5.2. Картөшкөнүн баасын аныктоо	58
5.3. Карамелдин баасын аныктоо	59
5.4. Уруктун керектүү көлемүн аныктоо	59
5.5. Монеталардын санын аныктоо	60
5.6. Эритменин керектүү көлемүн аныктоо	60
5.7. Суунун керектүү көлемүн аныктоо	61
5.8. Майдын керектүү көлемүн аныктоо	61

5.9. Эритменин көлөмүн аныктоо. Уланды	62
5.10. Монеталарды кошуу	63
5.11. Эки белгисизи бар сзыыктуу тенденциелерге киришүү	63
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	67
§6. Сзыыктуу тенденциелердин өтө жөнөкөй системалары	66
6.1. Сзыыктуу тенденциелердин системаларына киришүү	69
6.2. Белгисиздердин айырмасы аныктаган системалар	70
6.3. Белгисиздердин суммасы аныктаган системалар	71
6.4. Кесүү маселеси	71
6.5. Белгисиздердин суммасы аныктаган системалар. Уланды	72
6.6. Тестте алынган баллдар	73
6.7. Акча калдыгы	74
6.8. Квадрат жана башка фигурапар	74
6.9. Параллепипеддин беттеринин аянттары	76
6.10. Пайданы аныктоо	77
6.11. Араплашманы система аркылуу аныктоо	78
6.12. Эритмелердин керектүү көлөмдөрүн аныктоо	79
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	81
§7. Натуралдык сандарды жазуу системасынын касиеттери	83
7.1. Ўй тапшырманы аткарып жатканда	83
7.2. Эки орундуу сандын цифраларын аныктоо	84
7.3. Ўч орундуу сандын цифраларын аныктоо	84
7.4. Эки орундуу санды табуу	85
7.5. Ўч орундуу санды аныктоо	86
7.6. Эки орундуу сандан ўч орундуу санга	87
7.7. Эки орундуу сандан төрт орундуу санга	87
7.8. Ўч орундуу сандан ўч орундуу санга	88
7.9. Эки орундуу сандан цифрага	89
7.10. Ўч орундуу сандан эки орундуу санга	89
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	91
§8. Сандардын белүнүшү	93
8.1. Белүнүш аныктамасы	93
8.2. Белүнүш жөнүндө теорема	93
8.3. 2ге белүнүү	95
8.4. Жуп жана так сандардын касиеттери	96
8.5. Калдыгы бар белүү	98
8.6. 5ке белүнүү	99
8.7. 4ке жана 25ке белүнүү	100
8.8. 3ке жана 9га белүнүү	102
8.9. Зеке жана 9га белүнүү белгилерин колдонуу	103
8.10. Белүнүүнү аныктагандагы ката	104
8.11. 4ке жана 9га белүнүү белгилерин колдонуу	105
8.12. 5ке, 25ке жана 9га белүнүү белгилерин колдонуу	106
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	109
§9. Натуралдык сандарды көбөйтүүчүрөргө ажыраттуу. ЭКЖБ	111
9.1. Жөнөкөй жана курама сандар	111
9.2. Эратосфендин злеги	112
9.3. Жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыраттуу	113
9.4. Бир сан башка сандын көбөйтүүчүсү болгон учур	114
9.5. ЭКЖБ	114
9.6. Ишти биригип аткаруу убактысы	117
9.7. Бирге аткарған иштин убактысы боюнча жеке аткарған иштин убактысын аныктоо	117

$$t=8 : v \quad 1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$A = Pt$$

$$h = 8$$

$$x = ?$$

9.8. Бирге аткарған иштин убактысы бөюнча жеке аткарған иштин убактысын аныктоо. Уланды	118
9.9. Үч субъект бирге аткарған иш	119
9.10. Бирге аткарған ишти жуп маалыматтар арқылуу аныктоо	120
9.11. Үч субъект бирге аткарған иш. Уланды	121
9.12. Алмаштырууну оптималдоо	122
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	123
§ 10. Кадимки бөлчөктөрдүн барабардығы. ЭЧЖБ.	125
10.1. Бөлчөктөрдүн төң күчтүүлүгү	125
10.2. Бөлчөктөрдүн барабардығын текшерүү	126
10.3. ЭКЖБны көбөйтүүчүлөрдүн көптүктөрү арқылуу аныктоо	128
10.4. ЭКЖБны көбөйтүүчүлөрдүн көптүктөрү арқылуу аныктоо. Уланды	129
10.5. ЭЧЖБны көбөйтүүчүлөрдүн көптүктөрү арқылуу аныктоо	130
10.6. Иш ақысын бөлүү	131
10.7. Берилген катышта бөлүү	133
10.8. Бөлчөкту кыскартуу	133
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	135
§ 11. Кадимки бөлчөктөрдүн үстүнөн амалдар	136
11.1. Дурус жана буруш бөлчөктөр	136
11.2. Кадимки бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсү	137
11.3. Кадимки бөлчөктөрдү бөлүү	138
11.4. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү салыштыруу	139
11.5. Алымдары бирдей бөлчөктөрдү салыштыруу	140
11.6. Бөлүмдөрү бирдей бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү	141
11.7. Кадимки бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү	142
11.8. Арапаш бөлчөктөр	143
11.9. Арапаш бөлчөктөрдүн үстүнөн арифметикалык амалдар	145
11.10. Бөлчөктөр менен болгон эсептөөлөрдү бышыктоо	146
11.11. Топтол чыгаруу	147
11.12. Топтол чыгарууну колдонуу	148
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	150
§ 12. Даража. Абсолюттук жана салыштырма каталык	151
12.1. Сандын даражасы	151
12.2. Даражалуу туентмаларды көбөйтүү	152
12.3. Нөлүк даража. Даражанын даражасы	153
12.4. Абсолюттук жана салыштырма каталык	155
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	157
§ 13. Төндеме түзүүгө карата маселелер	158
13.1. Төндеменин тамырына ынануу	158
13.2. Коэффициенттери бөлчөк төндемелер	159
13.3. Коэффициенттери бөлчөк төндемелерди түзүү	162
13.4. Корогон акчаны аныктоо	163
13.5. Бааны аныктоо	163
13.6. Китептердин санын аныктоо	164
13.7. Жүзүмдүн салмагынын аныктоо	165
13.8. Көптүктүн элементтеринин санын аныктоо	166
13.9. Бир жылда алган бештердин санын аныктоо	168
13.10. Шкафтагы китептердин саны	168
13.11. Бөлчөкту белүмү жана алымы арқылуу аныктоо	169
13.12. Берилген катышта бөлүү	170
13.13. Берилген катышта үчкө бөлүү	171
13.14. Үч бурчтуктун жактарын анын периметри арқылуу аныктоо	172
13.15. Тик бурчтуктун аяны жана периметри	173

$$VI + IV = X$$

$$P = 2(a + b)$$

$$14x = -42$$

Жыйынтыктоочу тапшырмалар	174
§ 14. Орточо маанилер: Ортоломо. Мода. Медиана.	176
14.1. Киришүү	176
14.2. Ортоломонун аныктамасы	176
14.3. Эки сандын ортоломосу	179
14.4. Уч сандын ортоломосу	180
14.5. Ортоломону колдонуп санды аныктоо	180
14.6. Ортоломону колдонуп санды аныктоо. Уланды	181
14.7. Ортоломону колдонуп салмакты аныктоо	181
14.8. Ортоломонун өзгөрүүсү	182
14.9. Салмакталган ортоломо	183
14.10. Ортоломолорду салыштыруу	184
14.11. Орто маанилердин турлери	185
14.12. Так сан элементтердин медианы	186
14.13. Жуп сан элементтердин медианы	187
14.14. Мод	188
14.15. Мод жана медиан	189
14.16. Орто маанилерди эсептөө	190
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	193
§ 15. Маалыматтарды уюштуруу	196
15.1. Жыштык таблицасы	196
15.2. Топтордун жыштык таблицасы	196
15.3. Гистограммалар	197
15.4. Гистограмманы түзүү	198
15.5. Полигондор	199
15.6. Тегерек диаграммалар	201
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	202
§ 16. Айлана. Тегерек. Сектор	204
16.1. Айлананын узундугу. Тегеректин аякты	204
16.2. Айлананын узундугу. Тегеректин аякты. Колдонмолов	206
16.3. Тегеректин сектору	206
Өз алдынча иштөөгө багытталган материалдар	209
A1. Сыйкырдуу таблица	209
1. Ондук белчектөр түзгөн таблица	209
2. Сандарды жайгаштыруу принципи	210
3. Сыйкырдуу таблицанын сырьы	212
4. Сыйкырдуу таблицалардын мүнөздөмө касиети	215
5. Көбейтүүчү сыйкырдуу таблицалар	219
6. Сыйкырдуу көбейтүүчү таблицанын сырын издеө	221
7. Сыйкырдуу көбейтүүчү таблицанын сырьы	222
8. Сыйкырдуу көбейтүүчү таблицалардын мүнөздөмө касиети	226
9. Сыйкырдуу таблицалар жана пропорциялар	228
10. Сыйкырдуу таблицалар жана даражалар	230
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	233
A2. Криптография	235
2.1. Жөнөкөй шифр	235
2.2. Кош шифр	236
Жыйынтыктоочу тапшырмалар	239
A3. Тактыкка, логикага, изденүүгө багытталган тесттик тапшырмалар	240
Көнүүгүлөрдүн жооптору	248

**Кыдыралиев Сыргак Капарович
Урдалетова Анаркуль Бурганаковна
Дайырбекова Гульнара Мелисовна**

МАТЕМАТИКА

6-класс

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн

Редактор *Ж. Медералиева*
Көркөм редактор *Н. Джумакалиев*
Мукабаны жасалаган *Н. Борисова*
Техн. редактор *Ж. Жолдошева*
Компьютердик калыптоочулар: *Дранников С., Т. Сандыбаева*

Басууга 23.08.2018-ж. кол коюлду.
Офсеттик басма. Офсеттик кагаз.
Форматы 70 x 100 $\frac{1}{15}$, «Arial» ариби. Көлемү 17,5 б. т.
Нускасы 68300 экз. Буюртма № 364.

Басма иштери «Аркус басмасы»
ЖЧКсында даярдалды
720016, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Самойленко кеч., 7 В

